

КЫРГ.  
9(С)К  
М - 15

Макелек Өмүрбай

# Кыргыздын мамлекеттүүлүгү жазма булактарда



## Макелек Өмүрбай

# Кыргыздын мамлекеттүүлүгү жазма булактарда

«Улув Тоолор»  
Бишкек - 2016

PΦ

Кырп  
9(c)к  
УДК 94(47)  
ББК 63.3 (2Ки) М-15  
М 15

## ЙЫЛДАРДЫН ОЛДЫРЫМЫ

Бул китеп Кыргыз Республикасынын  
Президенти Алмазбек Шаршенович

Атамбаевдин колдоосу менен жарык кордү.

Макелек Омурбай.

М 15 Кыргыздын мамлекеттүүлүгү жазма  
булактарда. – Б.: «Улуу Тоолор», 2016. – 260 б.

ISBN 978-9967-470-43-9

Автор бул тарыхый-илимий чыгармасында кыргыз элинин мамлекеттүүлүгүн пайда болушун жана болуп еткен окуяларды Кытайдын жана башка элдердин жазма таянып, тарыхый фактылар менен негиздеп алдыбызга коёт.

Окурман мындан байыркы кыргыз каганатынын башка хандыктар өз мамлекеттин түптөөгө опол тоодой иш кылышкан тарыхый инсандар менен таанышып, өз ата-тегинин түптүү эл болгондугуна ишенимнин бекемдеп, сыймыгы артат.

Бул чыгарма өзүүн лексикологиясы, тарыхыйлуулугу жана өз алдынчалуулуктын баалуу.

М 0503020911-16

663105



ISBN 978-9967-470-43-9

## Кыргыздын мамлекеттүүлүгү

Кыргыз мамлекети жөнүндө жазмадагы эң мурда айтылган баян биздин санактан мурдагы Кытай тарыхынын атасы Сыма Чандын «Тарыхий эстеликтер» (史记) китебинде тунгуч жолу тилге алынып «Кыргыз мамлекет» (高昆国) деп жазылган (Карацыз, «Тарыхий эстеликтердин» «Хондор баяны» 2893- кертигине). Андан кийин жазылган кытайдын «Тацнаама» аттуу тарыхында, «кыргыз күчтүү мамлекет» (atalган тарыхтын 217- оромуна) деп атаган. «Манас» жомогууда кыргыздардын биримдүү бийлик куруу, өз мамлекетин, элини коргоо тарыхий чындыгы корком чагылдырылган. Эпосто айтылган Манасты хан котерүү окуялары тарыхта жазылган кыргыздардын мамлекети болгонун айтканы зле.

Кыргыз мамлекетинин күчтүү мамлекет экенин ташка тамга баскан жазууларда (мисали, Билгэ хаган эстелигинде «кыргыз күчтүү жообуз» деген сыйктуу) жана ар кайсы доордо мамлекеттик байланыштарда кезгө көрүнгөнү менен да айтууга болот. Жазма тарыхтагы баяндарга карасак, алысы Арабдарга, жакыны Кытайга мамлекет аралык каттоо барды-келди болгонун, ал кытай тарыхында, Таң падышалыгы менен жетишчи кылымда эле мамлекеттик байланыш түзгөнүн, биздин санактын 647-жылы кыргыздын ажосу Элтебир Ишбара ажо Таң ордосуна келип, абдан кадырлуу атактарга ээ

болжону жазылган. Ошондун баштап, 647-жылдан 860-жылга чейин болгон 200 жыл аралыгында Кытай падышалыгына кыргыздан 10 жолу элчилер тобу келген. Кытайдан да элчилер тобу Кыргыз мамлекетине атайын барып турғаны жазылган.

Кытайдын тарыхий булактарына кайрылсак, кыргыздар жаңы санактан мурдагы 3-кылымдан баштап эле бийликтен ажырабай жашаган элдерден экен. Кыргыздардын тарыхы Кытай жазмасына ото эрте түшкөн, атап айтсак, санактан мурдагы 3-кылымдын соңунда, Кытайдын Чын (秦), Хан (汉) падышалыгынын етмелүк кезинде кыргыздар «kek-kun» (鬲昆) деген тыбышталуу кат менен тарых бетине түшкөн. Айдан кийинки кезде «鬲昆» иерогилф менен жазылган, бирок окулушу жогорку менен окшош болгон. Хан-Вий (汉魏) падышалыгында (санактын 25-220-жылдарда) кыргыздар «kian-kun» (坚昆) деген иерогилф менен жазылган. Айдан кийин «беш доордон». Сүй падышалыгына чейинки жазмаларда дагы башкача жазылыш менен баяндалган. Алсак, «Жовнаама», «Түндүк тарыхы» деген китептерде «契骨», «结骨», «纥骨», «𢙎骨» деген иерогилф менен кыргыз аты жазылганы менен, алпын бардыгы «ki-i-kud» болуп тыбышталып окулушун кытай изилдеөөчүлөрү ырастап чыгышты. Ал эми Таң (唐) падышалыгында кыргыздар жана «kian-kun» (坚昆) деген иерогилф менен кээ бир жазма булактарда колдонгон.

Ал эми Таң падышалыгы тушунда «Кыргыз» атын атайын изилдеөгө алып, алны тектап жазууну

ырасмий кармаган. Алып айтсак, биздин санактын 843-жылы кыргыз элчисин кабыл алган жана ал элчилерден кыргыздардын этнографиясын сурал, китеп жаздырган Таң падышалыгынын вазири Ли Дайү кыргыз элчисинен «Кыргыз» сөзүнүн айтылышын түз эле сурал, ал китепке кыргыздын улут атын «ke-kuet-sie» (纥扢斯) деген иерогилф менен тыбыштал жазган.<sup>4</sup> Бул жазуу кыргыз улутунун өзүнүн оозунан айтылышын сурал 1-жолу тектап жазылышы болгон. Кийин, 843-жылы чын курандын 5-күнү Кытай падышасы окумуштуулар менен ақылдашып, «Кыргыз» улут атын Кытай жазмаларында калыпташтырып, окумуштуу Жа Даңдын кытайча тыбыштал жазуусу боюнча «Get-ket-sie» («黠戛斯») боюнча атоону бекиткен (Караңыз, Ли Дайү «Жыйнагына»). Айтмакчы, «Кыргыз» сөзүнүн кытайча жазылыштарынын көптүтү ошол кездин падышасынын коопун бурган. Ал эми падыша атайын жазмача коолу түшүргөн жогорку жазылыш «Кыргыз» сөзүнүн өз атоосуна, кыргыз тилине абдан жакын болгон. Ал эми азыркы тарыхчылар, атап айтканда, кыргыз тарыхын баяндоочулар Кытай тарыхы булактарында жогорку жазылыштардын бардыгы «Кыргыз» деген сездүн кытайча иерогилфтер менен тыбышталып жазылышы экенини моюнга албай, алса да удургутуп «Гиянгүн, гегүн, хиягас, хакас» (Караңыз, «Кыргыз энциклопедиясына»), ал тургай «Жиянкүн» деген сыйктуу «Кыянатчыл» айтылыштар менен айтып, кыргыз тарыхы боюнча кытайча жазма баяндардагы

«Кыргыз» сөзүн өз олутунда которуп айткысы келбей жүрет. Анын себеби, Никита Яковлевич Бичурун (1777-1853) кытайча Таң дооруида жалпылашкан «黠夏斯» («Get-ket-sie») жазылышын орусча тамгалар менен «хагас» («xagac») деп тыбыштап, 19-кылымдын кытай тилинин окулушу менен туура эмес жазып салгандыгы башкы себеп болгон. Аңдан кийинки Бичурундан пайдаланган эмгектерде бүт эле «Кыргыз» сөзү «хагас, хакас» болуп айтылып, байыртадан жаркын тарыхы бар, жазмаларда айкын жазылып калган кыргыз тарыхын будемукштурууга алыш келип салган. Аны кыргыз таануучу Юлий Худяков мындай дейт: «Хакас деген ойдоң чыгарылган китептик терминдин реалдуу жашап жаткан элде этномим (улут аты) катары кабыл алынышы «Кыргыз» жана «Хакас» деген терминдерди карама-каршы коюп, ал экөөнүн ортосунда сапаттык жаңы абалды түздү. «Хакас» термининин тарыхийлыгын, аナン «Кыргыз» улут атынын кытайча транскрипциясынан да башка мааниси бар экендигин негиздөө аракеттери дал ушул жылдары башталганды бекерине эмес. Бул мезгилге чейин мындай зарылдык болбосо да керек» (Алынды, «Кыргыздар» Кыргызстан басмасы. З-т том. 152-беттеги автордун «Кыргыздар талаш-тарыш чордонунда» аттуу макаласынан). Бышыктап айтканда, кыргыз тарыхы Кытай жазмаларындағы түрдүүчө жазылган иерогилф «Кыргыз» сөзүн кыргыз тилин өз ичине алган башка тилдерге «Кыргыз» деген түпкү атальышы менен которуп

жазганда, аナン кыргыз тарыхы төп баяндалган болот. Себеби, кыргыздын тарыхын, тегин, жайгашуу ордун так билүүгө Кытай жазма булактары гана негиз болуп берет. Бул сөздү академик В. В. Бартолиддин сөзү менен айтсак: «...Бир-кйила мурунку Кытай тарыхий чыгармаларына караганда, кыргыздар жөнүндө бир топ толук маалыматтарды табабыз» - дейт. Чыныда, академик Бартольд да кыргыздар жөнүндө жазган маалыматтарынын бардыгы Бичурундуң котормосун takoол кылыш Кытай тарыхы булактары боюнча далилдеген.

Ал кийинки Юлан доорундагы кытайча тарыхий булактарда, «Килихис» (纥里迄斯), «Жылжыс» (吉利吉思) болуп жазылган. Ал башка тилдерде жазылган тарыхтарда «Кыргыз» сөзү мүмкүнчүлүктүн барышча өз айтылуусун сактап жазылган. Ал эми Чин доорунда (清), атап айтканда, машку кезинде кыргыздарды «Бурут» (布魯特) деген айтылыш менен баяндаган. Бирок, «Бурут» сөзү «Кыр огуз» деген маанинин котурлmasы болуп, «Кырдагы гуздар» деген түпкү маанисин чыгарып атаган. Кыргыздардын Кытай жазмаларында жазылышы менен атальышын томенкү жадыбалга жыйнактап көрсөтүүнү туура көрдүм, айттарлуусу, бул жадыбал тарых илимдеринин доктору Ваң Жие айымдын изилдөө ийгиликтерин негиз кылды.

«Кыргыз» сөзүнүн Кытай булактарында жазылышы жана окулушу							
Долору (китай)	维文 维吾尔文 维文 维文	维文 维文 维文 维文	维文 维文 维文 维文	维文 维文 维文 维文	维文 维文 维文 维文	维文 维文 维文 维文	维文 维文 维文 维文
Жалын	维吾尔 维文 维文	11-126 维文 维文	126-127 维文 维文	126-127 维文 维文	126-127 维文 维文	126-127 维文 维文	126-127 维文 维文
«Кыргыз» жазыччыны	维文 维文 维文 维文	维文 维文 维文 维文	维文 维文 维文 维文	维文 维文 维文 维文	维文 维文 维文 维文	维文 维文 维文 维文	维文 维文 维文 维文
Эски окулушу	Kek-kun Kek-kun Kek-kun	Kek-kun Kek-kun Kek-kun	Kek-kun Kek-kun Kek-kun	Ge- gu Gu- gu	Kek-kun- gu Ge- gu Gu- gu	Ge- gu Gu- gu	Kek-kun- gu Ge- gu Gu- gu
Айрым окулушу	Ge-kun Jao-kun	Ge-kun Ge-gu	Qi- gu Gu- gu	Ge- gu Gu- gu	Xia-ja-ni Xia-ja-ni	Ge- gu Gu- gu	Ge- gu Gu- gu

Чын пайдаланылган доорунда (1816-1911) жазылыш «Ши-ко-се» (维吾特) стаган.  
Унгуп түрк, Кыргыздар тарбиятчыларынан ордук-чи (维吾尔族) деп калат.  
Китай тарбиятчыларынан «И-ко-ди-ди» (阿尔突厥) деп калат.

Кытай жазмаларындағы «кыргыз» сөзүнүн түрдүүче иерогилфтер менен жазылуусун тарых илимдеринин доктору Ваң Жие мындаі үч жағынан, атап айтканда, ар кайсы доордогу кытай тилинин өзгөчөлүгү менен, ар кайсы тарыхчынын жергиликтүү айтымы менен, кээ бир иерогилфтердин окулушу вр доордо окшобосо да аны азыркы кытай фонетикасы менен окуу абалдары сакталгандыктан көп түрдүү болуп калган.

Жогорудагы Кытай жазмалардагы баяндарга караганда, кыргыздын мамлекеттүүлүгү санактан мурдагы З-кылымда Сыма Чандын тарыхына жазылган. Айдан соң, кыргыздар Эне-Сай өрөөнүүде «Кем-Кемжүт» атальштагы мамлекеттик бийлиги болгон. Ал түрктөр кезинде мамлекеттинин хагандык деген атальш менен атаганы тарыхта жазылуу турат. Ал эми кыргыздын улуу хагандыгы 840-жылдан 934-жылга чейинки кезде болгону

белгилүү. Айтарлуусу, кыргыздын мамлекети, мурда оз тилинде «Бийлик, бектик» деген сөздөр менен туюнтулуп келген. Кийинки кездерде, «хагандык» сөзү менен айтылып, анын баш кишиси «хаган, хан» деген аталган.

### Кыргыз мамлекеттүүлүгүндө бийлик мансап аттары

Кыргыздар бийлигинин баш кишилерини ар кайсы доордо ар башка атаганына көнүл бурган он. Алсак, эц мурда бийлигинин баш кишисин «Бек, бий» атагандыгы жөнүндө жазма булактарда жазылган (Барс бек). Айдан кийин, баш кишисин «Эр» (Эр Манас, эр Солтоной ж. б.) Атаган. Айдан соң, озунүү канатташ урууларына ээллик кыла баштаганда, баш кишисин «Ажо» айтымы менен атаган. Айдан соң, түрктөрдүн бийлик таасири менен (Же илгерки аварлардын атоосу боюнча), баш кишисин «Хаган, хан» мансабы менен атаган. Ал кийин түрктөргө көз каранды болуп турган доордо баш кишисин «Элтебер» мансабы менен атаган. Ал Кытайдын Таң империясы менен байланыш түзгөндөн кийин, «Тутук» мансабы кошумча колдонулган. Кыргыздар уйгур бийлигине көз каранды болуп турган кезде, баш кишиси «Эркин» мансабы менен аталган. Кыргыздар монгол доорунда, баш кишисин «Инал» менен атаган. Мындаі бийлигинин баш кишисин көп мансап аттары менен атальшы кээ бир мансап атальшы кыргыздын оз тол сөзү атальшы болсо, көбү, оз мамлекети болгону менен, башка бийликке көз каранды болгону кезде, же

ынтымакташ бийлик жүргүзгөн кезде, ошол башка бийлик жагынан коюлган мансап атальштарын колдонгону белгилүү болду. Төмөнкү ысымдардан карагаңда, көбү адамдын өзүнүн ысмы эмес, ошол кезде атаган мансаптык атальштары катары көрүнөт. Мындаи көрүнүш байыркы бийлик жүргүзгөн бардык зле элдерде болгон, бийликтин баш кишисинин ысмын тергеп, анын улук наамын атаган экен. Кыргыздар да мына ошол жосун боюнча ездерүүни хагандарын атаганы билинет.

**Бий.** Кыргыздарда мурдагы коюлган мансап аты болуп, анын колдонулушу байыркы кыргыз доорунаң башталса, жетип келген доору 19-кылымдын соңку кезине чейин болуп, кыргыздардын коомдук түзүлүшүндө бий нечелеген кылымдарды басты.

Бий мансабы жөнүндөгү жазма баян «Жаңы таңнаама. Кыргыз санжырасында» айтылган, анда «Бий» сөзү кытайча «» жана «» каттары менен берилген. Ушул «Жаңы таңнаама»ның баянына негиз тарыхчыбыз Аивар Байтур кыргыз бийлери жөнүндө өзүнүн «Шинжандалы, улуттар тарыхы» деген китебинде мындаи жазат: «630-, 646- жылдарда Энесай кыргыздары Сыртардыш хагандыгынын карамагында болуп турган. Анда Сыртардыштар кыргыздарга элтебир аталаң мансаптар жиберип башкарған. Бирок, кыргыздардын ичинен Кешик бий, Келжасак бий, Умай бий дегендөр кыргыздардын аймактарын ездөрү башкарлы турушкан» (537-бет). Кытайча жазылган «Батыш ореөндөн көргөн-

билгендөр эстелиги» дегендин З-оромунда: «Кыргыздар баш кишисин бий дейт, ар бир бийдин бийлей турган аймагы, бөлүп алган элдери болот. Бий өлсө, анын баласы же бир туугандары ордуна отурат» деп жазылган.

«Бий» сөзү жөнүндө кээ бир бирдиктүү эмес пикирлер да бар. Алып айтсак, кээ бир кытай жазмаларында «» каты «Бек» деген мансапты туонтат, «Бий» деген мансап аты 18-кылымда пайда болгон деп карашат. Кыргыстандан чыккан Сейдакматовдун «Кыргыз тилинин кыскача этнология создүгүндө» «Бий» сөзү илгерки «Бек» сөзүнүн өзгөрүп айтылган дегениң корсөтөт. Дегинкиси, «Бий» сөзүндөгү окшобостук пикирлер, биринчиiden, анын кийинки кезде пайда болушу деген кез караштагылар болсо, экинчиси, «Бий» сөзү «Бек» сөзүнүн өзгөрүп айтылганы деген карашты болуп карманат.

Кыргыз тилинин тарыхий абалы жана кытайча материалдардагы баяндарга карагаңда, биздин оюбузча, «Бий» мансабы мурда зле болгон мансап, 19-кылымдын соңуна чейин колдонулуп келген. Ал «Бек» сөзүнөн өзгөрүп айтылды дегенге азыр айтылган сөздөр ынанта албайт. Ага карата биздин айтар жүйө сөзүбүз мындаи: «Бий» сөзү кыргыз сөздүк корунда эчактан бери келе жаткан уңгу сөз, ал сөздөн улам «Бийлик, бийлөөчү» деген кыргыз коомдун түзүлүшүнүн сөздөрү жаралган. Кадиресе, бул сөздөр жаңы сөздөргө жатпайт. «Манас» эпосунда 40 чорого «Бий» шайлоо баяны соңун

сүрөттөлүп, «Таш салуу» аркылуу шайлоо откои. Мында, Абылда «Ажы бий» болгону айтылат (Ж. Мамайды), «Манас» баштаган элдик чыгармаларда «Бий» сезү жөнүндө көнтөген баяндар айтылган. Эмиси болсо да, «Бий» сезү жөнүндөгү изилдөөнү улантууга тийиштүү болуп турат.

Ал эми, 19-кылымдын ичинде бийлер жөнүндө зл ичинде көнцири кеп, сөздөр калган. Асиресе, Кыргызстандык кыргыздарда 19-кылымда бийлер сотчуулук милдетти аткарған. Аларда акимчилек болуш, айыл боюнча белүнгөн, бийлик да болуштук бий, айылдык бий деп белүнгөн. Айылдык бий менен болуштук бий үч жылда курултай аркылуу шайланған. Шайлоодо он башы, злүү башы бир айыл болсо, бир болуш бир нече айылды бирдик кылган. Курултай шайлоосунда «Коргол салуу» аркылуу болуш, бий шайланған. Анын екүлдерү 50 түтүнгө бир коргол берип, ал злүү түтүндүн түтүн башы шайлап, злүү түтүн башына ошол бир коргол тийген. Ошондой түтүн башылар өзүнүн злүү адамын шайлоо болгон күнү чогултуп шайлоо болчу жерге чек кылып отургузуп, эсептен өткөргөн соң анан бир корголго ээ болгон. Бий шайлоонун негизи мына ушундай өткөн. Ал эми, Кытайлык кыргыздарда да бийлер болгон. Эң атактуусу Кутчу бий Кашкарда болгон Ак кожо – Кара кожолордун кагылышында зор басырык болуп турганы тарыхий китептерде жазылып калган. Кыргыздардын белгилүү тарыхчысы Осмоналы Сыдык өзүнүн эмгектеринде минтип жазғаны бар: «Мен Кашкарга 1901- жылы

барган злем. Анда сегиз ай турдум, ал жакта кыргыздар бар. Бизде болуш болсо, аларда бий аталат». Айвар Байтур кыргыздардын тарыхын баяндағанда: «Тияншан кыргыздарында уруунун баш кишиси «Бий» деп аталған. Ал эми, ичкилик кыргыздарда «Бийдин» ордуна «бек» мансабы коюлған», - дейт.

Эмиси болбосун, «Бий» өз кезинде сотчуулук милдетте болгон. Айылдык бийлер бир жылда бир нече ирет «Бий олтурушу» өткөрүп, айыл доо- док иштерин караган. Бир жылда бир жолу «Болуштук бий олтурушу» өткөрүлүп, анда ар кайсы айылдардын бийлери келип, атайын бир жерге үй тикирип, болуштун бийни доо- док сурап, ар кайсы айылдар арасындағы чыр- чатақтарды кесим кылып турған. Бийлер бийлик ақысын эки жактан төң алып турған. Дагы бир кызыгы, бийлерге бардык эле түтүндөр сүр берүүгө милдеттүү болгон. Колунда жоктор бийлерге озун сойгон согумунун эң жакшы чүйгүн жиликтерин алыш барып беришкен. Ошого зл ичинде азыр жылкы мұча- устукандарынын «Бийлер жечү» деген ариалуу мүчөсү айтылып келет.

Бек. Кыргыздарда эң мурда колдонулган мансал, тарыхий жазмаларда жана элдик баяндарда бүгүнгө чейин уланып айтылып келген, жакынды заманда эле бул мансал зл ичинде болгон, айтор кылымды кыркалай басып, бизге жеткен мансап аты болуп эсептелет.

«Бек» эң мурда эле бардык түрк тилдеш улуттарда колдонулган мансап болгон. Уламышта

турктердүн эң алгачки баш кишиси «Абам бек» (阿  
邁步) болгон имиш. Эне-сай ташка тамга баскан жазмаларында «Бек» жөнүндө көптөгөн баяндар жазылып калган. Мисалга алып көрсөк, «Үюк тарлак эстелигинде»: «Алты уруу журтка бек элем» деген баян жазылган.

«Бек» мансабы тээ уруулук коомдо зле бар болуп, бир уруу же бир нече уруу бирикмесинин баш билги кишиси бек мансабында турган түрү бар. Кытай жазмаларында «Бек» мансабы «贝格, 鄭, 伯克, 步» иероглиф менен жазылган. Махмут Кашигаринин «Түркү тилдер сөздүгүндө» «Бек» болуп айтылып, бектердин түрдүү баяндары айтылат. Мисали: «Бек ага ога берди» (Бек ага уу берди) (1- том, 49- бет, уйгурчасы).

Кыргыз хaganатында бектерден Ышанчу Али Билгө Барс бек деп айтылат. Ал 711- жылы кайтыш болгон. Ошондо «Бек» мансабы «Хаган» даражасында болгонун Барс бектин тарыхий баянинан билдик. «Бек» мансабы тарыхта бектиттер курулган көздерде бийликтин баш кишиси болгон. Кээ бир тарыхтарда «Бек» мансабы алдына аныктооч сөз кошуулуп, барча бектик мансаптар болгон. Алып айтсак, тарыхта түмөн бек, миң бек, жұз беги, күш беги (Катчылық башкаруучу) сыйктуу даражаларда болгонун тарыхий китеңтерден көрөбүз.

«Бек» мансабы кечең Чин доорунда түштүк Шинжанды колдонулуп, айыл башы даражада болгон. Ал эми, түндүк Шинжанды «Бек» мансабынын ордуна «Ақылакты» колдонулган. Дегинкиси, бек

mansabы кыргыздарда эң мурдаги жөрөлгөлүү мансап болгоңдуктан, «Бек» даңазасынан улам балдарга ат койгондо да бек эмес зле балдарды «Бешиктеги баланын бек болоорун ким билет» деген ой менен ат койгондо бек сөзүн улап койгон абалды көптөп учуратабыз. Ал тургай «Бек» сөзү уланган ысымдар кыргыздардын жөрөлгөлүү киши ысымдары катарында көрүнүп турат.

Чын зле айта турган бир нерсе, «Бек» сөзү тээ илгери парысчадан кабылданған сөз деген көз караштар да бар. «Бек» сөзү жана «Бышык, бекем» деген сөзге тыбышташ экенин «түркү тилдер сөздүгүнөн окудук. Кыргыздарда ушул күндө «Бек карман сенин колунду, бергемин сага оюмdu» деген сыйктуу «Бек» мансабына тыбышташ айтылган «Бек» сөзү ушул күндө да колдонулуп келет.

Эр. Эр мансабы кыргыздарда «Бий», «Бек» мансабынан кийин колдонулган мансап аты, кыргыздар хагандык куруудан мурда (Хаган деген аталма чыгуудан мурда) башкы өкүмдар «Эр, эр киши» болуп аталган түрү бар. Бул сөзүбүздү мындай жазма маалыматтар жана эл ичинидеги айтылыштар менен ырастап көрөлү. Мурда ташка чегилген орхон-знесай жазуусундагы «Үюк аркан эстелигиги»нде «Эр атым яшак баш» деп чегилсе, «1- барк таш» жазмасында «Мен эрлик атакка жеттим» деп жазылган. Бул ташка жазылган маалыматтарда «Эр» сөзү кандайдыр бир жогору атак же жогору даражадагы өкүмдарлык мансап экенин билдирип турат.

Ал эми, мурдагы кытай жазмаларында кыргыздардын баш кишиси «Эр 阿热» деп аталғаны жөнүндө бизге ишенимдүү маалыматтарды берет. Алып көрсөк, «Жаңы таңбаама. Кыргыздар санжырасында» мындай баян жазылган; «Кыргыздардын екүмдәри (Баш кишиси) «Эр» деп аталат. Ал сөз бара-бара уруунуң атын туюнтуп кеткен. Анын туусу кызыл болгон... Эр киши кыштын күнү илбээсийнин терисинен төбөтей кийет, жайылдасы шоншогой ак калпак кийет. Эр көкмөн тоосунда коргон ичинде, ак боз үйдүн ичине кабаттан тигилгөн нече кабат үйдө отурат. Андай үйдү алар «Бөдкө» (медижи) деп аташат. Эр мансабынын алдында жайсац, тутук, күш беги, мырза, сангуни, даркан сыйктуу алты даражада мансап болот. Башка адамдар эт менен кымызды тамак-аш катары ичишсе, Эр киши наан жегенге жетишет. Уйгурларга көз каранды болуп турган кезде эр киши «Билгे тон эркин» деген мансап берилген». Бул баян кытайча «Тынчтык аалам эстелиги. Кыргыздар» болумүндо да айтылган.

Мында биз тактап айта турган иерсе, «Эр» мансабы жогоруда аталған кытайча тарыхтарда «阿热» деген кат менен жазылган. Аны кээ бир тарыхчылар «АЗ» деп көртөсө, кээ бирөөлө «Азы» деп алып айтат да, теги ошол кезде Кытай тарыхында жазылган бул эки каттуу мансап аты өз кезинде кыргыздарда эмие деп айтылганына жөнсал карал келет. Айтпаса да ошол кездерде башка түрк тилдеш элдерде «Эр» мансабын колдонгондугу

женүндө маалымат жок. Бул мансап тек кыргыздарда гана болгонун жоромолдошот. Менимче, кытайча жазмаларда жазылган «阿热» эки кат өз кезинде кыргыздар «Эр» деп айткан сөздүн түз көрмөсү катары айтууга мындай жүйө сөзүбүз бар. Анын биринчили, таш жазма эстеликтерде «Эр» эң зобололуу атак, мансап катары айтылганын көрдүк. Экинчилен, кыргыз элиниң ооз эки адабиятында «Эр Манас», «Эр Төштүк», «Эр Солтоной» сыйктуу эпостор жараган. Бул эпостогу башкы каармандардын ысымдарынын алдына «Эр» сөзүнүн кошо айтылышы алардын баатырдык мартабасын гана туюнтуп калбай, арийне алардын өз кезиндең эл башы болгон адамдардан экенин да туюннат. Мындан белек кыргыз тилинде, «Эр, эрен» деген сөздөр кайсыл бир тарыхий доордо эң жогору мансап атын туюнканын санжырачылардын сөздөрүнөн билсө болот. Алып айтсак, кыргыз санжырасында эң чоң мансап эрен, аиан берен, андан ноён болгонун айтат («Кыргыз санжырасы», Кыргызстанда басылышы 23- бет). Андан белек, санжыраларда уруунун баш кишилери да «Эр» аталғанын айтышат. Алып айтсак, Чоң багыш уруусунун баш кишиси Эрмыйкты деген ал урууну Уч каркыра-Кок дободөн көчүрүп Аижиян багытына алып баргандыгы жөнүндө кызыктуу ылакап жомогу айтылып келет.

Корутундап айтканда, «Эр» деген сөз көнчихтан бери кыргыздарда мансап аты жана зобололуу атак катары ушул күнгө келип жети дөсөк болот. Ошда,



тарых менен бирге анын мааниси кээде көңейип, кээде тарап келгенин айтпаса да түшүнүктүү.

**Ажа, ажо.** Бул мансап аты илгери кыргыздарда хагандык курулуудан мурда, мамлекет окумдарына айтылуучу мансап болгон. «Ажа, ажа» сөзү кытайча «Жаңы тарыхнама. Кыргыздар санжырасында» «焉伐» каты менен жазылып, мындай баян кылышкан: 648- жылы кыргыздардын баш кишиси Элтебир Ишбара ажо Таң ордосуна барган. Таң тайзуц ажонун келгенин ето кызуу тосуп алган да, чоң конок ашын берип сыйлап, аны Кыргыз Тутук мекемесинин тутугу, сол канат коргонуу кошуунунун сантуну (жанжун) деген атагын берген. Бул баяидан «Ажо» кыргыз мамлекетинин баш кишисинин мансабы экенин кытайча тарыхий материалдардан айкын белгилүү болот.

Ал эми кыргыз санжыраларында, әлдик оозеки адабиятында «Ажа, ажо» мансап катары баяндалганин көп көзиктире албайбыз. Бир гана «Ай! дээр ажа жок, кой! дээр ага жок» деген ылакап сөзүн жолуктурабыз. Бул айтылыш нускасы 1940-жылы түзүлгөн Юдахиндин «Кыргызча-орусча сөздүгүнде» (23-бет) айтылган. Бирок, азыркы эл ичинде бул ылакап «Ай! деген ажо жок, кой! деген кожо жок» болуп айтылып журөт. Менимче, жогоруда айтылган Юдахиндин өз кезинде жазып алган нускасынын өзгөргөн түрү болуп, эл ичиндеги айтылышы байыркысын сактап калганды билинет. Себеби, «Ажо», «Кожо» байыркы кыргыз тилинде (азыр деле бар) «Башы, баш болгону, башкаруучу,

эssi, ээ» деген маанилерде болуптур. Бул сөз байыркы Кидан тилине кыргыздардан кирип, алар да мансаптарын «Ажа, ажо, кожо» боюнча айта турганын алардын сөздүгүнөн талтык. Ушуга караганда, булар мурдагы кыргыздардын мансап аты экени билинип турат. Ошого, кыргыздардын байыркы баш кишисинин мансабын билдирген «Ажо, ажа» сөзү ылакалтын ичинде унутулбай бизге жеткен экен деп айта алабыз.

**Хаган, хан.** Мансап аты кытай тарыхий китептерде «可汗» болуп жазылган. Ал эц мурда, «Жалпы баян» (通典) деген кытайча санжыра китептин 196- оромунун «Аварлар санжырасы» дегенде тилге алынган. Бирок, Япония окумуштуусу Бейнавоженин маалыматында «Хаган» сөзү кытайлардын «Суннаамапын» (宋书) 96- оромунда «可寒» (Кыхан) деген кат менен жазылганин айтат. Ошондо хаган деген сөз биздин санактын 288- жылдары эле Кытай жазмаларында белгилүү болгон түрү бар. Бирок, көп сандуу окумуштуулар «Хаган» сөзү аварлар бийлик көтөргөн кездеш (Биздин санактын 402- жылыштан) кийин айтыла баштаган деп карашат. Мына ошондон кийин түндүктөгү улуттайпалар көтөргөн бийликтөрин «Хагандык, хаганат» деп аташат да, бийликтин жогорку окумдарынын мансабын «Хаган, хан» деп айтышат. Атап айтканда, түркү тилдеш улуттар кидандар, монголдор «Хаган» мансабын аварларды туурап иштеткен деген жоромол бар.

Эц байыркы түшүнүктө, «Хаган, хан» сөзү

«Тецирдин жер бетиндеи элчиси», «Тецирдин сүйгөн пендеси» деген маанилерде болгон. Кийин кандайдыр бир бийликтин баш кишиси «Хаган» мансабын тутунган. Кытай жазмаларында жана арап-фарс жазмаларында тарыхий материалдарда «Хаган» мансабы хондордун «Тецир күт», араптардын «Падыша» мансабы менен төп келет деген баяндарды айтышкан. Тарыхий материалдарга жана окумуштуулардын укумчул сөздөрүнө караганда, «Хаган» эң алгачында, бир бийликтө бирөө гана болгон болсо, кийинчөрөк бир бийликтө бир же бир нече «Хагандык» мансап тургузулган. Алып айтсак, Түркү хагандылында бир улуу хаган, бир нече кенже (кичи) хагандар болгон. Мисали: Түмөн хаган улуу хаган болуп турган кезинде, ал ииниси Кол кенже хаган болуп турган. «Гректердин тарыхынын толук змес томунда» Муказ хаган кезинде Түрктер хаганатында бир улуу каган, үч кенже хаган коюлган (Шө зонжин түзгөн «Түрктер тарыхы» деген китептин 112-бетинде). Ошол себептүү, улусу «Хаган» делип, ал эми, кенжеси «Хан» болуп аталаپ келгенби деген ой туулат. Айтмакчы, орхон-энсей жазмаларына караганда, «Хаган» мансабы эң алгачында «Тецир ата кылган» улуу мансап болгонуна карабай, улам кийинки «Хаган» деген сөздүн алдына дагы да аныктык, тактык сөздөрден кошуп, ал мансапты ого бетер улуулатып атаганы байкалат. Алып айтсак, түркү улуттарында «Билгэ хаган» (Даанышман, билгич хаган), «Ишбара каган» (Ишмер хаган, ишкер хаган)

моңголдордо, Чингизхан (Тениз хан, төңдеши жок хан) болуп айтылып олтурган.

Ал эми, кыргыздарда хандык (хандык) мансап түркү тилдеш улуттар менен катар иштетилген деп жоромолдоого болот. Бирок, тарых таануучу окумуштуулардын айтуусуна караганда (Анвар Байтурдун «Шинжандагы улуттар тарыхы» деген китебинде айтылышиныч), кыргыздарда хандык курулуп, андан соң хаганат курулган болуп, андан мурдагы кыргыз мамлекет бийлоочусунүн мансап аты өз тилинин атоосу менен жүргөн экен. Ал эми, ооз эки уланып жеткен санжыраларда, улуу жомок «Манаста» көптөгөн хандардын ысымдары айтылып келет. Алып айтсак, Бейөн хан, Бейөн хандан Чаян хан, Чаян хандан Кара кан, Кара хандан Орозду хан, Орозду хандан Жакып хан, Жакып хандан хан Манас болуп, санжыралык желе менен айтылат. Ал «Манастын» жомоктук окуялары ички жети хан жана сырткы жети хандын окуялары менен толгон. «Манас» жомогунда «Хан» созу жалпы эле бийликтин баш кишиси жана кол башчысы болгону ал ар бир уруу-урук кичи хандар болуп, өз алдынча асабасы, урааны, эн-белгиси болгону айтылат. Жакынкы замандарда кыргыздарда Ормон хан менен Жантай хан атанганы эл ичинде санжырачыларда кецири айтылып жүрөт. Ошондой болгондо, кыргыздарда хаган, хан мансап аты эң соңунда 19-кылымда «Ормон хан» менен бирге комүлгөнүн айтса болчудай.

Дагы бир маанилүү нерсе, хандык тактыга

отуруу аземи да ето салтанаттуу откөндүгүн белгилейт кытайча тарыхий китеп «Жовнаама». Түрктөр санжырасынын<sup>1</sup> 50- оромунда мыңдай баяндалган: «Алардын хаганы тактыга отурада, аксакал адамы кийиз жаят да, анын үстүнө хан кетерүүчүнү отургузат. Аナン жаш кишилери аны кетерүп күндүн көзүн тогуз айлантып, тегерене басышат. Аナン соң атка мингизишет, анын мойнуна ак кездеменин (Ак матаны) кылкынып кетпегидей кылып орой тартат да, андан ороону кайра секин бошотуп барып, ага чукул суроо салып: «Канча жыл хан боло аласын?» деп сурайт. Анда тигил хан кетерүлгөн киши алтыгып, так бирдеме дей албай калгана, жанагы аксакал кайра кайдайдыр бир санды айтып жоруп коёт (Шо зунжин «Түрктөр тарыхы» кытайча 109-бет). Бул эң мурдаги түркү улуттардын хайт көтөргөндөгү абалын кытайча жазмада айткан баян болуп эсептелет. Бирок, бул баян «Манас» жомогунда, Эр Манасты хан кетөргөндөгү окуя менен төп келет. Манасты хан кетөөрдө да ак кийизге отургузуп, шөөкөт менен хан кетөргөнү мыңдай айтылат:

«Ал (бакай) иштин кылып адатын,  
Атасы Калаш санатын.  
Ак кийизден жайышып,  
Ак кийиздин үстүнө,  
Арстан Манас баатырды,  
Отургузуп алышып,  
Жетиминиши киши кетерүп,  
Тебесүнө орундун,

Тер жагына ёткерүп,  
Хан котердүк муну деп,  
Калайыкка көрсөтүп» (Жусүп Мамайдан).

«Манас» жомогунда хан котерүүнүн шөөкөтү тигил баян менен бирдей болуп турганыны себеби, кыргызда тээ эчакта эле мамлекеттүүлүк жана бийлик болгондугүн, ал тургай өзүнчө эреже, каадалары менен калыпташканын түшүндүрүп турат.

Элтебир. Бул мансап атын орто кылымдагы Эне-сай кыргыздарында колдонулган. Элтебир мансабы жөнүндөгү баянды биз кытай жазма тарыхтарынан «Жовнаама», «Көөнө тацнаамалардын» түркү элине байланыштуу баяндарынан көрөбүз. Ал китептерде элтебир сөзү «俟利发, 额利发, 额利吐发» деген каттар менен жазылган. Күлтегин эстелигинде уйкуда эндегей жаткын кыргыздарды басып, алардын элтебирин туткунга алгандыгы жөнүндө баян айтылган. Тарыхчылардын айтуусу боюнча, кыргыздарга элтебир мансабы Эне-сайда өздөрүнө коншу отурган түркөшторгө коз каранды болуп турган кезде колдонгон деген жоромол бар. Кээ бир материалдарда, элтебир мансабы хан жана ябгудан томөн мансап делинет. Япон түркологу М. Моринин пикирине караганда, түмөн же андан коп кол курай ала турган элдердин баш кишиси «Элтебир» деп аталат, түмөндөн томөн кол курай ала тургандардын баш кишиси эркин мансабы менен аталат дейт (Алышын, Э. Кычанов. Кыргыздар 2-том). Ошондо,

элтебир ез кезинде, эркинден мурда колдонулган мансап болгон. Кыргыздардын Элтебир Ишбара ажосу 648-жылы Таң ордосу Чаң-анга баргандыры жөнүндө баян Кытай тарыхий жазмаларында кенири айтылат. Корутундулап айтканда, кыргыздардын кайсы бир доорунда, жоромолдо түрктөрө коз караңды болуп турғанда, баш кишиси бир элтебир мансабы менен аталган экен.

**Тутук.** Кытайлардын Хан сулаласынын соңунда коюлган мансап аты болуп, бийликтин кошуунун башкарған мансап болгон. Кытайча «都<sup>々</sup>» деп жазылган. Бул мансап мурда кыргыздардың оз ичине алган түркү тилдеш улуттарга тараган. Тарыхий даректерге караганда, кыргыздарга тәэ мурда зле бул мансап белгилүү болгон көрүнөт. Алып айтсак, таш жазмаларбызыдагы «Уюк тарлак» эстелигинде «Атым Эл Туугаш тутук, Төциримдин элчиси злем» деген саптарды окуйбуз. Мындағы атым дегени «Атагым, наамым» деген болуп, тутук мансабында болгонун көрөбүз. Андан бөлөк, кытайча тарыхий жазмаларда кыргыздардын бийлигинде «Эр киши» болгон кезде үч тутук мансабы болгонун айтат («Тынчтык аалам эстелигинде»). 648-жылы кыргыздын Элтебир Ишбара ажосу Таң ордосуна келгенде, ага кыргыз тутук мекемесинин тутугу, сол канат кортоочу кошуундуң сангуну мансабын бергенин «Жаңы тацнаамадан» окуп жүрөбүз. Тутук сезүн «Манас» жомогунда «Дуду» боюнча айтылып келет. Сагымбай Орозбак уулунун айтымында: «...Оң жагында олтурган, Отуз алты ду- дусу,

Ордону бузуп көп чуусу...», «...Ду- дунун кызы Турнаны Жандаган жерим ушул жер...» болуп айтылган. Айтмақы, «Манас» эпосунда «Дуду» (Тутук) мансабы абдан көп айтылат.

**Эркин.** Кыргыздарда тәэ мурда колдонулган бийлик ордосундагы мансап аты болуп, бул мансапты башка түркү тилдеш улуттар да колдонгон. «Иркин» мансабын Кытай жазмаларында «領斤, 俟<sup>亾</sup>» деген иерогилфтер менен тыбыштал жазған, «Көоно тацнаама. Түрктөр санжырасында» эркин мансабы тутундан кийинки мансап болгон деп жазат. Ал эми, Шө Зүнжин түзгөн «Түрктөр тарыхы» деген китепте «Батыш түрктөрдүн сол беш уругунун баш кишиси эркин мансабы менен аталған. Оң беш урук элдии баш кишиси чоро деп аталған», «Эркин мансабы соогат жеткирүүгө жооптуу болгон» деген баяндарды айтат (аталған китептин 271-, 562-беттери).

Махмут-Кашкарыйынын «Түркү тилдер сөздүгүндө» «Иркин же эркин» сөзү «Теркен» деп жазылган болуп, анда мындаи чечмелеген: «Теркен: бирер аймак окумдарына кагандар жагынан бериле турган атак. Бул «Эй, моюн сунуучу» деген маанидеги сөз болуп, аймак башчыларынан башкаларга айтылбайт» деген (1-том, 575-бет, уйгурча нускасы). Ушул мааниден караганда, «Иркин» мансабы бир аймактын бийлөөчүсүне коюлган мансап аты көрүнөт.

Жогоруда, «Элтебир» жөнүндө баяныбызыда «Түменден төмөн кол курай ала тургандардын баш

кишиси иркин мансабы менен аталаат» деген окумуштуунун сезүн мисалга тартканбыз. Ошондой эле, Кыргыз каганаты мүнкүрөп, уйгурларга көз каранды болуп турган кезде, кыргыздын мансаптарына «Билге тон эркин» деген мансап берилгенин «Жаңы таңаама. Кыргыз санжырасынан» иакыл келтиргенбиз. Ушуларга караганда «Эркин» мансабы өз кезинде белгилүү бир аймактын баш кишисине берилген мансап болсо керек, же болбосо, тарыхтын жүрүмүндө ал мансаптын даражасы бирде улуулап, бирде төмөндөп турган болушу мүмкүн. Канетсе да, «Эркинди» кыргыздарда качаны бир тарыхта колдонгон мансап аты катарында саноого ақылуубуз. Кыргыз тарыхында: «Ишбара Шайжо Баш эркин, Чолпон Бага Чаң эркин, Билге Тон эркин» деген мансап кармаган кыргыз хандыгынын баш кишилери Уйгур хаганатынын тушунда кыргыз тектесинде олтурган. Ал мезгилде, кыргыздын баш кишилери хан аталаат калган экен.

«Эркин» сезүү кийинки кыргыздардын жазма же ооз эки баяндарында таасын айтылганын таба залепиз. Бирок, кыргыздарда «Шерине» откөргөн кезде «Шерине башы» катары «Эрке бала» дегенди коюшат. Ушул соорундагы айтылган «Эрке бала» тарыхтагы «Эркин, теркен» деген мансап атынан улам өзгөрмөлөнүп айтылған келгенби деген ой кылт эте калат экен, кишиге.

Инал. Кыргыздарда орто кылымдарда колдонулган мансап аты. Көбүнчө мусулман

авторлору кыргыздар жөнүндөгү баяндарында кыргыздардын өкүмдари инал деп аталаарын айтышкан. Алып айтсак, Абылгазы Багадурханын (1674-жылы кайтыш болгон) айтылуу санжыра китеби «Түрктөр санжырасында» инал жөнүндө мындай айтылган: «Кыргыз эли торосун инал дейт, монгол, тажик падыша дегендей сез. Ал убакытта торосу Орос инал эле». 14-кылымда фарс тарыхчысы Рашидад Дишидин «Тарыхтар жыйнагы» деген китебинде инал тууралуу мындай баяндалат: «Алардын ханынын инал деген мансабы бар. Дагы бир обласы Эди орун деп аталаат. Алардын ханы Орос инал». Ал эми, «Монгул купуя тарыхында» 1207-жылы (Коён жылы) Чингизхан кыргыздарды каратып алууга Айттан, Бухурак деген эки элчисин жибергенин, кыргыздардын ошол кездеги баш кишиси Орус инал элчилерини кабылдан, Чингизханга көз каранды болгонун билдирип, кымбаттуу соогаттар менен Чингизханга эл болгонун билдиригендиги жөнүндө маалыматтар айтылат. Бул маалыматтардан караганда, кыргыздар 13-кылымдын 1-чейрегинде баш кишисин «Инал» деген мансап менен атаганын билсек болот. Айтмакчы, «Дивани лугатыт түрк» сездүгүндө: «Инал – энеси асыл зат, атасы жонокой букарадац болгон жаштар инал делет. Бул – эреже» (1-том 166-бет. Уйгурча нускасы) деген баянды айткан. Ошого караганда, «Инал» сезүү түркү тилдеринде тээ мурда эле бар болуп, мурдагы мааниси ошондой болсо керек. Кийинки кыргыздарда бул маанинин ого бетер көнөйин,

бийликтин өкүмдары инал мансабы менен аталган түрү бар. Тыянактап айтканда, моңгол тушунда, кыргыздардын баш кишиси «Инал» аталганды билинип турат. Ал кезде: «Орозду (Орос) инал, Каркатаи инал» сыйктуу бир нече баш кишилердин аттары жазылып калган.

Шаа, шад. Байыркы доордо кыргыздарды өз ичине алган түркү тилдеш улуттар колдонгон мансап аты, кытайча тарыхий материалдарда «Шаа» мансабы жөнүндө көптөгөн баяндар айтылып калган. Ошону менен биргэ, Орхон-Энесай жазма эстеликтеринде да аз болбогон баяндар бар. Алып айтсак, «Жовнаама, түрктер жөнүндө», «Көөнө танинаама. Түрктөр жөнүндө» деген китептерде «Шаа, шад» сөздөрү «世, 杀, 設» деген китттар менен жазылган, ал китептерде мындай баяндалат: «Шаа хагандын аздектеген мансабы, хагандын бүткүл колун башкарат. Ал кичик хаган катарында мамилеке ээ боло алган. Шаа мансап аты: түндүк шаа, батыш шаа, чыгыш шаа деген түрлөр боюнча мансапка коюлган. Анда батыш шаанын зоболосу абдан зор болгон» (Ше зүнжин «Түрктөр тарыхы»нан алынды). Орхон-Эне-сай жазузусундагы «Үүк архан эстелигинде» «Досум, мугалимим, шадым – ушулардан айрылдым» деген сапта «Шаа» сөзү «Шад» болуп жазылган. Ал эми, кыргыз санжыраларында жана элдик оозеки адабиятында «Шаа» мансабы да айтылгандын учуратабыз. Алып айтсак, кыргыз макалдарында «Дөөлөр келсе, шаалар кечат» деген макалдар бар. Османалы Сыдык

уулу айткан санжырада «Шаа дегени – хан дегени. Кыргызда Сапар шаа деген болгон экен» (158-бет) дейт. Корутундулап айтканда, жогоруда көлтирилген материалдык далилдерге негиз, «Шаа» мансабы кол баштаган, черүү тартканга кол башчылык кылган адамга берилиген мансап аты болгон экен. Бул мансапта эц мурда Түрк хаганатында Акын шаа (阿賢) деген адам турган экен. Айтмакчы, шаа мансабынын алдына да атак сөздөр кошуулуп, «Тутук шаа, Тартуш шаа» сыйктуу атальштар менен айтылгандын тарыхий кителтерден көзиктирибиз. Кийинки кылымдарда кыргыздар да шаа мансабы коюлбаганы менен, «Шаа» сезү келип жетти. Ал эми, кээ бир окумуштуулар «Шаа» сезү фарстардын «Шах же шадпыт» деген мансаптарынан келген деген жоромолдорун айтышат. Бирок, бул сез тээ биздин эранын 200-жылдарында эле бар экенине карап, фарстан кирген сезү дегенге ишенигүү келбейт. Андан коро, мурдаги «俠» деген сезгө жакын көрүнөт. Эмне болсо да изилдөөнү талал кыла турган тема экени ырас.

Бойла. Орхон-энесай таш жазмаларында баяндалган мансап аты. Кыргыз каганатында, же болбосо, кыргыз бийлигинин өкүмдарынын алдында бойла мансабы коюлган. Алып айтсак, «суджы» эстелигинде «Мен бойла, улук сотчу болом» деген баянды учуратабыз. Мындан караганда, ал адам мурда бойла мансабында, андан кийин улук сотчу болгондукун бул ташка чегилген бир сап баяндан билсек болот. Тарыхчыбыз Аивар, Байтур

«Шинжаңдагы улуттардын тарыхы» деген эмгегинде: «Хандын иштерине жана бойла менен ярган деген эки чоң мансаптар комектөшүп иштеген. Бойла кандын оң кол вазири катарында болгон. Ал саясий, акимчилек жана жоокердик иштерге өкүм чыгара алган» деп жазат (553-бette). Бойла мансабы жөнүндө азыркы кыргыз тилиндеги мааниси «Байрукуу» созүн жорууга болот. Бирок зәл адабияттарынан маалымат таба злекпиз. Ал мындан аркынын изилдөө темасы катары тура турат.

**Ярган.** Илгерки кыргыз бийлигинде коюлган мансап аттарынын бирөө. Бойла мансабы бар кезде ярган мансабы да болгон. Айвар Байтурдун «Шинжаңдагы улуттар тарыхы» китебинде: «Ярган бийликтин сол кол вазири катары кызматта болгон. Ал өкүмдардын өкүмдерүүнүн аткарылыштарын айдактаган жана бакылаган милдетти үстүнө алган» - деп жазат (553- бетте). Ярган мансабы кыргыздардын кийинки элдик адабият булактарында айтылганын таба злекпиз.

**Тутун, туртуу.** байыркы кыргыз бийлигинде коюлган мансап болуп, ал ар кайсы урууларга же бектиктөрge элчи катары жиберилген. Бул мансап кытайча тарыхий китеpterde «吐蕃» деген кат менен жазылган. окумуштуулардын жазгандарына караганда тутун мансабы бийликтен төмөн даражадагы мансабы болуп, ал уруулардын жосундарын башкарлып турган.

Тутун мансабы жөнүндө азыркы кыргыздардан калган санжыра баяндарын же адабияттык

баяндардан маалымат ала злекпиз. Бирок, ушул кезде да «Түтүн» бойунча зәл санагы айтылганын, түтүн башы, түтүн эssi деген сөздөрдүн азырга чейин айтылып жүргөнүн билебиз. Азыркы түтүн эssi ошол зәле байыркы «Тутун» мансабынын жугуму бойунча уланып келгенби? деген ой туулат.

**Катын, хатун.** кыргыздарда илгери колдонулган мансап аты болуп эсептелет. Ал кытайча жазма материалдарда «可敦, 可贺享» болуп жазылган. Айтмакчы, «Хатун, катын» мансабы хагандык курулган элдердин бардыгында, атап айтканда, түркү тилдеш улуттар менен монголдордо кецири колдонулган. Ал мансап хагандыктын оорук иштери, ички иштери сыйктууларды башкарғандыгын тарыхий жазмалардан көрүүгө болот. Катын мансабы жөнүндө кытайча жазма тарыхтарында көптөгөн баяндар жазылып калган. Алып айтсак, «Көөнө тацнаама. Турктөр баянында» мындей жазылган: «Алардын хаганы болот, ал мурдагы Төциркут менен барабар, аялдары катун деген мансап менен аталат. Анын балдары тегин деп айтылат» делген. Катын мансабы Махмут Кашгаринин «Дивани лугатит түркте» (Түркү тилдер сөздүгүндө) мындей айтылат: «Катун Афырасияттын (Уламышта айтылган түрктөрдүн алгачкы хаганы) кыздарына эле таан атак. Макалда мындей айтылат: «Хандын иши чыкса, катындын ашы кала турат» (Дивани лугатит түрктүн 1-том 533-бет, уйгурча нускасы). Түркү тилдери сөздүгүндө айтылган бул баяндан караганда, «Катын» деген мансап, эң алгачында хагандын

жамаатындағы ургаачыларга берилген мансап болгон. Ал мансап жоторуда айтылган макалға Караганда, хагандан кийинки мансап катары айтылып турат. Жазма материалдардан Караганда, хагандық курулған әлдерде катын мансабы кийин, көбүнчө, хагандардың аялдарына (Канышаларға) берилген.

Кыргыздарда «Катын» мансабы Эне-сай Кыргыз хaganаты түшүнди болғондугун «Жаңы таңнаама. Кыргыздар санжырасында» мындай айттылат: «Уйгурларга карапдысыз болгон кыргыздардың «Эр киши» (阿热) озүн хаган деп жарыялайт да, түркөш кызына болгон энесин «Эне хатун», оз жубайы болгон Келийенени «Хатун» мансабына көт» (Алынды кытайча «Кыргыз энциклопедиясы, Кыргыз хaganаты» тилкесинен).

Улуу жомок «Манаста» катын мансабы Каныкейге берилген болуп, «Кайран катын Каныкей бар сарамжалын так кылып» деп айттылат. Хан Манастын кезинде, ал бүт мүлктүү, жоокерлердин камдоо иштерин башкарғанын билебиз. Ал тургай маңыздуу иштерди башкарғанын билебиз. Ал маңыздуу иштерди чечүүпүн баш кеңешинде болот. Мындай катын мансабы кыргыздарда «Манаас дооруна» чейин колдонулуп келген өндөнөт. Бирок, айттай болбойт, «Катын» мансабы жакындык жана ушул замандын кишилерине беймаалым, унут болуп кетти. Дегинкиси, кылымдың жүрүшүндө «Катын» мансап аты карып, өтмө маанинге кетти да, «Кара баштуу эле эрге тийген ургаачының» бардыгы катын атала турган, ал тургай ушул күнде «Катын,

катындар» деп айтса, одоно сез болуп угула турган болуп кетти. Мына – тарых дегенде эл жаңы болот деген ушул.

Кончой, күнчуй. мансап аты кыргыздарда Эне-сай доорунда жана андан мурда колдонулған түрү бар. Бул мансап аты тарыхий жазмалардан, Эне-сай ташка тамга баскан жазмаларында жана «Дивани лугатит түркте» маалыматтар калған. Алып айтсак, Барк суусунун боюнан табылған «Барк эстелигинин» (2-, 3-, 4- Барк эстеликтери) көп жеринде: «Күйдә күнчуйумга адырылдым» деген саптар кезигет (Мааниси «Ордодо күнчуйумдан айрылдым»). Ушул жазылғандарга Караганда, күнчуй ордодогу мансап болуп, ал бийлөөчүлөрдүн аялдарына берилген мансап көрүнөт. «Дивани лугатит түркто»: «Кончой хатундан эки даражада төмөн турат, мындан улам «Хатун-кончой» деп аталат» дейт («Дивани лугатит түрк» З-том, кыргызчасы). Орхон-Энесай ташка тамга басылған жазууларды таануучу кээ бир окумуштуулардың «Күнчуй» сезү кытайлардын «公主» (Гонжу – канышай) деген сезүнөн улам айтылғанына ынангысы келбейт экен. Ал эми, кыргыз эл санжырасы, элдик оозеки адабияттарында бул сез «Күнчүм, күнүм, күнү» деген сездер менен айтылып, көп аял алған (Же эки аял алған) эрдин аялдары бири-бирине күнү болот. Балким бул сез кыргыздардың «Күнү» сезүнүн кылымдарда унут калған бир мааниси чыгар.

Тегин. мансап аты кыргыздарда мурда

колдонгон мансап аттарынын бирөө эсептелет. Тегин мансабы жөнүндө кытайча тарыхий материалдардан көптөгөн баяндарды ала алабыз. Ал материалдарда тегин сөзүн «**低根**, 特勒, 的斤» деген каттар менен жазган. «**Коюн**, таңнаама. Түрктөр - баянында» хагандын балдары тегин деп нам менен аталат деп жазган. «**Жалпы баяндын 典通**» 197- оромунда «**Тынчтык** аалам эстелиги 太平寰宇记» 194- оромдорунда тегин хагандардын балдары менен анын инилерине берилчү мансап деп баяндалған да, анын милдети хагандыктын башка зәлдер менен байланыш түзүү иштерине жооптуу болгонун айтат.

Айтмакчы, тегин сөзүн «Дивани лугатит түркто» (Түркү тилдер сөздүгүндө) бул сөздүн түнкү мааниси күл деген болот. Бирок, ал сөздүн мааниси кийин езгерүп хагандын тукумдары тегин атальып кеткенин айтат. Бул сөздүктө андай атальып кетиштин мындаи түшүндүрөт: «**Окүмдардын** балдары - (хагандын) аталарапына, кат жазгандада кичи пейилдик менен өздөрүн аталарапынын кулу катары карман, аттарын жазгандада тегиниңиз (кулунуз) деп жазышат экен. Ошондойн улам хандын тукумдары, өкүмдардын балдары тегин атальып калышты» (Дивани лугатит түрк 1- том 539- бет, уйгурча нускасы). Бирок, кийин тегин сөзү башка күлдардан айырмалануу үчүн алдына аныктооч сез кошуулуп «**Көл тегин, Болмуш тегин, Алп тегин**», болуп атальып, ырасымий мансапка көтөрүлүп кеткен. Кээде ал эрдик атагы алдына коюлуп, айбандардын сырттандарынын аты менен кошо аталған. Мисалы: Карчыга тегин, Күч

тегин, Барс тегин болуп аталған. Тегин сөзү кийинки кездерде «**Урпактары, теги**» деген сөздүн ордуңда колдонулганын жазмалардан ырастоого болот. Орхон- Энесай ташка тамга басылган эстеликтерде тегин сөзү «**Текин**» болуп жазылып, белгилүү даражадагы мансап катары айтылат. Тегин мансабы хагандык курган зәлдердин инилерине менен балдарына берилчү мансап аты болуп, ал тактыга отуруучу бала «**太子**» катарында ордодо белгилүү милдеттерди аткарған.

Кыргыздарда «**Тегин, теги**» сөзү жогоруда Кытай жазмаларында жана «**Дивани лугатит түркто**» баяндалғандай маанилерди басып, көптөгөн өзгорүүлөр менен бизге келип жетти. Ушул күнде «**Тегин**» сөзүн биз жаңырып, фамилиянын ордуна колдонууга болот деген көз караштабыз. Ошого азыр «**Ов**» деген белги менен фамилия түйүнгүчүчүлар «**Тегине**» өтүп жаткан кезм. Сөз онутуна келгенде айта кетели, дүйнөдө көптөгөн улуттар өздөрүнүн аттарын басма сөздөрде, соорундарда атаганда фамилиясын, өз атасын кошо түйүнгүп келет. Бул иисанат маданиятындагы бир белги болсо керек. Кыргыздарда да жети атасын, тегин сүрүштө кылыш келген жөрөлгө бар. Улуу эпос «**Манаста**» «**Тек атыңды терин** айт, элиндеги жакшыны атам деп айтып албагын» деген саптар кезигет. Демек, тек атыбызды айта жүрүү зарыл экен. Ошого мен жетинчи атам «**Кармыш балбанды**» тек ат (Фамилия) кылыш урунууну чечин, бир кайча жылдан бери басма сөздөрдо жазып келем. Аны көптөгөн

окурмандар менден сураган. Ошону ушул жерде күшчүп кетким келди.

Чоро. кыргыздарда мурда колдонулган мансап аты болуп, хагандын оң-сол кол жоокер башчысы болуп милдет откарган. Балким эң мурда бир бийликтин баш кишиси болушу мүмкүн. Себеби, Кытай тарыхтарында «Чоро» сөзү «都, 驁, 𠂇» каттары менен жазылган. Ал маалыматтарда түрктордун эң мурдагы баш кишиси «Илиса чоро» деп аталганин айтат. Тоголок молдонун айткан санжырасында Тагай бий «Чоро» деген сөз «Хандын обозгери дегенге жатат» дегенин айткан («Кыргыз санжырасы. Тоголок молдо» 54- бет). Ше зүрхин түзген «Түрктер тарыхында»: «Батыш түрктер (Кыргыздарды өз ичине алган) эки чоң тайниадан куралган. Алар оң жана сол болуп бөлүнот. Оңдогу беш уруунун баш кишиси чоро деп аталат. Солдогу беш уруунун баш кишиси эркин деп аталат», - деп жазат. Ал эми, 8-кылымдын баш ченинде Күлтегинге ариалган Орхон ташка тамга баскан жазма эстеликте, Күлтегиндин кара ашына (731-жылы) кыргыз хаганы «Чор-Тардыш ынаңчуун» келтешин жазган.

Чоро мансабы улуу жомок «Манаста» абдан айкын баяндалып, хан Манас 40 чоро койгон. Себеби Манас колу кырк уруу злден куралган (Ар бир уруу злден бирден чоро алган). Кытай жазмаларында «Кыргыздын колу сексен миң» деп айтылган кез ошол Манас хан доорунда болгон. Аны башкаруу үчүн бир нече кичи хаган (Мисалы: Бакай хан, Алмамбет хан, Жакып хан), 40 чоро койгон.

Чоролордун алдында миң башы, жүз башы, он башы даражалары болгон.

Эпосто Семетей торө мансабында болот да, андан кийин эки чоро мансабы койулат. Себеби, Семетей көптөгөн кол, кошуун курабаган (Ошого Манаска окошо 40 чоро албаган). Айтмакчы, эпостун «Семетей» болумундо айтылган Гүлчоро Кытай жазма тарыхтарында «額突厥» болуп жазылган. Андан болек, тарыхий жазмаларда Гүлчоро ысымы көл кезигет. Түркештердүн ханы Сохаба деген озүнүн чоросу Гүлчоро менен ички уруш жасагандык тарыхты Аивар Байтурдун «Шинжаңдагы улуттар тарыхы» аттуу уйгурча китебинен окудук. Дегинкиси, чоро мансабы орто кылымда зор даражадагы мансап болгон. Эне-сай «Барк эстелигинин» 3- сүндө «Мен саңгун оглы Күлүг-чор» деген ташка чегилгөн эстеликти окуйбуз. Ушул баян «Семетейде» айтылган Күлчоронун ташка жазган эстелиги болушу мүмкүн экен. Кыргыздарда Манас дооруна чейин чоро мансабы иштетилген. Андан кийин кыргыздардын бийлөөчүлөрү чоро мансабынын ордуна «Жигит башы» мансабын койгон түрү бар. Себеби кийинки кыргыз окүмдарлары (Баатырлары) жанына «Жигит курап» журғон. Бул «Курманбекте» таасын байкалат. Курманбек озү баатыр жана хандык мансапта болгон (Хан Курманбек). Ал жанына 40 жигит алып журғон. Андан кийинки бий, бектер да жигит курап жүргөнү кыргыз санжыраларында айтылат. Демек, чоро мансабы эчен кылымдын алдында калган болсо да,

чоро сөзүнө кыргыздар жаздемдебей түшүнөт.

**Жайсаң.** Кытай тилинен (辛相) кирген мансап аты. Ал Кытай бийлигинде Чин жана Батыш Хан сулаларынан баштап койулган мансап аты болуп, падышанын вазири милдетинде болгон. Кыргыздарга да бул мансап аты мурда эле жеткен болуп, Кытай тарыхий жазмаларында кыргыздардын «Эр киши» өкүмдар болуп турған кезде, анын кол алдында жайсаң сыйктуу алты мансап даражасы бар экени айтылган. Ошол «Эр киши» кезинде жайсаң жетөө болгонун «Тынчтык аалам эстелиги» деген Кытайча тарыхтан көрдүк.

«Жайсаң» мансап аты катары «Манас» жомогуна да көп кезигет. Мисалга тартсак: «Алгарасын аргытып\\ Артынан чаңын баргытып\\ Кырк жайсаны жанында\\ Конурбай өзү жоноду\\ Эр сайышка барууга» («Манас», Жүсүп Мамай, ички материал 268-бет). Мындан бөлөк, Сагымбай Орозбак уулунун айтымында «Жайсаң» сөзү эки түрдүү жолугат: бирөө, адам ысмы болуп, «Жайсаңбай» деген кейинкеринин окуясында, дагы бирөө, Уметтүн уулу Жайсаң болуп: «...Үйшүндердүн Үмоту,\\ Үмот уулу Жайсаны,...» деп айтылат. Ал эми Сагымбайда деле, көбүнчө мансап атоосу катары келип: «...Он сегизи жайсаны,\\ Ачбуудан аты бүгүлүп,\\ Албүбү кызга жүгүрүп...», «...Дебеги, Шалкым баш болуп,\\ Алты жайсаң барганы...», «...Эки жайсаң чаптырып,\\ Туура тосуп салыптыр...», «...Тулпар аттар алкылдал,\\ Ар бирөөнүн жылоондо\\ Экиден желдет

талпылдал,\\ Он эки жайсаң келгени...», «...Алты жасоол жол баштап,\\ Ортосунда чоң кула ат\\ Онжондотуп жетелеп,\\ Он эки жайсаң бош күштөп,\\ Жети желдет жедирип,\\ Жол ачкын деп бош боштөп...», «... Капка баккан жайсандар\\ Катар жатыр булайып,\\ Өлүп жатыр сулайып...» деген саптар көптөп кезигет. Ушулардан карагаңда, жайсаң ез кезинде хагандын вазири болгон. Кыргыза бийлигинде да вазир (Чоро) катары карапат. Бирок, кийинки көздерде жайсаң мансабы колдонулгандыгы жөнүндө ишенимдүү материалдарды корө электриз.

**Жаңжүн, сангуни.** Бул мансап байыркы кытай тилинен «Жаңжүн» (将军) боюнча кирген. Эц алгачында илгери Чүнчию доорунун Жиго бектиги «Жаңжүн» мансабын койгон. Кийинки доорлордо улуу жаңжүн, кенже жаңжүндөр көюлган. Жаңжүн мансабы Кытайда илгертен тартып, изи «суубай биздин доорго жеткен жоокердик мансап аты болуп саналат. «Түркү тилдеш» улуттарга, асиресе, кыргыздарга тараган мансап аты. Бул мансап аты кыргыздарга тээ Эне-сай доорунда эле жеткен (Балким Лии Лиц кол башчы тараткандыр), Эне-сай ташка тамга басылган жазмаларда «Сангун» деген айтылыш менен ташка чегилгөн. Алып көрсөк, З-эстелик ташта «Байна сангун Оглы Күлүг Чор» деген баян сабы бар. Бул жазмадан Күлчоронун атасы жаңжүн деген түшүнүккө келебиз. Балким, Алмамбеттин ислам динине кириүүдөн мурдагы аты Сорандиктин уулу Байна болуп жүрбөсүн деген ой кетет. Эмиеси болсо да, «жаңжүн» мансабы

киргыздарда мурда зле колдонулгандыгын ырастоого абдан болот. «Жаңы таңаама. Кыргыздар санжырасында» кыргыз өкүмдари «Эр кишинин» кол алдындагы алты даражанын бирөө «Сангун» экени айтылган.

«Жанжүн» мансабы жоокердик тарыхты баяндаган «Манас» жомогунда да кецири айтылат. Айтмакчы, Кытайдагы Манасчылар зле жанжүн мансабын кошо айтып зле калбай, Кыргызыстандын залкар Манасчысы Сагымбай Орозбак уулунун айткан «Манасынан» да жаңжуң деген мансап атын көптөп айтканын жолуктуррабыз. Мисалга тартсак: «Малакай кийди башына\ Алты жанжүн ээрчитип\ Жолдош алып кашына\ Жаңжуң деген улугу» деген баянды кезиктиreibиз (Сагымбай Орозбак, «Манас» З-китең 121- бет). Ал эми, Жұсуп Мамай айтмында: «Ай жанжүндүн жерине\ Келип калды злине\ Кайгуулчу келип канташты\ Кароолчу турган белине» деген саптар бар. («Манас» ички материал 297-бет).

Кийинки кездерде, атап айтканда, Чин доорунда Чин өкүметү чек ара райондорго «Жанжунфу» куруп, зэди бийлеткен. Кытайлык кыргыздарда 1940-жылдары Ысакбек Монон уулу жанжундук мансапты алган (中将军 Генерал-лейтенант). Ал эми Кыргызыстандагы кыргыздар азыр (30-жылдардан кийин) жанжүн мансабын «Генерал» деген сөз менен туюнтуп келет.

Даркан. Тәэ мурда зле кыргыздарды өз ичине алган түркү-моңгол тилдеш улуттар колдонгон

mansap aty. Эц мурда бийликтин кол башчысы «Даркан, таркан» болуп аталған. Кытайча тарыхий жазмаларда даркан сөзү «答刺罕, 达干» деген каттар менен тыбышталып жазылған. Окумуштуулардын жоромолунда, бул сөз аварлардан туурап иштетилген «答寒» сөзү болушу мүмкүн экен. Бирок, 11-кылымдагы кеменгер бабабыз Махмут «Түркү тилдер сөздүгүндө» «Таркан сөз исламдан мурдагы «Бег» маанисендеги бир мансап аты – аргуч» деп чечмелеп откон (1- том, 568- бет. Уйгурча нускасы). Жакындык окумуштуулар даркан сөзү кытайча «达官» деген мансап атынан улам айтылган деген түкшомөлдоруң айтышат.

Абылгазы Багадурхан «Түрк санжырасы» деген китебинде «Даркан, ханга качан кирем десе эшик ачык, аңдан эч нерсе албайт. Күнөө откорсө, тогузгача сурабайт. Тогуз муун откөндөң кийин аиан сурайт» деп жазат. Бул мааниден караганда, даркан мансабы хагандык бийликтин эң жогору кол башчылык мансабы болуп, ал бийликтө кызматы аябай откөн эрлерге берилген түрү бар.

Кыргыздарда «Даркан» мансабы кыргыздардын бийлигинин баш кишиси «Эр» аталып турган кезде болгонун «Жаңы таңаама. Кыргыздар санжырасында» айтылганын билебиз. Аңдагы алты мансап даражасында 6- болуп саналат. 848-жылы айланасында Кыргыз хaganатында Аба даркан деген кол башчы адам болгон. Ал түндүк жакка кол тартып, кыргыз чебин түндүккө карай чойгону тарыхта жазылған. Аңдан бөлөк, Аба даркан кол башчы Таң

ханышайы Тай хыны алып качкан жоонун колунаи куткарып, аны Таң ордосуна жеткиргендиги жөнүндө баянды «Күйчаң салтанат жылдарындагы баяндар» дегенден окуганыбыз бар.

«Даркан» сөзү ташка тамга баскан жазууларыбыздан «Сужи эстелигиндеги» «Мен Кутлук Бага тархан оге бүйрүкчүмүнү» деген сабын окуйбуз. Буга караганда, даркан сөзү таш жазма эстеликтерде да болгонун көрөбүз.

«Даркан» сөзү кыргыз эл адабиятында, «Манас» эпосунда да көзигет. Бирок, ал кандайдыр бир мансап катары эмес, соз мааниси «Зор, кенен, олбурулуу» деген маанилердеги сездер катары айтылганын көрөбүз. «Даркан» сөзү азыркы монгол тилинде да айтылып «Зобололуу, кеменгер» деген маанилерде колдонуп келет. Ушуга караганда, «Даркан» алтай тил системасындагы карт сезден болуп, кайсы бир тарыхтарда мансап аты, андан кийин ардактуу атак катары айтылып, ушул заманда кыргыз, монгол тилдери сыйктуу тарыхий узун тилдерде сакталып калган окшойт.

**Япгу.** Тарыхий материалдардан караганда, япгу мансабы тарыхта кыргыздарды өз ичине алган түркү тилдеш улуттарда эң мурда жалпы колдонулган мансап аты. Эң алгачында башкы өкүмдарга айтылган, андан кийин хагандык курулган кездерде бул мансап бийликтин экинчи даражасында, же болбосо, хагандын мартабасы учун хаган деген сездин алдына коюлуп атала турган болгон. Ал кытайча тарыхий материалдарда «汗之子» деген кат

менен тыбыштап жазылган. «Жовнаама. Түрктер санжырасында» түрктордун баш кишиси япгу деп аталац, андан кийинки мансаптар шаа, тегин, элтебир, тутун болот. Андан томен да 28 даражада көнже мансаптар коюлат деген маалымат бар. Орхон-энесай ташка тамга басылган эстеликтерде «Ябх» болуп жазылган. Таш жазма эстеликтерде: «Батыш түрктордун З-урпак каханы япгу кахан деп аталац» (Шө зүцжин «Түрктер тарыхы» 120-бет). Ал эми, Махмут Кашгаринин «Түркү тилдер создүгүндө»: «Япгу хагандан эки даражада төмөнүрөөк болуп, бухарадан чыккан мансап аты» делинген (Т. Т. Сөздүк 3- том).

Айтмакчы, кыргыздарда орто кылымда же андан кийин «Япгу» мансабы колдонулгандыгы жөнүндө колубузда ишенимдүү материал азырынча жок. Эл санжыраларында, «Манас» эпосунда да япгу мансабы айтылгандыгын таба злекниз. Ушуга караганда, «япгу» кыргыз тарыхынын терең катмарында бүктөлүп, жабылып калган еңдең. Эң эле кийинкиси «Түркү тилдер создүгүндө» жазылып калган окшойт деген жоромолдоң башка сез айта албайбыз.

**Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн баш кишилери (кагандары)**

Кытай жазмаларындагы ырасмий маалыматта, Кыргыз мамлекетинин баш кишилеринен булар жазылып жеткен.

1. **Какей хан** (583-жылы). Кыргыздардың эң мурда кагаз бетине түшкөн баш кишиси Какей хан

аталып, ал биздин санактын 583- жылдан 603-жылдан чейин 20 жыл мансап кармаганы жазылган (Тұндук тарыхы 99- ором. «Түрктер баян»).

2. Элтебер Ишбара ажо (643-жылы). Жазма тарыхка карагаңда, Элтебер Ишбара ажо 643- жылы Кыргыз бийлигинин ажосу болғон. Ал Қытай менен бириңчи жолу мамлекеттік деңгээлде байланыш түзген кыргыздын хаганы экени тарыхий жазмаларда кенен жазылған. Ажо 648- жылы Таң падышалығының ордосу Чан-Анга өзү злічілік тобун баштап келип, императордун кызуу кабылдашына әз болғон. Ажого сол канат санғун, Кыргыз тутук мекемесінин тутугу деген мансаптарды берген. Ажо да сый дасторқондо, кенен сүйлөп: «Кыргыздардың бир тайпасы байыркы Ли лың санғундун тукумдарынан болобуз» деген сөздү айткан. Бул Қытай падышасы үчүн күтүлбогон сүйүічү болуп: «Тегі-түбүбүз бир экен», - деген сөздү айтып, ажону абдан урматтаган. Элтебер Ишбара ажо 37 жыл тектесінде олтурған деген маалымат жазылған.

3. Тачам күтлук (681-жылы). Қытай жазма булактарында, кыргыз хаганы Тачам Күтлук деген гана маалымат жазылған. Бирок ал боюнча баяндар али изделип жатат. Тачам Күтлук 681- жылдан 693-жылға чейин тектесінде олтурғандығы жөнүндө маалымат жазылған. Тачам Күтлук бийлик башында 12 жыл турғаны жазылған.

4. Жетисаи Бекбай Багачор (693- 708 ) Кыргыз бийлигинин тектесінде 14 жыл чамасы отурған. Бул

kyргыз хаганының ысмы жана мансабы қытай тарыхында айқын жазылған гана калбай, анын таштан сомдолғон айкели да Таң падышалығының байыркы ордосу «Чан-Анда» ушул күнгө чейин турат. Қытай тарыхында, бул кишиинин өз аты «Жетисаи» экени, ал өз кезинде «бек» болғону жана «бай» деген атагы бар экени, ошол кездеги мансабы «багачор» аталған деп чечмелеген. Ал эми Таң падышалығы аны «сол канат санғун, кыргыз коргоочу мекемесинин тутугу» деген наам менен атаганы жазылған. Кыргыздын бул баш кишиинин байыркы ордо Чан-Анда (азыркы «Ши-анда») таш айкелинин тургузулушун мындаи чечмелеген: биздин санактын 683-жылы Таң падышасы Таң Гавзоц (Ли Жие) каза болғондо, анын кара ашына келген чет злік терөлөрдү әстелікке алуу үчүн, 684- жылы Таң падышалығының тектесінде чыккан аял падыша Ву Зытыян буйрук берип, ал кара ашка келгел чет злік терөлөрдүн айкелини таштан ойдуруп, падыша көрүстөнүн тургузууну чечет, ошону менен, азыркы Ши-Ан шаарында, 61 мамлекет жана бектиктердин терөсүнүн таш айкели, «Чыянының» аттуу Таң Гавзундун көрүстөнүн аятынша аза күтүп турған кейинде, 24 жыл ичинде бүтүп тургузулған; бирок кийин ал таш айкелдердин баштары жоголуп, «61 башсыз таш айкел» деген атальш менен ушул күнгө жеткен. Бирок мен барып көргөн кезде, кыргыздын бул баш кишиинин айкели башы менен (чокусу учуп кеткени болбосо) турған эки айкелдин бирөө болуп

чыкты. Корсө, ал баш 1974- жылы жергиликтүү дайкандар жагынан кайсы бир жерди казууда таал алынат да, изилдөө аркылуу ал «кыргыздын башы» экени ырасталып, башын өзүнө аштап кайра катырыптыр. Ал эми өз кезинде, алардын аты- жөнүн жон жагына чегип койгон экен, ошол жазмасы сак калган байкелдин дагы бирөө ушул кыргыздын баш кишиси Жетисап Бекбай Багачор болуп чыкты. Мен бул айкелди өз көзүм менен коруп, ал таш айкелди сүрөткө алдым.

**5. Барс бек (708-жылы).** Тарыхта жазылган маалыматка караганда, Барс бек кыргыз хандыгына 708- жылы баш киши болуп турган. Мансап аталышы «Бек» болгон. Ал бийлик тектесинде 4 жыл олтурган. Барс бектин баяны чыгыш түрк хандыктарынын ташка чегилген баяндарында, атап айтканда, «Түнүкү», «Колтегин», «Билге хаган» ташка тамга басылган баяндарда жазылып калған. Барс бектин таш тулу Чыгыш Түрк хагандарынын бейитине коюлгандыгы жөнүндө айтылат. Барс бек Чыгыш Түрк хаганы кыргыздарды түн уйкуда бастык, хаганын олтурдук деген баяндагы хаган ошол Барс бек болмогу убакытка шай келип турат.

**6. Кутлук Билге хаган (711-жылы).** Кутлук Билге хагандын баяны 718- жылды түрктор менен Таң падышалыгынын согуш окуясында баяндалып, кыргыз хаганы өзү черүү тартып, Таң падышалыгы менен биргө согушка катышканы, кыргыз хаганы баштаган кошууну абдан баатырлык көрсөтүп, Таң падышалыгы жагынан: «Атканын жазбаган, беттеген

жагынан кайтпаган» кошуун деген даңаза алганы жазылуу турат. Ал кыргыз хаганына «Оң канат ноён сангун, Кыргыз тутук мекемесинин тутугу» деген мансапты берген. Кутлук Билге хаган тектесинде 11 жыл олтурганы жазылган.

**7. Ишбара Шайжо Баш эркин (722-жылы).** Тарыхий булактардагы жазмада, кыргыздын Ишбара Шайжо Баш эркини 722- жылы кийинки түрк хагандары менен чогуу Таң падышалыгы ордосуна келгендиги, Таң кыргыздын хаганын өзгөчө сыйлап, ага ноён сангун атагын бергендиги жөнүндө баян жазылган. Ишбара Шайжо Баш эркин тектесинде бир жыл гана олтурганы жазылган.

**8. Чолпон Бага Чоң эркин (723-жылы).** Тарыхий жазмада, кыргыздын Чолпон Бага Чоң эркин баш кишиси 723-жыл дагы баягыл эле кийинки түрктордун хагандары менен чогуу Таң падышалыгынын ордосуна келгендиги боюнча маалымат жазылган. Ал баш кишиге да ноён сангун атагын берген. Чолпон Бага Чоң эркин тектесинде 35 жыл отурганы жазылган.

**9. Билге Тон эркин (758-жылы).** 758- жылдан 790-жылга чейин 32 жыл бийлик жүргүзген. Анын бийлиги түшүнди кыргыздар уйгур бийлигине көз каранды болуп турган кез болгон. Ал тарыхта жазылышынча, Тон эркин кезинде, арабдардан абдан оор кебез булаа олпоктор ташылып келгендиги, ар бир олпокту 24 унаага жүктөп келүүгө боло турганын жөнүндө баян жазылган.

**10. Кыргыз хан (790-жылы).** Кыргыздарды көз

карандысына алып турған уйгур бийлиги алсырай баштаганда, кыргыздын баш кишиси Эр озүн кыргыз хан деп жарыялаган. Ал хандык тактыда 32 жыл олтурған. Ал уйгурлар менен 20 жылга жакын согушкан. Кийин, уйгурдун ордосун кыйратып, олжого түшкөн Таң императоруун ханыш кызын куткарып чыгып, аны Таң ордосуна элчилик тобу менен коштолуп жолго салғанда, жолдон уйгурлардын калдык жоокерлери элчисин, коштогон жоокерин олтуруп, ханыш кызды тартып алып кеткен окуя жазылган. «Худуд ал аалам» аттуу эмгекте кыргыздардын баш кишиси «Кыргыз хан» деп аталаат деп да жазылтани бар.

**11. Бойла Кутлук жаркан** (822-жылы). Кыргыздын баш кишилери жөнүндө Кытай тарыхий жазмаларында эң көп баяндалган хаганы болуп, 822-жылдан 863-жылга чейин 41 жыл тактыда олтурған. Тарыхта караганда, тактыда олтурған убакты да эң узак хаган болуп, бул хаган Кыргыздын улуу кагапатын курған хаганы деп айттууга болот. Бул каганды «Яглакар хаган» деп атаган изилдөөчүлөр да көп. Асиресе, озүнө койдурган «Сужи дабандагы» тул ташка: «Мен Бойла Кутлук жаркан...» деп баштап, керээзин ташка чектирген. Ал керээзи ушул күндүн изилдоөсүндө «Сужи эстелиги» деген ат менен дүйнөгө таанылуу болуп келет. Бойла Кутлук жаркан кыргыз бийлигинин башында турганда, Кытайдын Таң падышалыгы жана анын падышасы менен өтө тыкыс байланыш орноткону, өзүнүн территориялык чөлкөмү Эне-сайдан баштап,

Тянь-Шань-Памирге чейинки аймактар экени тарыхий булактарда көнен жазылган. 840-жылдан 847-жылга чейин Кытай падышасы менен 15 жолудан көп кат альшкан, ал каттары азыр да сакталуу турат. Ошол зле 7 жыл ичинде Таң падышалыгына үч жолу элчи жибергени, эң эле атактуусу 843-жылы Жоокусол алп баштаган 300 адамды элчиликке жөнөткөнү, ал элчилиги Чаң-аңга келгенде, падыша өтө жаркын маанай менен тосуп алганы жазылган. Тарыхий жазмада, кыргыз элчиликтин бол жолку тобу да бүт эле кыргыздын этнографиясын алып келип, атап айтканда, күштайгапы менен келгендиги жөнүндө баян жазылган. Падыша вазирине буйруп, бул жолу келген кыргыз элчилик тобуун сүрөткө чийдирип, баянын жаздырып, «Кыргыздардын ордого келгендиги жана тартуулары» аттуу китеп жаздырган. Ал китепти ордонун бүтүкчүсү Лу шу аттуу киши жазып бүткөн. Ал китепке Ли дийү деген окумуштуу вазир баш созун жазган. Азыр бул китеп али бар экени жөнүндө ишенимдүү маалыматтарга ээбиз. Бирок бул китепти колго тийгизүү мындан кийинкинин жумушу катары турат. Ал Кытай падышасынын кыргыз хаганы Яглакарга жазган каттары «Ли дийү чыгармалар жыйнагы» деген ат менен сакталуу турат. Ошол китепте кыргыздардын элчилигин сүрөткө чийгөн сүрөттердүү кээ бирөө да табылды. Бойла Кутлук жаркан хаганга, атап айтканда, Яглакар хаганга 847-жылы Таң императору өтө салтанат менен, атайын элчи жиберип, «Бабасынан бери акылман, баатыр

хаган» деген атакты талшырткан. Бирок ошол жылы хаган кайтыш болгон.

**12. Орус инал (1207-).** Кыргыздарды монголдор каратып алганда, анын карамагындагы бийлик жүргүзгөн кыргыздардың баш кишисин «Инал» мансабы менен атаган. «Юан тарыхында» кыргыздын Орозду (Орус) инали, Каркатај инали деген сыйктуу бир нече баш кишилеринин аты айрым-айрым доорлордо аталағанын окуйбуз.

**13. Мөңкө Темир хан (1399~ 1415) тарыхта** Огачы Кашка, Бурят Огачы деп да аталаған. монгол бийлиги тушунда ооматы келип, Атсо, артай уруулару менен биргелешип, ойрот ханын жецип, кандык тактыда олтурган. Юан падышалыгынын наамын ногой (татар) деп өзгөртүүте жетишкен. Бийлик жүргүзгөн кезде «ойротто жок» баш киши болуп окумун жүргүзгөн.

**14. Эскей хан (1415~1425) Мөңкө Темир хандын** баласы. Аны зл ичинде Оттор хан деп да аталаған. атасы Мөңкө Темир хан (Огачы Кашка) ойроттор жагынаи елтүрүлүп, бир мезгил бийлики ойроттор алган. Эскей эр жетип, Мин падышалыгынын колдоосу менен монгол талаасынын бийлигин кайрадан алып, 10 жыл тактыда олтурган. Кийин бийлики кайра батыш ойроттор алуу менен, кыргыз бийлиги колдон кеткен. Ошондой соң кыргыздардын батышка кечүүсү басым болуп, монгол талаасы кыргыздын колунаш кеткен.

## Таңсың кыргызды мактаган

Кытайга Индиядан ном алып келген Таң падышалыгынын монахы Шуан Жуанды демейдеги тилде, Таңсың деп гана атап келет. Ошондогу Таңсың жазган «Батышка сапар эстелигі» боюнча желелеш филим тасмасы тартылып, көп жылдан Кытайда, чет элде көптөгөн тилдерге котурулуп көрсөтүлүү менен, ал тургай, түрдүүчө сүрөттүү жомок китептери басылып таратылғандан кийин, батышка ном алууга барган сапардагы Таңсың, Сун Вукоң жана Жу Бажие, Ша хышаңдарды билбegen киши жок. Мына ошол Таңсың, өз кезинде, кыргыздарды: «атчан жаа атууга маш зл» деп мактаганы анын өмүр баянына байланыштуу тарыхка жазылып калган. Таңсыңдын кыргыздарды тилге алган баян мындаicha болгон: Шуан Жаң Таң падышалыгынын жиңигуан жыл санагынын 3-жылышынан 19-жылыша чейин, атап айтканда, биздин санактын 629-жылдан 645-жылга чейин болгон аралыкта Индияга барып, андан будда номун алып, Таң падышалыгынын ордосу Чаң Анга кайтып келген; ошондо Таң падышалыгының императору Таң Тайзүң наамы менен аталаған Ли Шымын падыша Шуан Жуаң (Таңсың) монахтын ийгилектүү кайтып келгендиги боюнча салтанаттуу маареке откоруп, аны кучак жая тосуп алат. Ошол тосуп алуу салтанатында, Таң падышасы Шуан Жуандын бул

жолку ном алып келүү жумушу өтө злө улуу жумуш экенин мактап, ал кишини мамлекеттик мансапка сунуш кылат; бирок Шуан Жуаң мансап алуудан баш тартып, падышага чоң ыракматын айтып, ал да падышанын Таң падышалыгын дүйнеге таанытканын, түндүктө «аттуу жаа тартканга маш Кыргыздарга» таанылганын, түштүктө Тибетке таанылганын мактап сүйлейт. Ошондо Таңсыңдын оозунан кыргыз сөзү чыкканы 7- кылымда кыргыздардын да таанылуу эл экенин туюнтыканын езгөчө белгилес болот.

Бул баян 9-кылымдан 12-кылымга чейинки аралыкта байыркы Уйгурлардын монахы Самытсо Метро аттуу адамдын «Шуан Жуаң өмүр баяны» деген кытайча китептен байыркы уйгур тилине кеторулган тексте сакталып: «кыркыз я мингүлүк кишилар» болуп жазылган. Бул жазманы тапкан киши Ички монголдо жашоочу, тарых илимдеринин доктору Ваң Жийе болду. Ал бул баянды «Ички монгол мугалимдик жогору окуу жайынын илимий журналында» жарыялап (караңыз, аталган журналдын 2012- жылдык 5- санынын 110- бетине), кыргыздарды сүйүнттү.

Таңсың Индияга ном алуу үчүн тарткан сапарынын жолун өз кезинде чийин кеткен. Аны женөкөй тааныштырсак: Кытайдын Таң падышалыгынын ордосу Чаң-Андан жолго чыгып, Хыши менен өтүп, Комул → Пычан→Турпан → Токсун → Кара-Шаар → Бүтүр→Күчар → Аксу→Уч- Турпан шаарларын аралап өтүп, Бедел

ашуусу (ошондо жазылганы аталған ашуу 4284 метр бийктикте деген) аркылуу Ысык-Көл → Суяп→Талас→Жамбыл→Фергана, андан ары Ташкенден ары кетип, Индияга барып, 645-жылы кайтып келген.

### Таң Сың Талас шаарын аралаган

Таң монагы ошол сапарына тарыхта белгилүү болгон «батышка сапар эстелиги» аттуу баян жазган. Ошол эстелигинде кыргыздын тарыхына түз байланышы бары Талас шаарын аралап, Таласта канча шаар бар экенин баяндаганы пайдалуу болгон. Бул баянды кыргыздын чыгаан тарыхчысы Белек Солтоноев тээ 1920-жылдардын башында жазган «Кызыл кыргыз тарыхы» эмгегинде мындай айтканы адамды таң калтырат.

Белек Солтоноевдин «Кызыл кыргыз тарыхы» эмгегинде: «7-кылымда кытайдын (Таң падышалыгынын) Шуан Жуаң деген ажысы Талас шаарынын айланасы төрт жарым чакырымга созулган. Талас шаары суунун эки жагына салынган. Мындан башка, Таласта тогуз шаар болуп, тоо арасында күмүш кени чыккан, Текепкөт деген калаа болгон,- дейт. Азыркы Күмүштактын алдындагы төрткүл болмогу мүмкүн. Таластык кыргыздар чалдыбар дейт» деген маалыматты берген (караңыз, аталган китептин «Шинжаң эл басмасы»нан 2000-жылы чыккан басылышынын 441-бетине). Белек Солтоноев бул маалыматты кайдан алганын экспертпегени менен, аны Бартольддон алганды билиниет. Себеби, башка кытай жазмаларындағы

маалыматтарды Бартольддон алганын эскерткен. Ал бартольд болсо, Бичуруундун кытайча которгон котормосунаи пайдаланган. Таң Сыңдын (Шуан Жуаңдын) Таласты аралаганы, ал тургай, андан толук маалымат бергени, кудум зле Сүн Вукоңдун асмандан күзөтүп, өлчөп чыкканындай зlestи берет. Андан да кызыгы, Белек Солтоноев ушул Таң Сыңдын маалыматын ырастоо мактасында, 1920-жылдарда атайын Талас өрөөнүн аралап, Талас шаарын жана Таң Сың айткан андан белек 9 шаардын тоомун издең, мындай корутундуга келген: «Талас өзөнүндө, бүткүл төрткүл баарысы – 10. Тарых боюнча да 10 шаар болгон...» (караныз, аталган китептин 226- бетине). Ал эми Белек Солтоноев Талас шаарын «Ак Дөбө төрткүлү» (Белек Солтоноев Байыркы төрт чарчы шаардын тоомдорун «төрткүл» атаган) болушу мүмкүн экенин далил менен көрсөткөн. Ал тургай Талас өрөөнүндөгү 10 шаардын (Таң Сың Талас шаары жана андан белек 9 шаар деген) ар биринчи Таластын кайсыл жеринде экенин түшүндүрүп, санактап көрсөткөн (караныз, аталган эмгегинин 225- бетине). Талас тарыхий материалдарда суунун атына коюлган шаардын ысмы деп баяндалған. Ал байыркы зле Жа Дан географтын эмгегинде да аталған.

Таң Сың андан болок, Токмок шаарын да аралаганы анын «Батышка сапар эстелигинде» жазылганы бар. Ошого караганда, Таң Сыңдын сапары бүт эле кыргызстанды аралаганы билинет. Таңсыңдын «Батышка сапар эстелиги» 7-кылымдагы кыргызстандагы жер-суу аттарынын маанисин чечмелөөгө, кыргыздардын байыркы шаарларынын тоомдору менен таанышууга, казып-текшерүү иштеринде пайдалануу наркы жогору болот.



## VII кылымдагы кыргыз ажосунун айкели

### Ши-Ан шаарында

Кыргыз элинин тарыхы эң зле узун экенин жазма тарыхтан ишенимдүү көрсөтүлүп келет. Ал кыргыздын бийликтүү курган тарыхы да санактан мурдагы 200- жылдарда кагаз бетине түшкөн болуп, кытай тарыхынын атасы Сымы Чыян «кыргыз мамлекети» деген маалыматты берген. Бирок ушул баянга түкшүмөл кароочулар да жок эмес. Себеби кыргыз бийлигинин тарыхын изилдөө кеч калып, ал тургай, кыргыздын ошол зле санактан мурда күрүлгөн бийлигинин башында кимдер турган, кайсыл ажо кайсыл кылымдын канчанчы жылдары кыргыз бийлигинин тактысында олтурган дегенди ушул күнгө чейин тизмелеп көрсөтө албай келебиз. Ошондуктан, кыргыздын мамлекеттүүлүгү кандай бир жомок сыйктуу гана баяндалып, чыныгы тарыхтын бети ачылбай келгенин ачык айтсақ болот. Ооба, ушул күндөгү кыргыздын байыркы тарыхын баяндаган эмгектерде, кыргыз бийлигинин баш кишисинин бир-эки гана адамды, атап айтканда, Барсбек жана Жаглакар ханды айтып тим болгонубуз, кыргыздын бийликтүү тарыхын түкшүмөлгө түшүрүп келе жатканын туонганыбыз абзел.

Кыргыздын улуттук тарыхын тактоодо улут болуп, кыргыз атка конуп жашаган тарыхы менен кошо, ал бийликтүү курган, дүйнөн чамгарак көтөргөн тарыхын билүү да абдан зарыл. Ушул максаттын тутумунда, көп жылдардан бери кыргыздын тарыхын, ошонун ичинде, мамлекеттүүлүк бийликтүү тарыхын кытай жазма булактарына үцүлүп олтуруп, кыргыздын VII кылымдагы ажосу Жетисан Бекбай Багачор ажонун өмүр баянын жана анын айкелин кытайдын таң падышалыгы дооруңда астана шаар болуп турган «Чаң Аи ордосунан» (азыркы Шаньши провинциясынын Ши-Ан шаарынан) таал алууга жетиштирилген. Анда, кыргызды улут болуп калыптанган тарыхынын узун экенин айтууну көй туралы да, кыргыз бийликтүү тарыхынын килитин ача турган баяндарга, анын ичинде, өз көз мешен коруп, кол менен сылап келген, Жетисан Бекбай Багачор ажонун Ши-Андагы айкелинен сөзү баштал, кыргыз бийлигинин тарыхынын түптүү экенин тарыхый бийлигинде тактыда олтурган ажолорунун (хагандарынын) тизмегин көрсөтүүгө далалат жасайлыш.

VIII кылымдагы кыргыз ажосунун таштани сомдолгон айкели, ушул күнде, Кытай эл республикасынын Шаньши провинциясы шаняц шаары чаншиян район борборунан алты километир алыста ланшан тоо этегинде «чыяйлын» аталган падыша корустонуне қоюлган «61 чет элдик баш кишилердин башы жок айкели» деген айкелдер тобуунун ичинде турат. Ал падышалык күмбөз

Кытайдын таң падышалыгынын 3- падышасы Таң Гавзоң (650- жылдан 684- жылга чейин тактыда) менен анын жубайы, Таң падышалыгынын 6-падышасы, кытайдын биринчи аял падышасы Ву Зытыяңдын (684- 70- жылга чейин тактыда) көрүстөнгө болуп, кытайды «чыяның күмбөзү» деп аталат да, ошол падышалык күмбөздүн эки капитальна бир жагына 32 кишинин, дагы бир капитальна 29 кишинин төрттөн катар тизилип турган айкели коюлган. Анда бул айкелдер эмнеге коюлган? качан коюлган, эмнеге алардын баштары жок? – деген табышмактарга жандырмак айтсак, анан кыргыз ажосунун айкели ал жерге эмнеге орнотулганын түшүнүүго жетишебиз.

61 айкелдин жасалышы. Жазма маалыматта, бул айкелдин курулушу ето көлөмдүү болуп, 684- жылы жасоону баштап, 23 жыл ичинде, атап айтканда, 707- жылы бүткөн. Ошол эле жазма баянда, жалпы 64 кишинин айкели коюлуу долбоорлонуп, үчөө тулкусу сомдолгон боюнча, бирок кишинин көлбети бүттөй кала берген да алар коюлбаган, азыркы 61 кишинин айкели ырасмий орнотулган. Бул 61 кишинин таш айкели ошол кишинин ти्रүү кезиндеги бойтуругу, өнү, кийими өз айкели сомдолгон. Ал ар бир таш айкел кишинин жонуна атын жана кайсыл мамлекеттин кандай баш кишиси экенин кытай жазуусу менен чегип койгон.

61 айкелдин көрүстөнгө коюлушуна жоромолдор. Бул айкелдер тобунун ушул «чыяның» күмбөзүнүн эки капитальна

коюлушунун себептери жөнүндө көрүстөндүн өзүнде ташка чегилген жазмаларда эч кандай маалымат айтылбаган. Ал эми кийинки изилдоочулар бул айкелдердин ошол көрүстөндүккө коюлушун мындаи бир исче жактарга жорушат.

1. Түрк каадасы боюнча күчтүү баатырлардын тул ташын күмбөзүнө койдурган деген жоромол. Бул жоромолду айтуучулар таң падышалыгын түптөөчүсү Таң Гавзунун (618- жылдан 627- жылга чейин тактыда) тукумунда түндүктөгү аз улуттардын кандаштыгы бар. Алар түндүк жактагы улуттар менен тага-жээндик карым-каташта болгон деген жоромолду айтышат да, таң падышалыгынын 2-падышасы Таң Тайзондун «жавлың күмбөзү» аталган күмбөздүн алдына да 14 кишинин айкелин тургузган. Анын ичинде түрктердүн Асана жамаатынан 4 кишинин айкели тургузулган болуп, жалпы таш айкелдин 30 пайызын түзген ( караңыз, «чыяның күмбөзү» ажайыпканасынын адис изилдоочүсү Фан Ыыңғың жазган «чиянлидеги 61 чет элдиктин айкелини кайра изилдөө» макаласына). Ушул эле жорөлгөнү улап, «чыяның» күмбөзүне 61 чет элдик жана түндүктөгү аз улуттардын баш кишилеринин тул ташы Таң Гавзоң менен Ву Зытыяңдын күмбөзүнө да коюлган деген жоромол.

2. Таң Гавзондун кара ашына (684- жылы) келген чет элдик жана түндүктөгү аз улуттардын баш кишилеринин таш айкели тургузулган деген жоромол. Мындаи жоромолду айтуучу окумуштуулар Таң Гавзоң (Ли Жийе) 684- жылы

кайтыш болгондо, анын жубайы жана анын ордуна тактыга олтурган аял падыша Ву Зытыян күйөсүнүн кара ашына келген чет зэлдик баш кишилердин айкелин күмбөзүнүн башына тургузган дегенди бир кыйла бекем айтып жатышат (караңыз, «Шанши провинциясы жалпы тезкиресине). Бирок мындай айтымга ынанбаган окумуштуулар, ошол 61 айкелдин ичинидеги кишилердин ичинде жана тизмесинде эчак кайтыш болуп кеткен кишилер да бар экенин туура тартып «кара ашка келгендөр» дегенде күмөндүү карашууда. Мисали, 61 таш айкелдин бирөө түрктүн баш кишиси боз атчан сангун, улуу хаган Асана Мыш 662- жылы эле кайтыш болгон. Ошого 684- жылы дүйнө салган Таң Гавзундуун кара ашына келди дегени болбойт, кадиресе тизмедеги таш айкелдин бир мунчасынын ысмыныш алдыша «кайтыш болгон» деген жазуу кошо чегилген, ошого «ашка келгендөр» жоруму да ишенимсиз бойдон калууда.

3. Таң падышалыгы түшүндагы коргоочу мекемелердин баш кишилери болушу мүмкүн деген жоромол. Мындай жоромолду койгон окумуштуулар ошол таш айкели тургузулган мансалтуу адамдардын теги- жайын териштирип, алардын таң падышалыгы менен болгон байланышы жана андан ээ болгон мансаптарын корсөтүшүп, таң падышалыгынан мансап алган сангундар (гениралдар) болушу мүмкүн дешет. Ошол көз караштагылар, кийинки кездерде 61 таш айкелдин ичинен 36 кишинин ысмын жана мансабын окуп чыгып (калгаңдары

окууга келбей ечүп калган), ошол 36 кишинин 16 кишиси сангун кол башчы экепин мисалга тартып сүйлөшүүдө. Бул жорумдагылар «чыяның» көрүстөнү аталган бул көлемдүү көрүстөнгө, Таң Гавзуң падыша менен Ву Зытыян аял падышанын доорунда таң падышалыгынын кол башчыларынын таш айкелин да көрүстөнгө баруучу жолдун эки жээгине каруу- жарагы менен тургузганын мисалга тартып көрсөтүшкөн. Азырынча, 61 таш айкелдин «чыяның» падышалык көрүстөндүн күмбөз алдына коюлушу жөнүндөгү көз караштар жогоркулар.

61 айкелдин жөн-жайынын изилденишин, жогоруда айттык, бул 61 таш айкел 707- жылы ошол көрүстөнгө орнотулганы менен, ошондун кийин 300 жылдан ашуун убакыт ичинде, 61 таш айкел жөнүндө эч кандай маалымат айтылбай кала берген. Ал Кытайдын түндүк сүн падышалыгы дооруна келгенде (960- 1127- жылдарда), түндүк сүн падышалыгы кезинdegи жер кезер окумуштуу Сүн Мейчу (1019- 1079- жылдарда жашаган) аттуу киши «Чаң- Аи санжырасы» («*长安志*») аттуу китепти жазуу жүрүшүнде «чыяның» падышалык көрүстөндү чалгындан текшерип, таш айкелдерин жонуна чегилген адамдардын ысымдарын көрүп, жергилиткүү зэлдин колунаан ал айкелдер жөнүндө маалыматтар бар кагаздарды чогултуу негизинде тизме түзүп, 16 кишинин бир топ кылып, жалпак ташка катары менен ысмын, мамлекетин, мансабын кайра чектирип, жалпы 4 эстелик таш койдурган. Ошону менен бул көрүстөнгө коюлган таш айкелдер кайрадан иреттелүүгө жетишкен.

Ошондо, дагы 300 жыл чамасы отуп, Кытайдын юан падышалыгы дооруна келгенде, Ли Хавин аттуу мансаптар окумушту «Чаң- Аи санжыра карыйтасы» («长安志图») аттуу китепти жазган (1342- 1344- жылдары). Ошондо, «чыянылыш» падышалык көрүстөндө тигил сүң доорууда тургузган төрт эстелик тизме таштын үчөө гана калган болуп, 61 таш айкелдин ичинен 39 кишинин жөн- жайын окуп, китебине киргизген.

Ошондо дагы 300 жыл чамасы отуп, кытайдын чиң падышалыгы дооруна келгенде, Йе Йибав (1629- 1686- жылдарда жашаган) аттуу окумуштуу «алтын таш санжырасы» («金石录补») аттуу китеп жазып, ал китебине 61 таш айкелдин ичинде 38 кишинин аты- жону гана окуп киргизген.

61 айкелдин башынын жоголушу. Азыр Кытайдын Шаниши провинциясы Ши- Аи шаарына барып «чыянылыш» падышалык көрүстөнүн коргөн кишилер 61 таш айкелдин башы жок, тек эки айкелдин гана башы бар (бирөө кыргыз) экенин корот. Анда дароо, башы жок жасалғанбы?, башы змие болду экен? деген суроого кабылат. Бул 61 айкелдин башынын жок болушуна жазмада айкын маалымат жок болгон соң, окумуштуулар томонкүдөй эки жоромол айтышат.

1. Жер титирөөдөн баштары ыргыган, Жергиликтүү санжырадагы маалыматтарды окуган окумуштуулар ошол чөлөмдө 1555- жылы катуу жер титиреп чоң зылзала болгонун, анда 800 миң киши казаа болгонуц көрсөтүп, ошол жер титирөөдо,

61 айкел кулал түшүп, баштары денесинен белүнүп жоголгон деп жорушат. Бул жорумду ырастаган киши 1906- жылы Ши- Аиңа келген жаландык жер кезер болуп, ал «чыянылыш» көрүстөнүн өз көзү менен чалгындал коргөн, ал мекенине кайтып барып, «Чаң Аи тарыхы издери» аттуу китеп жазган. Анда, 20 нече айкел жерде жатат, ооп- кыйшайып жаткандары да бар, булардын баштары катуу жер титирегенде кыйраган деген көз карашты жазган.

2. Киши колдуу баштары алышган. 61 таш айкелдин башынын жоголушу боюнча жергиликтүү элдин айтымдары да чогултулган. Мында көп айтылганы: «бир чет элдик саякатчы «чыянылыш» падышалык көрүстөндүү көргөн экен да, ал отүнүн баш кишиси бил жерде күмбоз кайтарып тургандай туругуна намыстанып, өзү кыйратып жиберсе, жанына тап жетерин ойлоо, жергиликтүү элдерге, ырым сөз таратып, силердин жергеде бир кас нерсе бар экен, аны жоготпосонор, жачыбайсынар, апат боло берет деп, ал ошол 61 таш айкелди кас нерселер деп көрсөтөт. Ошондо, жергиликтүү эл алардын баштарын кыйраткан экен» деген айтым басым орунда айтылып калган.

Киши колдуу кыйратылган дегенге дагы бир айтым, Кидан, Жүржүт сыйктуу аз улут эли Кытайды сурап турганда, алардын баш кишилери Таң Гавзондун көрүстөнүн кайтарып турган кебетени көрүп намыстанып, айкелдин баштарын талкалап салган болуу керек деген жоромол басма сөздөрде көп айтылат.

Кыргыз ажосу башы менен калган, «чыяның» падышалык корустөнүнө барып 61 таш айкелди көрөндө, эки гана айкел башы менен турганын, калгаңдарынын бардыгы мойнунаң, ал тургай кекүрөгүнөн ейдөсү жок экенин көрүштөт. Ал башы менен турган айкелдин бирөө жылаңбаш, тармал чач, муруттуу, кадиресе, тонун сол жагынан кымтыланган (кыргыздар ошондой) айкелди учуратат. Бул кытай тарыхый жазмаларында, ошол зле «Чаң Аи санжыргасында» жазылып калган кыргыздын 8-кылымдагы ажосу Жетисан Бекбай Багачордун айкели экени ырасталды. Бул айкелдин башы 1971-жылы көрүстөндүн айланасында жашоочу дыйкан арық казып жатканда «таш башты» чукуп алган. Кийин археологдорго ташшырган. Археологдор тарыхый жазмаларга негиз, ар бир таш айкелдин мойнуна табылган башты ашташтырып көрүү аркылуу, кыргыздын денесиндеги моюнга аштал, ошол тармал чач кыргыздын башын өз ордуна койгон. Дагы бир айдар чачтуу башы менен айкел бар. Аны изилдөөчүлөр тарыхый жазмага негиз, ал айкел түркчө жасанып жүрүүчү Таң Тайзандун (Ли Шымыңдын) такты мурасчы уулу Ли Чинкундун айкели деп ырасташты. Анын башында 13 тал айдар чачы болуп, ал дайыма түркчө жасанып жүрчү экен деген маалыматты табышкан. Ал эми өзүнчө болуп айттар сөз, 61 айкелдин ичинде кыргыз ажосу башы менен, жонунда жазылган ысмы, мансабы менен таанылып турушу (ушул күнде, жонунда жазуусу барлар алтоо гана калган),

Кыргыздын 8-кылымдагы ороон гана көрсөтүп калбай, 8-кылымда кыргыз бийлиги коңшу элдин көөнүн бураарлык, атак-даңкы менен болгонун айтса болот. Азыр ажонун таш айкели башы менен турганын, жазуусу эмдигиче калышын кыргыздын ооматы катары ырымдаса болот.



Кытай Чин-лиң падышалык корустөндө 705-жылы тургузулган айкел.

1. Жетисан Бекбай Багчор (693 - 708 ) Кыргыз ажосу, толук муруттуу
2. Желне жагы (тармал чачы)
3. Бет жагы (муруттуу)
4. Азыр айкел туруму (мыйтасы)
5. Бут 61 айкелдин ичинде башы менен, жонунда аты чечигин турутту



## Кыргыз хаганына жазған кеттәрдүй жыйнагы

### Алғы сөз

Көрүп олтурғаныбыз бабалардын каты. Болгоңдо да он эки кылымдан мурда жазылган каттар. Кызыгы мына, эмки бизге ал каттарды окуу насип болуп отурат. Бул каттарда кыргыз тарыхы айтылган, бийлик тарыхы айтылган, Бул каттардын нарк-насили мына ушунда.

Кыргыз тарыхындагы бийлигинин түштөлүшү, «улуу хагандык курган» доору мына ушул каттарда айтылыптыр. Бул каттардын баалуулугу-байыркы Кытай, Кыргыз мамлекеттеринин арасындагы мамлекеттик деңгээлдеги каттар болуп, падышалык меөр, тастыктар менен жөнөтүлгөн. Ошого, бул каттарда айтылгандар чындық, ырасмий экенин алдын ала айткан жөн.

Ал эми, каттардын жазылуу жағдайы мындай болгон: 840-жылы кыргыздар мурдагы өз чолкемүндөгү «Кыргыз мамлекеттүү» кеңеитип, бүткүл эле Алтай, Кацкай чөлкөмүн өз ичине алган. кадыресе, бул каттарда айтылган «чоң чолдук, гоби» деген жерлердеги башка майда уруу-тайпалардын барча бектистерин биритирип, Кыргыздын улуу хагандык бийлигин курган. Ошол хагандык курулгандан кийин, Кыргыз мамлекети менен Кытай

мамлекеттінде барды-келди алака кайрадан өтүшө баштайды (100 Жыл мамлекеттүү барды-келди токтоң калғандан кийин) бул каттар мына ошол Кыргыздын улуу хагандык мамлекет курган учурunda, өз ара злчи жиберишкендеги жазылган каттары болуп эсептелет. Атап айтканда, бул каттар ошол учурдагы Кытай падышасынын кыргыз хаганына жазған каттары болуп, ушул күнгө чейин тарыхый архивде сакталып келген. Кийинки убакта бул каттар ошол кездин кеменгөр вазири Ли Дайюнүн «1-даражалуу чыгармалар жыйнагы» деген ат менен басма сездордо жарыяланған. Бул каттардын ал вазирдин жыйнагына кириүүнүн себеби, каттарды падышалык буйрук боюнча Ли Дайю вазир жазып, кайра падышага жөнотүү жонундө «жолдомо» жазып тастыктатып, аナン жөнотүп турган. Ошого бул каттар вазир Ли Дайюнүн «чыгармасы» эсебинде каралып, анын архивинде жүргөн. Ли Дайюнүн өзүнүн жазған эскермесине караганда, ал «ал кыргыздарга беш кат жаздым» деген. Колунузда окуп жаткан «кытай падышасынын кыргыз хаганына жазған каттары» деген бул жыйнакка ошол вазир Ли Дайюнүн төрт катын, бир «алғы сөз» бешөөн жана падышага тастыктатууга жолдогон баяндарын толук киргиздик. Ушул каттарда айтылган тарыхтын жылчыгынан кыргыздардын тарыхын шыкаласак, томонкүлөр корунгоисүйт.

### Каттар баяны

Каттар Кыргыз мамлекеттүү тарыхтагы коломү жонундө маалыматтар берет; Кыргыз

мамлекетиниң дипломатиялык байланыш тарыхы жөнүндө учур берет; Ушул каттарда кыргыздардың төрт элчисинин аты, атап айтканда, Тапказ, Жоокуусол, Онкор, Дадас Ынанчор сыйктуу сангуундардың элчиликке келгендигин (бидин санактын 843- 847-жылга чейин) айтат. Бул адамдардың атынын аталышы кыргыз тарыхындагы дипломаттардин тарыхтагы ысымдарын толуктан турган көрүнүшү болмок. Ал эми, байланыштуу тарыхый материалдарда кыргыздын ушул төрт элчисинин экөпүнүн атын мындай чечмелеген. «Жоокуусол» деген ысымдын биринчи болугу «жоо» ушул улуттун ырасымы боюнча фамилия катары келет; экинчи болугу «куу» деген маани болуп, эч нерсени качыrbait деген мааниде; үчүнчү бөлүгү «сол» деген, сол жактан жаа тартууга маш, сол жактан атат, сол кол деген мааниде деп чечмелеген (караңыз, «Жаны тацнаманын» кыргыздар баянында). Ал эми, «Дадас Ынанчор» деген ысымды да изилдеп, ушундай атоо (кытайча башкача тыбыштал жазган) ылайык экенин ушул каттардың чечмесинде айткан. Мындан кыргыздардын аттарын, ал аттардың түзүлүш курулуш тарыхын изилдегенин көрө алабыз. Айдан бөлөк, бул каттарда кыргыздарга барган, кыргыздар жөнүндө баян жазган кытай вазирлери Жа Даи, Ли Дыйү, Жың су, Ли Йелер тааныштырылган. Атайын кыргыздарды изилдеген кытайдын Лу Шу, Вий Зүнчын, Жав Фан сыйктуу окумуштуулар болгонун айтат. Мына бул ысымдарды билүү мындан аркы кыргыз тарыхын

изилдеөгө, алардын эмгектерин издел окууга пайдасын тиігизет.

Бул каттардың жазылган убактылары айкын. Бириңи кат биддин санактын 843-жылы жалган курандын 15-күнү жазылып, бул катты кыргыз элчиси Тапказ сангун кыргыз каганына алганча кеткен. Экинчи кат как эле ушул убакытта жазылып, аны кыргызга жөнөгөй кытай элчиси Жав Фан ала барған. Чамасы, кыргыз элчиси Тапказ менен кытай элчиси Жав Фан бирге жолго чыгып, кыргыз мамлекетине келген түрү бар. 3-кат биддин санактын 844-жылы жай айында жазылган болуп, кыргыз Онкор сангун келгенде жазылып, ал ала кеткен. 4-катты биддин санактын 845-жылы жазған болуп, аны кыргыз элчиси Дадас Ынанчор келгенде ала кеткен.

Каттар кыргыздардын Кытай ордосу Чаң Анга келген мезгилдеринен айкын маалымат берет. Каттар кыргыздардың тарыхтарда Кытай менен болгон байланышы, келип-кетими жана тартуу белектери етө так баяндалған.

Каттар кыргыздардын тарыхы боюнча жазылган эмгектеринен маалымат берет. Бул маалыматтар тарых изилдеөбүзгө сары майдай керектигине коз жетти. Алып айтсак, вазир Ли Дыйү баш созун жазган, Лу Шу, Вий Зүнчындар жазған тартууларын сыйзырып чыккан «kyргыздардын орлого келиндики жана тартуу-белектеринин сымса сүрөттору, алар жөнүндө баян» аттуу чыгарманын бар экенин ушул каттардан биринчи билүүгө

жетишибиз. Эгерим, бул китеңке ээ болчу болсок, кыргыздардын тарыхы жазма чыңдык менен дагы бир жолу ырасталып калмак экени деп тамашанып турууга алып барат. Андан белек да бул каттарда кыргыздар жөнүндө жазылган чыгармалар бар экенинен маалымат алабыз.

Каттардан кыргыздардын жазуу тарыхын көрүп, бир кыйла жетик жазуу байланыш иштеринин онукконун көрөбүз. Биздин бул окуп жатканибыз Кытай падышасынын Кыргызга жазған каттары болгону менен, каттардын ичинен Кыргыздардын Кытай мамлекетине жазған каттарынын бир кыйла көп экенин билебиз. Ал каттар аябай чебер тилде жазылганы каттаң иакыл алынгап сөздөрдөн көрүнүп турат. Биздин бул каттарды издең табуубуз ыйык миддет болуп турат.

#### Каттардын которулушу жөнүндө

Бул каттар таң падышалыгынын хуйчаң жылдарында (840-жылдардагы) вазир, кеменгер атасын турган Ли Дайюнүн «чыгармалар жыйнагынын» б-оромунаң которулду. Бул жыйнак Кытайдын Хыбый агартуу басмасы байыркы кытай тили боюнча басып чыгарган. Аны Шингаңдагы кытайлардын окумуштуусу, байыркы кытай тилин билген Чын Йүңгүй азыркы кытай тилине түшүрүп жазып, тактап берди. Бул катормо мына ошондон которулду.

Катормо нускасын окурмаңдарга берүүдө каттардын жыл тартиби боюнча берилип, каттардын сонуна «жолдомо» деген өз кезинде падышага катты

тастыктатууга сунулган жолдомо (доклад) коштолгон. Каттардын аркасында Ли Дайюнүн «алғы сөз» чиркелди.

Катормодо эскертуулөр катормочу жагынан коюлду. Эскертуулөрдүн көбүнчөлүк императорлорунун аттары, императордун жыл наамдарынын аттары, жер-суу, адам ысымдары жөнөкөй эскертилди.

Дагы бир айта турган иерсе, бул каттарда Кыргыз хаганынын аты аталбаган. Себеби, илгерки салттарда баш кишилердин (хаган, падышалардын) оз аттары аталбай, урмат, мансал аттары аталган. Ошого бул каттарда «хаган, хан» деп айтылган.

Катормо нускасы кайрадан байыркы кытай тилинине бир сыйра салыштырылып, такталып чыкты. Катормо нускасы ишенимдүү экенин, бул жолу кайрадан салыштырылганын окурмаңдарга айтып койгубуз келди.

Каттарды каторгон: Профессор Кармыштегин Макелек Өмүрбай уулу

2016- жыл. Чын курандар

## Падышалык бүйрүк

Түшүнүк: Кыргыз мамлекет атынын жазылышы мурда батыштагы бөтен улуттардын жазууларынан, тыбыштал которулуп жазылып келген. Ошол себептүү көрмөдө иероглифтик жазылышы окшош болбой жүргөн. Акылдашуу менен, ( мындан ары ) падышалык бүйрүк боюнча, алардын ( кыргыздардын ) мамлекет башчысына наам бергендө Жа Дан<sup>1</sup> жаңсайдын «чар таралтан баян» деген чыгармасында жатылганы боюнча «Get-ket-sie» ( 夏斯 ) деген үч иероглиф менен бул мамлекеттин (улуттун) аты тыбышталып которулуп жазылдын.

初集

说明：黠戛斯国的国号完全是按西蕃文译出的。因比译文所用的字各不相同，在商量皇帝册封（黠戛斯）国主时，奏请（皇帝批准）依照贾相公（指已故宰相魏国公）所著《华夷述》中所用的字，便定《黠戛斯》三字为该国译名。

1 Жа Дан. Ти палынсызгылар күйнөк көм санагы мемлекеттеги (34-) жыздары) жайсан жаңы чет залар менен байланыш каспоп болуп күнүн улуу скул атын болгон. Ал жатыра сачар тарбиятка башында жеткөн кыргыз детек союзу «Gen-Act-Act» (Ж.Ж.Ж.) иероглифи менен ишторуп көндан. Тан детек күнеге кыргыз детек союзу «Gen-Act-Act» (Ж.Ж.Ж.) иероглифи менен көндерүү болду. Дворцуда кыргыз детек атыны шаалынан узуп адам катынча иероглиф менен көндерүү алматынчылардын. Бул адад контенттеги тиадырын билүү төмөнкүлөө.

①

## Кыргыз хагашына кат

—Палышаның жолжобосу боюнча жазылды.

Падыша урмат менен кыргыз хаганына салам айтат. Азыр как эле жаз жаадырай баштаган маал, сиздердин ден соолугуңуздар бакыбатта турат деп ойлоймун. Мен (падыша) эл - журтумду тежемелеп, аларды багып - естүрүп дегендей турам. Ойлогонум эле булар ымылалаш - ынтымак жашашса экен дейм. Мына ушунун көйүндө бардык иштер болуп жатат.

( сиздерден ) Талкaz саңғун сыйқтуулар келген, аңдан жиберген катыңыздарды окудум, бардыгынан кабардар болдум. Хаган сиз жупуну-жайдак жерде туулуп, суук талаада жашап жатасыз. Бирок көсөмдүгүңүз башкача, ақылмаңдыгыңыз ашыкча, ары баатыр, ары иш билги экенсиз; ошондуктан, өз чебицизден бөлек, бүткүл эле чоң чөлдүктү түнч карман туруп жатасыз. Даңкыңыз түз эле биздин ордого угулуп турат. Сиздин еткоргөн кызматыңыз жана кол жеткирген ийгиликтеринизди ойлосом, өзүнчө теренден - терец сагынычта болом.

Биз улуу таң падышалыгынын падышасы Тайзүй (ати Ли Шымин) ар кандай падышалардан етө жетижиги менен жогору турган, анын кыраакы, иш билгилеги кылымдан- кылымга макталып айтылып жүрө бермек. Ал орто түздүктөгү

хуашанын<sup>2</sup> ар кайсы жерлерин тынчыткан. Орто түздүктөн болек дагы бардык эле майда уруу бектистердин бардыгы ага баш ийип беришти.

Жингуандин 4- жылы (биздин санактын 630-жылы), батыш түндүк жактагы ар кайсы уруу-тайпалардын баш кишилери ордобузга падышага көрушкөн келгенде, бардыгы эле ал кишини (Таң Тайзүнди) «күн хаган» болуп берүүнү талап кылышкан экен. Мына ошондой баптап батыш түндүктөгү бетөн элдин баш кишилерин мансалка коюу бүйргүн түшүргөнде этегине «падыша күн хаган» деген моөр баса турган болгон. Чар таралтагы бетөн улут-тайпаларды бирдиктүү илигине алуу чын-чынында мына ошол кездөн башталган болучу.

Жингуандин 6- жылдана келгенде (биздин санактын 632- жылы), Таң Тайзүн вазир Ваң Йыхунду сиздердин хагандык мамлекетке эчилкке жиберип, хаганды ошол жердин тынчтык ишине ырасмый колу мөнен койгон.

Жингуандин 21- жылы (биздин санактын 647-жылы), сиздердин хагандык мамлекеттин баш кишиси өзү Чаң-Анга келип падыша мөнен көрушкөн. Таң Тайзүн ал кишиге сол кол коргоочу сангун, кыргыз тутук мекемесинин тутугу деген мансабын берген. Мына ошондой тартып тиянибону-сонгу жылдарына чейин (биздин санактын 756-

жылдана чейин) ар жылы ордого келип падыша мөнен көрушкөн туруу жана тартуу берип туруу эч качан үзгүлтүккө учурбай турган. Хаган, сиздин ата-бабаларыңыз мурда эле биздин падышалык мамлекетинин жароокерлигине ээ болушкан болчу. Хаган, сиздин мамлекетиңиздеги кеменгер кишилериңиздин арасында мына ошол иштер айтылып жүрөт го деп жоромолдоом. Мен бабалардын улуу иштерине мураскорлук этип, мүмкүнчүлүктүн барынча байыркы иштерди барктайм.

Ал эми, тыянибо жылдарына кийин (биздин санактын 756-жылдан кийин) уйгурлардын тоскоолуулан улам, сиздердин ордого болгон (падыша ордосуна) чын жүрөк, чын максатыңарды билдириүүдөгү түрдүү иштер, үзүлүп калганын эшиттим. Уйгурлар жаандыа биз эле барбыз деп, боорукерлик, адептүүлүктөн тайыды; ойдо жок кара мүртөздүк аргасына салышып, көптөгөн майда улут бектистерине калпыс мамиле жасашты. Каган бир нече доордон бери аларды жоо көрүп келгениңиздерди билем. Арийне соектөн откон кегиниңиздерди кууп, алардын ордосун талкалап, тоздуруп тоом кылып салдыңыздар. Алардын баш кишисин сүрүп чыгып, кумдуктун тиги четине кууп ийдииңиздер. Сиздердин кызматыңыздар етө орошон болду, аны жакынкы доордун адамдарына тенегени болбойт.

Уйгурлар орто түздүк районунда кагыльшуулар болуп, баш аламан жүрүп турган

<sup>2</sup> Ичи настайда ушундай яйт.

<sup>3</sup> Таң Тайзүн жыл санагы болуп, 627 - 649 - жылдары көрсөтөт

<sup>4</sup> Таң нальшалыттын астанасы, алтыры Ши-Ан шары

<sup>5</sup> Таң Шунгунчун (Аты, Ли Лопин) жыл санагы болуп, 742 - 846- жылдары көрсөтөт

кезде тоң күч берип, кызмат көрсөткөн зле. Биздин падышалыктын олужа бабалары (падышалары) аларды ото ак жүрөк дешип мактап жүрүшкон, кадиресе каныш кызын алардын Каганына берип, кан куда болушкан зле. Бұғынқү күндө алар жергесин таштап, качып жүрүшет. Эртерзек зле кайра келишин, кылмыштарын таанып, менин тежемелешими жана жемелешими кабыл алыны керек зле. Ага болбоду да уламдан-улам кутурушуп, ичине жаман ит кирип, арка тоонуң ар жағындағы бир канча барча мамлекеттерди басмарлап, зидегей жаткан злди чаап алды, биздин падышалыктын чебиңдеги жаман нәээттеги жообуз болуп турат. Мына ага азыр торт жылдан узак убакыт етту.

Мен көптөгөн кол жыйнап, ал бузукуларды жылас кылууну ойлоп жүргөп злем. Дагы бир жагышан Южу, Таюац<sup>б</sup> эки аймактын аталақтарына буйрук берип, аларды багынтып келип, менин каруу-күчүмдү көргөзүп, алар жаман иээтинен кайтып калса, кеп-сөзгө келтиринп аалуга болот деген үмүттө болгон злем. Корсо, алар каныш кызга кордук көргөзүштү, дагы келип биздин чек арадагы жоокер, элибизге күйүт салып олтүрүп, зыян кылды; чек арадагы шаарчаларыбызга дүмөк салып, обу жоктук менен уурдал, карактап кетти. Жакында, биздин Таюан аймагынын аталағы Лыш Мыяню каарын баса албай, бир кол черүү менен барып, алар аябай жаны ичине батпай жаткан кезинде кокустан

кол салып, алардың кол башчысы колуна түшкөн. Алар тымтыракайы чыгып качкан, алардың боз үйлөрүн, чатырларын өрттөп жиберишкен. Ошенткен менен дагы зле алардың заары ичине кайнаған жарадарлары качып жүрүшот. Азыр биздин каныш кызыбыз Тайхы жолдо келе жатат. Тез арада ордобрұзға жетип келет.

Бүгүнкү күнде санағы мингे жетпеген уйгурлардын жараптуу жоокерлери сай-сайда качып жүрүштөт. Жарым ай, он күн ичинде алар кармалат. Мен каныш кызымды кайра бир көрсөм кубапычка аябай белонөр злем.

Каган сиз алар менен узактан бери жоолашып келдиициз, аларды түбүнөн жоюп салуу керек; бирткө злэ жөн койсо, кийин балакет болуп чыга келет. Сиз алыстан мына ошондой сүйүнчү кабарды укканыңызда, көөнүүзүгө аябай жагат деп ойлоймун.

Кагандын теги жөнүндө укканым бар. Түбүнде биз бир текке барып такалат экенибиз. Хан падышалытынын «түндүк жакты тынчтыуучу иоён» иш билгилigi, намыстуулугу жагынаң бул дүйнөдө тенин жок киши болгон экен. Ал эр жеткендөн тартып зле эл четин коргоп, жаа тартып, салмоор урууга маш болгон экен. Андан кийинки небере-чөбүрөлөрү да курал-жарак, согуш енерүн кууган зрендерден болуп чыгыштыр. Анын небереси улуу кол башчылык мансабына коюлган. Ал беш минжоокерден куралган кол баштап чоң чөл гобийге

<sup>7</sup> мындан зриалуу атааты алган кишин Ли Лыңдын бабасы Ли Гуан болгон.

"Үзүү нэл башчын Ли Лынг башчын.

кирген. Хондердун төцир куту бүткүл мамлекетиндеги колуунун бардыгын бүт ага беттешүүтө салган болсо да, анын думогун кайтара албай коёт. Ал жоонун колуна түшүп кеткени менен, кадиресе анын атак-даңы бетон жер, болөк элге дүц болуп кала берген. Биздин падышалык түндүк жакты тынчтуучу ноёндуун жолун түбөлүк жолдоң келе бермек. Каган сиз да улуу кол башчынын (Ли Лыңдын) тукумупан экенсиз, мына ошентип биздин түбүүз бир текстеги кишилерденбиз деп айтууга болот. Ушундан караганда ар кайсыбыздын алган ордубуз ете шаңдуу экен.

Мурда биздин каныпп қызыбыз Тайхыны Кагандын жоокер-баатырлары куткарлып чыкканын эшиктем. Каган биз менен урукташ, текстеш Кагандык мамлекет болгондуктан, каныш қызды атайып кишилер менен мамлекетке жеткирүүгө жонеткөн экенсиздер, мына мындан да Каган өзүңүздүн боорукерлигиниз билинип, тууганчылыкты, достукту, коншулукту, аздектей турганыныз көрүнүп турат. Мен бул иштен аябай таасирлендим, арийне көзүмдүү жашы тогулуп кетти. Ойдо жок жерден канышты көп отпөй эле уйгурлар кайра ала качыптыр, ошол бойdon мамлекетке кайтып келген жок; Каган сиз канышты коргоп жеткирүүгө жиберген элчи вазирицизды да алар (уйгурлар) өлтүрүп коюптур. Мен ушул өзокту өрттөөн күйүттүү иштерди эмгичейин унута албай жүрөм. Каган сиздин каныштын - кайда экенин сураган катыңызды окутамын. Каныш мейли көкто,

же жер астында болсо да сезсүз табуу керек дегенсиз. Ушул кезде, биздин чеп коргоочу жоокерлеребиз абдан ачуулуу издеп, алар бетөнчө қызмат коргозушуп жатат. Уйгурлардын кылмышкерин карманап келүүгө көп күн кетпейт. Ошондо аларга дароо анык жаза берип (өлтүрүп); Кагандын терец адамгерчилik, жакшы оюнузга ыракматымды айтамын. Уйгурлар бүт жылас болбой калбайт, алардын уруулары да сезсүз туралбайт. Биздин мамлекет Каган менен коншу мамлекет болуп калат да, ар кайсыбыз өзүүбүздүн мурдагы чеп ичиндеги жерлеребизди сактап журө беребиз. Жакшылыктуу иштеребизди дагы улантып, сүйүнүүчү иштер менен кубанып өтөбүз. Бул экөөнүн түбү биргэ эмесли. Мына ошондон соң биздин чек араларыбыздан кабарчы жоо кабарып жеткирип келбес болот да, жаа найзалар жыйыштырылып, жаалар саадак-кындарына салынып жатмай болот. Ошондой болсо көптөгөн уруу-тайпалардын эли көз салып, сиз биз эки мамлекет түбөлүк жек-жааттык байланыш оринотконун билишип, бизгө баш ийип турушат. Каган сиз ошондой кеменгер киши болгон соң өзүңүз айла-амал табат деп ойлойм. Ошого биздин ордо бек, кошумча орто сотчу Жав Фанды жогору чен менен бетөнчө элчи кылып мамлекетинизге жиберип, сиздин чынчылдыгынызга жана ете боорукер, жан доступунузга ыракмат айткым келди. Кадиресе, мына ушул анык себепкер болуп, улуу ишеним түбөлүк жүрө берсе экен деген тилек болду.

Менини айтканым айткандай болот. Эмнеге

— 历史名信函研究 —

андай иштебей коймок злек? Дагы мындай, илгертең бери орто тұздуктен болөк майда улут-урууларга қытайдын падышалық байруғу менен қюолган мансаптар болсо аナン ал жактын кара қалкын башкарып, басып тұра алған. Эми мен Каганға мансалтық коолу түшүрөрдө сиз үчүн бир өзгөчө жакшы наам берейин деп жатам. Сиз Кагандын ойлогонун биртке билсем зле болмок.

Ошого адам жиберип, менин ал оюмду айттырып отурам. Жав Фан әлчибиз кайра келгенден кийин, кайра белектен әлчилик жиберип тартуу, салам менеп өз көнүмдү билдиrmекмии. Сиздерден мамлекеттеги бардык зле ноён, жайсаңдарыңызга биңден салам айтып коюнуз. Бул катта аларды бир-бирлеп атын атай албадык.

**Хуйчандын З-жылы (биздин саңактын 843 - жылы),  
жалган курандын 15-күнү.**

皇帝尊敬地问候纥施可汗，现时正值阳春伊始，想来你们已休耕整春。（皇帝自称）我整千家万户，养育着众生子民，只想让他们融洽和睦，尽可能一切依照办事。（你们的）将军跟台臣等来到后，我看了你们的表章，一切都知道了。可汗你生于穷乡僻壤，居住在严寒的荒天旷野，然而智谋过人，精明果敢，有雄才伟略；你因此威震塞外荒漠大地，声誉却直逼我宫廷的国门；而属你的举动伟绩，不由我深深地怀念你。我大唐朝太宗皇帝（尊号文皇帝，即死后敬献的封号为）的圣德比所有的帝王都高尚，他的英名才干得千古传颂；他在中原平定了华夏各地，除中原之外，他使所有的藩邦蛮夷都臣服了。贞观四年（公元 630 年），西此各地酋王君长到朝廷来朝见，纷纷要求尊奉他（唐太宗）为《天可汗》。自那以后凡始西北藩王君长下诏书用玺《皇帝的印章》，均署《皇帝天可汗》。威镇四方疆域，实实在在是由那时开始的。到了贞观六年（公元 632 年），唐太宗派遣使臣王道弘到了你们汗国，正式钦封可汗城侯地。贞观二一年（公元 647 年）你们汗国的君长亲自来长安朝觐，唐太宗授予他左屯卫羽军监里都督的官职。直到天宝末年（公元 756 年）为止，每年的朝觐和贡奉都未断过。可汗你的祖先，早已受到了我朝国家的恩赐。估计可汗你们国中的耆老（尚健在的老人）之间必定还流传着这些事。朕做丞相上的宏图大业，里胥里申旧好。而我听说天宝年间以后（公元 756 年），由于被回鹘所隔绝，很久以来你们对朝廷真心实意的种种表示都被阻断了。回鹘自以为是天之骄子，不修仁义道德；肆意施行凶恶的手段，凌侮虐待夷狄。我知道可汗时代视其为仇敌，果然能够报仇雪恨，灭掉了他们的国都，使之变成了废墟。你们驱逐了他们的酋长渠首，使之逃到了沙漠的另一端；你们的丰功伟业，近代无人可比。回鹘在中原地区攻伐叛乱之乱时，曾经出过大力，立下功勋。我特别想封上（皇帝）都嘉奖。他们能十分改悔，一再将公主许配给他们的汗王结为姻亲。如今他们丧失国土逃亡到了塞外，就应该早早地返回来服罪，接受朕的惩罚和训教。然而他们却愈来愈嚣张，更怀狼子野心，在阴山之外。诱惑一些小国蕃邦，草菅不备，就来侵入抢掠，志在成为我朝的边患，至今已有四年之久了。朕正广征地征兵，早就想除掉这些贼寇了。即使我命令幽州，太原西道节度使都充当招抚使，以表示朕的夏宏大量，希望他们能回心向善，还打算调育他们。可是他们却凌辱公主，一再残杀伤害我边地平民；驰马突袭我边城，大大肆抢劫盗劫。最近我太原节度使刘沔抑制不住自己的怨恨，很快地派出一支非主力部队，早他们虚征放纵之时，向他们主动的挑事。欺人众多，他们的猛将都烧光了；然而无头首却受到牵连了。现在已夺去了我们的太和公主，很快就会回到宫廷来了。或曰擒雅兵不满千人，散乱地逃入山谷之中，十天半月之内必会被擒获。朕能够再见到我的公主，非常的欣慰。可汗你既与他们久有仇隙，必须将其彻底消灭；倘若尚有余孽，将来必生转祸。我想你在振壮闻听这样快慰喜庆的消息，一定使你寝食心快慰。我听说过可汗的姓氏来源，原来与我们也是同宗同族。汉朝的北平太守才子气盖天下无双，自长大成人就效力边防，练习骑射控石。自此以后，子孙多学习武艺政策，时代都是武将。到了他的孙子，任职都尉，曾率精壮士卒五千人，深入大漠戈壁。匈奴单于发动全国兵力来拦截他，也挡不住他的威力。尽管他身陷敌营，然而他的威名却声震蛮夷异国。我朝（唐太皇帝姓李）承继的是北平太守的香火（即北平太守后代），可汗你又属都尉的祖裔，如此说来我们本为同一家族的人，从此可见各自地位的尊贵还是卑贱。以前听说太和公主已被可汗你的兵将劫获，可汗作为同姓同宗的汗国，使国人送她归还本国。是可见可汗你是秉承仁义礼仪的思想；重视亲戚友邻交好的。朕为此深为感动。以至于涕泪交流，不料公主不久被回鹘却掠抢走，好久未能归国；可汗你所爱护送公主的使臣，也都被（回鹘）杀戮了。朕对这些伤感痛心的事，至今念念不忘。以前曾见过可汗

### Кыргыз каганына кат

Мен улуу Таң падышасынан кыргыз каганына урматтуу салам. Мына азыркы маал жаз кирип жаткан кез. Күн жылымдан калды. Өзүңүз да дең соолукта бакыбат турат дөп ойлоюм.

(элчициздер) Жоокуусол сыйктуулар келди. Жиберген катыңызды жана тартуу кылган аргымак аттарды тапшырып алдык. Мен баарынан кабардар болдум. Каган өзүңүз тескей тоо өңүрүндө баатыр колду курап, күчтүү жоокер менен түндүк жактын каарманы болуп жатасыз. Өзүңүз бүт эле ақылмандык менен жондемгө толгон экенсиз. Өзүңүздүн ак жүрөктүгүүз жана кеменгерлигииз менен калың зилицизди жетектеп, ботөн уруулар ичине да данкыңыз чыгып, чек арадагы барча бектиктөр арасында кадыр- баркыңыз көтөрүлдү.

Сиздин атайлан элчи вазириңизди жөнөтүп, урмат үчүн аргымактарыңызды тартуулаганыңыз, өзүңүз баштаган элдин ак иээтии көрсөткөнүңүз, бул сиздин ак жүрөк экениниңизди билдирген изги иш деп билдик. Мен (бүгүн) ордо тагыма келип эле сиздин катыңызды окудум, окуган сайын ич-ичимден кубанып, жөн эле тамак ичүүгө да үлгүрбөй кеттим. Сиздердин биздин падышалыкка болгон ак жүрөктүгүүздөрдөн кеп башталса, көөн көтерүлүп, көшүлүп уйку басат. Мурдагылардын ишине

кайрылсак, улуу Таң Тайзуду (аты, Ли Шымин) жингуан жылдарында (биздин санактын 627 - 650 - жылдары) сиздердин мамлекеттен ордого дайыма тартуулар менен келип турчу экен. Падыша да (сиздердин баш кишиге) мансап даража берип турган, кадиресе, келгендөр падышанын улуу урматына ээ болушкан жана кымбаттуу соогат буюмдарын алып кетип турушкан.

Кийин, как ушул эмгичейиц, узак бир мезгили кабар- атар жок болуп кеткен иш адамды таң калтырып жүргөн болчу. Көрсө, уйгурлар аралыкка бөгөт болуп алып жүргөндүктөн ошондой болгонун кайдан билелик. Мына эми сиздер жиберген кат баяндан сиздердин кандай улуу иштерди жасаганыңыздарды билип, кубанып отурабыз. Сиздер кол курап көп жылдар өзүңүздөрдү белендеп туруп, мөөртүн келтирип кол баштап чыгып, бат эле мурдатаи муздал турган кегицерди алып, көкүрөктүн бугун биротоло чыгарып алыпсыздар. Уйгурлардын ордосунун ойрондолушу, мамлекеттер арабыздагы жергелери бизге эч ким бөгөт боло албас болду.

Мен сиздер уйгурлардын ордосун ойрондогон кезде биздин каныш кызыбыз Тайхыны, өз колунуздарга алып, атайын элчилик коштоп, аны биздин ордого жөнөткөн иштеринизди да билдим. Кийин эшитсем, жолдо келе жатканда каныш кызды кайра уйгурлар тартып алып кетиштир. Бирок кантипесин, урматтуу каган, салыт, бооруқерлікке тартып, ынтымактың көздел, улутташтарыңыздын айың көрүшүне карабай, кадиресе,

ылым-ырашкерлик ишенимни бек жарманып, мыңдай ақылман иш жасаганыңызга чын эле мен кептөн-көп ынаңдым. Мындай боорукерликті билдируү чынында кыйын. Уйгурлар бир мезгил жергесин таштап, убадасынан айып, чеп коргоону таштап кетти. Мен алардын мурдагы көрсөткөн кызматтарын эске алып жакынчылык кылдым. Улам дембелеп күткарып тургамын, аларды. Аларчы: алар жакшылыкты билбеди; улам жаман жорукка алдырып кетти; каныш кызыбызды ызаттабай, аны таштап койду; карапайым элге зомбулук жасашты; күпүгө согуш чыгарып кал төгүштү; качан болсо элдин төрт түлүгүп уурдан качышты. Мен мурдагы достуктүп сакталып калышын көздөп, аларга черүү салуу буйругун берген жокмун. Жылдан жыл отуп, айды ай - кууп кете берди. Биздин чеп коргоочуларбыз оте чыйрак турат. Ар бири айла табышып, мактоого татырлуу бетончө кызмат көргөз алышты. Уйгурлардын ордосу ойроңдолуп, каныш кызыбыз колубузга отуп кайра келет. Кадиресе кылмыштары жер-сүуга батпаган кан ичмелер жерге жайылган тозокторду буза качып жүрөт. Көрбайсүзбү, алардан калган кара калкы эми кимгө сүйөнүп жашайт дейсиз? Каган, өзүңүз алыста туруп жаткан болсоңзда, бул ишти угуп-билген соң, абдан терендөн боор оорутасыз деп ойлойм. Ал эми, мен ошолордун качып сандалып журғон калдыктары, болуп да, алардын ичиндеги канкор, бузукуларынан кадиктенем. Алар сиздин жергеге кол салып, сиздин мамлекет ичинин тыпчын алабы дегендөн корком.

Ошого каган өзүңүз каташ коргонууда болуп, алардын айласын табуунун эң сонун кезметин ойлоп чыгып, биздин падышалык менен ортот аларды түп-тегинен жооп, кичине калган калдыктын кийин балакет болуп чыга келеринен сак болуп туралы. Дегинкиси, сиз илгеркиге оқшош эле улантып биздин падышалык менен жакшы отүшүңүзду үмүт кылам. Жакындык мээр, коңшулук сый менен, сиз-биз менен жүрсөк, дайыма өз ара эңсешин турсак арабыздын алыстыгы эч качан билинбейт. (элчициз) Жоокуусол дароо кайтып кете турган болуп калгаңдыктан, бул катты көп узартып жаза бербедик. Ал эми, азем откөрүп падышалык буйрукту жеткирүү ишин сизге мындан соң атайши элчилик жиберип жарыялатам. Бул иштен өзүңүзду кабардар деп ойлойм.

Хүйчаңдын 3 - жылы (биздин саңактын 843 - жылы). Жалган курандын ортосу.

(2)

### 写给罽宾斯国王的情书

致大秦国皇帝向罽宾斯王，如今时令已及春天，天暖气和，想来你也舒温康健吧。（你们的使臣）往昔曾有客人来到，呈上了名章及进贡的名物，朕都知道了。国王你有明山一带有雄兵劲旅，是北方的英雄。你全身充满了智慧和谋略，依靠真诚和明智而深有民众，声望在异族部落中极高，威望在边疆藩邦中甚重。你专门派遣使臣敬献名物，即表示了你引导民众开化的志诚，也表明了你忠厚的成效。朕来到吉州之闻看奏章，感叹嘉许甚至睡不上吃饭；谈起你们忠于我朝，兴教所至，睡来亦无。故而往者，大唐太宗皇帝贞观年间，你国常常来朝献贡赋，皇帝亦常授予《你国王病》官爵。他们均获皇帝恩宠及赐予宝物而归。尔后却令人奇怪的是，很久不见音讯，不知原来是中间被幽禁厄运而至如此。如今看到你们奏报的奏章，才对你们的社稷甚为嘉许。你们养兵蓄锐多年，等到时机大举兴兵，很快便得了冤屈惨恨，心胸豁然开朗。匪徒的营垒被夷灭，国家的山河之间再无危端了。朕得得知你们在被攻破擒获的时候，就取了（我朝）太和公主，于是你们特派专使，护送她归还朝廷。尽管朕听说行至中途，公主又被回鹘夺走了，然而归国王遵守礼教仁义，为了和平安宁，不施同族人的讥讽嘲弄，而是重申近邻邦的忠义信用，如此贤明，的确令朕折服，难以尽述敬慕之情。朕曾一时以失去国土为托词，拖延寡命。朕念他们是有所功劳的亲属，愿意拯救他们。然而他们竟不如恩惠，渐渐养成恶习，都欲抛弃公主，暴虐侵犯平民，天天寻衅打仗，时时盗劫牛马。朕为了保全原有的友好关系，没有下达诛伐他们的命令。一年年一月月地过去，边防将校推责，他们各个施展阴谋，建立了借身衣影的特殊功勋。贵臣（回鹘）的使者而索取公主归还，然而尊君唱和的光焰却冲破天罗地网遁迹了。再看他们余留下的下面百姓，该靠什么生存呢？国王你身处边陲，尚听此事，想来也会深思熟虑。然而朕却深思其余葬送，其中有因反奸佞，怕他们侵扰你的封地疆土，造成同你我之间的仇怨。所以国王你也很严加防备，设置奸谗机。与我朝一道共同从根本上讨除它，以免后患，希望你也能同以前一样与我朝修好。幸近的仁邦善邻，只有你我之分，常常相互往来，而不会顾及距离的遥远。因为往昔曾要回去，暂且写此诏书明示。其余礼仪首命，朕随后派遣去使前往宣慰。想来你已知悉。

于大唐武宗皇帝会昌三年（公元843年）二月中旬

(3)

### Kyrgyz Kaganyna kat

Падышанын буйругу боянча жазылды  
(жолдомо суроонун экөө сонуна чиркелди)

Падыша урмат менен кыргыз Каганына салам айтат. Ошкор сангун келди (бизге), сиз жазган катынызды, ал тартууга алып келген жүз жылкы, он бүркүттөрдү талшырып алдым. Бардыгыңдардан кабардар болдум. Каган тенир берген келбетиниз, туулма кайрат-тууштуулугунуз, сизге баатырлык сүр берген. Сиз чептин тышындагы чоң чөлдүктөгүлөрдүн бардыгын тыңчыттыңыз. Уйгурлардын боз үй, чатырларын жаллайта чаап, кегицизди алып, аделеттикке кол сундуңуз. Сиз биздин каныштын өргөөсүн коргоп калдыңыз, бул жасаган иштерициздин бардыгы дагы бир жолу сиздин ак жүрөк экенинизди билдирип олтурат. Сиз дагы элчи жиберип, кат жазып, улутунуздун кеменгер вазирин атайын түндүктүн чолүн көздеририп, абагер чектирип жиберип отурасыз; тартууга жөнөткөн аргымак, ылаачындарыңыз тээ алыстан кум кечип, жол кезил жетип отурат. Мына мындай иштер сиз менен биздин теги-түбүүз бир деген боорукерлики билдирисе, дагы бир жагынан коен тындырларлуу аракет болуп отурат.

Сиздин корсөткөн кызматыңызды ойлосом ичимден кубанып кетем. Мен өзүм атадан калган

улуу ишти улап, ар кайсы бектиkerди винтолоптынчытып дегендей келе жатам. Тагдыр мына ошентип буйруп койгон ишти көтербөсө болбойт. Шаң падышалыгынын Таң Ваң беги сыйктуу кийинки урпактар үчүн саясый бийлиktи женгө салып берүү тургай, чыныш айтканда, менин тартиптуу башкаруум жер-жерлерге жетпей калар бекен дегенден убай жейм. Хан Шуанды<sup>1</sup> сынары бирдиктүү мыкты башкарууга, арийне мамлекет ичи-тышын жалчытуу жагын ага салыштыра калсам өзүмчө санаркап кетем. Ал эми, сиздин мамлекеттин ичи-сырты менен арабыз алыс турсак, кадиресе, биздин падышалыктын падышалары жарыялап койгон жосун боюнча башкарыла турган жерлер болбогон соң, ал жосун-каадаларды сиз жакка жүргүзүүгэ болбойт. Ошондой экен, биздин акимчилук сизге кийлигиге алмак беле? Мен тек Каган сиз менен болгон тектештик биримдикти кадырлап, илгерки атак-данкыбызды сактал жүрсөк деген жөнүнөн айтып отурам. Дагы бир ойлогонум, каган сиздин улуу максат-ойлорунуз бар эмеспи, ошого кийин чыга турган балакетти түбүнөн жоготкон жен. Ошондуктан, мен бул жerde илгерки жакшы-жаман иштерден кеп сала кетким келди. Мурдагы месел болуп келген иштерден конулду билип алууга болот.

Эргелеп, когшар тениркут караса кутуюш кут тениркут мамлекетти алызыдыхан арылта

албастыгына козу жеткен соң, элчи жиберип хан сулаласына багынды болгонун айтып, өзүн көз каранды башчы деп атаган экен. Мына ошондой тартып анын урпактары бактылуу күн корушуп кетиптири.

Ошондой Хан падышалыгына келгендे (чыгыш хан доору) тениркут Хан падышалыгынын падышасын таята деп атап, Хан падышалыгынын колдоосу менен аниан бейпил өтүптур. Алар мансап алуу, хан падышалыгына тартгуу берүү, төлем берүүнү уланта бериптири. Түбөлүк көз караңды мамлекет болуп, чоң чөлдүн түштүгүндө жашай берүүнү билдирген экен. Кийин, как ошондой болуптур, түндүк жактын чек ара чөлтери тынч өтүптур. Асмандан орт жандырган жоо келе жатат деген кабар эч качан болуп көрбөптур.

Жакынки кездерде, уйгурлар чоң мамлекет менен биримдик түзүп, алардын көмөгүнө ээ болушуп, түндүк жактагы барча улуттарга баатыр атап кетишиттир. Ал жактагы көнтөгөн уруу-тайпалар ага каруу кайтарууга даай албай, арка-аркадан келишип ага багынып беришкен экен да, ошентип жердин бир жак бурчу бейпил өтө берген. Бул жагдай жүз жылдан көбүрөөк уланаң.

Бул иштерден баары даана көрүнүп турат. Каган өзүнүзда көрүп билдициз. Ошондой экен бүгүнкү күнде уйгурлардын уруулары дагы зле жоюла злек, арийне түндүк жакта из сандуу улуттар менен кытайлардын арасында кыстарылып туруп жатат. Алып көрсөк, мына азырга чейин кара

<sup>1</sup> Бигзин санынан мурдагы 17 - кынчындан 11 - кынчын чейинки доор. <sup>2</sup> Бигзин санынан мурдагы 73 - жылдан 49 - жыл да чейинки падыша.

арабалуулар" уруусу етө көптөн бери уйгурлардын басынтуусунан коркуп, бүт эле аларга багынды болушуп жүрөт. Уйгурлар кайрадан күчалып чыкчу болсо, кандай күп болот деген санаа келет. Ошого, биз эки жак (эки баш) сак болгонубуз жөн. Ал эми, жанағындаи барча уруу-улуттар менини сиз менен болгон жакынчылык байланышыбызды сезсүз билиши, алар уйгурлар менен чатылышып келе жаткан байланыштарын үзүп, биз менен чыныгы зәлдешип, ар кайсысы бейпил етүп, алар да орто түздүкке сүйөнүп, ынтымак түзүшүп өткөндөрү он. Ошондо анан, алардын (уйгурлардын) куулук-шумдуктары менен жаман жоруктарын иштете турган орун жок калмак. Ошондуктан, мен сизге ашкере буйрук менен мансап берейин деп жатам, аны бардык жер-жерге чакырык кылып түшүрмөкмүн. Корбөйсүзбү «теңір каган» деген мансап мурда уйгурларга берилген эски мансап эле. Аны узак жылдардан бери аларга берип келген. Тегеле уйгурлар өздөрү кооп алган ат эмес болчу. Мына эми, уйгурлар ойроцдолуп, сандалып кетти. Жүйө боюнча, эми аңдай атоонун орду жок. Менин оюмча, Каган сиздин ата-бабаңыз жингуан жылдарында (биздин сашактын 627 - 649 - жылдары) өзү биздин ордого келип, падыша менен корүшкөн экен. Ошондо, Таң Тайзуң падыша сол кол сангун, қыргыз тутугу деген чен (манас) берген экен. Мен ошол эле Тайзуң падышанын өрнөгүнө мураскорлук

кылгым бар, сиз да өзүңүздүн ата-бабаңызын кеменгер, ак жүрөк оюна урмат этсениз экен. Ошондой болгондо «қыргыз» сиздин мамлекеттин аты боло берет да, падышалык буйрук боюнча мансапка коюлуп; дагы бир көркөм аталыш кошуулуп, биздин жакындығыбыз билинет.

Айтмакчы, «қыргызды» (биздин жазууда) «坚昆» (Kian-kun) деген сөз менен атадык, бул эки иероглифтин алдынкы бөлүгү «坚» деген (Kian) «куругус, чиригис» деген маанини берет. Ал эми «kun» (昆) деген бөлүгү «урнап, уриагы, тукуму» деген маанини берип, «түбү куругус» дегенди туюнтул турат. Мындаи атоодон дагы көркөмү кайда бар!

Мен кечөө күнү салт-санаа башкаруу мекемесиндеги бесир Жың Су сыйктууларга буйруп, сиздин элчи вазирлериниз менен бетме-бет зор иштерди ақылдашкыла дедим. (сиздин элчи) Ошкур саптун сыйктуулар менини уюмду абдан анык билиши. Ынтымак түзүүгө макул экендиктерин айтышты. Бул жерде «кылъыч карман туруп, чомүчке арак сузуп алып ант ичишпеген» менен бек ишенимге кепелеттик кыла турган болдук. Эмики кеп, кандай баштап иштөөдө болуп турат.

Жакында, уйгурлар биздин чепке келгенде, биздин мамлекеттен жүзミニ черүү чыгарып, аларды чоң чолдун түндүк жагына коргоп жеткирип коюуну сураңган экен. Көрсө, алар секин гана 'баягы көз каранды кылып алган барча элге жетиш алып, андан соң, биздин чепке жакын жердеги бир шаарды

етунөгө сурал, өздөрүнүн жаралуу, начарлап кеткен колун тыңалтып алып, ошентип кайра күчалып чыгууну көздөп турушкан. Мен сиз каган менен болгон байланышты көзде кармай, алардын сурангаңдарына такыр ынабадым. Кадиресе эми уйгурлар биздин мамлекеттин чыккынчылары болду. Сиз кагандын кектешкен жоосу эмеспи. Сөзсүз түбүнөп жойгоңдо аナン тыңчтык, бейпилдикке кепилдик кылсак болот. Бул көкө тенир аларды курута турган кез, мына ушундай учурда оцой болот. Байыркыларда мыңдай сөз бар: «тенирим бергенди терип албаса, кайра анын кесирип тартат» деген. Каган, сиз мына ушул кезметти кетирбей, аларды эртерээк жылас кылып салыңыз. Уйгурлар жоюлбаса, каган сиздин ичкенициз аш эмес, ууга сайрандап жүргөнүңүз көөндүүлүк эмес болот. Жоокерлеринизди машиктырып, аттарынызды таптап, эЧ бир убакытты эндегей кетирбекенициз жөн. Биздин арабызга көптөгөн барча элдер кыстарылып алганына ачуум келет. Мамлекет кыйынчылыкка кабылса, сиздер менен ой-санаабыз биргелеше күч жумшасак, силер биздин чепке жакып журсөңүздөр жөн эмесли, аナン эмиңеге алар тигилерди жоюуга жолто болот экен? мен кадиксинген дагы бир нерсе, алардын (уйгурлардын) калдыктары силерге багындык деп барып алар бекен дегенде болуп турат. Каган сиз аларды таза жойбосонуз болбойт. Кылмыштуу черүүнү кечирип, сандалып жүргөн башчыларын кабыл алып койсануз эЧ болбойт. Аңдай болгондо биздин жамаш керген

бузукуларыбызды кабыл кылган болосуз. Аңда, биздин чек арада калышы болот. Уу жыланды багып, өзүө - өзү балаа тапкандай иш болот.

Былтыр уйгурлардын жайсандасты сыйктуу кишилер биздин кыттайлардын элчилерине мындай дешиптир: «Лии Жың каганды кармал алгандан кийин да, биздин мамлекетте 20-30 дай киши калды. Ошолор болсо деле биз кайрадан өз улутубузга келе беребиз». Мынаке, алар өлүп-талып жатканда да ошентип кутуруп жатпайбы. Каган, сиз тигилердин айткан сөздөрүн терең ойлоп көрүп, ушуга санаа бөлбөй койгоңго болобу? Эшитсем, Каражон деген жерде уйгурлардын кол башчылык өргөөсү дагы эле күйрабай тигилүү турат имиш. Менин оюмча, адам оз жергесин самабай койбoit. Алар да сөзсүз кайра келүү иээтинде жүргөн чыгар. Ошондуктан, ал сандалып жүргөндердү дароо кайда болсо, ошол жерден жексен кылып, аларга эЧ кандай жылчык калтырбоо керек. Бул согуштуу ийгилигин көрсөтсө, дагы бир жагынан, алардын кайра очок-отубузга келебиз деген оюн ойроидойт.

Каган, сиз каруу-күчкө толгону көл жылдар болду. Өзүңүз бир доордун баатыры болуп калдыңыз. Турган жерицизи жана мансап тон чендеринизди өзгөртүүгө туура келет. Баягы көнгөн адат боюнча жүрө бергенде, кайсыл сүр менен түндүк жакты жаркытып, көптөгөн барча урууларды баш ийдирип, тыңчтып жүргөнгө болот?

Мен орто түздүк Хуашаны бейпил жашатып, жан-жарандарды багып-өстүрүнүн көйүндөмүн.

Дайым койгөй тарткан нерсе, эл тыныч болсо экен деген ой. кайсыл ишти жакшы жайгаштырбай калса, ошондо ете кең жергеге өзүнүн күчүн жана сүрүн көргөзүп, - алыстагы чоң күм, чоң жергелерин ийгерип турмадегени болот беле? Тек, каган, өзүнүз бир жагын тойторуп берсөциз, ырашкерлүү етүп, ынтымак түзе алсак эле, кубаныч-кайгыда ортк болсок гана, кичигири м иштерди алдын ала сүйлөшүп алыш турсак, бүтпөгөн иш болбайт эмеспи.

Каган, өзүнүздүн салгун, жайсаңдарыңыз менен ортк ойго келген соң, мындай ак иштээш ылайык келерин билесиздер деп ойлайм. Бул элчи вазирициз сизге баргандан кийин, менин чын иштимди билесиз. Эц жакшысы, дароо, элчи жиберип, баяндама катыңызды жеткирициз. Мен да, албетте, ото зарыл жумуштагы вазирициз сизге жиберип, падышалык мансапка коюу буйругумду жарыялатам.

Жайдын саратан ысыгы жүрүп турган кез, Каган, өзүнүздүн ден соолугунузга жакшы караңыз. Сиздин салгундарыңызга, жайсаңдарыңызга жана башка вазирицизге чогуу эле салам айтам. Бул катта аларды бирден атап салам айта албадым.

Хуйчаңын 4 - жылы (биздин санактын 844 - жылы). Жай.

给黠戛斯可汗的信

(3)

——奉皇帝立召而撰写（附进呈书状二篇）

皇帝尊敬地问候黠戛斯可汗，温件会将军来到（这里），看了你的信及《温件会将军》领来奉献的一百匹马、十对挽具，我都知悉了。可汗你有天賦的英姿，与生俱来的雄伟伟略，你奋勇扬威，平定了塞外蛮荒大漠。你扫除了幽僻的猛兽野兽，报仇雪恨伸张了正义；你保护了公主的毡帐，此事既大又表明了你的诚信。你又派遣宰相负责臣僚。驰骋穿越北方荒漠；赠送名马良驹，不惜远涉沙漠地带，又附带了安抚招来的意思。细算你的功勋业绩，我心是十分欣慰。朕有事奉奉先帝坐大位，就想要安定各属。鄂陵企望造化授命便自然有绪，象尚祖（隋祖）活王那样为后世子孙享用而整治齐备；实实实在在的惠恩恩泽的德治尚未遍布各地，同汉宣帝路精治边，兼治境内外的情况相比尚有愧。何况与你国境内外相隔，并非我朝奉王新通使历法所管辖的地方，周礼既不施行，行政又怎能做到呢？我只不过怜惜可汗你为同宗结盟之国，要顾及保全以往的名望；又考虑西可汗有私图谋略，必须留意后患。所以这里列真古今讲求厚薄，朕唯往事以表明心怀。古时被呼特种单于南侵于涿郡，单于南境未消除，便臣服于汉朝食姓薄王，从而为子孙追慕。到了后汉（宋汉），单于称汉朝皇帝称为外祖父。依靠汉室支持而安定。他们即被承袭（汉朝皇帝给匈奴的）封号，绘汉朝上美章。贵幸，表示恩永乐作为藩属国属于大汉南郡。正因为如此，北部边塞相安无事，再未见烽火连天的敌情警报。近来刚由于幽特过大国得到援助，在北部晋邦之间称雄，那里诸多部落族族不散反抗，纷纷服从，以取获安乐于一个角落，这种状况已持续数年了。这些事都是明摆着的，可汗已亲眼所见。何谈今日幽特种族部落并未灭绝，夹杂居住于北疆与汉人中间。至于（秦北地区的）突厥子弟，很久以来害怕匈奴的淫威，一派臣服于他们。因幽特因匈奴重新振兴，所以常常两相对好（首服附属）。必须让那些小蕃邦都知道朕亲近厚待于你，使他们断绝抛弃与匈奴的关系，实实在在地与我们和好，各安本分，内附中原，相约睦邻，那样的话，《圆契》的阴谋诡计和奸邪行径就无法可乘了。因此我打算公开下令册封你，下诏晓喻各方。何况皇帝可汗本身就是册封回鹘的旧号，那是（中原大唐）国家多年前所赐予他们的，并非幽特人自制的名称。如今回鹘已经被消灭，按理应当避开与其字音相近的名号。朕认为可汗你的先祖曾在（唐朝）贞观年间（公元 827 年-849 年）亲自入朝觐见皇帝，唐太宗授他以在卫尉军监是都督的职位。朕想推崇承袭太宗皇帝的旧典制，你也最好遵从你先祖的明智诚意。那就仍以“墨啜”作为国名，施行皇帝册封，再增加一个美妙的称号，以表明我们是至亲。况且“墨啜”的“啜”字是不朽的意思；“墨”字是有后代的称呼，表示不忘本，这样称呼还不美满！朕昨天已命令礼部尚书郑玄等人与你的使臣当面商议大计，遣往会将军等人都明白了我的旨意，想缔约结盟。哪里非得用征路力。全面聆听诏策，保证诚信，主要在于刚开始如何做。不久以前，回鹘跑到边塞之外，曾要求（大唐）国家出兵十万，护送他们到大漠北部。他们渐渐回到落居地后，又请求像汉景帝一样，养育他们瘦弱的人，以便图谋再恢复振兴。朕考虑到可汗的关系，对他们的请求一概没有应允。而今回鹘已是国家的叛臣，作为可汗的仇敌，必须彻底除掉，才可保得平安无事。这是上天要灭亡它（回鹘）的时机，容易攻取。古人说：“上天给予的时候不争取，反倒会遭惩罚。”可汗你必须乘这个机会，早将其剿除。回鹘未灭之前，可汗要吃喝不香，睡觉不乐，只须努力训练兵马，不可有一点怠慢休闲。我只恨我们之间还隔着许多屏障，国家事与你们同心协力，倘若你们近在我边塞，怎么可能延迟诛杀（他们）呢？我还担心（回鹘）的残余余孽归附你们，可汗你不能彻底杀戮，而遗留有罪的民众，接受逃亡去的贼臣。倘若你们雇佣我们猖獗的坏人，必会造成本境上的深害。那可就成了养虎为患，自招祸端。前年回鹘宰相等人曾向汉人使者说：“李靖擒获我（回鹘）顺利可汗后，我国内仅剩二三十人，都那样会振作重振起来。”他们虽在危难困顿的时候，却仍然那样嚣张狂妄。可汗你深思他说的这些话，难道没有疑惑？我这听说含罗川附近的回鹘牙帐（可汗或城主的毡帐）尚未完全破败。我想人皆有怀念故土之心，他们必然会有打回来的志向。所以要是快进平定散落在各部落的余孽，不能让其遗漏。既然要明战争的成功，也应当让他们断了死反复燃的念头。可汗已发誓很多年，自己已成了一代英雄，至于居住的处所和官品服饰，也需要变革。那能总安于所习惯的一切呢？姑且因陋守旧，那么凭什么声震和光耀北方。制服和镇压诸多部族部落呢？朕安抚养中原华夏，抚养养育众多生民，我常担心百姓得不到安宁，有哪件事安排不当，哪件事秉向更广阔的地方显示自己威武和胆略，控制遥远的大漠南北呢？但我就魂与可汗各保一方，和睦同心，团结一致，欢乐忧患与共，一些微小的事，都愿事先讲好。我想可汗与你的将军宰相共同筹谋之后，会附合这样的诚意。这位使臣到你那儿的时候，（你）必会体谅我的一番诚心，最好尽快派人带来奏章，我当然也就派遣重要大臣前往宣读圣命册封。夏天暑热，望可汗休养康复，对你的将军宰相及以下大臣也请一并代为问候。所寄书信不能一一问及了。

会昌四年（公元 844 年）夏

## Кыргыз каганына жазган катты жолдоо жөнүнде

Жогоруда жолдонуп отурған кат ушул айдын 23- күнү падыша тагында иш башкарлык жаткан кезде, төтө бүйруган, падышалык бүйрук боюнча жазылған кат болчу. Мен ушул бүйрукту алып жаткан кезде Жыл Су<sup>12</sup> сыйктуулар алар (келген кыргыз элчилити) менен сүйлөшүп болгон соң анан жазайын деп сурантамын. Мына бүгүн жазып болдум. Жолдоо жөнүнде жогорку баяндаманы жаздым.

### 进呈臣所撰写的给黠戛斯的信的书状

上面所进呈的是本月十三日，在朝阁中当面接受圣旨，圣上（皇帝）命令我撰写的书信。”臣下当时请求待郑肃等与他们（黠戛斯使臣）面议之后再撰述。今天已撰写完毕，谨进呈如上。

## Кыргыз каганына жазган катты жолдоо жөнүнде

Жогоруда окуп чыгууга сунулган кат падышанын буйругу боюнча жазылған. Бүгүн мен бул жазылған катка кыргыздардын тарыхый иштери жөнүнде биртке мазмун коштум. Анткени кыргыздар байыркы «坚昆» (Kian-kun) (куругустардын) урпагы экендиги жөнүндө маалыматты тиги вазир окуп кербөгөн экен. Тек жоңдотуп гана ёткөн кептеди, айкын түшүнүк бере албаган. Мына эми падышанын буйругунда айткан мазмундар боюнча өзгөртүп толукталды. Бул катта кээ бир бүдөмүк баяндалган сездер бар экен. Мен ага карата бир кыйла түшүнүк киргизген болдум. Бирок, айттай болбайт, менин деле билгеним тайыз, курсакта билим аз, кат жазуу

### 进呈臣所撰写的给黠戛斯可汗的信的书状

上面呈阅的文本是奉皇上宣召，令臣下在所撰写的书信内增添坚昆史事。只因臣未曾审知黠戛斯原是坚昆史的后代。恐怕只好谢谢便面相略提过，不便写明。如今已按圣上（皇帝）宣召的意愿添改。其中有些词语未讲清的地方，我也进一步加添说明了。臣下学识浅薄，腹内空虚，文理不深，加之在严格的圣君面前陈述，禁不住心中惶恐。谨将进呈状一起封送陛下。

курбатым терең змес, эң эле кыйыны, сүрлүү падышанын алдында баян айттууга жүрек коркуп турат экен. Бул жолдомого уруксат суроо баяны катка кошуп падышага сунулат.

<sup>12</sup> Кыргыз элчиси Ошкөр сантуун менен сүйлөшүү алып барган Кытай дипломаты.

## Кыргызга кат

(падышанын жолжобосу боюнча жазылды, соңуна падышага жолдомо кошо чиркелди)

Падыша урмат менен кыргыз каганына салам айтат. (сизден) Дадас Ынанчор санғун ордо шаарга келди. Сиз жиберген катты окуп, тартууга берген эки ак боз атты алдык. Бардыгынаи кабардар болдук. Каган сиздин туулма кеменгерлигиниз кудум зле жети аркар жылдыз айланып турған түндүк казык жылдыздай жаркырап керунет. Баатырлыгыңыз түндүк улуу чөлдүгүндө баш киши деп аталып кетти. Үстүнүзде толоз күйрук түпоктүү тууңуз желбирттеп турат. Чегиңиз айкын белүнүп, мамлекет курдуңуз. Сиз аябагандай баатыр, ай колсүз. Ырасында зле мына ушундай иш Билги кол башчыны койгон жөн экен. Сиздин кол жеткирген ийгиликтерицизди ойлооп келсе, таасирленгендөн өтө тереңден, ойгонгоңдо зле шыпшынып таң калып калам. Сиз жиберген катыңызда айтыпсыз: «Онкор санғун кайтып келгендөн кийин дала Кытайдан элчилик келбеди» - деп. Онкор санғун жөнөгөн күнү мен жиберген катта: «Эң жакшысы, дароо элчи жиберип, баяндама катыңызды жеткиртиңиз. Мен да, албетте, өтө зарыл жумуштагы вазиримди сизге жиберип, падышалык мансапка коюу буйругумду жарыялатам» - деп жазган болчумун. Каган сиз менин ал максатымды түшүнбөй калган кептөнесиз.

Ошого жазған жооп катыңызда биртке жаздымдык көрүнүп турат. Мен бул жерден элчилик жиберүүнү ойлооп зле турдум, бирок сиздин катты күтүп көз талыды. Сиз катыңызда: «алтын, күмүш таштын түбүндө калгансып, биздин бекем достукубузду тээ түпкүргө түртүп, барды-келдинин жолу бөгөлүп турат» - деп жазыпсыз. Негизгиси, тоо-таштар тороп, жолдун ыраактыгы, кадиресе кагандын чеби менен төтө чектеш болуп турбагандыгынан болуп жатпайбы. Болбосо, эки мамлекеттин жакындыгын дагы кандай нерсе тосо алат зле. Каган муну таанып жетет деп ойлоюм. Мындаи дагы кабатырлануунун кажаты жок. Катыңызда: «Эки эл кат алышып жатабыз, арийне оз ара көрүшүп турсак» - деп жазыпсыз. Ооба, катта айттар кептин баарын айтып кеткенге болбойт, айткан сөздөрдө жеткире жазылбастыгы абдан мүмкүн. Ал тургай, аз улуттардын жазуусу менен кытай жазуусун бири-бирине котурууда да айырма чыгып калат. Андай экен, биз өзүбүздүн ак жүректүгүбүзгө зле жоленүүтө туура келет да, түбелүк достук-биirimдикти сактасак гана болгону. Ал эми, сез жасашып айтышып жүрбөсөк деле, бир-бирибиздин көөнүбүздү ала алабыз. Ар кандай бир ишти ойлошкон кезде, алды менен, тигил жактын ак нээт, жакшы, көңүлүп ойлогон жөн да, андан кайра күмөндөнүп сактык кылууун кереги жок. Кеп жүрөгүбүздөн ишеним байлашта болот. Катыңызда дагы: «Эки мамлекеттин эшигинин алдында ёскөн уу тикенди жулуп ыргыталы» депсиз. Бул эң зле соңу

айтылган сез экен. Андай дегеним, уйгурлар түндүк жактын баатыры болуп алып, бир доор баш болуп, ар кайсы барча элдер аларга баш ийип, жүз жылдан көбүреөк убакыт болгон зле. Бүгүнкү күнде сиз аларды кызыл уук кылыш чаял, илгерки кегинициди кетирбей алдыңыз. Мына бул кызматыңыз мурдагы еткен адамдардан артык болуп зле калбай, кадиресе, сиздин кадыр-даңыңыз түндүк жакты дүркүрөтүп турат. Мына бул етө терең айла-амал менен жасай турган улуу иш зле. Ошондой экен эмнеге дагы коломтого кор коюп, аны кайра орткө айлантып алат злек? Кара арабалуулар тайласы экөөбүздүн арабыздагы бири-бирибизге откоргөп кызматтарыбызды жана күч-кубатыбызды чөндөп биле албай, кектүү жообузду калкалап келет. Алардын анткени каган сизди жецил баалаганы го, бул жалгыз тайпаны баш ийүүтө баштабагаңда иш байсалдуу болбайт. Мындаи ишке чыдаганга болобу, же чыдаганга болбойбу? ал эми, каган мурда сиз кынш кыздын жагдайын жакшылап сурачу злениз. Ал (Тай Хы) асманга чыгып, жерге кирип кетсе да табылат дегенициз бар. Бүгүнкү күнү бул иш жонундө сурап койбосоңуз менин көөнүмдү алам деп кандайча ишеним байлаждыңыз болду экен? Мен ойлом каган сиз алардын етө мукурап турган кезметин кетирбей, кылданган аттуу жоокеризди салып, өлө кууп кирип, сандалып качып жүргөн уйгурлардын баш кишилерин кармал жазасын берсөнз, Кара арабалууларга жортул коюу байсалдуу болбоду дегендин өзүнде, кудум зле

жерден бирдемени терин алгандан оцой болмок. Кайрадан кол баштап, аларга согуш ачуунун кажаты калбайт да, бир эле жолдо экөөнү бир согуп, бүт баары сиздикى болуп жатып калмак, мындан да сонун иш кайда бар?

Сиз катыңызда мындаи айтыңыз: «каныш кызыңарды корготуп жеткирүүгө жөнөткөн элем, кадиресе ал жөнүндө учур жооп жазбадыңыздар» - деп, анын жону мындаи болбодубу: каныш кызы (Тай Хы) Каган сизден жөнөп чыгып беш күнден кийин зле уйгурлар кайра аны тартып алыптыр. Сиз коргоп алып бар деп жөнөткөн вазириңизди жана белүктөрүн бүт өлтүрүшүптур. Каныш кызы ошол эки жылдан бери күмдүкта сандалып жүрөт. Бул иштин болгонуна коп убакыт болду. Ошондуктан мен кайра айтып отурбагамын, Ал эми, Жав Фан барган кезде, ыракмат айткан коштук көөнүмдү ала барган болчу, арийне, менин эң жакындан билдириген саламым ошол зле.

Эшитсем, быйыл күз уйгурлардын кагандык ордосун көчүрүп жиберип, бул чоң мамлекеттин торомпоюн тоздуруп, анын турган жерин өзүңүз зэлеп иштеткени жатыңсыз. Мындаи иштегенде, башка көптөгөн барча бийликтөр сиздин сүрүнүзден коркups калышат. Ал тигил уйгурлар болсо бут зле үмүттөрүн үзүшет. Ошондой болгондо, биз кытай элинин чек арасына да биртке жакындаша түшөр зле. Бүл бир кыйла жакшы ой болуптур деп айтса болчудай.

Ал эми, сиз сурангап черүүнү жиберип, өз

маалында сиз айткан жерге, чогултуу жеңүндөгү ишке келсек, Кара арабалуулар тайпасынын чек арасы менен биздин мамлекеттин аралыгы миң чакырым жатат. Ал аралык бүт эле кум чол экен. Илгертен биздин кытай жоокерлерин ал жерге барып көрбөгөн экен. Жакында, уйгурлардын ички жағдайын чалғындан угушуп көрдүк. Алар качкандан качып отуруп Күсән аймагына чейин кире кача турганын билдик. Быйыл күз келгенде мен Южу, Таюан, Жынбу, Тияцди сыйактуу чек арага жакын аймактардын аталыктарына буйрук берин, жолдорунан кол чыгарташ. Менин жоромолумча, каган сиз дүмек салып аларга киргөн кезинцизде, уйгурлар сезсүз качып берет. Ошондо мен жанағы (терт аймакка) буйрук берип, жолдорун бөгөтөм. Ошону менен ал канкорлор колго түшөт. Мына бул жоокерлик меөлүт (убакыт чеги), сезсүз убадага бек бололу. Каган толук ишенимде, бир аракет, бир максатта болот деп ойлоймун. Дадас Ынанчорду өзүм Лидигү сарайында кабылдагамын, кадиресе, аны көпок алыш, оюн-шоок менен күттүк. Ошо менен бир убакта, сиз жазган каттын талабы боюнча, аны көпке жүргүзбөдүк. Мен мына ушундан кийин эле зарыл кызматтагы вазирди сизге жиберип, сизге берген мансап буйругун жарыялатамын. Ошого, алды менен, бул иээтимди адам жиберип жеткирип турайын. Силердин кагандык мамлекеттеги эли-журтууз падышалык мансапка коюунун салтын билгениче турсун. Ал эми, ал салт баяғы уйгурларга мансап берген сыйактуу тартыпте болот. Каган өзүнүз

эми эле мамлекет куруп жатасыз. Көптөгөн барча бийликтегилердин башында баш киши болгон экенсиз, сезсүз биздин арабыздагы кошуу жергелештик терең достук көрүлүп турушу керек. Кадиресе, бабалардын орноткон ынтымактык мээрлери да отө терең эмеспи. Мына ошентип ылым санаштык, коңул тындырышуу болуп турса, ким болсо да баш ийбей койбоспу? өз ара коңул алышып турғанга, улуу иштерге ортот амал таап турушканга не жетсин. Жаз жылымдал кетти. Каган, дей соолугунузду жакшы күтүнүнүз. Сиздин саңгундарыңызга, жайсандарыңызга, ошондой эле, бардык вазирлеринизге менден салам айтып коюнуз. Бул катта аларды бир - бирден атап салам айтууга болбоду.

Хүйчаңдын 5 - жылы (биздин саңактын 845 жылы). Жаз.

## 赐予黠戛斯可汗的书信(附进呈书状)

(4)

——皇帝宣召而撰写

皇帝恭敬地向黠戛斯可汗，将军诗维伊斯维珠已至京都，看到了你的书信和所献的两匹白马，均已收悉。可汗你生来精明如北斗星拱卫北疆那样耀眼，雄踞北部大漠称为君王；领土系有牦牛旄的象征因你而有称，依国界而分开建立了国家。你特别有英雄气概，早就被推为有才干的统帅。佩服你的功绩，感受是深方至醒来就会感叹。你来的信中说：“愿待会将军归日我面见，以人使节却不见。”遣使向将军走的那天，我在信中说：“愿好意快派人招来表见，我当然也就准备乘大臣前往宣读圣旨。”当然是可汗你为明白我这意思，所以晋来的报告表单就快达来了。我这里虽然打算原遣使臣，却只是对你的态度曾疑惑过。你信中又说：“如金锁玉石那样坚实的交情至深的往来自古已被期许。”主要是因为山川阻隔，路途遥远，未能直接与可汗的封住并连通，并不是周密的交情还有什么疑虑。我想可汗会明白认识这一点。不正是两生疑惑。你信中说了“两地互相写信，而彼此未能相合”。再加上书信之中不可能写完所有要说的话，写上的话也不可能全都说道，何况英文和汉文之间的翻译传达还有区别，只能靠我们都有赤诚的心。要永保友好团结了，哪里非得用点修饰的客套词语，以此来互取欢心呢。每当要考虑什么事时先向对方的好事好事，不再枉费迷惑，便是心明诚信。信中还说：“打碎屏障两国前庭之间的阻隔。”这可是我最想说的话。只因为颉利称雄于北方，时代作为君长，各藩属臣服他们有一百多年了。如今可汗你扫除了他们的私属根基，彻底推倒重振了，这功劳伟业不仅高过以往的古人，你的威名声誉也震憾了北方。这就更应该深谋远图大业，怎么可以让东师留下复燃呢？突厥车部族不衡量两者的功德与力量，竟敢保护仇敌贼寇，那就是轻视侮辱可汗，唯独这样不能劝导，不依顺。对这种事是可忍孰不可忍？况且可汗你以前未曾说要求访公主，即使地上天入地也必须性别；如今如果舍此事而不过问，怎么能取信于我的心怀？我再想可汗你趁他们愚昧的时机，安排机骑兵长驱直入，对刚刚逃亡的罪人共降同罪，对突厥车部的不依顺进行讨伐，就如拾取遗物一般容易，无需再次兴兵开战，一举即可定天下。岂不是美事吗？你来的信中说：“愿人送公主到你那儿，却连一句也没有回答。”只因为公主刚刚离开可汗五天，就被突厥劫掠抢走了，你所系嘱送的使臣，都被（突厥）杀死了。公主在两年之中，被突厥流落沙漠之中，这件事相隔已远，所以我没有再说它。然而赵落去的时候，已带去了我感谢欢悦的心情。也是以表明我慰勉尚候的意思。我还听说今年秋天你打算移居回鹘可汗的牙城，灭掉这个大国，而保其旧属为你所用。这样做是可以使唐朝各郡都惧怕你的威力，使突厥彻底地屈服。同时能较为邻近汉民族边境，可以说是个较好的计划。你所说的请派派遣兵马加强集中到你我的地方一事，由于突厥车部还离汉民国界有一千多里，在沙漠之中，从前汉兵从未到过那里。近来探听到突厥的内情，知道他们常打算靠近安西地区去。等到今年秋天，朕必定命令幽州、太原、燕武、天德等沿边境四镇节度使从南路出兵。我估计可汗你攻击讨伐的时候，突厥必定退逃。假使命令（四镇）各处堵截，就可以擒获无因。这是军令限期，必须特命约定。我想可汗必会完全信任，协同一心。诗维伊斯维珠已在麻制殿中奉旨接见过，并且赐他享用家常礼乐，同时让你送来的表章回复，没有让他滞留。跟随后就派遣回去，前往你处宣布对你所奉的命令。为此先让人送达这个旨意，让你们汗国的人明白知道皇帝所封的礼仪，并依照突厥的先例去做。可汗刚刚开始立国，要作为连结的君长，必须恩泽臣民之间相帮接洽情深谊长，而且京师解禁情义深重。通过这样寓情与技术，哪个敢不服从？愿好互相信体恤心怀，并谋定图伟略。春天播种了，就可汗你种安泰。你的将军宰相及其以下臣僚请代致问候。所寄书信不能一一提及了。

会昌五年(公元845年)春

## Кыргызга жазган катты жолдоо жөнүндө

Жогорку жолдол отурган кат падыша бүйрүк берип, мага жаздырган кат зле. Мен алардын (кыргыздардын) жиберген катынын мазмунун бир-бирден окуп отуруп, ага карата бир-бирден жооп жазып чыктым. Арганын барынча жооп берүүгө тийиштүүлөр түшүрүлүп ташталбады. арийне, жасалма сезздордү көп кошпой, алар ондой түшүнгүдей болду. Теги, падышалык бүйрүк менен мансапка коёр кезде, алар сөзсүз өздөрүн көз каранды мамлекеттин баш кишиси деп аташы керек. Ал эми, мансапка коюу аземи болорун, арийне, ал азем мурдагы уйгурларга откөргөн азем боюнча иштөлөрин сезсүз айкын айттып кооду. Эгер андан да ичкерилей токтомго келүүгө туура келсе, биддин ордодон жиберилген элчилер баргана, аларга падышанын жолжобосу болоктен айтылат, ошондо тыүгүлүктуу болот. Жогорудагы себептерди айттык.

Сизге (падышам) окуп көрүүгө жолдонгон бул кат болобу - жокпу?

Хүйчәңдүн 5-жылы (биддин санактын 845-жылы). Жаз.

## 进呈臣所撰写的给黠戛斯的信的书状

上面的呈文是皇上宣旨命令臣下撰写的书信。臣下译者他们所译表章中的款款内容，一一作了答复，尽量做到不遗漏，同时不知文饰，让他们容易理解。只因为皇帝下诏旨时必须让他们自称魔王，必须讲清铁券所封的礼仪，并依照突厥的先例办事。如果需要进一步的约定，就等到朝廷派遣使臣时另外给予他们圣旨书，较为妥当。谨因有上述理由，这里的书信不如（皇上）审后可行否？

会昌五年(公元845年)春

5

**«Кыргыздардын ордого келгендиги жана тартуу-белектеринин сымса сүрөтү, алар жонундо баянга» алгы соз**

Илгери (Жов падышалыгы кезинде) Йошан жактан "тартууга келген ак" кыроолду (Жов падышасы) бабалардын ажайыпканасына койдурган, (Хан падышалыгы кезинде) Кек арттын батыш жагындагы алыссы мамлекеттеги келгендер бир даңгыт тартуу кылган. Аны да тарыхый китептерге жазгызып койгон экен. Мына ушундан караганда, алардын ак жүрөктүгүнө таасирленгендиктен ошондой иштетилген экен да. Эми карасак, мээр падыша", олужа падыша" сымайы падыша", баатыр падыша", сыйктуулардын кезинде, андан жүрүп отуруп, эмики ыйык, каруулуу, күйүмдүү падышанын" мыйзам тургuzган 4-жылдары кезинде, кектөн баркыраган бак түшүп, падышалыктын ийгиликтери жаркыран чыга келди. Турдүү ишмерлер аябай кадырланып ишке коюлду. Карапаман жумуштагылар да бири-бирине шайкеш иш кылишти. Ордо екүмүн иш билгилүк менен жүргүзүп, ал кайсы жерлерге обөк болуп берилди. эл жагынан олудай падыша деп макталды. Батыш

13. Акын-Балыктоң түрк драма жиричеси  
14. Чындык анынчы же балыктоң салыни  
15. Балыктоң Чындыктын чындык чындык  
16. Чындыктын чындык чындык  
17. Чындыктын чындык чындык  
18. Чындыктын чындык чындык

түндүк чолуно чөрүү салып, биздин падышалыктын баатырлыгы" даана байкалды. Мына ошентип ай-күндер жаркын отуп, асман ачык болуп, түрдүү курт-кумурска апарттары болбой, дан эгинчилигинен мол түшүм алынды. Орто түздүк бейпил отуп, чар тараптай бөлөк улуттар ордого үзүлбөй келип жатат. Дегинкиси, түндүк чоң чөл жактын кишилери келди. Кыргыздар Жоокуусол сыйктуу элчи вазир баш болгон элчилигин жиберин, кат, кадиресе, эки аргымак тартууга алып келди. Бут арымдаса алдына эшилип турган кумду кечип, тер тамчылата төгүп, гобинин чоң чолуң кезин жүрүп олтуруп келип, оздөрүнүн ак коңулун тартуулап отурат. Аларды падышабыздын кол жеткирген ийгиликтери таасирлендирбеспи, алар эмнеге ошончо машакат чегип келишет? падышанын өзүнүн эц эле салтанааттуу напа арабасы бар эмеспи, минүүгө ат кажет беле, иштетсе тек падышанын доолбосун жүктөгөн арабага гана чегилет ал аттар. Мына ошондой, ал эми, алардын (кыргыздардын) элчилиги ордонун эц төрүнө киришин падыша менен корушту. Падыша ал тургай, эц баалуу деңиз түшүмдору менен аларды конок алды. Сайма түшүрүлгөн жибек кездеме сыйктуу асыл буюмдарды тартуулады.

Эми керсек, дүйнөдөн отуп кеткен жайсан, оқул ата болгон Жа Дан жазган «Байыркы жана азыркы чар тараптан келген чет элдиктер баяны» дегенде жазылышынча, Кыргыздар тегинде, байыркы «坚昆国» («Kian-kun» мамлекети) экен. Улуу Таң Тайзүң (Ли Шымин) падышанын жингуан

жыл санагынын 21- жылы (биздин санактын 647-жылы) Кыргыз мамлекетинин баш кишиси ордого келген. Ага (падыша) сангундук чен берген да, кыргыз тутугу деген мансалта атаган. Мына ошондон, улуу Таң падышалыгынын Шуаң Зүң (Ли Лоңжи) падышанын тыянибо жыл санагынын 3-жылына чейин (биздин санактын 744- жылга чейин) алардын (кыргыздардын) ордого келиши жана тартуу-белек бериши эч качан токтобогон. Кийин; орто түздүктө апап-жут көп болуп кетти, ортолукту уйгурлар бөгөп жатты. Кыргыздар аларга карата каары кайрап жүрүшкөн да, алар жутка кабылып турган кезметти кетирбей, алардын ордосун ойроңдоп, боз үйлөрун орттөп, түмөн чакырым чыл барчасын чыгарды. Ошол жерде, бул уруунун жыйналыш отурган жери көрүибөс болду. Мына ошондон тартып уйуган тумаи тарап, асман ачылып, алар (кыргыздар) жетип келишип, падышанын ажарын ез көздөрү менен көрө алышып жатат.

Мен Тай Зүң (Ли Шымни) падышанын мындай айткан жолжобосун окуган злем. Ал киши келтөгөн, вазирлерге: «түштүк жылаңаң тоо жактан жана батыш өңүрдөгү чоң чөл жактаң бөтөн улуттар ошончо алыс жолду ез каалоолору менен басып, бул жерге келишип жүрөт. Аларга эмие себеп болду?» деген экен. Ошондо, анын жайсаны Паң Шуанлын, мындай дептир: « етө алыс жолдоң ордого келгендөр орто түздүк району бейпил болгондуктан, падышанын бийлиги жалчытымдуу болгондуктан, алар келет да». Анда, Тай Зүң падыша кайра мындай

айткан экен: «мурда, орто түздүк деле тыңч боло койгон эмес, ошондо да алар эмис келген? мен бул корүнүштү көргөнде ичимден коркуп кетем. Эмнеге дебейсиндерби? Илгери, Чын Шихуаң алты бектики камырып-жумуруп (бир чып падышалыгы кылып) салды. Хан Вуди (падыша) каруу-күч менен батыш жана түндүк жакта өзүнүн барк-беделин тургузуп чыккан. Бүгүнкү күндө дале чар тараптан алыссы жерлердеги буруу улуттан жол каничалык ыраак болгонуна карабай падышалыкка келип мейман болуп олтурушат. Мен дайыма Чып падыша менен Вуди падышага өзүмдү салыштыра калсам, кайдан болбосун кыжалаттык тарта турган жерим жок экен. Кадиресе, мындай жараышытуу жагдайды кийинки урпактар улап кетсе экен деп ойлоп калам. Бирок жогоруда айткан эки падышанын кийинки жолун басар адмдарынын жалчытымдуу чыкпаганын ойлой калганда, коркрай көё албайым».

Мен (вазирициз) улуу Таң падышалыктын Тай Зүң падышасынын коркконун ойлоп келсем, ал деле биздин улуу Таң падышалыктын доордон-доорго жарып-жалчышынан айтылган, арийне, кеменгер падыша бабаларыбыз терең айла издең, алысты жоромолдоп турган экен. Чын эле, етө ыраакты ойлогонун көрчү! мына бул Тай Зүң падыша атагын түбелүккө сактап, алдынкылардын изи-жолун которуп келе жаткандыгынын себеби болгон; падышам, сиз да мына ушул күндө бабалардын падышалык ишин улап, өнүккөн доордун баш кишиси болуп калдыңыз. Мындай айтуу жакшы

эмеспи! падыша Жа Данды Чын Пыцга" окшош басыктыра ала турған жана көөн тыңдыра ала турған кубаты бар, дагы бүт мамлекетте ар кайсы улуттун тилин билүүдо эң башкы орунда тура турған ақылман, қыраакы киши, ошого анын жазган чыгармасы байыркыны камтып, азыркыны бүт айткан мол мазмундуу деп айтканы бар; ал эми, падыша так мурасчы уул, иш билги Вий Зунчын, катчы, жаш бакылоочу Лұ Шуга буюрган, алар конок сарайына барышып келген элчиликтер менен жеке сүйлөшүп, алардын биз менен окшош жана окшош эместикитерин байкашып, алардын жолдо тарткан азап-машакатын сурал билишип, ордодо жазылгандардын кемтиктеги толуктап жазып келишкен. Алар батыш тұндүктөгү, чыгыш тұндүктөгү бетөн улуттардын тилин жана күүлөрүн сүреттөп жазышкан. Алар ашып келген тоолор, басып еткен жолдорунун қандайлыгын жазып чытышкан. Мына бул баянда айтылууга тийиштүү мазмундар айкын айтылып, бир кыйла бышык болуптур, жазуу баяны да жатык экен. Мен ичинен минтип калам: улуу Таң падышалыгы Тай Зуң падышанын жингуан жыл санагынын баш ченинде (биздин санактын 627 - жылдарында) катчылык бөлүмүнү башчысы Ян Шигу падышага мындай айткан экен: «илгери, Жов падышалыгынын Ву Ван падышасы доорунда жер бети бейпил болуп, альстан ар кайсы мамлекеттер баш ийип ордого келишкен. Жов тарыхында бул иштерди чогултуп

«падышанын бетөн элдердин баш кишилери менен көрүшкөндөгү эстелик жыйнагы» дегенге жаздырып койгон. Мына азыр да түмөндөгөн бектиктерден адамдар ордого келип, падыша менен көрүшүп кетип жатат. Тұндүктөн, түштүктөн, чыгыштан, батыштан барча элдер мамлекетибизге баш ийгендиктерин билдирип жатпайбы. Чынында ушуларды болгондой сыздырып, чынын жаздырып коюуга тийиш экенбиз. Ошондуктан падышам ушул жалчып-жайылып жаткан абалды дагы бир «падышанын бетөн элдердин баш кишилери менен көрүшкөн сымса сүрөттер жыйнагы» кылыш, сыздырып-жаздырып коюуң тастыктал берсөзиз»- деп сураңган экен. Тай Зуң падыша буйрук жазып, ал сунушка кошуулуптур.

Мен Вий Зунчын, Лұ Шулардын жазган нарктуу, кызыктуу окуяларына негиз, биреөгө сүрөттер сыздырып чыктым. Бакырыңыз ага батылдуулук кылыш бол баш сөзү жазып койду. Мында сымса сүрет менен баян шай келишти, алгы сөзү ал баяндын алдына койдум.

Хуйчаң жыл санагынын 3- жылы (биздин санактын 843- жылы). Жалған курандын этеги.

## 黠戛斯人朝覲并獻奉貢品圖傳之序

(5)

过去(周朝)越裳来献白色雉鸡,(周公)将其奉献于京朝; (汉朝)若种以西远国来人献犧犬(高大的猛犬)将此事记载于典籍之中。之所以如此,是为他们的至诚所感动且物有此事。仁王圣人文皇帝或帝直至神武大孝的皇帝钦定的历制第四年,上天降下了灿烂的祥瑞,皇朝的成就辉煌,各种有才干的人都得到重用,役使的人头均能协力做事。(唐朝)唐蕃施行政教,宣慰各地,以张扬吾皇神化;出兵西北大漠,以显我朝英武。因此而日月生辉,天空晴朗无云,各种虫灾没有出现,获得五谷丰登,中原地区安康,四边异族皆来朝覲。于是北部荒漠地区的君长(国王,可汗)黠戛斯派遣注吾合来等人来敬奉表章,并献良马二匹。跋沙于流心之中汎水沾满赤河,走过戈壁大漠来奉献赤诚之心。若非我皇上盛德所感动,怎么能使他们如此刻苦而来?皇帝以前自由龙车凤辇,哪里用得着骑马,并非看重龙马(千里马),只不过以其驾鼓车(鼓莊之车,喻大材小用)而已。然而却命其(黠戛斯)使臣到内殿陛见之上,皇帝还赐其享用山珍海味的膳食,赠予他们绣花的锦段等宝物。现仅按已故宰相魏国公贾耽所写的《古今四夷述》所记,黠戛斯本来就是古代的突厥国。大隋朝太宗皇帝贞观二十一年(公元647年),突厥国酋长来朝覲,(太宗皇帝)曾授予他将军印信,拜任他为突厥都督。直到大唐玄宗皇帝天宝三年(公元744年)为止,(黠戛斯)来朝覲和进奉贡品的事一连未停。后来中原地区灾害繁多,中途又为回纥所阻隔。黠戛斯人的对其(回纥)桀骜不驯气愤不平,便乘其闹饥荒的时机,大破(回纥)龙庭,焚烧掉他们的毡帐,以至万里肃杀,当地再来见其聚居的部落,从而凌空重见天日,冲破重障得睹皇旗。臣下曾数读太宗皇帝下的诏,他对许多大臣说:《南方荒山之中和西域大漠之中的异族都自远方来到这里,是什么缘故呢?》他的宰相房玄龄说:《特别远的地方来人朝覲,是因为中原地区太平无事,皇帝的律治惠及他们那里才来的。》太宗皇帝又说:《过去中原地区不安宁,他们为什么也来了呢?朕见此情景心怀恐惧。为什么呢?过去秦始皇吞并了六国(而建了秦朝),汉武帝以武力在西戎北狄之中树立了威望。如今四周远方异族种族无论距离多么远都来朝拜作客,我略略与秦汉相比,倒也没有什么可惭愧的。然而我又想将这种概况传于子孙后代,但思虑触上述两位皇帝后人的穷途末路,我就不能不感到惧怕了。《臣下数思我大唐太宗皇帝过去的慎怕,乃是为我大唐数百代的兴隆,而圣明的皇祖深谋远虑,的确是想得远啊。这正是太宗皇帝永荐幽名,成为承受天命的祖先的缘故,陛下如今要继承王霸之业,成为中兴的君主,这种做也不好吗?座上曾说贾耽有(汉朝)陈平既能成績又能抚慰的才干,又有全国首选能通晓各语的聪敏,因此他的著述博古通今,于是皇帝下诏命太子詹事韦宗卿。秘书少监吕述前往迎宾馆与来使私下相见,考察他们与我们的异同,了解他们旅途的艰辛变曲以补官中记录的遗缺。他们描述出了西北东北各异族的语言和乐声,写出了这些人走过的山川曲折的形状。这部传记条目贯通祥备,文理皆通。臣下唯自以为,大唐朝太宗皇帝贞观初年,中书侍郎魏徵(名立本)曾向皇帝进言:《过去周朝武王的时代天下太平,远方各国都来归顺朝拜,周史中便将这些事集中作为《王会篇(周王会见异族首领的属记)》记载了下来。如今万国来人朝覲我朝,南至北狄东夷西戎都遵奉服从我国,确实应以图画写真,因此请陛下批准再撰画此概况为《王会图》。太宗皇帝便下诏书同意了。臣下便根据韦宗卿、吕述所记的珍闻奇事,让人图画出来了。臣下大胆地写出此篇序言,使图、传与其相符,使放在篇首了。于大唐武宗皇帝会昌三年(公元843年)二月底

«кыргыздардын ордого келгендиги жана тартуу-белектеринин сымса сүрттору, алар жөнүндө баянды» жолдоо жөнүндө

Мен жалган куран айынын 21-күнү падыша тагызыда иш жүргүзүп жаткан кезде, өзүңүзгө баяндалап, Лү Шу сыйактуу адамдар өзүңүздүн уруксатызызды алыш, кыргыздарга аралап барыш, алардын салт-санаасы жөнүндө бир баян жазды деген злем. Мына бүтүн ошол баяни жазылып бүтүлтүр. Көрсө, бул бир кыйла бышып калган көрүнөт. Менин байкоомчо, биздин улуу Таң падышалыгыбыз жингуан жылдарынын (Биздин санактын 627-650-жылдарын) башында ар кайсы улуттандырған ордого келгендер аябай көп болгоңдуктан, Тайл Зүц (Ли Шымин) падыша бүтүкүлөр белүмүнө буйруп, алар жер-жерден келгендердин кийим-кече түрлору, ошол адамдардын түс-туругун жазып-сызып коюуну тапшырган экен. Ал китепти «кызмат менен келгендер жана алардын тартуу-белектеринин сымса сүрттор жийнагы» -деп атаптыр. Мына ошондан улам, мен дагы сүрөтчүлөрүзгө буйруп, кыргыз элчи вазири Жоокуусол сыйактуулардын түрдүү кебетелерин сыйзырып чыгып, алар жөнүндө жазылган баяндын алдына койгуздум. Ошону менен кошо, бакырыңыз өзүмдүн билиммидин тайыздыгына бакпай, бул баянга сүпсак болсо да баш сөз жазып койдум. Ооба,

кастарлуу падыша сиздин олуюлук оюнуз алыска кеткен, бардык эле падышалардан кеменгерлигиз ашынып турган болгондуктан, алыстагы, бөтөн жердегилердин сизге болгон ак иээт, адал санаасы кылымга айтылып журсө экен деген ой болду. Бирок менин кадигим, падыша өзүнүздүп оорагыңызга жеткизе айта албай калдымбы дегенди ойлосом, сизден айбыгып турм. Бул сызма сүрөт-баянды ороп чаптап, сиз падышама керүүгө жолдоц отурам.

Хуйчандын З-жылы (биздин санактын 843-жылы), Жалган куранын этеги.

### 进程黠戛斯人朝覲，并獻奉貢品图，传之表章

臣于二月二十一日在延英殿当面向陛下启奏，臣等获陛下准许前往探望黠戛斯人的风俗习惯，编写了一部传记。如今该传已经撰写完毕，看来似乎转为详备。据臣下观察，我大唐朝贞观初年，由于四周的各族人都来朝覲，太宗皇帝曾命令画立体将他们各方来的人的衣服形貌写画出来，称之为“职贡图”（司貌各方之人的贡物图）。因此，臣下也就命令画工画出黠戛斯使臣及合吾素等人的各种形状，排列在所撰传记前面。同时臣下不鄙自己学识浅薄，愚昧地为该传写了序。（之所以如此）是因为希冀皇帝您的圣明关怀远大之德高于所有的帝王，边远异域对您的仰慕忠义之心会传于千古。恐稍有触犯陛下尊严之处，故而伏在地战“贊”尚存愧心。只能将此图密封，进程呈上御览。

于大隋武皇帝会昌三年（公之 843 年）二月底

Жолдоғон «қыргыздын ордого тартууларынын сызма сүрөттерүү» падыша атайлан эки адам жиберип, ыраазылыгын жарыялатканына ыракмат катым

Бүгүн, Куан Йи, Шиц Шың эки киши келип, бу йрук боюнча, падышалык ыйык көрсөтмөнү мага мындай жариялады: «сен жолдоғон сызма сүрөттор, баян (қыргыздардын) менин көнүмө жараган нерсе экен». Бакырыңыз уккан соң, жерге баш уруп турп, падыша деген адамдан өзгөргөн олужа, ошого мышада азыр бардык эле улуттар андан айбыгат. Бүгүнкү күндө, алыстагы бөтөн улуттар да анын мындай мээримдүү адамгерчилигине суктанаңып, түмөн чакырым жолду алыс көрбей, ордого көрүшкөнү келип жатышпайбы. Ошого түрдүү боёктуу сымалар менен ал көрүнүштердү сыйып баяндаап, жыйнактар түзүп калтырсақ, падышанын залкарлыгын кылымдан кылымга жеткирген болот экенибиз деп билдим. Менин билимим абдан тайыз, жазма баян, сыйзуучулук түбүм терец эмес, ошентсе да (алар жөнүндө) баяндын баш сөзүн жазып чыктым. Мында падышанын изги иштерин, улуу ийгиликтерин баяндоодо мажирөөлүк кылган злем. Падыша бакырыңыздын кичине ак иээтин кабыл керүп, өзгөчө ыйых жолжонбуз менен оорактуу жарыялатыпсыз. Мындаай боорукерлик жасаганыңызга иш башында отургандардын бардыгы эле сиз менен сыймыктанабыз. Бакырыңыз

кастартуу падыша сиздин олуялык оюнуз алыска кеткен, бардык эле падышалардан кеменгерлигиниз ашынып турған болгондуктан, алыстагы, бөтөн жердегилердин сизге болгон ак иээт, адап санаасы кылымга айтылып жүрсө экен деген ой болду. Бирок менин кадигим, падыша өзүңүздүн оорагызыга жеткизе айта албай калдымбы дегенди ойлосом, сизден айбыгып турам. Бул сымса сүрөт-баянды ороп чалтал, сиз падышама көрүүгө жолдоң отурам.

Хуйчандын 3-жылы (биздин санактын 843-жылы), Жалган курандын этеги.

### 进程贴焉斯人朝覲，并獻奉貢品图，传之表章

臣于二月二十一日在延英殿当面向陛下启奏。吕述等人获陛下准许前往探望黠戛斯人的风俗习惯，编写了一部传记。如今该传已经撰写完毕，看来似乎转为详备。臣臣下观察，我大唐朝贞观初年，由于四周的各国各族人都来朝觐，太宗皇帝曾命令阁立体将他们各方面来的人的衣服形貌写出来，称之为“取贡图”（司职各方之人的贡物图）。因此，臣下也就命令画工画出黠戛斯使臣往合吾秦等人的各种形状，排列在所撰传记前面。同时臣下不顾自己学识浅薄，虽然地方为该传写了序。（之所以如此）是因为希望皇帝您的圣明怀柔远大之德高于所有的帝王，边远异域对您的仰慕忠义之心会传于千古。恐稍有触犯陛下尊严之处，故俯伏在地战“贊”尚存愧心。只能将此图密封，进程呈上御览。

于大唐武皇帝会昌三年（公之 843 年）二月庶

### Жолдоғон «қыргыздын ордого тартууларынын сымса сүрөттөрүп» падыша атайлап эки адам жиберип, ыраазылыгын жарыялатканына ыракмат катым

Бүгүн, Куан Йи, Шиц Шың эки киши келип, буйрук боюнча, падышалык ыйык көрсөтмөнү мага мындай жариялады: «сен жолдоғон сымса сүрөттер, баян (қыргыздардын) менин көөнүмө жараган нерсе экен». Бакырыныз уккан соң, жерге баш уруп туруп, падыша деген адамдан өзгөргөн олужа, ошого мына азыр бардык эле улуттар андан айбыгат. Бүгүнкү күнде, алыстагы бөтөн улуттар да анын мындай мээримдүү адамгерчилигине суктансышып, түмөн чакырым жолду алыс көрбей, ордого көрүшкөнү келип жатышпайбы. Ошого түрдүү боёктуу сымалар менен ал корупштердү сыйып баяндал, жыйнактар түзүп калтырсак, падышанын залкарлыгын кылымдан кылымга жеткирген болот экенбиз деп билдим. Менин билимим абдан тайыз, жазма баян, сыйзуучулук түбүм терең эмес, ошентсе да (алар жонүндө) баяндын баш сөзүн жазып чыктым. Мында падышанын изги иштерини, улуу ийгиликтерин баяндоодо мажирөөлүк кылган элем. Падыша бакырыныздын кичине ак иээтин кабыл коруп, өзгөчө ыйык жолжобонуз менен оорактуу жарыялатысыз. Мындай боорукерлик жасаганызыга иш башында отургандардын бардыгы эле сиз менен сыймыктанабыз. Бакырыңыз

жасаган улуу адамгерчилгизгө тобосу кокко жетип олтурат.

Хүйчаңдын 3-жылы (биздин санактын 843-жылы), Жалган курандын этеги.

### 关于翻译话语之人的奏状

上文所奏，只因为石佛庆等人都属幽特的同族同类人，（他们）必然对自己本国的情况，跟高丽专门派来的使臣到京城以后，恐怕他们说的话中有不利于朝廷的言语。（石佛庆等人）就不再将这些话翻译过来，同时却暗地里马上将这些言语汇报给京城的臣属人。希望皇上赐予刘秀、忠顺诏旨，让他们各挑选能通晓翻译西蕃各族语言而又同国籍没有攀缘同族关系的人，令他们骑乘驿马迅速赶到京城来。这样就可对翻译的话速相互对照参考验证，以避免其中有欺瞒欺骗的情况了。不知可否，谨审定。

会昌三年（公元 843 年）正月十日

### Котормочу табуу жонундо сурануу

Суранып отурганибыз, Шафоңың «сыйктуу кишилер» уйгурлар менен улутташ, ошолор сыңарыпдагы адамдар болгондуктан, алар өздөрүнүн мамлекеттине боор тартпай койбийт. Кыргыздар атайын жиберген злечилик калаабызга келгенден кийин, алар сүйлөгөн кезде уйгурларга пайдасыз сездер сүйленүп кетер бекен деген коркунуч бар. (Шафоңың сыйктуулар) котормочулук кылганда, андай сездердүү которбай аттатып кетиши, кадиресе, ал жерде болгон сездердүү дароо калаада турган уйгурларга жеткире коюшу абдан мүмкүн экен. Ошондуктан, падышам сиз Ли Юхон, Жоң Шүң сыйктууларга тапшырма берин, аларды батыштагы

аз сандуу улуттардын тилдерин шыдым биле турган, кадиресе, уйгурлар менен эч кандай байланышы жок котормочулардан таптырып келүүгө буюруунузду өтүнөбүз. Ал котормочулар аттын жакшыларын минип, ете ылдам калаабызга жетип келиши керек болот.

Котормочулар көбүрөөк болсо оз ара салыштырып, тууралыгын ырасташып турганга жакшы. Ошондо анаи, котормодо соз аттатып кете турган, сезду жашырып сала турган абалдардан сак болсок болот. Ушундай иштесек болобу-жок, тастыктап берүүнүзүү суранабыз.

Хүйчаңдын 3-жылы (биздин санактын 843-жылы), үчтүн айнын 10-күнү.



## «Кыргыз» сөзү кыянаттыкты көтөрбөйт

Кыргыз улутунун тарыхы эң узун экенин жазма булактардан билип, окуп келебиз. Атап айтсак, кыргыз улуту тургай, «Кыргыз мамлекети» деген сөз, биздин саңактан 300 жыл мурда эле, Кытайдын тарыхынын бабасы болгон Сымы Чандын «Тарыхый эстеликтер» (史记) аттуу дүйнөгө белгилүү тарыхында жазылып калган. Бирок, ушундай узак тарыхка ээ улуттун аты болгон «кыргыз» сөзүнө «кыянат» кылуу ушул күнгө чейин басылбай келет. Ал жөнүндө мындан 70- 80 жыл мурда (1940- жылы) кыргыздын өз кезинде китепти эң көп окуган окумуштуусу Талып молдо мынчай кейигени бар: «Жаш теринин бучкагын чоймологондой, кийинки кездерде, кээ бирөөлөр «Кыргыз» деген сөздүн өзүн өйдө- ылдый чоймолой бергүй болду ...»<sup>21</sup> Ушул чоймолоо эмдигечейин токтобой, кадыресе күч алып, бүгүнкү «Жаан айнек» болгон интернетте, арийне кээ бир окуулуктарда, тарыхий китептерде «Кыргыз» сөзүнө кыянаттык кылуу менен, кыргыздын тарыхынын тамырына балта көтөргөн «Кара көлөкө»

<sup>21</sup> «Кыргыздар» Бишкек. «Учкун» басмасы. 2- том, 2004-жылы басылышынын 363- бети.

барган сайын бадырайып көрүнүп келет. Биздин бул макалада «Кыргыз» сөзүнө кыянаттык эки жактан болуп жатат: бирөө, «Кыргыз» деген сөздү «Буруп» айтып, кыргызды тарыхтан удургутуу кыянатчылыгы; Ал дагы бирөө, «Кыргыз» сөзүнүн маанисин бурмалап түшүндүрүү аркылуу кыргыздын түбүн «атасыздыкка» алып кетүү кыянатчылыгы болуп жатат дегенди көрсөтүү максат кылышы. Алда, айттар сөздү баштайлы.

1. «Кыргыз» сөзүн буруп айтуу кыянатчылыгы  
«Кыргыз» деген ушул сөздүн айтылышын жана маанисин изилдөөнүн тарыхы да узун болуп, биз коргон маалыматта, биринчи жолу ушул сөздүн айтылышын, маанисин териштирген киши Кытайдын атактуу чолком таануучусу, географы Жа Дан (780-805) аттуу окумуштуу болгон экен. Ал кишинин биздин саңактын 801-жылы жазылып бүткөн «Чар тараптагы байыркы жана азыркы аймак, дубандардын баяндары» аттуу 40 ором китеби жана ага көштолгон картасы болгон. Ошондо, ал китепке кыргыздарды киргизгенде, «кыргыз» деген сөздүн жазылышын жана маанисин изилдеп коргон. Мында, «кыргыз» деген сөздүн маанисин уйгур котормочудан сураганда, ал «кызыл жүз» деген маанини берет, ошондой айтылат, дегенини карай тыбыштап жазган деген жоромол бар. Бирок, географ Жа Данын Кыргызды ошол кездеги кытай тилинин фонетикалык айтылышы боюнча «ки-ке-си» («基-基斯») деген уч иероглиф менен жазышы «кыргыз» сөзүнүн түпкү аталышына жакын

болжон. Ошого, кытай жазмаларынын көбү ушул жазылышты колдонгон. Таң падышалыгы кезинде ушундай жазылуу жалпылашкан. Ал эми чөлкөм таануучу Жа Дан эмие себептен ал изилдеөсүн баштады дегенде, Кыргыз улутунун аты андан мурдагы Кытай тарыхий булактарында түрдүүчө тыбышталып жазылып жүргөнүн байкаган. Ошого ал анын бир улут экенини билип турса да ар башка жазылышы менен айтылышын, улут атынын маанинин чечмелеп калыпташтырып жазууну максат эткен. Чын эле, кытай тарыхий булактарын карасак, биздин санактан мурдагы 3- кылымда биринчи жолу Сыма Чаңдын «Тарыхый эстеликтер» («史记») эмгегинде кыргызды Хан падышалыгы кезиндеги кытай тилинин тыбыштык айтуулусу боюнча «kek-kun» («𦨇 𦨇 , 𩚵 𩚵 ») боюнча жазган. Мындай жазуунун түбүн изилдеөчүлөр байыркы моңголчо же хондордун айтымы боюнча кыргызды «Qirghun» айтылышы боюнча жазган өндөнот деген жорумду да айтышканы бар. Кытай тарыхы булактарында чын эле кыргыз улутунун атын ар кайсы доордо ар кандай иероглифтер менен тыбыштап туюкткан. Андай көп түрдүү жазылуусу тарыхчылар жагынан, же өз кезиндеги кытай тилинин тыбыштоо жүйесүнөн улам болуусу мүмкүн экенини, бирок ушуунун бардыгы кыргыз деген улуттун аты экенин бүгүнкү кытай тарыхчылары эмгектеринде эч кандай жазганбай эле айтып келе жатат. Ал тургай, биздин санактын 843- жылы кыргыз элчисини кабыл кылган жана ал элчилерден кыргыздардын этнографиясын

сурап, китеп жаздырган Таң падышалыгынын вазири Ли Дайуу кыргыз элчисинен «кыргыз» сөзүнүн айтылышын түз эле сурап, ал китепке кыргыздын улут атын «ke-kuet-sie» (纥扢斯) деп жазган. Бул жазуу кыргыз улутунун өзүнүн оозунан айтылышын сурап 1- жолу тактап жазылышы болгон. Кийин, 843-жылы чын курандын 5- күнү кытай падышасы окумуштуулар менен ақылдашып, «кыргыз» улут атын кытай жазмаларында калыпташтырып, окумуштуу Жа Данын кытайча тыбыштап жазуусу боюнча «Get-ket-sie» («葛夏斯») боюнча атоону бекиткен.<sup>22</sup> «Кыргыз» сөзүнүн кытайча жазылыштарынын көптүгү ошол кездин императорунун коопун бурган. Ал эми падыша атаянын жазмача коолу түшүргөн жогорку жазылыш «кыргыз» сөзүнүн ез атоосуна, кыргыз тилине абдан жакын болгон. Ал эми азыркы тарыхчылар, атап айтканда, кыргыз тарыхын баяндоочулар кытай тарыхый булактарындагы жогорку жазылыштардын бардыгы «кыргыз» деген сөздүн кытай иероглиф менен тыбышталып жазылышы экенини мөөнгөн албай, алса да удургутуп «гиянгүн, тегүн, хиягас, хакас»<sup>23</sup>, ал тургай «жиянкүн» деген сыйктуу «кыянатчыл» айтылыштар менен айтып, кыргыз тарыхы боюнча кытайча жазма баяндардагы

<sup>22</sup> Караңыз, Ли Дайуу «күйчац 1- жыйнагы. Кыргыз хаганына кат», (李德裕《会昌一品集》)

<sup>23</sup> Караңыз, «кыргыз совет энциклопедиясы» 3- том 561-беттеги «кыргыздар» сөз уясына.

«кыргыз» сөзүн оз олутунда которуп айткысы келбей жүрөт. Анын себеби, Никита Яковлевич Бичурин (1777- 1853) кытайча Таң доорунда жалпылашкан «黠夏斯» жазылышын «Хагас» деп тыбыштап, 19-кылымдын кытай тилинни окулушу менен чалгырт жазып салғандыгы башкы себеп болгон. Андан кийинки Бичурыдан пайдаланган эмгектерде бүт зе «кыргыз» сөзү «хагас, хакас» болуп жазылып, байыртадан жаркын тарыхы бар, жазмаларда айкын жазылып. Калган кыргыз тарыхын будемүктөштүрүүгө алып келинген. Бышыктал айтканда, кыргыз тарыхы кытай жазмаларындагы түрдүүчө жазылган иероглифтердеги «кыргыз» сөзүн, кыргыз тилин өз ичине алган башка тилдерге «кыргыз» деген түпкү аталышы менен которуп жазгана да анаи кыргыз тарыхы төп баяндалган болот. Себеби, кыргыздын тарыхын, тегин, жайгашуу ордун так билүүгө кытай жазма булакары гана негиз болуп берет. Бул сөзү академик В. В. Бартольддин сөзү менен айтсак: «...бир кыйла мурунку кытай тарыхий чыгармаларына караганда, кыргыздар жөнүндө бир топ толук маалыматтарды табабыз.»<sup>24</sup> - Дейт. Чынында, академик Бартольд да кыргыздар жөнүндө жазган маалыматтарынын бардыгы Бичурыдин котормосун тақоол кылып, кытай тарыхы булактары боюнча далилдеген.

Айтмакчы, «кыргыз» сөзүн кытай

<sup>24</sup> В. В. Бартольд «Кыргыз жана кыргызстан тарыхы боюнча тандалма эмгектер». Бишкек. 1997. 20-Бет.

жазмаларында тактап айтуу аракети илгертеден азырга чейини болгонуна, ал тек бир гана улуттун аты экенин ырастоо аракети кинчы кылымдардан бери келе жатканына карбай, кыргыз тарыхын баяндалган тилдерде кытайдын байыркы иероглиф тыбыштап айтусун азыркы тыбыштап айтууга ыктатып барып, ал же кытайча айтылуусу эмес, же кыргызча айтылуусу эмес, атап зе айтканда, эч иереседе жок болуп чыгуучу тилге, сөзгө айландырып, ачык-жарык тарыхка «кара колөко» түшүрүү максатына жеткенин калганын айтуу кези келип турат. Төмөндо, пайдалануу үчүн, кытай окумуштууларынын изилдөө ийгилиги катары тыянакталган «кыргыз» сөзүнүн ар кайсы доорлордогу иероглифтик жазылуусу жана ошол доордогу, азыркы айтылышын салыштырып берүүнү туура көрдүк.

Бул салыштыруу жадыбал кыргыз тарыхын изилдөөчү тарых илимдеринин доктору Бац Жиенин эмгегинен пайдаланып түзүлдү.

Мында айтмакчы, узаккысы, 843- жылы Кытай императору «кыргыз» сөзүнү түрдүүчө жазылышы бир зе улуттун аты экенин ырастап коолу түшүрсө, жакынкысы, кытай окумуштуулары ар доордогу кытай тилинин фонетикалык өзгөчөлүктөрүнө салып, ошол ар түрдүү жазылыштардын бир зе улут атынын түрдүүчө айтылышы экенин далилдеген изилдөө ийгиликтери «кыргыз» сөзүнүн кытайча ар кайсы доордогу иероглифтик жазылыштарын бүт зе «кыргыз» деп которуу жана түп нускасы боюнча атоонун негизи

энчак жараганына негиз болуп берет. Ал эми, түп нускасы дегенибиз, «кыргыз» деген сөздү ушул улуттун өзү байыртадан кыргыз эле деп келгенин, «кыргыз» байыркы орхон-энесай ташка тамга басылган жазууларда кенири айтылган. Ал Арап-Парыс жазмаларында да «кыргыз» сезу анча- мынча тыбыштык удургуулаарга учураганын эсепке албаганда, «кыргыз» болуп эле жазылып жүргөнүн көрсөткөнүбүз эле. Ушул негиздерге сүйөнүп, ар доордогу кытайча жазылган «кыргыз» иероглифтик жазууларын бүт эле «кыргыз» деп алсак болот. Аны «Гянгүн, Жянкүн, Хягас, Хакас» деп удургутуп атоонун кыргыз таанууга зияны көп, ал байыркы кытай тилине жана кыргыз тарыхына кыянаттык болот.

**2. «кыргыз» сезүнүн маанисин бурмалоо кыянатчылыгы**

«Кыргыз» сезүнүн тарыхий жазмаларда айтуулусун буруп айтуу кыргыз тарыхын удургутууга алып кетсе, эми «кыргыз» сезүнүн маанисин чечмелейбиз деген шылтоо менен «40 кыз» анызын баш кылган аныздарды улутка тацуулап, тарыхы бар, бирок «атасыз» улутка айланыруу «кара колеке» кыргыздын башында айланып жүргөнүп да нечелеген кылымдар болду. Ушул эле «40 кыз» уламышына мындан 100 жыл мурда, кыргыздын бириичи тарыхчылары, окумуштуулары ачууланып, ал тургай ыйлаганга чейин барганы (Белек Солтоноев), кейигени, арданганы бизге белгилүү. Биз ошол ардануулардан

ушул күнү да сабак алсак болот. Ал учун арданган тарыхчы, салжырачыларбызыздын сөздөрүнөн үзүндүлөрдү окуйлу. Османалы Сыдык уулу: «кыргыз кырк кыздан», - деп Шайых Мансурдун бир нече ақылга макул болбогон жомоктору айтылып келген. Көрпө-тери алдан алуучулардын сөздөрү жанымдан өтүп, он беш жылдан бери антарып, текшерип, 200 мин кыргыздын ата-бабаларын таратып, Адам алейи саламга жеткиздим. Биз да асыл заттан экенибизди билсии учун, 15 жылдык мээнитимди бир саатча корбай, калем термете баштадым.<sup>25</sup> - Деп, ардануу менен эл кыдырып «Муктасар тарыхы кыргызыяны» жазыптыр. Андан соң, кыргызда китептىң эң көп окуган Талып молдо: «кыргыз деген кырк кыз деген сөздөн келип чыккан дешет. ... Оз тилинде жазылган белгилүү тарыхы жана тарыхты терең билген кишиси болбогон кыргыз эли «кожом айтты, кырк кыздан тараган эженбиз» дешип ишенип калат. «Кырк кыз көбүктөн бойкат болгон, дагы кырк кыздын сарайында бир кызыл ит жүрчү эки, кыргыздын теги ошол» дегениди ойлоп чыгарып, кыргызды «Акеша» аттуу саабага байлап айткандар да болгон. Бул сөздөр божомолдорго, шылдындоолорго байланышканы сезилип турат, ал сөздөрдө эч кандай деле чындык жок»- дейт.<sup>26</sup> Кыргыздын тарыхын бириинчи жолу өз

<sup>25</sup> «Муктасар тарыхы кыргызыя» аттуу китептин 1985-жылы «Шинжаң жаштар басмасынан» кыргызча басылышы, 11-бетте.

<sup>26</sup> «Кыргыздар» бишкек «Чукун» басмасы. 2-том, 2004-

тилинде жазган Белек Солтоноев: «1895- жылдын аятына жакын бир күнү Фирунзе (азыркы Бишкек) калаасындагы бир дүкөнчө кирсем, жыйылуу турган көп китеп бар экен. Китеңтерицизди алыш беризиз, көрөйн десем, дүкөнчү бир топ китеңтерди алдымадойду. Биљүмде дүкөнчү өзбек болсо керек зле. Китеңтерди карасам, «каптийек», «сополдияр» сыйктуу китеңтер экен. Жакшы, сулуу тышталган үчтөрт китеңти кайта алганда, ал эмне китеңтер? көрсөтсөнүз, дегенде, булар тарых китеңтер, сизге ылайыгы жок, деп кайтадан алыш койгондо, тарых китеңтер дегениниң кызыгын, тарых кабарын карыялардан уга келгенимден отө каадаланып сурай баштадым. Бербеди. Сатыңыз десем, саган тарыхтын кереги жок, кыргыз кырк кызды ээрчиген бир иттен тараптан, атаңар ит, энечер кырк кыз, дейт. Бул сөзгө аң-таң калып, дүкөнчүпү бир аз карап туруп, жаш башым ызалыктан ылай жаздал, жанымдагы жолдошумдан уялганымдан араң басып кеттим. Кыргыз анык зле иттен тараптанды? деп көбүрөөк ойдо калдым. Ошондой баштап кыргыздын анык кайдан тараптын чыкканын билмекке орусча, мусулманча китеңтерди издең таап, ала баштадым...»<sup>27</sup>. Ошону менен «Кызыл кыргыз тарыхы» аттуу китең жазылган. Андан да катуу арданган киши Балыкооз санжырачы болуптур. Ал киши оз санжырасында: «...арап тарыхчылары,

жылы басылышынын 363- бетинде.

<sup>27</sup> «Кызыл кыргыз тарыхы» «Шинжан әл басмасы», 2000-жылы басылышы, 101-102- беттер.

эшендери, кожолору атабызды кыргызбай кылып, аны кырк кыздан туудуруп, ал кырк кызды шаа (шах) мансур деген олужынын көбүгү менен бойкат кылып, ал (шаа мансурду) Мухамметтин саабасы «Укка шаадан» таратып, ошонун тукуму кылат. Ошону менен кыргыз таза арап тукуму болот. Бул мээси бар адам айран кала турган иш»<sup>28</sup>, - дейт, катуу арданып, андан соң, өз санжырасында Шаа Мансур ким экенин, анын «канал да ак, мен да ак» деген уламышы кандай айтылганын так жазып, ез кезинде, эшендер соғизимди таратканда, кайсы бир элди соогүнөн мусулмансындар дегенге көндүрүү үчүн түрдүү азыздарды, тотемдик жомокторду курашып чыкканын, ошонун күчтүү далили «40 кыз» азызы экенини катуу айттып, тээ байыртадан бери тарыхы бар, маданияты бар кыргыз элин кечээки 10-кылымда жашап өткөн Шаа Мансурдун тукуму кылганына Балыкооз санжырачы абдан кейиген, арданган.

Ал эми Шаа Мансурдун ким экенини таанылуу тарыхчыбыз Аивар Байтур мындай айтат: «Ал соғизимдин алгачкы өкулү болуп, толук аты «Усеин Ибни Мансур Аллаж» экен. Ал жаңы санактын 858-жылы Ирандын Тур шаарында туулган. Пахта атыш менен күн көчүрүп, кийин софулук жолуна кирип, софулукту үгүттөгөн. Анын негизги таалиматы «Инал ак, Минал ак» (ак Худа менде корулду) деген

<sup>28</sup> «Балыкооз санжырасы» [www.bizdin.kg](http://www.bizdin.kg) Электрондук китепканасы».

алдамчылык болгон. Ал обектив чындыкты четке кагып, өзүнүн субъектив оюн чындык деп караган. Анын мындай караштары ошол кездеги феодалдык окуяларды төгүндөө болуп, исламга жана ислам философиясына карши болгондуктан, мусулмандар соту алдамчы күнөөсүнө айылталып жаңы санактын 922- жылы Араб Аббасия халласы жагынан кескиленин өлтүрүлген.<sup>29</sup>

Көрсө, бир кылым мурда зле кыргыз тарыхчылары катуу арданган бул кыргыздын тарыхын бурмалаган аңыз бүтүнкү күндо абдан күчүнө кирип, «kyргыз» деген сездү издеген интернеттерде «kyргыз улутунун атынын мааниси, 40 кызы» болот деп жазылуу турат. Ошону менен, «kyргыз» сезү «kyрк кызы» менен тең ата болуп эркин жашай баштаган кез болду. Буга арданбас адамдарбыз анын илимий негизи, же элдик негизи жок экенин ойлоп койбай келет. Илимий негизи жок экени, бул аңызда айтылгандай адам кобүктөн бойкат болбайт; Ал элдик негизи жок дегени, бул кыргыз улутунун зл ичинде жаралган тотемдик жомогу змес, софучулдар ойлоп таап, аны молдоловорго жаттатып, таңуулаган нерсе болчу. Анын түбү- жайын сурабай, кээ бир окумуштуулар 1960-жылдарда зл ичинен чогултулган элдик адабиятта кыргыздар өзү айтып берген дегенге шилтеме жасашып келүүдо. «Эл ичинен» дегенгө баятai

<sup>29</sup> Айвар Байтур «Мұктасар тарыхы кыргызия» китепке түшүндүрмө. 1985- жылы «Шинжаң жаштар басмасы» 251- бет.

айтылгандай 10- кылымда тараганы чын, анын таратуучу автору да бар. Бирок, бул аңызды кыргыз аңызы дегендөн корө, Шах Мансур софизимчинин аңызы болуп, аны кыргыз молдолоруна үйретүп кеткен десек өз ордун табат. Кыргыз эли «40 кызы» аңызын өз улутунун атынын чечмеси кыла албайт. Ал – кыргыз тарыхына кыянаттык кылган сандырак.

«Кыргыз» сезүнүн чечмесин кыргыз улутунун өзүнүн эң байыркы уламыштарына негиз, мындай нече кылым мурда зле жазмача маалыматтарда туура чечмелеген. Аида ошондөн үзүндүлөр келтирели. «Телгиул Эхбар» аттуу беделдүү китепте: «„kyргыздар тегинде, огуз хан урпактарынан болгон, түрк урууларынын чоң уруусу, кадиресе Огуз хандын жакындары жана жан кишилеринин тукумунаң экен. «гуз» сезү «огуз» сезүнүн кыскарышы болуп, «гуздар» хыжарыянын 5-кылымынаң мурда, ислам жерине барган. Ислам дининdegилер менен Гуздар арасында көптөгөн окуялар болуп откан экен. Огуздар мусулмандар жагынан «гуз, гузийе» деп аталып наам чыгарган. Түрк сездүгүндө (тилинде) «курук – Талаа» маанисин бере турган «kyргызы», арийне «kyр (талаа) гуздары» жер мааниси менен айтканда, «гуз кыры» (гуз талаасы) деген маанилер менен аталат. Мындай болгондо, «kyргыз» деген аталма «курук – чол», кыр- талаада жүрө турган Гуздарга эничилүү ат болуп калган. Мейли кандай болгону менен, «kyргуздардын» (kyрдагы Гуздардын) ата мекени Орустар жана башка Европалыктарга чейин атактуу

болов келген «Ала- Тoo» кыркалары эсептелет. Бул тоону «Ала- Тoo» аташтын себеби, аталган тоо дайыма · кар · менен · капиталып, · жаз · саратан күндерүнде, кээ бир болгунун кары эрип ала- була көрүнгөндүктөн «Ала- Тoo» деп аталған. «Алтай» сезү «Ала- Тoo» сезүнүн өзгөртүлмөсү болгон...»<sup>30</sup>. дагы бир беделдүү китең Нежим Асым түзгөн «Түрк тарыхы» аттуу китең болуп, анда ошол эле «кыр огуз» сезүндөгү огузду мындай чечмелеген: «Огуз – Гуз сезү байыркы түркү тилинде «choz dайра» маанисин туюнткан «огуз» (Euguz) сезүнөн өзгөргөн болушу мүмкүн. Андай болгондо, «кыргыз» деген сез «кыр огуз → кыр гөз → кыр гуз» болуп өзгөрүү натыйжасынан айтылган болот. «кыр огуздун» маанини «кыр дайра» кадиресе «сталаа дайрасы» болот. Мындан кыргыздар байыркы убакта жашаган жергеси – Энесай жана Анкара муран (Ангара) дайраларынын кең жайык түздүгүндө экенин туюкткан сын атооч ашыктап айтылганы билинет. Андай болушу, байыркы кездерде, көптөгөн урук-уруулар өздөрү жашаган жерлердин аты менен аталған. Кээ бир жорумаларга карагаңда, «гуз» сезү да «огуз» сезүнөн өзгөргөнү айтылат»<sup>31</sup>.

<sup>30</sup> Карапыз, «Телгиукул Эхбар» 1892- жылы Орунборг басмасы 1- том 256- бетке. (бул Эмин Турсындуң кол жазмасына негиз берилди).

<sup>31</sup> Карапыз, «түрк тарыхы» Нежим Асым түзгөн. Ижариянин 1316- жылы «Истанбул басмасы», 120- бетке. (Эмин Турсындуң кол жазмасына негиз берилди).

«Кыргыз» сезүнүн маанинин чечмелегенде, «кыр- огуз» (талаа огузу) деген маанини айтсақ, ата-бабанын тарыхына кыянаттык кылбаган болобуз. Кадиресе Абулгазынын шежиресинде айтылган «Огуздун 24 небиресинин бирөө кыргыздар» деген айтымга так түштөт. Ал эми «40 кыз» уламышы улуттун атын түшүндүрүп бермек турсун, урпактарды ардантып, ыйлаткан жорук болот. Тарых адамдардын байыркы маданиятын, баскап жолун айтып берип, ата-бабасынын иштери менен уриактары сыймыктанып жашоого алып барганды, анат өз кызматын отөгөн болот. Кордонтуу, ардантуу сандырактарды тарыхтын элегинен түшүрүп салганды, анат тарыхка илимий мамиле жасал, улутка пайдалуу иштеген болобуз.

## Кыргыздын ай, жыл санагы (календары)

Сөзүн учу. Кыргыздар Эне- Сайдан Төнир- Тоо онурунө сыйлыгып келгенден кийин, өзүнчө ай, жыл санак эсепчилигин колдоно баштаган. Ал жалпы улуттук дентгээлде колдонууга жетишп, калиташтырганы көрүнүп турат. Себеби, ар бир айдын аттарынын аталышы өзү жашаган географиялык чөйрөдөгү табият кубулуштары, болуп да асмандағы жылдыздардын аракет орундарына ылайыкташтырылган. Алып корсетсөк, кыргыздардын азыркы жайгашуу орду жалпысынан түндүк көндик  $20^{\circ}$  -  $40^{\circ}$  алкак ортосунда болгондуктан, күндүн түндүк алкактарга оошуусу, ай менен үркөрдүн бир жыл жана бир ай ичиндеги айлануу аракети ушул түндүк көндиктин мыйзамына төп келген. Төрт мезгили айкын көрүлүү өзгөчөлүгү сакталган. Мына ушул төрт мезгили белгилери айкын географиялык шартка жараша, ай аттарына кыргыздардын тоо- таштарында дайыма жашаган кайберендердин туут айлары тандап айларга ат кылып коюлган. Корсө, кайберендердин төлдөө убакты табият мыйзамына катуу моюн сунган. Кайберендердин туруктуу төлдөө мыйзамына карап, айдын, жылдын аба ырайы өзгерүшүн билип, ошол билимдери аркылуу өздөрүпүн өндүрүшүн, көчүп-конуу тиричилигин, айдан- кыштан оттүү ыгын

жайгаштыра алган. Ошондуктан, биз кыргыздын ай аттарынын аталуусун жөн гана 12 айдын ысмы деп карабай, өз кезинде ар бир айга чогултулган жорөлгөлүү табият таануу илими деп карайбыз.

Байыркы кыргыздарда да айдын аттарын өзүнчө атоо салты бар экенин «Жаңы таңнаама» аттуу кытай тарыхынан окуйбуз. Анда кыргыздар жылдын башын «баш ай» деп атайдеп жазылган. Ал эми кыргыздар Эне- Сайда жашаганда түндүк көндик  $40^{\circ}$ -  $60^{\circ}$  алкактан жогору географиялык орунда болгон. Ал кезде кыргыздар бир жылды «жаз жана кыш» деген эки мезгилиге гана болгөн. «Таң атардын буурул түн» аталгандай түндүк уюлдуун кылдоосунда турган кыргыздар айлардын аттарын өздөрү байкап-ат коюп алган тоо жылдыздардын көрүнүү айлары боюнча айларга ысым кылыш (мисали, козу айы, улак айы ж. Б.) коюп колдонгону тарыхта жазылыш калган. Бирок ал айлардын мүнөздүү белгилери, анын эл турмушунун өндүрүштөрүнө асыгатуу жактары, элдин жашоосуна байланышуу жактары бизге жетпели. Ошого биз байыркы кыргыздардын ай эсепчилигин ай аттарын колдонуу тарыхы деп гана эсептейбиз. Кыргыздардын турмушунда, күн, ай, үркөрдүн аракетин, алардын аба ырайына таасири билүүсүн байыркы тилде эсепчилик деп атаган, ал эмики тил боюнча, календарчылык деген түшүнүккө туура келет. Күн, ай, үркөрдүн аракети, алардын таасири менен корулгөн табияттагы кубулуштарды жоруп сүйлөгөндөрдү сарэсепчи, сарэсеп кишилер атаган.

**Күн эсепчилиги.** Кыргыздар бир жылды төрт мезгилге айын болуп, аны ондурушунде пайдаланып, ал төрт мезгилде малчылык, дыйканчылык ондурушун кандай орундаштырууну билишет: төрт мезгилге болүүдө, күндүн, айдын жана үркөрдүн ордуларына байкоо салуу аркылуу болушкон; жан-жаныбарлардын жашоо мыйзамына байкоо салуу аркылуу төрт мезгилди болушкон; мында түндүк жарым шарда жашаган жаныбарлар күндүн түндүк жарым шарга оошуусуна ээрчий «келгин күштардын» келүүсүне, күндүн түштүк жарым шарга оошуусуна карай күштардын кетүүсү; кээ бир айбандардын чээлгө кириүүсү мезгилдерди так болүүнүн белгилери болуп берген. Ошол табият жана анын мүчөлөрүнүн мыйзамын асмандағы жылдыздардын (күн, ай, үркөрдү өз ичине алган) аракетине байлан түшүнүү билимшіш кыргыз эли жетишиш алган. Жан-жаныбарлардын жашоо мыйзамы асмандағы жылдыздардын аракетине кынтыксыз шайкешип жашоодой сырны билип, алардын табият мыйзамын кыргыздар өздөштүрүүгө макул болгон. Өздөрү жашаган тоолорду, ак боз үйдүн түндүгүн «күн елчөгүч телескоп» катары пайдалана билген. Мында, күндүн узараар, узарып токтош айларын, күндүн эң кыска айларын, күндүн кыскарып токтош айларын эч кандай аспаптык елчөөлөргө көз караңдысыз зле эсептеп чыга ала турган жагдай эл ичинде ушул күнгөчө бар зле эмес, жалпылык катары бар болуп турган кези. Күн эсепчилигиде, биринчилен, күндүн тийин

мерчемдерине карай эсеп чыгарган. Бир күндүк маалдарды батыш жагынданы тоого күн чалуусун карал туруп, күн тоо-тоонун башына чалгаңда, күн тоонун капталына түшкөндө, күн сайга түшкөндө, күн төбөгө келгенин (түш болгонун) эсептеп билген. Экинчилен, көлөкөнүн түшүүсүне карай эсеп чыгарышкан. Түш оогондо чыгыштагы тоолордон ала колоко самсаалаганда, адам жана заттардын колокесүнүн кейпине (эрте менен узун колөкө сол жакта, түштө кыска көлөкө как аркада, түштөн кийиш көлөкө оц жак капталда) байкоо салуу сыйктуу көлөкө карай күнүмдүк маалды байкап, күнделүк убакытты saat урунбай туруп так биле алышкан. Ал ак боз үйдү ото елчөмдүү күн эсептөө куралы кылышкан. Ар бир ак боз үйдүн чамгарагы телескоптук кызматты аткарган. Түндүктөн түшкөн күндүн ордуна карай кайсы маал болгонун билишкан. Кыргыздар ак боз үйүнүн эшигин, ар дайым чыгышты каратып тигишет да, күн чыгыштан чыкканда, түндүктөн түшкөн күн эшиктин кыйгач каршысы, ак боз үйдүн эр жак капшыты жактагы ууктун башына чачырап түшет, аны күн тийген маал аттайт; андан күн ылдыйлап түшүп керегенин башына келет. Аны козу түш маалы аттайт. Ошондоң күн жерге, үйдүн ичине түшүп, тор жакты бойлой жылат. Төрдүн как ортосуна түндүктүн күнү түшкөндө, чак түш маалы аттайт. Андан ашкананы көздөй жылып, ашкананын оозуна келгенде эрте бешим маалы болот. Айтор ошол жүрүш менен элчи жактын керегесине жармашып, уугунун башынан күн олтуруп кетет.

Мындаңча айтканда, эр жак канталдан түшкөн күн эпчи жак канталдан чыгып кетүүсүндөгү жылыш ордун ар бир saat маалы катары эсептөп биле алышат. Ал эми, бир жылдын айларынын ичинде күндүн кыска, узун боло турган убактарын, күндүн кайсы чокудан отурган ордун белгилөө аркылуу билишет. Мында, күндүн батыш тоо кыркасына отуруу ордун бир нокотко белгилеп, күнде ал нокотко жетпей отурганына карай канчалыктан кыскарып же узарып бара жаткан мерчемин белгилейт. Ал күндүн узарып-кыскаруусун ак боз үйдүн түндүгүнөн түшкөн күндүн орду менен белгилөө ыкмасы да көп билимдерди чогулткан. Күндүн эң узун болгону эр жак жабыктан түшкөн күн эпчи жакка жылганда, коломтону кечип отүүсүн белги, кылган. Коломтону кечип отма күн теке айынын 20 күнүнө туура келип, күндүн узарын токтогон кези экенин билишет. Ошондоп кийин, күн сайын түндүктөн түшкөн күн коломтого жетпей, тор жакка жылып бара жатканын күн улам кыскара баштады деп билишет. Ал күн менен түндүн тенелгени тогузудун айында, чын куранда болоорун да ак боз үйдүн чамгарагынан түшкөн күндүн отүү мерчемишин билишет. Күндүн эң кыска кези бештин айынын 15 караңгысы, «токту тойбос, чомүч кургабас маалы» болуп, анда күн эр жак жабыктан түшүп, жүктү бойлой, коломтодон алда канча алыс менен, эпчи жактан олтуруп кете бергенине баам салышкан. Мына ошентип, кыргыздар ак боз үйдү жер шары катары пайдаланып, күндүн түндүк

жарым шарга оошуусун ак боз үйдүн түндүгүнөн түшкөн күн коломтого келип (回归线) кайтуусун мерчем кылыш белгилешкен. Күндүн аракетине карай бир күндүк, айлык жана жылдык эсепти билүү кыргыздын айтылуу сары эсеп кишилерине гана таан эмес, эр-аял бардык эле адамдардын жонөкөй сабаты катары жалпылашкан. Бул жагдай кыргыздардын ай аттарын колдонуунун күчтүү негизи болуп бере алат.

Үркор эсепчилиги. Күн, айды кыргыздар өздөштүрүп колдонгондо, үркор жылдыздын өздөрү жашаган турмушка түз таасирин тийгизерин эрте билишкен. Үркор ааламдагы башка жылдыз топторунун ичинде жер шарына салыштырмалуу жакын жылдыз тобу болуп, ал саманчынын жолу жылдыздар системасындагы жылдыздар тобууну эсебинде каралат. Үркор жылдыз тобуун эл арада кыскартып «M45» менен белгилеген. Анда бардыгы 200 дой мүчө жылдыз болгон. Бирок адамдын көзүнө даана, жаркырак корүнгөнү б гана жылдыз болуп, кебетеси чомүч сымал, (чомүчтүн баш жагы) учөө алдыда чогуу, экөө алардын аркасынан, (чомүч сабы) чубай ээрчиген жылдыз көрүнөт. Үркорду кыргыздар тыкыр байкап, анын аракетин адамдын аракети сынары көркөм ойломуна айландырып таанышкан. «үркор, үркор, үч жылдыз, үркүп кайда барасын?» деген асман заты менен сүйлөшкөн элдик айтымды калыптандыруу аркылуу үркордун аракетин элгө билим катары тараткан. «үркор чыкты чоп үркөт, эл жатарда үркөр жамбашка түшсө, жазга таандык

болгону», деген сыйктуу айтымдар үркөрдүн аракетин такай баамдал турганды көрсөттөт. Үркөр теке айныны 20- күндерү чыгып, түндүк жактан көрүнгөндөн (кун кайткандан) тартып, түштүктүү карай ар күнү, ар айда жылып (сапар тартып), үчтүн айныны 20- күндерү үркөр как тебегө келип, кыргызда «үркөр тебегө келгендө үч айлык кыш бар» деген айтм калыпташып, ошондон төбөдөн ооп, кулжа айныны 10 жаңысында, үркөр түштүккө олтуруп, 40 күн көрүнбөй калат экен да, кайра текенини 20 күндерү чыгат болуп, айланып сапар тарткан. Ушул сапарында, ар бир айда айдын белгилүү күндерү ай үркөргө жакындашып, кадиресе коюндашып аралап өтөрүн байыркы кыргыздар байкаган. Ал азыркы илимде да ырасталып, ай жылдык сапарындағы ар бир айда үркөр жылдыздар тобуна жакындал же аралап өтүү жүрүшү болорун, ошондо ай үркөрдү жана аны кээ бир жылдызын далдалап өтө турганы байкалган. Кыргыздын зәлдик билиминде, үркөр жөнүндө үч чоң эсеп иштелип чыгып, аны зл турмушуна колдоно билген. Бириńчи, ар бир айда, ай үркөр менен бир жолу жакындашып отөт деген турмуштук эсеп тыянағын калыпташтырып, аны «тогоол» атаган.

**Тогоол.** Тогоолду кытайча «月掩昴星团» деген маани менен туяңтуп, кыргыздардын сез алымындаи түшүнүккө көлтирген. Тогоол негизинен ар бир айда, айдын айлануу сапарында, айдын үркөр жылдыз менен жакындашуусунаи, аралап өтүүсүнөн болгон аба өзгөрүшү болгон. Кыргыздар айдын

үркөрдү аралап өтүү, жандап өтүүсүн «жакынтаан» тогоду, аркан бою өттү, коюн колтук өтүштү» деген сез айкаштары менен белгилегенине караганда, ал экоенүн аракетин оздоштуруп алганы билинет. Эмис үчүн тогодду ошончо ыкыластуу байкайт дегенде, тогоол убактында сезсүз аба ырайында озгөрүш болуп, жаан-чачын болот экен да, адамдар тогоол мезгилинде көчүп-конуу жана башка өндүрүш иштерин баштабайт экен. Болуп да, тогуздуу айы (17 тогоол), жетинии айы (15 тогоол), бештин айы (13 тогоол), үчтүн айы (11 тогоол), бирдин айы (9 тогоол), жалган куран (7 тогоол), чын куран (5 тогоол) сыйктуу тогоолдордо аба ырайында чечкин озгөрүштер болорун абдан байкашкан. Эл ичинде «жети тогоол откөргөн жерде эмис таң, жети мүчөл жашаган эрде эмис таң?»- дешип, ушул жети тогоолдон кийинки айлардын тогоолун тоготушкан эмес. Башка айдагы тогоолдор салыштырмалуу жумшак өтөрүн, кадиресе, теке айында тогоол болбой, баш оонашын (21 тогоолу), аяк оонашыкы (19 тогоолу) билинер- билинбес болуп өтөрүн кыргыз эсепчилиги таамай байкал чыккан. Тогоолдор ичинде, тогуздуу айныны 17 жаңысында боло турган тогоддуун оз белгилери менен отушу бүткүл бир жылдын нарктуу- нарксыз отушун белгилей турган мерчемдүү тогоол деп караган. Бул маал как күн менен түндүн төнөлгөн кези, мерчемдүү кезең экенин ай менен тогоддуун отушуу аракетинен байкаган. Ошол тогоолго карай мал жайыттарын, кышкы камылганы жасашкан. Ошого үркөрдүн адамдар

турмушундагы таасири чоң болгон. Экинчи, үркөр «отурат» деген түшүнүк калыпташып, кулжа айынын бир тогоолунан кийин «үркөр жерге түштө, үркөр отурат» деген айттым менен үркөр асмандан көрүнбей калган маалды, тогоолсуз ай аташкан. Үркөр жерге түшкөндө, жердин алды ысып, чөп дүркүрөп өнүп чыгат экен. Үркөр жерде экенин билүүнүн эң чоң белгиси какыр жерде күлдүү күчүк жер казганин белги кылган. Үркөр жердеги кезде ачыткан кымыз ысык жана жагымдуу болот дешип, үркөр чыккыча болгон 40 күндүк кымызды аздектеп ичишкен. Үркөр жердеги кезде жерге сугатты баса кюшуп, эгиндин осуушу күтүшкөн. Учунчү, үркөр кулжапын (май айынын) башында олтурса, текенин (июл айынын) тамыз маалында кайрадан көрүнгөн. Үркөрдүн чыккан маалы «үркөр чыкканда, тамыз жерге түштү» деген түшүнүк калыптанган. Тамызда жайдын ысыгы күчөп, бут жайдын толгон кези болгон. Жай чилдеси түшүп, мал-жанды суу бойлотуп, ысык уруунун камылгасын иштеген. Үркөр чыкканын күлдүү күчүктүн жер казбай тарап кетүүсү жана тундуктөн түшкөн күндүн коломтону кечип етүүсү сыйктуу белгилерден билишкен. Айтор, үркөрдү байкап, аның аракетин күндөлүк турмушуна колдонуу эл ичинде жерөлгөсү боюнча келе жатат. Ушул үркөрдүн кыймылына караң тиричилигин жайгаштыруу кыргыздын үркөр эсепчилигин колдонуунун чоң негизи болорун айтсак болот.

Үркөр менен айдын тогошуусу деген кыргыздын тогоол эсептөө мыйзамы: тогоолду ар

жылы тогуздум айынын тогоолунан баштап анын белгилерин эсептей баштайт; бир жылда жети тогоолдуң белгилерин дыкат байкайт; тогоол күндөрдү эсептөөдо, ошол айдын жаңырган күнүнен баштап эсептелет (азыркы күн эсеби эмес); ар бир айдагы тогоолдор: тогуздум айы 17 жаңысынан тогойт, анда тогуз белги көрүлөт; жетинин айы 15 жаңысынан тогойт, анда жети белги көрүлөт; бештин айы 13 жаңысынан тогойт, беш белгисин көрсөтөт; үчтүн айы 11 жаңысынан тогойт, тогоолууда үч белги көрүлөт; бирдии айы 9 жаңысынан тогойт, тогоолунда бир белги көрүлөт. Жалган куран 7 жаңысынан тогойт; чын куран 5 жаңысынан тогойт (ушул жети тогоол аба ырайында чоң өзгөрүштөр жана айкын белгилери менен келген), бугу 3 жаңысынан тогойт; кулжа 1 жаңысынан тогойт. Текеде үркөр олтургандык үчүн тогоол болбойт; баш оона 21 жаңысынан тогойт, тогоол белгиси айкын эмес; аяк оона 19 жаңысынан тогойт, тогоол белгиси айкын эмес.

Ай эсепчилиги. Кыргыздар ай эсепчилигин колдонууда, бир жылды 12 айга бөлүп, ар бир айдын жаңырышын бир ай санаган (ал мейли канча күнде жаңырыс, мисалы, кээси 30, кээси 31, кээси 28 күнде жаңырып калат). Андан соң айдын табият белгилерине караң, өзү жашаган географиялык алкактагы өзгөчөлүк боюнча, 12 айды төрт мезгилге болуп: жаз айлары – жалган куран, чын куран, бугу; жай айлары – кулжа, теке, баш оона; күз айлары – аяк оона, тогуздум айы, жетинин айы; кыш айлары –

бештін айы, үчтүн айы, бирдин айы болуп болунған, аңчылық, малчылық, дайканчылық өндүрүшүн ушул торт мезгил болонча жайгаштырган. Ал эсепчилигінде, ар бир жаңы айды корүү, таазим, кытуу кыргыздын жашоо ырымына айланған. Ал жаңырган күндү зеп туроо ар бир кишиин милдети катары көнүлгөн. Ал жаңырган күндү «ай тууду» деп атайды да, үйдөгү адамдар талаага чыгып, айга салам берип, тилем айтуу ырымын иштейт. Сары эсепчилер айдын туулган кебетесине сереп салат: айдын кебетеси эки учу учтуу, озү ишке кыңырактай келип, тунук ак туулса, ал айда тоң каатчылык- жутаң болбойтко жоруйт; ал сары, кызыл түстө болсо, чалкалап көрүссе, дагы башка белгилери болсо, ар бир белгисине караң жоруп, ошол айдагы тиричилик, кочтү- конду, ондурушүн жайгаштырат; ал ай жылдын кайсыл айы экени, бул айда аба ырайында, табиятта эмне белгилер корүлөрүн элгө божурайт, ушул ай тууган күндү ошол айдын биринчи күнү деп санап, бул айдын ишче жаңысында тогоол болоорун эскертет; бул айда айбандардын туут- куут абалы, эмне мезгилдер болорун алдын билет; ургаачылар «ай көрүү» эсебин ичинен тыянактап алат.

Малчылық өндүрүшүндө. малчылыгын – жаздоо, жайллоо, күздеө, кыштоо жайыттарына болуп мал багуу; жаз төл алуу, жай ак түшүмдерүү алуу, күз мал семиртүү, кыш мадды елтүрбөй алып чыгуу жумуштарын иштеген. Майдалай карасак, жалган куранда топоздун толун алууга (бодо мал жалган куран айында толдай баштайды) – Султаналы

Борбодой) камданат; чын куранда ушак маалдын телү алынат; бугуда мал кекө тоюп калат. Айгыр агытылат. Кулжада жазғы кыркым болот. Теке айынын 20- күнүнен кийин топоз буказын жүгүрүгүнө байкоо салынат. Ал өз маалында жүтүрүп, кызуу жүгүрсө жыл жакшы келетке жорулат. Аяк оонанын мыйзам маалында чөп чабуу башталат. Тогуздум айында чөп кепеге киргизилет. Жетинин айынын башында кочкор, сонунда теке кюолат. Бул малчылық өндүрүшүндөгү иштер бүгүнкү күнгө чейин эл ичинде колдонулуп келет.

Дайканчылық өндүрүшүндө. дайканчылық – жаз жер айдоо, жай асырап-өстүрүү, күз түшүм алуу, кыш кампалаштырып, жер кыктоо. Атап айтканда, чын курандын соор маалында жер айдоо башталат. Аяк оонанын мыйзам маалында, орум башталат. Тогуздум айында кырман алынып бүтөт.

Аңчылық эмгегинде негизинен жаз аңчылыкка чыкпаган, жайындасы да элдири- селдир аңчылык кылбаса, негизинен аңга чыкпаган. аңчылык негизинен күз айлары иши болуп эсептелген. ал кыш айларында кайберендердин киргөн мезгилинде эркектерин атпаган. Майдалай айтсак, бугу, кулжа, теке айларында ушул кайберендердин төлдөө мезгили болгондуктан, аңга чыкпайт. Аңга чыкса да ургаачы кайберенди атпайт. Бештін айы, үчтүн айында теке жүгүрүк маалында, теке өөгүнө сыйып сасыган, куут маалында теке атпайт. Ал эсепчилигин кыргыздар өндүрүшүнө колдонуусу ушул күнгө чейин жалпы жеткен. Бул өндүрүштүк эсепти

азыркы жаңы айга өздөрү беттениширип колдонууну билет. Мында айга өндүрүшүн түз каранды кылыш жашоо, ай аттарын кыргызча колдонуунун түпкү негизи болуп берерине сез кептейт.

**Ай аттарынын мааниси.** Кыргыз ай эсепчилгинин башкы жумушу – ар бир айдын атынын маанисин билүү, ошого жараша ай аттарынын тартиби, колдонулуу маанисин ачуу жагына көөн буруу. Мында эң биринчилерден болуп мурдагы басма сездерде жарыяланган ай аттарынын маанисин түшүндүргөн эмгектерге кайрылуу, аны элте кайра жайылтуу болду. Мында, ай аттарын эң мурда басма сезде жарыялаган Ишеналы Арабаев 1911-жылы түзгөн «Алиппесинде» тек айдын аттарын, аллардын торт мезгилге болунүүсүн гана берип, анда ай аттарынын мааниси жонүүдө соз болгон эмес. Ай аттарынын мааниси жөнүндө Белек Солтоноев «Кызыл кыргыз тарыхы» китебинде бир кыйла толук түшүнүктөрдү берген, биз аны толук окуп көрөлү; «1. Куран деп кыргыз зиликтин текесин айтат. Эллик тогуздум айында (сейтабирда) жүгүрүп жана токтолот. Жалган куранда жаңыдан бала түйүлөт. Бооз-кысыры жалган, арсар чагы. Ошол себептен жалган куран дейт. 2. Чын куранда бала кеторуп алганы үчүн ал айды чын куран дейт. 3. Бугу баш оонанын аягында ышкырат (ызгырык дейт). Бугунун ызгырыгындай деп, анын үнү ото укулуктуу болуп, кезген чагы, бугу, айында туулганы үчүн бугу дейт. Бугу башы оонаган жакка кетип, кезин жүрөт. Ушул себептен баш оона десе

керек 4. Кулжа жетинин айында жүгүрүп, бештин айында токтолуп, кулжада туйт, андыктан кулжа дейт. 5. Теке бештин айынын 20 синан, абдан озгону 30на жете кезет, үчтүн айынын башында жүгүрөт. Жут болордо 15 күн кеч жүгүрөт. Үркөр батар замат жүгүрүп, текеде туйт, андыктан теке аталат. (эскертуү: ушул баянда, «Шинжаң эл басмасынан» чыккан нускасында каталык кеткен) 6. Аяк оонада бугунун аягы тынбай, маралга кыйгач жүгүргөн чагы болуп калганы үчүн, бул айды аяк оона десе керек. 7. Тогуздум айы. Кебүнчө кыргыз эң байыркы эски замандан бирөөгө ызаттап мал-пул берсе, кудалыкка мал алып барса, тартуу берсе, тогуздал барган. Маселен, 9 атка байге саюу, ханга тогуздал тартуу менен баруу («хан – тартуусу тогуз» деген макал) жана илгерки катындар элечегин тогуз кабат же жети кабат кылыш оронуу, ошол адат боюнча, бул айды тогуздум айы десе керек. 8. Жетинин айы. Жети атабабасын билүү, жети кылым еткөнчө, жети атасынан бери турган деп жетини бел кылыш, эски кыргыздар сүйлөгөн. Ушул себептен бул айды жетинин айы десе керек. 9. Бешинец бештен деп, беш санатты артыкчараак көргөн. Ушул үчүн бештин айы десе керек. 10. Үчтөн кийин чүч деп жана үч чапканча таяк котөрүү, өлгөндүн үчүлүгү, конокко үчтөн биринчирип тамақ берүү адаттарын жүргүзө келген, мурунтаан берки кыргыз расими. Ушул себептен үчтүн айы деп киргизген чыгар. 11. Бирдин айы. «туулмак – бир, өлмөк – бир, сез - бир» деген. Ошондуктан айга киргизилмеги мүмкүн. 1, 3,

5, 7, 9 деп бүткүл баарысын алым кылып эсептеп, так эсептебеген. Маселен, 2, 4, 6, 8, 10 айга кошпогону, кыргыз так эсепти жолу туюк, алым эсептин жолу ачык, пайдалуу деп билет. Муну тогуз коргоолдуң алым коргоолун алыш, так коргоолун албагандан билим тажрыйба кылууга мүмкүн. Так коргоолдоң түздүн (тос сөзү болорго керек) эки коргоолунаң башканы жебейт» (караныз, «Кызыл кыргыз тарыхы» 2003- жылы, бишкек, 256- бетке). Ай аттарынын мааниси жөнүндө дагы бир толук баяндалган эмгек Султанаалы Борбодайдин «Кыргыз календары» болуп, мында ай аттарынын маанисин чечмелегенде, кайберендердин аты менен аталған айдын аттарынын мааниси жогорку Белек Солтоноевге оқшош алардын төлдөө убактысына коюлганын айтып, өзгөчө корсөткөнүү, баш оона, аяк оона ай аттарындағы «оона» сөзүн мындаид чечмелейт: «...ал оона деген түштүк ысык жерлерде жашаган айбан болуп, эки оона айында төлдөйт экен. Айдыктан алдынкы жарымы төлдөген айды баш оона, кеч калған, жарымы төлдөген айды аяк оона деп аташкан экен», - дейт да, сан менен аталған алардын маанисин өз алдынча чечмелеп: «9дун айы, 7ини айы, 5тии айы, 3тии айы, бирдин айынан турган алардын аттары тогоолдогу өзгөрүш белгилерине карай коюлган» деген маани чечмени берген (караныз, 1990-жылы «Кызыл суу кыргыз басмасынан» чыккан «Кыргыз календары» китепчесинин 67-, 68- беттерине). Мында өзгөчө көн бура турган иерсе, сан менен аталған айдын

аттары «...тогоолдогу өзгөрүш белгилерине карай коюлган» дегени отө маанилүү болуп, биздин түшүнүгүбүзчө: тогуздуң айы 17 жаңысынан тогоп, тогуз белги өзгөрүшүн көрсөтөт; жетинин айы 15 жаңысынан тогогондо, жети өзгөрүш белгисин көрсөтөт; бештин айы 13 жаңысынан тогогондо, беш өзгөрүш белгисин көрсөтөт; үчтүн айы 11 жаңысынан тогогондо, үч өзгөрүш белгисин көрсөтөт; бирдин айы 9 жаңысынан тогогондо бир өзгөрүш белгисин көрсөтөт деген түшүнүккө келгенде, сан менен аталған ай аттарынын маанилеринде дагы бир ачылыш болот. Ошого биз бул сан менен аталған алардын атынын маанисин изилдегенде, алардын тогоолдорундагы өзгөрүш белгилерин таап чыгып, анын маанисин ачууга эмгектенүүгө тийиш экенбиз. Мисалы, тогуздуң айы кыргызда эң орчуңдуу белгиси менен келген, арийнэ ал белгилер бир жылдын наркын белгилей турган чоң тогоол болгондуктан, анын белгилерин тогузга чейин санап (кыргызектин өтүшү, өндүрдө үшүктүн жүрүшү, тоонун башына бурганактын түшүшү, дайра суунун бойлорунда муздуң тоңушу, эликтин эркеги курандын жүгүрүшү сыйктуу тогуз белгини табуу) таап, ал белгилери менен өтсө, жыл калптуу да, нарктуу экен деп баамдасак болот экен. Ал эми, ай аттарынын маанисин чечмелегенге, залкар манасчы Жүсүп Мамай да сөз катып, кайберендердин төлдөш убактын ошол алардын аты кылып койгон дегенди баса көрсөтүп, андан өзгөчө: «элик деп аталған бир түркүм айбандын эркегин

куран дейт. Бул чын куранда төлдөйт, айдыктан чын куран дейт, кээ бирлери иекем - иекемде жалган куранда тууп коёт, айдыктан ал айды жалган куран дейт», - деп (караңыз, «Тил жана Котормо» 1994-жылы, 3-сан 8-беттеги «бабалардың жыл санагы» макаласына) түшүндүрө кеткен. Ай аттарынын маанисин ача турган эмгектин дагы бирео, Орозбай Семет уулунун макаласы болуп, ай аттарынын маанилери жогорудагылар менен окишош айтылган, макалада взгөчө белгилегени, кайберендердин куут жана туут маалдарын көрсөтүп: «бугу баш оона айында жүгүрөт, тогуз айдан соң марал тууйт (бугуда), ал топоз менен окишош курсак көтөрет; ак кийикте, бештин айынын караңгысында кулжа жүгүрөт, алты айдан кийин (кулжада) аркар тууйт; боз кийикте, үчтүн айынын караңгысында теке жүгүрот. Алты айдан кийин (текеде) эчки тууйт. Жыл наркызы келсе, 10-15 күн жылыш болот», - деп (караңыз, «Тил жана Котормо» 1988-жылдык 4-сан 39-бетке) белгилейт да, кайберендердин кайсыл айга ат болуп киргенин туут убактысы менен белгилегени менен ырастап еткен. Ай аттарынын маанисин чечмелегендө, «баш оона, аяк оона», «чын куран, жалган, куран» ай аттарынын чечмеси бирдиктүү эмес бойдои келгенин атайын көрсөтпөсөк болбайт. Мында, ушул торт айдын атaluу мааниси боюнча, Белек Солтоноев менен Султанаалы Борбодайдун чечмесин жогоруда айттык, эми эл ичиндеги кээ бир оқшобостук чечмелерди да айта кетсек, мындан аркы изилдообүзүү тыянактагаңда, кыргыздын ай аттарынын мааниси

Элдик сарзеп Эмии Кочконбай уулу «оона» айлары боюнча мындаи айтканы бар: «баш оонада көгүчкөн түспөл келген боз чымчык тууйт, аяк оонада ал чымчык оонап жумуртка чыгарат» - дейт. Жакында зле, Ак-тоо ооданы Булун-кол айылынын ардагери Ташиболот Токтобек уулу аталаң аксакал менен маектешкенде: «баш оона, аяк оона деген тараза жылдыздын түштүкко оонаганынан улам айтылган» - дейт. Ал эми «куран» менен көюлган эки айдын аттарында да түшүндүрүүгө тийиштүү жагдай турат. Себеби «куран» деген жаныбар Кытай кыргыздары жашаган жерлерде азыр жашабай калгандыктан, аны элестетүү, аны түшүндүрүү үчүн абдан көп иликкео керектиги билиниди. Иликтөп жүргөн кезде, 2006-жылы кулжанын 15-күнү, Кыргызстандык мерген Бусурманкул Жумалиев деген кишиге жолугуп калдым. Ал киши: «куран бугу тукумундагы жаныбар болуп, анын жалпы аталышы элик делет да, эркегин куран, ургаачысын телки атайдыт. Жалган куран дегени үчтүн айында бугу сыңары мүйүзүн түшүрүп, жалган куранда таанылбай калат экен да, чын куранда мүйүзүн кайра чыгарып оз калыбына келе турган айбан болот. Элик (куран) чөптүн гүлүн, чычырканактын ашын ашыкча жеген, эти күштүн этиңдөй кара эттүү, тек бейрек май алгандан болок, майы жок, торт эмчектүү жаныбар болот», - деп чечмелеп берди. Кадиресе, бул чечмедин куран деген кайберендин түспөлүн билүүгө жетиштик.

Ай аттарынын мааниси боюнча изилдообүзүү тыянактагаңда, кыргыздын ай аттарынын мааниси

илим (математикалық, биологиялық, астрономиялық, гидрологиялық) негизинде коюлган деген бир корутунду, чыгат. Ал илим жаратылыштык илимдерди негиз қылыш: кайберендердин туут-куут убакты менен атаганы биологиялық илимди тутунгани, болуп да айга киргизилген кайберендердин кууту-тууту ай маалдарына карата мыйзамдуу-туруктуу болоруи баамдагаи. Мисалы, бугу жүгүрүгү ошол айдан неченчи күнүн эле эмес, ошол күнүк жылдыздын толгон маалында куутка чыгарыны, ал теке жүгүргөн маал гана эмес, текенин асылы ташка турup, жылдызды каран, өөгүнө сыйып, ал сийдиги кайра кишидигин такай муз чорго болуп каткан saatta чуркоо мыйзамын карманганды туруктуулугун олчом қылыш ай эсептерин чыгарышкан. Сан боюнча атаганы, мейли ыйык сандар, так сандар болсун, же тогоолдун өзгөрүш белгилеринин санын туюнтикаш мааниде келсии, сандар менен ат белгилөө – математикалық илимди тутунгани; ал күндүн жер шарындагы орду менен, күндүн түштүкко оошуу убактын менен ат койгону (баш оона, аяк оона) астрономиялық илимди тутунгани болуп көрүнөт. Кыргыздын ай аттарынын мааниси, салыштыра айтканда, ал башка (азыркы эл аралык ай оты аталган) ай календары аттарына окошош, кандайдыр бир заттардын ширлеринин, же календар ойлоп тапкан жеке адамдын, бийлооччунун, же кандайдыр бир окуяларды белгилөөчүү саздор менен коюлбастан, илимди түп тутуп от коюлганын өзгөчө белгилеп койсок болот.

Баш ай, соңгу ай тартиби. Кыргыз ай эсепчилигинде, баш айдан баштап, соңгу айга чейин болгон тартибин билүү эсеби болгон. Эл аралык миллади аталиган ай санак (календар) чыккандан тартиш, кыргыздын ай аттарын ага беттеширип колдонуу, жыл башы (ай) менен жыл соңу айды беттешириүүде кийинки көздөрдө айырмалык коруло баштаган. Жеролголүү кыргызча ай эсебиндеги баш ай жалган куран айы болуп, жалган куран айынын 11-күнү кыргыздын нооруз майрамы башталып, бир ай нооруз майрамы боло турганын сары эсеп кишилер айткан. Бирок азыркы милади жаңы санагы менен беттешириген изилдеөлөрөгө карасак, айдын башы бирдин айы боло турганын кыргыздын басмадан чыккан эмгектеринде корсогулгөн. Мындаай тааныштырууну эң алды менен, Ишеналы Арабаев белгилеген болуп, 1911-жылы Уфа шаарынан басмадан чыккан «Алфба яке тоте оку» (казак окумуштуусу Хафез Сарсикенф менен түзгөн) казак-кыргыз мектептер үчүн «Алипбе» китеби болуп эсептелет. Аида ай башы, ай аягынын тартиби мындаай берилген: «бирдин айы, жалган куран, чын куран, бугу, кулжа, теке, баш оона, аяк оона, тогуздун айы, жетинин айы, бештин айы, үчтүн айы» деп, ал таргипти казак ай аятары менен салыштырып берген. Ушул эле тартибине туура келгени боюнча 12 айды торт мезгилге болуп: «жаз айлары – жалган куран, чын куран, бугу; жай айлары – кулжа, теке, баш оона; күз айлары – аяк оона, тогуздун айы, жетинин айы; кыш айлары – бештин айы, үчтүн айы,

бирдин айы», - деп көрсөткөн (караңыз, аталған окуулуктун 1911-жылдық басылышынын 33- бетине). Эгерим, айлардың тартибинде жылыш болсо, төрт мезгилге бөлгөн айлардан да оош- кыйыш чыгып, кыргыздын көктөм башы, ай башы, жалған куран жаз айынын башы болбой калат. Дағы биз көргөн жазма материалдардан алып корсөк, Белек Солтоноевдин «Кызыл кыргыз тарыхы» аттуу китебинде (аталған кителинин кол жазмасы 1933-жылы бүткөн) кыргыздын ай эсепчилиги боюнча бир кыйла толук маалымат берилip, ай аттарынын тартибин кыргызча, орусча, уйгурча, арабча атальштары менен салыштырыл көрсөткөн. Анда да, кыргыздын 1-айы жалған куран болуп, аны орустар «феврал» деп атай турганын арабча «зилкагада» атай турганын айын көрсөткөн. Ал тартибин жаңы айларга беттештиргени Ишеналы Арабаевдикىи менен окшош болгон (караңыз, аталған кителинин «Шинжаң зл басмасы» 2000- жылы чыгарган нускасынын 482- бетине). Андан соң Кытай кыргыздарынан эң алгачында басма сезде (1988-жылы) ай аттарын изилдөө боюнча Орозбай Семет уулу аттуу сары эсеп, комузчу, акын кишинин макаласын айтса болот. Анда да ай башы бирдин айынан келип, ай соңу үчтүн айы болуу тартибин ортого койгон. Ал эми Кытай кыргыздарында, ай эсепчилиги боюнча беделдүү эмгек Султаналы Борбодой аксакалдын 1990- жылы «кызылсуу кыргыз басмасынан» жарык көргөн «Кыргыз календары» деген кителичеси болуп, анда, ай

аттарынын тартибин жаңы ай тартибине мындай беттештирип берген:

1-ай жалған куран	2-ай (Милади)	феврал
2- ай чын куран	3- ай	март
3- ай буту	4- ай	апрел
4- ай кулжа	5- ай	май
5-ай теке	6- ай	июн
6- ай баш оона	7- ай	июл
7- ай аяк оона	8- ай	август
8-ай тогузудун айы	9- ай	сентябр
9-ай жетипчин айы	10- ай	октябр
10-ай бештин айы	11- ай	ноябр
11-ай үчтүн айы	12- ай	декабр
12-ай бирдин айы	1- ай	январ

бул жадыбалда (ошол кителечинин 65- бетин караңыз) кыргыздын айынын тартиби жалған курандан башталып атаганы менен, жаңы ай санакка милади жана эл аралык атальшта кайсы сездер

менен туура келерин өтө айкын көрсөткөн. Бул тартып да 1911- жылкы «Алипбек» менен бирдей чыккан. Ал эми залкар манасчы Жусуп Мамайдын «Бабалардын жыл санагы» аттуу макаласында («Тил жана Котормо» журналынын 1994- жылдык 3-санында): «1- айды бирдин айы, 2- айды жалган куран, 3- айды чын куран, 4- айды бугу, 5- айды кулжа, 6- айды теке, 7- айды баш оона, 8- айды аяк оона, 9- айды тогуздун айы, 10- айды жетинин айы, 11- айды бештин айы, 12- айды үчтүн айы » болуп берилген (караңыз, аталган журналдын 8-, 9-беттерине). Андан соң, таанылуу этиограф Кален Асанакун көп жылдары эл ичинен изилдөө аркылуу ай аттарынын тартибин азыркы ай аттары менен беттештирип белгилеген макалаларындагы ай аттарынын тартиби да жогоркулар менен бирдей болгон.

Бирок, кийинки кездерде, колдонуу жүрүшүнде, эки түшүнбөстүктөн улам, баш ай менен соңгу ай тартибинде жылышып айтылып, айырмалык пайда болду: анын бирөө, кыргыздар айдын башын жаздын башы (нооруз айы) жалган куран айынан баштап санап, ай тартибин тизип көрсөтүүдө, жалган куран айын 1- ай деп номур кооп жазса (караңыз, жогорудагы жадыбалда), ал тек гана ирет- тартиби экенин аңдабай, азыркы миладинин 1- айын кыргыздар жалган куран атаган экени деген жаңылыш түшүнүккө алып барган. Мындағы түшүнбөстүк келтирип чыгарганы, андагы бириңчи ай деген сез «бирдин айы» дегенге дал

келбейт. Муну Султаналы Борбодойдун календарына айкын көрүүгө болот. Эми азыркы милади айына салыштырып атаганда, Султаналы аксакал дале «жалган куран» айын феврал айына төцөл көрсөтүп, чын куранды март айына төсөп, ошол эле тартып боюнча беттештирип айткан. Ошондо, азыркы январ (1- айга) кыргыздын бирдин айы дал түшкөн да, сентабир (9- айга) тогуздуу айы дал түшүп, кыргыз айларынын белгилери менен окошош болуп, эл ичинде оной эле беттештирип колдонуп кете алгаи. Дагы бирөө, К. Юдахиндин «Кыргызча- Орусча сөздүкүнде» «ай» деген сез уясын түшүндүрүп бара жатып, кыргызча ай аттарын орусчага кеторуп берген кезде, «үчтүн айы – январы же феврали...» деген сыйктуу бир айдын аттарын эки түрдүү «же» менен кеторуп берет да (караңыз, Юдахин «Кыргызча- Орусча сөздүк» 1965- жылдык кыргызстан басмасынын 28- бетине), ал сөздүктүү түп тутуп пайдалангандар Ишеналы Арабаев, Белек Солтоноев сыйктуулардын эмгектери менен тааныштай эле, ошол боюнча колдонуп, айдын аттары жөрөлгөлүү тартибинен бир ай алдыга жылышып кетет. Мындаай жылышып кетүүнүн Кыргызстандык окумуштуу Касымбек Сейдакматов «Кыргыз элинин календардык түшүнүгү» аттуу китепчесинде (1987- жылы «кыргызстан» басмасы) мындаай жазат: «...кыргызстан маданияты гөзтүрүннөн редакциясы К. Юдахиндин жана Х. К. Карасаевдин кыргызча айлардын эскиче аттарынын азыркы айларга туура келиши жөнүндө айткандарын нагыз

чындык катары кабыл алышып, аны гезиттин жаңы 1987- жылдын биринчи санына жарыялап, ушундай көз карашты жалпы элте тартуулашып, аны календарлык системада ырасмий түрдө колдонууну сунуш кылышкан. Мындай иерсени сунуш кылуудан мурда жети өлчөп, бир кесүү керек зле» (караныз, аталган китечченин 34- бетине). Кытай кыргыздары да ошол зле 1987- жылы «Кыргызстан маданияты гезитинде» «жети өлчөп, бир кесилбей» (изилденбей, же Ишеналы Арабасев, Белек Солтоневдин эмгектерине карабай) жарыяланган кыргыз ай аттары менен берген календардын таасирине учурадык. 1988-жылы «Тил жана Котормо» журналы кытай кыргыздарына кыргызча ай аттарын бирдиктүү жайылтуу максатында (кыргызстан менен бирдиктүү колдонууну көздөп), ошол зле гезитте жарыялаган календарды 1988- жылдык 1- санда, балык жыл календаринан баштап, удаа зле 1989- жылы жылан жылышына жана 1990- жылдык жылкы жылышына, 1991- жылдык кой жылышына, 1992- жылдык маймыл жылышына 1993- жылдык тоок жылышына, 1994- жылдык ит жылышына, 1995- жылдык донуз жылышына арналган календардын жылдык журналдын тышынын 4- бетине жарыялап, удаа жети жыл басып тараттык. 2004- жылы «Кызылсуу гезити» да ошол зле календардагы сыйлыгышып аталган кыргызча айдын аттарын колдонуп гезит чыгарды (бирок узакка барбай тоクトоду). Ал тургай, бүгүнгө чейин жекелер баракча календарды ошол зле 1- айдын үчтүн айы деп баштаган түрү боюнча чыгарып келе жатат.

Ошону менен зэл ичинде ай аттарын кыргызча колдонуусунда ай башы бирдин айы, ай соңу үчтүн айы болуп жүргөн жөрөлгө бузулуп, айдын башы үчтүн айы ай соңу бештин айы болгон чоочун ай санагы пайда болду. Айдын аттарын кыргызча колдонууда айырмалык жасалма турунда, «ойлонулбай» (изилденбей) жасалган иштен улам пайда болду. Ал эми «Тил жана Котормо» журналы 1987- жылы «Кыргызстан маданияты гезитинде» жарыяланган, айлары жылышып кеткен календарды баскандан кийин, зэл кабыл кылбай, айылдагы койчулардын «бөлмөдө олтуруп алыш зле бирдемелерди чыгара берет экенсицер, силердин тогоол чын куранда бел чечтирибей, бугуда бел чечтирип, зэл ичин билбейт экенсицер» деген жеме сөздөрүнө кабылдых. Ал тургай, кээ бир аксакалдар оор соз айттып, алдыбызды тороду. Ошондо эсибизге келип, кыргыз ай аттары боюнча журналда талкуу уюштурup, аттайын изилдеону колго алдык. Сын пикирлерди журналга жарыялай баштадык. Аларды алыш көрсөтсөк, «Тил жана Котормо» журналынын 1988- жылдык 4- санына (39- бетинде) Орозбай Семет уулуунун «Кыргыз калейдарын көргөндөн кийин...» аттуу макаласын жазып, «Тил жана Котормо» журналынын 1988- жылдык 1- санынын тышынын 4- бетине басылган, кыргыз ай аттары менен чыгарылган «календар» да айлардын алдыга сыйлыгышып айтылганын чечкиндүү сынга алыш, езу зэл ичинен үйрөнгөн, айдын аттарынын тартибин,

андай ат коюлуу себебин жана кайберендердин кууттуут убактарын ай аттары менен байланышта кароо керектигине көөн бурдурган. Аталган макала Кытай кыргыз басма сөздөрүндо ай аттары боюнча жарыялаган бириңчи макала катары саналып калды. Андан кийинки сын макала, 1991- жылдык 2- санга кыргыздын салт- санаасына бышы кулак зл кадырманы Ыса Кабылдын «Календарда ай аттарынын кыргызча оошуп айтылуусу түзөтүлсө» аттуу макаласы жарыяланып, макалада да журналда басылган ай аттарындағы алдыга жылынып айтылуусу чечкин сынга алынып, ата- бабанын мурасын жаңылыш колдонбоого чакыргац. Кээлөр редакцияга кат жазып, мисалы, Кытай кыргыздарында белгилүү санжырачы, окумуштуу Усейин Акы редакцияга көп жолу кат жазып, ай аттарын оош-кыйыш колдонбоону айттып, «май айы - кулжа» деген тартыпке түшсө туура болорун, «ката календарды токтолтуу керек» экенини айткан (ал кишинин 1995- жылы жазған каты бизде сакталуу турат. Кадиресе кыргыз ай эсепчилеги боюнча 700 жылдык календардын чийимин сызып редакцияга тапшырган. Биз ал чийимди ай аттарын ырасмий колдоно баштаганда жарыялайбыз деген убаданы бергенбиз, ал ушул санда жарыяланды). Ошону менен, «Тил жана Котормо» журналы 1995- жылдан кийин элден көп пикир чыгып кеткен андай календарды уландуу жарыялоону токтолуп, ай аттарын кыргызча колдонуунун изилдеөсүп улантып, сары эсеп кишилерге атайын макалалар жазууга

уюштуруу ишин олуттуу кармоого еттүк. Алыш айтсақ, эсепчи, санжырачы Султаналы Борбодой аксакалга ай эсепчилеги боюнча атайын макала жазып берүүгө сунуштап макала жаздырып жарыяладык. Ал кишинин «Кыргыз эсебиндеги жыл мезгилдерин» аттуу макаласын 1990- жылдык 1- санга жарыялаган. Ушул негизинде жазылган китепчеси ошол зле жылы «кызылсуу кыргыз басмасынан» «кыргыз калиндари» деген ат менен өзүнчө китеп болуп басмадан чыккан. Бул китепчө Кытай кыргыздарынын басма сез тарыхында кыргыз ай санагын системалуу тааныштырган колдонмо болуп калды. Залкар манасчы Жүсүп Мамайды да ай аттары боюнча билгендерин айтып берүүгө сунуштап, «бабалардын жыл санагы» аттуу макаласын жаздырып жарыяладык («Тил жана Котормо» журналынын 1994- жылдык 3- санында). Ал кишинин макаласында айтылгани, кыргыздын ай аттарын азыркыга беттештиргенде, ай башы «бирдин айы, ай соңу үчтүн айы» атальып, бул жолку ырасмий колдонууга жарыялаган ай аттары менен окошош. Булардан белөк, «тил жана котормо» журналында ай аттарын изилдеогө байланыштуу кыргызстандык окумуштуу К. Сейдакматовдун «терт мезгили» аттуу макаласы (1990- жылы 3- санда), яң рунил аттуу ханзу илимпоздун «кыргыздын жыл сүрүү ыкымы» аттуу макаласы которулуп басылган (1990- жылы 4- сан). «Тил жана Котормо» журналы 1990- жылдык 2- сан тышынын 4- бетине «Кыргыз айларындағы тогоолдорду» баскан. Бирок Султаналы аксакал бул

басылган тогоолдорду окуп, «Кыргыз жыл эсебиндеги тогоолдор мындай эле» аттуу макаласы менен (1991- жылы 1- саада) алдында басылган ал тогоолдордун тартибин чеккиндүү сынга алып түзеткен. Кыргызча ай аттарын жана маалдарын изилдеөгө, кийинки кездерде, Кален Асанакун уул катуу киришкен. Айтор кыргыз ай аттарын колдонуунуң изилдеөсү улам терендеөгө, эл ичиндеги ушул билимдерди чогултууга «Тил жана Котормонун» уюштурган талкуусунаң сонун майнаптар чыккан.

Ай аттары боюнча журнالга макала уюштуруу менен төц зле, эл ичин кыдырып текшерип, эл ичиндеги ай аттарын кыргызча колдонуу абалын жана айлардын тартибин сурамжалдоо жумушун тыкыр кармадык. Ал учун, 1991- жылы бештин айынын (ноябрдын) 13- күнкү текшерүү эстелигиизден эринбей бир мисал көрсөтсөк, биз сөзгө тарткан кипи Эмин Кечкенбай уулу, Улуучат оодан Улуучат айылынаң, 49 жаш, уруусу жооштун алуйлуу тобунаң. Ал киши ай аттарын азыркы айларга беттештирип мындай айтты: «бирдин айы (1- ай), жалган куран (2- ай), чын куран (3- ай), бугу (4- ай), кулжа (5- ай), теке (6- ай), баш оона (7- ай), аяк оона (8- ай), тогуздум айы (9- ай), жетинин айы (10- ай), бештин айы (11- ай), үчтүн айы (12- ай)». Андан болек дагы, ар бир айдын тогоолдору, ай аттарынын мааниси жонунде айтып берди. Ушул эл ичиндеги тартипти бир эле орундан эмес, контекстен айылдардан сурап-билиүүто жетиштик. Бул тартиптер

жогоруда биз кеп кылган басмадан жарыялаган эмгектер менен окошо болуп, кыргыздардын ай аттары жана алардын тартиптери боюнча ортоткук али да бар экени алгачкы арымда байкалды. Ал эми ушул ай аттарынын баш айы жана аяккы айынын тизилүү тартибинде мындай мыңзамдуулуктар бар экенин изилдеө- иликтөө менен алып чыга алдык.

Баш ай соңгу айга болуу мыңзамы: кыргыз жөрөлгөлүү ай эсепчилигинде, баш ай жалган куран болуп, ал жаз айынын биринчи айы (нооруз айы) болгон; ал жаңыча милади ай санагынын 2- айыла (февралга) беттешип келери анык болду. Ошондо, жөрөлголу эсепчиликте, азыркы ай аттары менен мындай көздөштүрүп, тартипке тизилет: жалган куран- феврал; чын куран- март; бугу- апрел; кулжа- май; теке- июн; баш оона- июл; аяк оона- август; тогуздум айы- сентябр; жетинин айы- октабир; бештин айы- ноябр; үчтүн айы- декабр; бирдин айы- январ. Мындай тизүү мыңзамын Белек Солтоноев жана Султаналы Борбодойдо айкын көрсөткөн, биз алардын айткандарын эл ичинде колдонушу менен далилдей алдык. Ал ай аттарын мындай тартипке тизүү мыңзамында, бабаларбыз үч пириңсипти карманган: бирөө, жазды жылдын башы катары кармангуу; дагы бирөө, кайберендердин туутундагы кайсы кайберен эрте тууса, аны алдыга тизүү; ал сан менен аталган айларды он сандын ичиндеги так сандарды чоңунаң кичинесине карай тизүү; үчүнчүсү, тогоолдун белгилеринин чоң- кичи санына карай тизүү пириңсипти карманган. Биз бул

УЧ ПИРИНСИНГИ ҮЙРЕНСӨК, АЙ АТТАРЫНЫН ТАРТИБИН ТАЛАШЫП ОЛТУРБАЙБЫЗ. Ал эми жаңы ай санағына (миладига) беттештиргендө, эл аралык олчомғо салып, январды жыл башы айы кылып, эл ара менен бирдиктүү колдонууга ылайыкташтырылып эсептөө доордун тарабы. Аңдай ылайыкташтыруу башка улуттарда, мисалы, қытайларда да болуп, жаңы жыл башын 1- ай менен эсептегени менен, жөрөлгөлүү жыл санағын «чаган» аталган «көктөм майрамына» баштап эсептеп, жыл ажыратуусун өз жөрөлгесү боюнча алыш жүрүп келет.

АЙДАГЫ МААЛДАР. Кыргыз ай эсепчилигинде, ар бир айда көрүлө турган, атап айтканда, айдын он беши жарық, он беши караңыз болгон убагында көрүлген белгилердин жыйындысын айдын маалдары деп атаган. «маал» сөзү эл ичинде: «жаз – узун сарынын, үзүкчүлүк маалы, жай – ак төөнүн карды жарылган маал, күз – тоюмчулук маал, кыш – кычыраган суук маал» деген тұрактуу сөз айкаштарындағы «маал» сөздөрүнен келип, кыргыздардын жөрөлгөлүү ай эсепчилигинде, 12 айда 24 маал болорун эсептеп, ага ат коюп, ар бир маалдагы табият өзгоруштору, жан- жаныбарлардын ар бир маалдагы жашоо белгилерин байқап, алардагы өзгорушторду турмуш тиричилигине маалымат катары урунуп келишкен. Айтмак ар бир айдын аты менен кошо анын маалдары жана маалдагы мезгилдер, тогоолдору жана тогоолдогу белгилер аталашып, айтылып жүргөн. Ошого маалдарды ай таануунун айрылгыс курамдык болугу катары караган оң.

Бирок ушул күнгө чейин бир айда боло турган эки маалды (бир айдын 15 жарыгы менен 15 караңызын) как ошол айлардын мунөзүнө карай оңдөштүрүп чыгуу, болуп да 24 маалдын атын таап өз ордuna коюу изилдөөсү кеч калган. Мурдагы Белек Солтоноевдин ай санаң боюнча берген маалыматтарында маалдар жөнүндө маалыматтар айтылбаган. Миндайча айтканда, кыргыз ай эсепчилик илимнинде 24 маалдын аты, алардын белгилери жөнүндөгү билимдер толук чогултуу, өз жайына коюу илгерки бабалардын айткандары боюнча урунуу иши контекстен изилдөөнү талап кытуу даражасында унтулуп калган. Биз ушул маселени атайын мелжеп, изилдөө уюштурдук жана өзүбүз кол салып эл ичинен чогултуу, маалдарды ар бир айдагы өз ордuna коюу жумушун иштедик. Мурдагы жарыяланган эмгектерде, ар бир автор өзүнүн билгенини жараشا айлардын маалдарын «мезгилдер» деген ат менен атаган. Бирок маалдар менен мезгилдер аралашып кете турган, ал тургай маалдардын аты ай аты менен алмашылып аталаң абалдар кезикти. Биз «ханзуч- кыргызча сөздүкү түзүп жатканда ханзу тилиндеги «ЖЫЛ» сөзүн «маал» деп алыш, маалдарда корулүүчү белгилерди «мезгил» деген ат менен болуп көргөзүүгө туура келген зе. Айлардын маалдары жөнүндө басма сөздө жарыяланган эмгектерден бир нечене көрсөк: Султааналы борбордой аксақалдын «тил жана котормо» журнальна «кыргыз жыл эсебиндеги 24 мезгил» (1992- жыл 2- сан) аттуу макаласын алды

менен алып көрсөк, макаласында «маал» дегенді «мезгилдер» деп атап; маалдар боюнча бир кыйла толук маалымат берди. Биз ал кишинин көрсөткон маалдарын тыянактап көрсөтсөк: «жалган куран – тооруз мезгили, айран чыккан мезгили; чын куран – тоң чыгар мезгили, ууз кымыз мезгили; бугу – чечек суу мезгили, күкүк мезгили; кулжа – үркор отуруш мезгили, саратан мезгили; теке – теке тамыз мезгили; үркор чыгыш мезгили; баш оона – ата мал киргиз мезгили, камылга мезгили; аяк оона – бышыкчылык мезгили, мызаи мезгили; тогуздуу айы – үшүк мезгили, кыргыйек мезгили; жетинин айы – кыркым мезгили, боз кыроо мезгили; бештин айы – кулжа чаңыт; аюунун чээнге кириү мезгили; үчтүн айы – теке чаңыт, чилденин түшүшү; бирдин айы – согум мезгил, чилде чыгаар мезгил» (караңыз, аталған журналдын 11- бетине) деген сыйктуу айлардын маал, мезгилдерин жана алардын түшүндүрмөлөрүн көрсөткөн. Айлардын ичинидеги маалдарды белгилөөго залкар манасчы Жұсуп Мамай да кеп катып: «жетинин айынын он бештерин «бугуун ооз чайкары»; бештин айынын он бешинен кийинкисин «теке чаңыт»; бугу, теке айы аралыкта канаттуу айбандар тукумдайт, чөп жеген айбандар түлойт, андыктан бул аралыкта «кызыл түлөө, кызыл тукум» маалдары болот. Бугу, кулжа айлары «жаз жарыш айлары» аталац. Тогуздуу айы, жетинин айы «күз күрөш айы» дешкен. Тогуздуу айынын 20 күнүнен, үчтүн айынын 20- күнүнө чейин аралыкта «кедери кеткен ай, кедери ай» деп көёт; «бештин айында бел

курчайбыз», «беш тогоолдо бел чечебиз» «токту тойбос, чөмүч кургабас, таң атпас» маал болот. Үчтүн айынын кийинки он бешин кантар дешет» (караңыз, «Тил жана көртмө» 1994- жылы, 3- сан 8-беттеги: «бабалардын жыл санагы» макаласында) деген айлардын маалдарын көрсөткөн. Маалдар боюнча кыргызстан басма сөздөрүндө 1995- жылы басмадан чыккан «кыргыздар» аттуу китеңтє Алыкул Кенеңбай аттуу кишинин эл оозунан чогулткан бир баяны басылып, анда мындай айтылган: «үркордун чыгышы текенин 18- күнү, жай чилденин түшүшү текенин 2- күнү (40), кыргыйектин етүшү тогуздуу айынын 15- күнү, каркыранын етүшү тогуздуу айынын 7- 10- күндерүү, бугунун ооз чайкары жетинин айышын 17- күнү, кыш кыроосу жетинин айынын 6-7- күндерүү, чилденин түшүшү, үчтүн айынын 25- күнү, чилденин чыгышы жалган курандын 20- күнү, суурдуу чыгышы чын курандын 5- күнү, аюунун которулушу чын курандын 10- күнү, кемпирдии кейиши чын курандын 15- күнү, токсондун чыгышы чын курандын 20- күнү, ар ардас, тогоол үчтүн айынын 1- 15- күндерүү, күкүк чакырык бугунун 30- күнү» (караңыз аталған китеңтөн 70- бетине) кыргыз айларындағы маалдарды иликтеген эмгекте Кален Асанакундуу «кыргыз жыл санагы боюнча дөбөдөгү көлтер» аттуу макаласында («тил жана көртмө» 2010- жылы 1- санда) ай аттарын, тогоолдорду жана маал мезгилдердин белгилерин ето айкын көрсөтүп, кыргыз ай санагы боюнча окурмандардын түшүнүүгүн терендөткөн. Анда

кыргыздын айларындагы маалдарды «мезгилдер» деп атап, мындаи берген: « иоруз мезгили – жалган курандын 11- күнүнө туура келет; 2. Тоң чыгар мезгил – чын куран айынын алдынкы жарымы. Уз кымыз мезгили – чын курандын кийинки жарымы; чечек суу мезгили – бугунун алдынкы жарымы; күкүк мезгили – бугу айынын караңгысы; үркөр батар мезгил – кулжанын алдынкы маалы; саратан тамыз – кулжа айынын караңгысын көрсөтөт; теке тамыз – текенин орто ченин; үркөр чыгыш – текенин караңгысын көрсөтөт; ата мал киргиз мезгил – баш оонанын жарыгын; камылга мезгил – баш оонанын караңгысын көрсөтөт; мизан мезгил – аяк оонанын ичин көрсөтөт; үшүк мезгил – тогуздум айынын караңгысын, кыргыйек маалын көрсөтөт; кыркым мезгил – жетинин айынын алдынкы жарымын көрсөтөт; кулжа чаңыт – бештиң айынын алдынкы жарымын билдирет; теке чаңыт – үчтүн айынын башын, чилденин түшкөнү – боз кыроо, согум айы аталат; чилде чыгар мезгил – жалган курандын орто ченин көрсөтөт; кыргыйек маалы тогуздум айынын алдынкы жарымында етөт». Ал эми мен 2007- жылы кулжанын 7- күнү кыргыстандын Каракол шаарынан Кыргыстандагы ушул кездин сары эсеп аксакалы Торон Жумайевду издең барып, ал кишинин үйүндо жолуктум. «Кыргыз календарин» түзүп жатканын айтты. Ал кишиден айдын маалдарын сурасам: «үт маалы болот, <жыл жакшы келсе үт, жаман келсе жут> деп айтылат, андан болок, <сүмбула, темир аяз, каңтар> маалдар гана эсте

калыптыр» деген маалыматты берди. Жогорку маалыматтарды корсөк, маалдар менен мезгилдер аралашып кеткен жана 24 маал толук айтылган баянды али издешке тийиштүү болду. Биз жогорку маалыматтарды түп кармап, эл кыдырып, эл ичинен маалдарды чогултууга туура келди. Эл ичи качан да куру эмес, мындан да көп маалыматка жетиштүк. Изилдөөдө маалдарда мындаи мыйзамдуулуктар бар экенин тантых. Бир айда эки маал болуп, ал ай жаңыргандан ай толгонго чейинки алдынкы 15күн бир айдын биринчи маалы, айдын кетилем баштаган жарык эмес кезиндеги 15 күнү экинчи маалы болуп, бир айда айдын жарык жарымы жана караңгы жарымында көрүлгөн табияттин белгилери маалдар болуп, кыргыз ай эсепчилигинде 24 маалды оз белгилери менен атап, таанып келген мыйзамдуулугун түшүндүк. Кадиресе ошол маалдарда боло турган табияттин белгилери жана ал белгилерди туюнта турган сез айкаштарын чогултууну 24 маалды ар бир айга беттештире турган негиз кылдык. Маалдарды дале жылдын торг мезгилине жараша маалдарга болуу, эл ичинде бир мыйзам катары келгенин билдик.

Маалдардын ички мыйзамы: жаз айларынын маалдарына жаздын белгисин көрсөтө турган: «үт, соор, чечек суу, жооза, кызыл түлөө, күкүк» деген атальмалар коюлган; бул маалдардын оттарын эл ичинде: «жалган куранда жалама айран ичет, чын куранда чыңыртып бээ байлайт»; «үттүгүнө алса, үт болот, болбосо жут болот», «үчүүчү айда үт кирет,

арык койго сүт кирет»; «соко чыгат соордо»; «жоозада жоогазын гүлдөйт» деген тұрактуу болуп кеткен сез айкаштары ырастап берди. Жай айларының белгилерине карай, «тамыз» сезүн негиз эткен ысыктын маалдарын түонткан сездер маал аттары болуп коюлган. Алар: «тамыз, саратан, какшық, асат» сыйктуу сездер жана «саратан тамызда салкында гана сапар тарт» деген сыйктуу тұрактуу сез айкаштары менен ырасталған. Күз айларының маалдарына, күзгө ылайык күндүн сууп, табияттын бозоруп келе жаткан сездерү маал аттары болуп келген. Алып көрсөк: «сүмбула, мыйзам, боз короо, қыргыйек, акырап, кабыс» сыйктуу. Ал сездердүн маанилерин ачып көрсөтүүдө: «сүмбула чыгып сүз болот, булактын башы муз болот», «сүмбулада суу муздайт»; «мыйзам келди күз келди»; «қыргыйек балапанын шамал менен учурup келет имиш, ал суук шамал болуп, ошол шамал менен үшүк жүрет экен. Үшүгү айдарым менен жондол етсе, кеч бышкан эгиндерге зыяны тийбей кеткен. Өндөп, өндүр менен етсе, кеч бышкан өндүрдөгү эгиндерди үшүк алып, данын чүрүш кылыш кетет. Қыргыйектин үшүгү маалында келгенин түйгән дыйкан эгин бар жерине суу коюп, түтөткү жагып үшүктөн алып кала алат; «аштыктын кенжесин үшүк алат, баланын кенжеси жетим калат»; «акырапта аkyр күз болот»; «кабыста эккенче, казаныца кууруп же» деген сыйктуу уламыштар жана тұрактуу сез айкаштары айтылып ал сездердүн маал аттары экенин ырастап турат. Кыш айларының маалдарына

күндүн кыскарганды, сууктун түшкөнүн түонткан: «чил арыш маалы, токту тойбос, чомүч кургабас маалы, боз қыроо маалы» сыйктуулар, болуп да «аяздар» кыш маалдарын атоонун негизи болуп алынған. Мында этнографтардин жана эл ичиндеңи эсепчилердин айтымында: «кара аяз, мүйүз аяз, темир аяз, кийиз аяз, каңтар аяз, бок аяз, жок аяз» деген жети аяз айтылат экен (Кален Асанакун боюнча). Биз бул аяздардын качан боло турганын эл ичинен кайрадан айқындан, кыштын үч айынын маалдарына аяздарды ылайыгында жайгаштыра алдык. Ошону менен бул жолу колдонууга сунулган долбоорубуз: «жалган курандын маалдары – мүйүз аяз, кийиз аяз; чып курандын маалдары – үт, соор; бугунун маалдары – чечек суу, жооза; кулжанын маалдары – кызыл түлөө, күкүк; текенин маалдары – тамыз, теке тамыз; баш оонанын маалдары – саратан тамыз, асат; аяк оонанын маалдары – сумбула, мыйзам; тогуздун айынын маалдары – боз короо, қыргыйек; жетинин айынын маалдары – акырап, кабыс; бештин айынын маалдары – чил арыш, токту тойбос, чомүч кургабас; үчтүн айынын маалдары – боз қыроо, кара аяз; бирдин айынын маалдары – темир аяз, мүйүз аяз» болуп, алардын ар биринин табияттык белгилерин ошол маалдардын белгилери катарында түшүнүүгө жетиштик.

Айдагы мезгилдер. Бир айдын 24 маалында боло турган аба ырайындагы өзгөрүштер, жанжаныбарлардын жашоо мыйзамынын мерчемдеринде боло турган озгөрүштер ар бир

айдагы мезгилдер болуп, ал мезгил белгилерин да ай эсепчилигинде өтө кылдат байкап, кыргыздар өздөрүнү өндүрүш, тиричилигине пайдаланышкан. Эл ичинен текшерүү барышында, маалдар менен мезгилдердин атоолору алмашып айтыла турган абалдар кезигин, маалдардын ордуна мезгилдер аталып кете турган абал көп кезикти. Мындаай абал жогоруда маал боюнча келтирилген авторлордун маалыматтарында да айын билинип турат. Биздин эл ичинен чогултуп, иреттөөбүзгө караганда, мезгилдер мындаай тартыпте келет экен: жаз айларында – нооруз мезгили, айран чыккан мезгили; тоң чыгар мезгили, суурдун чыгышы мезгили, аюунун которулуш мезгили, ууз кымыз мезгили, токсондун чыгышы; үркөр отуруш мезгили, жаз жарыш мезгили; жай айларында – теке какшык мезгили, үркөр чыгыш мезгили, жай чилденин түшүш мезгили, ата мал киргиз мезгили, камылга мезгили; күз айларында – каркыранын өтүшү, бышыкчылык мезгили, үшүк мезгили, кыркым мезгили, күз күрөш мезгили; кыш айларында – бугунун ооз чайкары, кулжа чаңыт, аюунун чээнге кириүү мезгили; теке чаңыт, чилденин түшүшү; согум мезгили, кедери кеткен мезгили, кедери ай, чилде чыгаар мезгили, токсон түшөр мезгили. Сыяктуу 30га жакын маалдарда боло турган мезгилдер аталган жана ошол мезгилдер ай маалдарының мерчемдүү белгилерин болуп эл ичинде унутулбай айтылып жүргөн.

Изилдөө натыйжасынан көрүнгенү, ай эсепчилигинде, айлардагы тогоолдор, айлардын

маалдары, маалдардын мезгилдерин туташ бир эсепчилик системасы түзүп, ай аттары менен тутумдашып турган бир тулку болуп жүргөн. Анын бироо кем болсо, ай эсепчилиги толук өз мүнөзүндө көрүн албаганы байкалды. Мындаайча айтканда, кыргыздын ай эсепчилигии бир көгон деп элестетсек, көгөндүн кежиси ай аттары болсо, ишнүү буурчактары, түймөлөрү айданы тогоолдору жана маалдары, мезгилдерини сыйктуу экен. Кежисинен айрылган буурчактарга эч нерсе байланбаган сыйктуу, буурчагы жок көгон да козу-улак байлоого жарабайт. Биз айданын аттарын кыргызча колдонууда аны көгон сыйктуу карал, маалдары, мезгилдерин, тогоолдорун бир туташтык деген ой менен колдонгонубуда, абан ата-бабанын калтырган ай эсепчилик маданиятына мурастуулук кылыш, ай аттарын элдин өндүрүш, турмушуна азыгы тиес турган көломдо колдонгон болот экенибиз.

Кыргыз ай эсепчилигинде айлар мындаай:

1. Бирдин айы (жашыча 1-ай, январь). Бирдин айы 31 күндүк чоң ай. Кыш айы эсептелет.

Маалы: бирдин айынын 15 жарыгын «мүйүз аяз маалы», ал 15 караңгысын «темир аяз маалы» атайт. Мүйүз аяз маалында «аяз» аталган суук жүрөт. Мурутка муз тоот. Муз такта болот. Ал темир аяз маалы чилденин кап ортосуна туура келет. Муздар такта болгонунан чатырап, «чилде үй тигип», муз үстүнө чор кайнап чыгат. «Иттиң курсагындағы баласы тоңуп өлөр суук» ушул темир аязда болот. Ачык калган жерди үшүк алат. Түкүрүк жерге

түшкенчө тоңуп турат. Кыш чилде кырк күн болуп: «Кырдач – алты күн; Ады – алты күн; Жеди – жети күн; Үт – он беш күн; Апкыт- Сапкыт – алты күн», – деп чилденин балдарынын суук түшүрүреөр мерчемдерин эсептейт.

Мезгилдери: бирдин айынын көрүнүктүү мезгили, кыштын кыраан чилдеси ушул айда күчөгөн кези болот. Бүт 31 күнү чилде мезгилиниде етөт. Бул айда, үркор менен ай тогуз жаңысынан тогойт. Тогоол кези чилде маалы болгондуктан, кар жаап кете албаса да, бурганактап, чыкыроон болот.

Ырымдар: бирдин айында кыргыздар бастырманын оозун ачык коёт. Жаткан үйдүн эшигин ичинен такап жатпайт. Эгерим бир жылганын башында болуп калса, жатаар маалында, кетермого чыгып, эки жакка үн салып «сталада калган барбы?» – деп кыйкырып коёт. Ал сууктагы кайрымдуулук иштери болгон.

**2. Жалган куран** (жаңыча 2-ай, февраль). Жалган куран 28 күндүк өзгөчө ай. Жаз айы эсептелет. Кыргыз ай санагында, жылдын баш айы, 1-айы, ушул жалган курандан башталып саналган.

Маалы; жалган куран айынын 15 жарыгын «күйиз аяз маалы» аттайт, ал 15 караңгысын «каңтар аяз маалы» аттайт. Күйиз аяз маалы чилденин чыгаарына туш келип, суук каары катуу түшөт. Каңтар аяз маалында токсон чыгат. Ушул жерде атайын айта кетүүчү нерсе, «каңтар» сезү жонундо залкар манасчы Жүсүп Мамай мындаи айтат: «...күн жасаса каңтар оодарылып жатты, осуруп ийгөн экен,

күн жаады, жыл жакшы келет; шамал болсо, айкырып ийди, шамал болду, жыл катуу келет дешет», – дейт (караңыз, «Тил жана Котормо» 1994-жылдык 3-санынын 9-бетине). Ушуга Караганда, «каңтар» чээнгө кирүүчү аюу, суурлардын катарындағы айбандай маани берет.

Мезгилдери: жалган куран айы жети жаңысынан үркор менен ай тогойт. Тогоолдо күн бузулуп, бурганак болот. Тогоолдон кийин, жалган курандын ондорунда чилде жана токсон чыгат. Жалган курандын 11-күндерүү кыргыз нооруз айы деген «жыл ажыратуу» айы кирет. Бул жыл ажыратуу чын курандын 10-күнүнө чейин бир ай болот. Ошого кээ бир эсепчилер жалган куран айын кыргыздын жацы жылыми 1-айы деп эсептейт. Азыркы чын курандын 21-күнү «нооруз майрамынын» откөзүлүшү табияттын «күн түн тенелүүсүнө» каратылып, анын үстүнө, азыркы айдым эсеби менен кыргыздын ай жаңырганда эсептешинде 10 күндүк айырма бар. Ошого жалган курандын 11-күнү дегени азыркы «числа» санагынын февралдын 21-күнүнө туура келет. Мындаи эсептегенде, азыркы февралдын 21-күнүнөн марттын 21-күнү аралыкта, ал кайсы айыл өзүнүн табиити жагдайына жараша «нооруз майрамын» откерүшүп келген. Бирок азыркы шаар турмушу жана бирдиктүү күнде «нооруз майрамын» күттүктөо максатында, марттын 21-күнүп (kyргыз ай эсебинде чын курандын 11-күнүн) «нооруз күнү» деп белгилеп алгаңга 30 жылдан ашты. Бул «жыл

ажыратуу айынын» эц соңку күнүнө туура келтирип белгилегени болуп эсептелет. Дагы келин, токсондун чыгыш күнүнө туура келгени да эсепке алынган.

Айбандардын, белгилери: «жалган куранда жалама айран ичет» деген улама сез айтылат. Кээ бир эрте тууган малдар болуп да, кой- эчкинин төлү жалган курандын этегинде башталат. Ошого толук айран чыкпай, «жалаң- жуктанган» айран элдир- селдир уютууларын билгизет. «жалган куран» атальшындагы себеп, эликтин ургаачысы телкини тутт мезгили толук болбой, элдир- селдир тууганына карата айтылган, деген улама сез бар. Дагы бир айтымда, жалган куранда, эликтин эркеги «куран» мүйүзүн таштап, таанылгыс болуп калат деген улама сез бар.

**3. Чын куран** (жаңыча 3-ай, март). Чын куран 31 күндүк чоң ай. Жаз айы эсептелет.

Маалы: чын курандын 15 жарыгын «үт маалы» деген атайт. Ал 15 караңгысын «соор маалы» атайт. «үттүгүн» алса, үт болот, болбосо жут болот», «үчүнчү айда үт кирет, арык койго сүт кирет» деген маал чын куран айынын 15 жарыгын корсотовт. Соор маалында, атап айтканда, чын куран айынын соңунда, жерлерде жер айдоо башталат, «соко чыгат соордо» деген маал ушул болгон.

Мезгилдери: чын куран бешинен үркөр менен ай тогойт. Ошого «беш тогоол өтпөй бел чечпейт» деген ушул мезгилге мұноздомө сез калитанын, беш тогоол өтүшү менен, күн жылып, «жер айрылып кок чыккан, желин айрылып сүт чыккан» кез болот. Чын

курандын башында «караан боз» аталған боз түшүп, ал бозду токсондун чыгуусундагы шамал айдан кетсе, малга ылаң, адамга тумоо алып келе албайт. Чын куран айынын соңунда дагы «берен боз» деген боз түшүп, топо жаап, аны менен биргө чөлдөн түйдөктөлгөн кене биргө түшүп, жерге түшүшү менен түйдөгү чечилип, кене жер бетине жайылышы мүмкүн экен. Берен боз малга ылаң алып келген.

Айбандардын белгилери: Чын куранда эликтин ургаачысы телки тууйт деген айтый бар. Эликтин эркегин «куран» деген «телкисин кууган куранбы? бүркүттөн качкан уларбы?» деген сез айкашы ушул «куран, телки» сезүн ырастап берген сүйлем катары бизге жетиштир. Нарктуу жылдары «чын куранда чыңыртып кулун байлайт» болгон. Чын курандын караңгысында суур чәзиден чыгат. Бүркүт ушул чын куран айында үйүгүшөт.

Ырымдары: чын куран айынын 21- күнүн күнтүн төңелген күнү, нооруз майрамын белгилөөнүн соңку күнү болуп, ушул күнү нооруздан ырымдары иштелет. Арча менен аласталат. Жаңы кийим кийип, жаңы жылга тилек тилеп көптөгөн ырымдары жасашат. Кыргыздын жыл ажыратуусу ушул күн болуп, андан аркысы зеки жыл, андан кийинкиси жаңы жыл зесби менен санаат. Чын куранда күн күркүрөп калса, тунгуч күркүрөгөн күндүн доошуна «дамбыр таш» айтып, чөлек калдыратып, ак боз үйдү төгеренип, жылдын нарктуу келишин, жаан тилеп ырым кылышат.

**4. Бугу** (жаңыча 4-ай, апрель). Бугу кичик ай

булуп, 30 күндүк ай. Жаз айларынан эсептелет. Марал тууган ай болгондуктан, «бугу айы» аталган. Бугунун үзүкчүлүк кези, «узун сары айы» деп көйт.

Маалы: бугунун 15 жарық маалы «чечек суу маалы» аталып, чечек суу жылга-жыбыгттардан толук ағып, оз маалында келсе, жыл нарктуу болуунун белгиси болгоц. Эгер кечээүдеп келсе, катаал жыл болуп, мал көккө от маалында тойбайт. Бугу айынын 15 караңгысын «жооза маалы» деп атайды, «жоозада жоогазын гүлдойт» деген улама сезүү бар, «жоогазынды» кээ бир айтымдарда «мандалак» деп атайды. Мандалактын тамыры тоголок, койдун корголундай болуп, ал бир сабактап эки айры кок чыгарып, ошол эки айры көктүн ортосунан гүл ачат. Бугу айынын караңгысында ошол мандалак гүл ачат.

Мезгили: бугунун үч жаңысында ай менен үркөр тогашот. Тогоолдо күн бузулуп, сары кар жаайт, же бурганактап тогоол мезгилиниң корсөтөт. Бугу айынын 12 жаңысында «жылуу боз» деген ак боз түшүп, жылга-жыбыгтагы муз-карларды эритип, чечек суу ағызат.

Айбандардын белгилери: бугуда марал тууйт. Мал көккө толук тоюп калат. Бугу айында топоз, уй сыйктуу малдар да төлдойт. Келгин күштар келе баштайт. Бугу айында көн «көкүл тайын» тууйт. Көн бир жылдын үч мезгилиниде үч жолу төлдейт. Бугу айында дагы көгүчкөн, кекилик «кош баш» болуп, топ учпай, экиден, торгутон учуп калганы корунот. Бүркүт бугу айынын соңунда зоодогу уясына тууйт, ал тууганда бир-эки гана жумуртка

басат. Бака чардайт. Бака үндүү жана кызуу чардаса «баканын тою болду» делип, ошол жыл нарктуу жыл болот. Бака чардабай койсо, элдир-сeldir чардаса, жыл каатчылыгы болот.

Дыйканчылык: бугунун башында, буудай, арпа эгиндеринин үренү жерге түшөт. «Эгин эки үркөр көрбөй бышпайт» деп, үркөр отуруудаи мурда, бугу айынын башы, чын куран айынын этегинде буудай үрөнүн жерге түшүрүп калууга камышылат. Дагы бир үркөр коргону бышшу маалындағы үркөр корушун айтат.

5. Кулжа (жаңыча 5-ай, май). Кулжа чоң ай болуп, 31 күндүк ай, жай айы эсептелет. Аркардын түүт мезгили болгондуктан «кулжа айы» аталган.

Маалы: кулжа айынын 15 жарыгын «кызыл түлөө маалы» дейт. 15 караңгысын «күкүк маалы» атаган. Кызыл түлөө маалында үй жаныбарлары, кайберендер бүт түлөп түшөт. Кээ биреөлөрү бүт эле тартак түлөп, эти кызарып көрүйгендүктөн, жалпы эле түлөгөндүктөн «кызыл түлөө» демеги бар. Кулжа айынын 15 караңгысында суу катуу кирип, «күкүктөйт», ошондон улам ал маалды «күкүк» атаганы билинет.

Мезгилдери: Кулжа айы бир жаңысынан ай менен үркөр тогойт, тогоолдун белгиси анчейин катуу болуп кетпейт; ушул тогоолдоң кийин, «үркөр олтурду» болуп, үркөр жерге түшөт.

Айбандардын белгилери: Кулжа айында аркар төлдойт. Аркар абдан чыйрак болгондуктан, козугасы туулуп көзүнүн тегереги кургаганда эле

энесин ээрчпй басып кете берет. Ал ээмп уузга бир тойсо, энесинен эч калбай ээрчип чуркай алат. Бүркүт баскап жумурткасын ушул кулжа айында жарат. Айгыр ушул айда бээ көздойт да «ат кара тыл болуп» семирие баштайт. Күлдүр күчүк жер казбай кыдырып кетет.

**6. Теке** (жаныча 6- ай, июн). Теке кичик ай болуп, 30 күндүк ай. Жай айы эсептелет. Кийик эчкинин туут мезгили болгондуктан «теке айы» аталган.

**Маалы:** Текенини 15 жарыгы «тамыз маалы» деп аталац. 15 караңты маалын «теке тамыз маалы» атайд. Тамыз маалында үркөр чыгып, тамыз жерге түшот. Жер асты салкындал, жер үстү аябай ысыйт. Теке тамыз киргенде, күн ого бетер ысыйт. Жай чилдеси убагы ушул теке тамызда күчөйт. Жай чилдеси 40 күн болуп: «чымыран, саратан, бууландуулан, сайроон, толгон (мыйзам)» деген мерчемдерге бөлүнүп эсептелген.

**Мезгили:** Текеде тогоол болбойт, себеби ушул мезгилде үркөр жылдыз жерде болот. Тамыз түшөт. «теке какшык мезгили» болот, бул мезгилде суук түшүп, бурганактап, тоолордун башын карлап жиберген суук болушу абдан мүмкүн. Киргиз суулар тартылып, мезгилдүү суулар какшып түшөт экен. Ошого ал мезгилди «теке какшык» атаган. Мындай мезгил болгону, «жай чилдеси» түшкөн бул маалда тамыз түшүп ысып турган кезинде, кийик эчки тууса, ысыкта чөбү түшпей «кыйынды» болуп, эчкилерден туутта чыгым болуу көп болгон. Ошого эчкилер

«теке какшык» мезгилинде тууп, улак ээрчитүүгө жетишкен.

**Айбандардын белгилери:** Текеде кийик эчки туут. Эсепчилердин, мергендердин баамында, кийик эчки теке айынын 6-жанысында туутту баштайт экен. Ошондо шилби караңы болгон кез болот. Шилби караңы болду дегени, шилбинин шактары абдан ёсуп, жалбырагы чылттырмак болуп калган кези экен. Теке айында, күн аябай узарып токтогон кез болот. Теке айында коён «шибер тайын» туут. Теке айынын караңысында, уй жана топоз бука чуркай баштайт. Теке айында суурдун чопдолой ийніден чыгат. Кекилик жумурткалайт. Кекилик бар болгону 20 жумуртка басат, анын бешөө сасыткы жана башка чыгымдар болсо, бир мекиян кекилик 10- 15 жожө ээрчитет. Теке айында сагызган уясына туут. Сагызган каргышка кеткендиктен, ал «оозу менен туут» деген уламыш айтылат. Теке айында улар жумурткалайт. Бүркүттүн балапанынын канат- куйругу чыгат.

**Ырымдары:** кийик туут кезинде аңга чыкпайт. Балалуу кийикти атпайт. Желиңдүү кайберен кокус калканга түшүп калса, эмчегин саабайт. Теке айынын 15 караңысында, бука, болуп да топоз бука чуркай баштайт. Ал жыл нарктуу келет деген белги, топоз бука кош көңүл чуркаса, же чуркабай коюп, инектер кысыр калса, ал жыл абдан каатчылык боло тургандын белгиси катары ырымдайт.

**7. Баш оона** (жаныча 7-ай, июл). Баш оона чоң ай болуп, 31 күндүк ай. Жай айы эсептелет. «баш

оона» дегени чөптүн, эгиндии баштары оонап ёскөн кези деген айтым бар. Ал дагы бир айтымда, «оона» аталган бир канаттуу болуп, ошонун жубуу издең «башы ооган жакка чабыгтаганы» деген уламышы бар. Ал дагы бир айтымда, «баш оонанын аягында бууг ышкырат (ызгырык дейт). Бугунун ызгырыгындай деп, анын үнү отө уккулуктуу болуп, кезиген чагы» (Белек Солтоноев) башы ооган жакка канкыган маалы болгон дейт. Айтор, «оона» сезү дагы да тактальп изилдоону күтүп турганы корунуп турат.

Маалы: баш оонанын 15 жарыгын «саратан тамыз маалы» атайт. Ал 15 карангысын «асат маалы» атайт, «саратан тамызда салкында гана сапар тарт», деген ушул маалга мүнөздөмө сез болуп, ысыктын катуу кези, асат маалында жай чилдеси чыгат. Жай чилденин чыгаардагы күчөгөн маалы болуп, баш оона айында, табактагы сүттөр ирийт. Күнде калган ачка малдын ичине ысык отүп кетип бузулат.

Мезгили: кээ бир эсепчилердин айтымында, баш оона 21 жаңысынан тогойт дейт. Бирок тогоол белгиси айкын болбойт, абада өзгөрүш болбойт деген айтым бар. Бирок тарыхка караганда, 50 жылда бир келе турган канаттуулар корунсе, 40 жылда бир корунүүчү жылдыздар көрүнүп калса, жай чилдеси маалында чоң кар жаап, тоолуу, бийик жайлоолордо кар жаап, жут болгон уламыштар айтылат. Мисалы, Улуучаттын үчташ жайлоосунда, «Түмөнбайдин 1000 коюн жут алганда» деген уламыш ушул баш оона айында чыккан.

Айбандардын белгиси: нарктуу жылдын белгиси болсо, топоз бука менен уй бука кызуу чуркаган кез болуп, букалар үйлерду майыштыра, уй корута кызуу чуркаса ал жыл жакшы келет. Ал жыл нарксыз келер болсо, топоз бука чуркабай, чуркаса да солгун болуп, топоздун кобү кысыр калат. Мындаш жыл каатчылык менен отөрүнүн белгиси болот. Кекиликтии бир жөжөсүн чыгарат. Бүркүт балапанын уядан учурат. Суур кирип кошулат. Суурдун түсү оғо бетер кызыл (кек) болуп чыгат.

8. Аяк оона (жаңыча 8-ай, август). Аяк оона кичик ай болуп, 30 күндүк ай. Күз айы эсептелет. Кийинчи «оона» деген маанини берет.

Маалы: Аяк оонанын 15 жарык маалын «сүмбула маалы» атайт. Ал сүмбула жылдызынын чыккан кези болот, «сүмбула чыгып суз болот, булактын башы муз болот». «Сүмбулада суу муздайт» деген сүмбула маалына мүнөздөмө берген эл ичинде улама сез бар. Аяк оона айынын 15 караңгы кезини «мыйзам маалы» атайт. Мыйзам маалында тараза жылдыз чыгат. «мыйзам келди күз келди» деген маал болуп, чөп орок кези болот. «мыйзам» деген жел менен кошо учкан ак түстүү желе сыйктуу үлпүлдөк нерсени мыйзам деп аталац. Мыйзам маалы «тараза» деп да аталган. Мыйзам маалында чөп бышып «оонайт», семизчилик болот. Чөп орум башталат.

Мезгили: аяк оона 19 жаңысынан тогойт деген коз караш бар, бирок тогоол белгиси анык эмес, абадагы өзгөрүш анчейин болуп кетпейт.

Айбандардын белгилери: суу муздаганда (тоңгон эмес) аттын тезеги музлады деп, аяк оонапын караңгысынаң кийинки үйүрлөгөн бээ токтобой калат. Топоздор сууга кирип серүүндөйт.

**9. Тогуздум айы** (жашыча 9-ай, сентябрь). Тогуздум айы чоң ай болуп, 31 күндүк ай. Күз айы эсептелет. Тогуз сан кыргыз сан маданиятында, ыйык сан болгондуктаң, «тогуздум айы» деп атаган.

Маалы: тогуздум айынын 15 жарыгын «боз короо маалы» атайды. Короого мал кире злек, короо бозоруп турганынан айтылса керек. Кийинки 15 караңгысын «кыргыйек маалы» атаган. Кыргыйек мезгилиниң түшүү убактысы болгондуктан, «кыргыйек маалы» деп аталган. «Кыргыйек» деген бир күш болуп, ал келгии күштар катарында карапад. Эл оозунда: «кыргыйек деген кызыл күш, кыр ташка келип контон жок...» дегендөн улам күштүн бироо экенин билүүгө болот. Кыргыйек ушул маалда балапандарын шамал багытына карай учурат экен да, ал өөндөп учса, өндүргө үшүк жүргөндүн белгиси болот экен. Эгинди кыргыйектен мурда оруп жыйноо болот. Болбосо: «аштыктын кенжесин үшүк алат, баланын кенжеси жетим калат» дедет.

Мезгили: Тогуздум айынын мезгил белгилери көп, кадырлесе бир жылдык белгилер ушул айда көрүлө турган ай эсептелет. Ошого эсепчилер тогуздум айынын белгилерине көп баам салгаш. Биринчи белгиси катары, анын тогоолу өтө айкын белгилери менен келгенин баамдашкан. Тогуздум

айы 17 жаңысынаң сары жылдыз (же үркөр) менен ай тогойт. Ушул тогоолдуң белгиси бүт бир жылдын нарктуу жана нарксыз келерин белгилейт. Тогоолдо тоонун баштарына кар чалып, бурганактап күн бузулса, кээде өндүргө чейин карласа, тогоол төл келип, жыл нарктуу болот. Экинчи белгиси, кыргыйек мезгили жүрөт. Кыргыйек жүргөнүү, «кыргыйек балапанын шамал менен учуруп келет имиш, ал суук шамал болуп, ошол шамал менен үшүк жүрөт экен». Үчүнчү белгиси, үшүк жүрөт. Ал кыргыйек жана анын үшүгү айдарым менен жондоң отсо, кеч бышкан эгиндерге зияны тийбей кеткен. Өөндөп, ондүр менен отсе, кеч бышкан өндүрдөгү эгиндерди үшүк алыш, данын чүрүш кылыш кетет. Кыргыйектин үшүгү маалында келгенин туйгаш дыйкан эгин бар жерине суу кооп, туттөткү жагыш үшүктөп алыш кала алат. Тогуздум айынын негизги белгиси ушул кыргыйектин жана тогоолдуң өз маалында келиши менен корупот. Тогоолдо бурганактап күн бузулса, кыргыйек айдарым менен отсе, бүт жылдын башка белгилери өз маалында корушуп, жыл нарктуу келет. Тогуздум айындагы тогоол жана кыргыйек мезгилдери айкын белгиси менен келбей, мемиреп тынч отсе, ал жыл нарксыз келет дешип, жылдын каатчылыгына камылга корушот. Тогуздум айынын 22-күнү күзгү күн-түш төцөлген кези болот.

Айбандардын белгиси: тогуздум айында көн саргылтайын туууйт.

Ырымы. Тогуздин айында күн күркүрөсө, жаан жааса, «булут бала салды» деп, жаманчылық боло турғандын белгиси катары жоруп ырымдайт.

**10. Жетинин айы** (жашыча 10-ай, октябрь). жетинин айы кичик ай болуп, 30 күндүк ай. Күз айы эсептелет. Кыргыздын сан маданиятындагы дагы бир ыйык сан жетинин бул айдын атына койгон.

Маалы: жетинин айынын 15 жарыгын «акырап маалы» атайды «акырапта акыр күз болот» деген сөз айкашы менен эл ичинде ушул маалдын аныктамасы айтылып жеткен. Акырапты байыркы кыргыздар «чаян айы» атаган. Жетинин айынын 15 жарыгын «кабыс маалы», илгери «жаа айы» деп атаган. Эл ичинде ушул маалды «кабыста эккенче, казаныца кууруп же» деген аныктама менен айтып калыптанган, кабыс маалында күзгү эгин экспеген.

Мезгили: жетинин айы он үч жашысынан тогойт. Тогоолу айкын болуп, аба бузулуп, жашачын болот.

Айбандардын белгиси: жетинин айынын 15 жарыгында, койго кочкор агытып, кой кууту башталат. Аны менен тен-чачоо эчкиге теке коюлат. Кой-эчки санагы 150 күндө тууйт.

**11. Бештин айы** (жашыча 11-ай, ноябрь). Бештин айы чоң ай болуп, 31 күндүк ай. Кыш айы эсептелет. Кыргыздын сан маданиятындагы дагы бир ыйык сан бешти бул айдын атына койгон.

Маалы: бештин айынын 15 жарыгын «чиларыш маалы» атайды. Ал 15 карангысын «токту тойбос, чөмүч кургабас маал» атайды. Мында күн

абдан кыскарган маал болот. Ошого бештин айын чилдин арышында кыска маал, «токту тойбос, чөмүч кургабас» маалы болду дейт. Күндүн эң кыскарган убакты болуп, канча эрте жайытка алыш чыксаң да жайытка жеткенче эле кайра карангы кирип, «токту тойбой» калат. Эрте менен жасаган аталанын чомүчү кургаганча түшкү оокат жасалат. Түшкү тамакты жасап жеп, идиши-аякты, чөмүчтү жууп койсоң, ал кургаганча, кайра кечки тамак жасалат дегендөн чыккан, күндүн ото кыскалыгын мүнөздөген учкул сөз менен бул маалдар аталган.

Мезгили: бештин айы он үчүнен тогойт. Ушул тогоолго аралаш «бугунун ооз чайкаары» деген мезгили болот. Тоо башына бурганактап кар жаайт. Ал кар менен бугу ооз чайкады болуп бугунун чуркаган кези эсептелет. Бештин айынын 15 карангысында дагы бир мезгили етот, ал «кулжанын ооз чайкаары» деген мезгили болуп, тоонун баштарында бургашак болуп кар жаайт. Аны «кулжа бурак» атайды «Бештин айында бел ашпа, безилдеген суук болот» деген мүнөздөмө ушул айга айтылып бизге жеткен. «кулжа буракта» кулжа оөгүнө сийип, оөгүнө муз тоцот. Кулжа чуркаарда абдан сүзүшүп оз үйүрлөрүн табат. Атап айтканда, бугудан бир ай, же 20 күн удаа кулжа чуркайт. Бештин айында эки кайберендин куут мезгили болгондуктан күн бузулуу, бурганактоо көн болот.

**12. Учтүн айы** (жашыча 12-ай, декабрь). Учтүн айы кичик ай болуп, 30 күндүк ай. Кыш айы эсептелет. Кыргыздын сан маданиятындагы дагы бир ыйык сан үчтү бул айдын атына койгон.

**Маалы:** Үчтүн айнын 15 жарытын «боз кыроо маалы» деп атайд. Ал 15 караңгысын «кара аяз маалы» атайд. Боз кыроо маалында бубак байлоону кыроо түштүү дейт. Эсепчилердин байкоосунда, дарактардын бутактары, чийдии сакалы бубактай; дайранын жээги муз байлайт; аттын тезеги тоот. Боз кыроодо суунун жээктери жакшы муздан, муздар үйөрлөнүп турса, жаздын эрте келзэринин белгиси кылат. Кыроонун түшүшүү кыштын түшконун белгилейт. Кыштын күнү муз күбүрлөнүп жакшы музdasа, кыш-кыштай наркын көрсөткөнү. «кышкы кыйбызык муздан коркпо, жазгы жардай муздан корк» деген ата сезү кыштын бекем муздоосун айтканы эле. Кара аяз маалында кыштын кычыраган суугу аяз жүрөт. Ал кара суукту алып келгендиктен «кара аяз» маалы аталган.

**Мезгили:** үчтүн айнын 15 караңгысында чилде түшөт. Атап айтканда, үчтүн айнын 22-күнү чилде түшөт. Үчтүн айы он биринен тогойт «Теке чаңыт» деген мезгил жүрүп, тоолордун башына кар жаайт, кар ондуртө чейин түшөт. Суук болуп, «үчтүн айы үйрүлгөн суук, үйдөн чыкпа» деген кез болот. Чилдинин аязы жүре баштайды.

**Айбаңдардын белгилери:** Үчтүн айнын караңгысында теке чуркайт. Анда «теке чаңыт» мезгили болот. Теке чуркаардын алдында текенин аслии «ташта турат». Ташта турганы, кандайдыр бир шандуу зооканын башындагы сорок ташка ал теке чыгып, «жылдызды карал» сууп турат. Турганда ёөгүнө сийгелектен, ал сийгелеги жергө түшкөндө

чорго муз болуп катып, кайра киндигине жеткенде аиан доош берип, эчкигэ чуркайт. Калгаа тоодогу текелер да ошону менен кошо чуркайт. Текенин ёөгүнө муз чорго байлан чуркаши жылдын калыптуу жургөнүн белгилейт. Үчтүн айында буура кирет. Үчтүн айынан жалган куранга чейин кайымал кайытуу иши жүрөт. Кайымал төо 360- 370 күн курсак көрөт.

**Эскертуү:** Айтылган айдын белгилери ар бир айдын жаңыруу, атап айтканда, айдын көрүнүү абалына ылайык келет. Айдын тогоолдору да айдын жаңырган 1- күнүнөн баштап санаага топ келет. Жогорудагы айлардагы мүнөздөмө белгилер ушул күнде эл арада колдонуп жаткан «ай календарына» салып байкоо жүргүзгөнде оош-кыышы көрүнүп калат (он нече күн). Ал учун, тек айдын аттарын топ келтирип атап, ал маалдары менен мезгилдерине байкоо салганда, турмушка колдонгондо, айдын жаңыруу санаагын өлчөм кылса, кыргыздын айларга берген мүнөздөмөсү топ келерин озгөчө айтып коюунун зарылчылыгы бар.

## Эн-Сай кыргыздарынан калган туяк – Кыйлоңжыяндык кыргыздар

жайгашуу орду. Кыйлоңжыяндык кыргыздар Кытайдын чыгыш түндүгүндөгү «Кыйлоңжыяң дубаны Чычыкар шаарына караштуу Фуйү ооданын Уюру дайрасынын жээгинде» географиялык чыгыш узундук  $124^{\circ} 24 - 125^{\circ} 6' 2$ , түндүк көндик  $47^{\circ} 20' 20 - 47^{\circ} 20' 10$  жайгашкан. Кыргыздар негизинен Фуйү ооданынын достук айылы Вужазы (беш түтүн) аталган кыштак мөнөн Чыжазы (жети түтүн) аталган кыштакта (Фухай айылына карайт) бир кыйла чогуу отургаңдан бөлөк, негизинен Фуйү ооданынын ар кайсы айылдарында таркай жайгашкан. Алар Кытай, Монгол, Дагур, Манжу сыйктуу улуттар менен аралаш жашайт. жан саны. Кыйлоңжыяң кыргыздары Энесай ореөнүүнөн, Эдил боюнан 1733-жылы күчке салынып көчүрүлүп кеткен. 1733-жылы алгач сүргүндөлүп келгенде 276 чамасы киши болгон. 1958-жылкы коом текшерүү материалында кыргыздардын жан саны 154 түтүн, 640 жан киши болуп, алгач сүргүндөлүп келген 200 жыл алдындагыдан үч эсеге жуук көбейгөн (бул маалыматтарын кайнарын караңыз, 1958-жылы жазылган «кыргыз коом тарыхын текшерүүгө»). 2001-жылкы жалпы жан санакта 1473 киши деп

катталган. Булардын Чычыкар шаарына караштуусу (Фуйү ооданында) 1332 киши болуп, 90 пайыз кыргыз ушул жерде жашайт. Мында болуп айтса, Вужазы кыштагында 276 киши, Чыжазы кыштагында 151 киши, калгандары таркай жашайт (караңыз, Ву Жанжу түзгөн «Нынжаң жайлоосундагы кыргыздар», аттуу китептин 63-бетине).

коомдук жагдайы. Кыйлоңжыяндык кыргыздардын коомдук турмушка аралашуусу, жазма маалыматтарда 1945-жылдан башталган түрү бар. Эң алгачында 1945-жылы аяк оона айында, кезиндеи совет кызыл армиясы Фуйү ооданына киргендө, ал жердеги Вужазы кыштагындағы кыргыздарга түш болгон. Ошондо, 10догон кыргыз жаштары кызыл аскерге жол баштоочу болуп жүргөнү жазылган. 1946-жылы Вужазы кыштагындағы кыргыздар Кытай азаттык армиясын тосуп алышкан. 1947-жылы бүткүл кыштак боюнча 200 жан санына жетпеген кыштактан 13 киши Кытай азаттык армиясына жоокер болуп, алардын ичинен Хан ёңчаң ысымдуу кыргыз жигит «жалгыз атчан баатыр» атагын алган (караңыз, 1958-жылы жазылган «кыргыз коом тарыхын текшерүүгө»). 1948-жылы көктөмдө Вужазы кыштагында «көмектөштүк гурруппа» курулуп, коллективдешүүгө бет алган. Ошол эле жылы кыргыздар тунгуч жолу шайлоо откоруп, оздөрүнүн кыштак бийлигии шайлоого жетишкен. Ошондо Вужазы кыштагынын бириңчи баш кишиси Ву тефаң аттуу кыргыз болгон.

Ал 1949- жылы Кытай коммунистик партиясына мұчо болғон. Бул Кытай қырғыздарының ичинде тунгуч Кытай коммунистик партиясинин мұчосу болуп эсептелсе керек.

Кыйлоңжыяң қырғыздарының автономия алыны Кытай қырғыздарынаң әң мурда болуп, 1953-жылы коктөмдө Кыйлоңжыяң Фүйү ооданынын Вужазы қыштагы қыргыз автономия қыштагы болуп курулган. Бул Кызылсұу қыргыз автоном - обласы болуп курулуудан бир жыл мурдагы иш зле. 1958-жылы коммуналишууда Вужазы қыштагы Фүйү әл компартиясының бир өндүруш артeli болғон. 1950-жылдан кийин, дубан, шаар, оодан даражалуу партия курутайына өкул болгондор 9 киши, дубан, шаар, оодан даражалуу әл өкулү болгондор 6 киши, дубан, шаар, оодан даражалуу саясы кенешке мұчо болгондор 18 киши болғон. Ал мансап кармагандар: бөлүм даражадан жорору мансап кармагандар 14 киши болуп, мунун ичинде, орун басар назыр даражалуу бир киши, оодан даражалуу кадир 4 киши, бөлүм даражалуу кадир 9 киши болғон, ал эми қырғыздар автономия алған Вужазы қыштагының башчысы үзүлбей қырғыздардан болуп келген (караңыз, Ву Жанжу қыргыз түзғон «Нынжаң жайлосундагы қырғыздар» аттуу китептин 8-бетине).

1992-жылы Чычыкар шаарында қыргыз уюшмасы курулган. 1996-жылы кыйлоңжыяң улуттар изилдөө коомунун қыргыз изилдөө тармак коому курулган. Кыйлоңжыяң қырғыздары мына

ушул еки коомдун тутумунда изилдөө иштерин алып барып, Ву Жанжу баштаган қыргыз жана башка улуттун окумуштуулары кыйлоңжыяңдык қырғыздарды изилдөө боюнча ондогон макалалар жана бир нече ариалуу китептер жазып басмадан чыгарышкан. Анын ичинде эң орчуудусу жана беделдүүсү «Нынжаң жайлосундагы қырғыздар» аттуу китеп болуп, бул китепти Ву Жанжу (кыйлоңжыяңдык қыргыз) менен Ма Руй түзген. «Карбыш басмасы» 2009- жылы басып чыгарған Кытайча китеп болуп эсептелет.

**Уруулары.** Кыйлоңжыяң қырғыздарының уруулары жөнүндө өздөрү қылымдан бери унуттай айтып келген «Жаныбарым, буурулат» деген ырында мындаидай ырдалат:

Тоо этектеп чапканда,  
Дабындар карап макташат.  
Эми кайдан табамын?  
Жаныбарым буурулат!  
Жайлодо чалкып чапканда,  
Гапкандар карап макташат.  
Эми кайдан табамын?  
Жаныбарым буурулат!  
Атыздан алыс чапканда,  
Үчиктер карап макташат.  
Эми кайдан табамын?  
Жаныбарым буурулат!  
Сай бойлөтө чапканда,  
Сайындар карап макташат.  
Эми кайдан табамын?

Жаныбарым буурулат!  
 Белес ылдый чапканда,  
 Белдиридар карап макташат.  
 Эми кайдан табамын?  
 Жаныбарым буурулат!  
 Кыр бойлото чапканда,  
 Кыркыстар карап макташат,  
 Эми кайдан табамын?  
 Жаныбарым буурулат!

Бул ырда айтылган кыйлоңжыяңдык кыргыздардын уруулары: «дабын, гапкан, үчик, сайын, белдири, кыркыс» уруулары болуп, буларды Хакас (Энесай) кыргыздарынын урууларына салыштырып изилдеген хакас кыргыздарынын профессору Бутанаев 2005-жылы Кыйлоңжыяңга келип, ал жердеги кыргыз уруулары менен таанышкан соң, мындай көз карашты ортого койгон: «кыйлоңжыяң кыргыздарынын ушул жогоруда аталган уруулары Энесайдагы хакастардын (байыркы кыргыздардын – мен) дабын, бөлтүр, ичек, сайын болуп айтылган урууларынын катмарында бар» экен (караңыз, Карбын зл басмасынан 2009-жылы басылып чыккан Ву Жанжу, Ма Руй түзгөн «Ныңжаң жайлосундагы кыргыздар» аттуу Кытайча китептин 5- бетине). Ал эми атайын айтып коё турган бир жайыт, ушул күндөгү кыйлоңжандык кыргыздардын мурдагы уруулары Кытайча фамилияга келтирилип, дабын (беш) уруусундагылар – ву (吴), белдири (бөлдүр – бөрү) уруусундагылар – лац (郎), үчек (ичеги)

уруусундагыла – чаң (常), кыркыс (кыргыз) уруусундагылар – сы (斯), сайын (саяи) уруусундагылар – ча (察) болуп аталып кеткен.

Кыйлоңжыяңдагы урууларды атаганда, «Сары уйгурлар» деп аталған, байыркы Орхон тарабынан көчүп, келген, азыркы Кунандагы уйгурлардын урууларында да «кыргыс жана саян» деген сыйктуу уруулар бар.

**Маданияты.** 1940-жылдардан берки маалыматта, болуп да 1958-жылкы кыргыздардын коомдук жагдайын текшерүүдо, Кыйлоңжыяң кыргыздары алгачында келгенде ак боз үйдо жашашкан. Кийин ак боз үйлөрү жоюлуп, бүт там үйлөрдө турат. Азыркы там үйлөрү бышырылган кыш менен курулган там үйлөрдө турат да, бардыгынын эшигинин алды корук менен курчалган болот.

Бул кыргыздардын кийимдери илгери өздөрү териден жасап алган кийимдерди кийишсө, эми заманбал кийимдерди кийишет. 1980- жылдан кийин Шинжандагы кыргыздар менен барды-келдисин улагандан кийин, улуттук кийим катары ак калпак кийгендер маарекелерде коруну баштаган.

Тамак-ашы өздөрү менен кошо айдан келген малдын жана кайберендердин этине басым кылган эт азыктарды негизги тамагы болуп, эти салып жеш ыңгайы менен, башка кесме, талканы, наанды кошумча оокат катары азыктанган. Кийин эгинчилиги күчөп, аштык тамактар орчуңду орунга откөн. Аш катыгына кобүнчө жашылча керектемейгө

басым болгон. Азыр кыйлоңжыяңдың кыргыздары эгинчиликти негиз, малчылыкты кошумча урунуу, оокатына ёткон.

Кыйлоңжыяңдың кыргыздарынын той иштери алгачкы кездеринде башка улуттарга үйлөнбөөнү бек карманган. Ал, кийинки кездерде, аны, эргептергеген иштер азайган. Тойдо куда болуу, андан соң үйлонуү тоон берүү али бар.

Кыйлоңжыяңдың кыргыздары өлүм узатууда шамандинин негиз этип, шамандар өлүмдүн зыйнатын, жосупул башкарат. Ал сөөктүү жерге берүүдө бейитке көмүү жана ерттеө эки түрдүү болгон. Көмөрдө ламалар жорумун окуп комот, комгөндө жыгач табыт сандыкка салышат, ал сандыктын ичине олгон кишинин тиругү кезиндеги тутунган майда-бараттары кошо комүлот. Ал олгон кишинин оозуна күмүш, коло таңс же бермет шуру салып коюшат. Сөөктүү ерттеодо ламалар өлүүчүнүн жашын эсептөп көрүп, ерттеөгө ылайыкпыш же комүүгө ылайыкпыш өкүм кылышат. Сөөк ерттолуп узатылган болсо, күлүн таш кутуларга салып, кайрадан жерге комот.

Кыйлоңжыяңдың кыргыздары ислам динине кирбegen. Алар шаман дини боюнча кала берген, шамандарды алар илгерки кыргыздар сыйактуу эле «кам» дешет. Камдар оору-сырюону эмдел-домдоо аркылуу айыктырганга аркеттенет. Илгери, алардын тооп кылганы жылан пири болгон экен. 1940-жылдан мурда алар кагаздан жыландын кебетесин кыйып алып, дубалдарына чалтап ошого тооп кылыш жүрушкон. Кийин лама дининин таасири кыйла көп

болгон. Алар түлөөнү «обоо» таштарга, терек пирлерине беришет. Жылдыз пирине атаган «шам жагуу» салты да бар.

Кыйлоңжыяңдың кыргыздарынын тили жөнүндөгү маалыматты 1980-жылы профессор Ху Жынхуа текшерип, тил өзгөчөлүгүн майдалай жазып чыккан (караңыз, «Тил жана Котормо» журналынын кыргызстан жазуусундагы 2009-жылдык кошумча санына). Ошол тилдик материалдарга негизделгенде, кыйлоңжыяңдык кыргыздар байыркы энесай кыргыздарынын тил өзгөчөлүгүн сактаган. Бирок кыйлоңжыяңдык кыргыздардын мансаптары, окумуштуусу Ву Жанжу 2006-жылы тил жагдайын текшерип корсо, азыр кыргызбыз деп катталып турган 1473 кишиден 22 киши гана өз тилини билет дегенге кирет экен. Анын ичинде сүйлемдердүү жана бир кыйла турмуштук сөздөрдү биле тургандар 3 киши гана болгон. Азыркы колдонгон тили Кытай тили болуп эсептелет ( караңыз, Ву Жанжу кыргыз түзгөн «Нынжаң жайлоосундагы кыргыздар» аттуу китептин 244-бетине).

Кыйлоңжыяңдык кыргыздардын элдик адабият-керкем енөрү өзүнчө жазылып калган болуп, кытай тилинде «Кыйлоңжыяңдык кыргыздардын элдик адабият-керкем енөрү» аттуу арналдуу китеп «кыйлоңжыяңдык кыргыз уюшмасы» жагылан 1997-жылы басмадан чыккан. Бул китепте «ак боз аттын уламышы», «кыйлоңжыяңдык кыргыздардын кечүп келүү уламышы» сыйактуу 7 уламыш, «жерди сагынуу», «жаныбарым, буурулат» сыйактуу 14 ыр,

«кыргыз бийи» сыйктуу эки бийи, «тоодон түшкөн ак боз ат» сыйктуу 2 театр бар. Кыйлоңжыяңдык кыргыздардын ушул күнгө жеткен улуттук адабиятыныш «ала · капитан · кагынчыгы» болуп турганы – ушулар.

Кыйлоңжыяң кыргыздарынын окуу- агартуусу 1940- жылдардын соңунаң баштап оозго алына баштаган. Андан мурда, алар жазуу жана окуу дегендөн кабарсыз бойдон калышкан. 1949-жылы кыргыздар тобу конуштанган Вужазы кыпшагында тунгуч башталгыч мектеп курулуп, 18 окуучу мектепке кирген. Окуу тили Кытай тили болгон. Ал мектептин башчысы Ву Бада аттуу кыргыз болгон. Ушул жерде атайын айта турганы, 1940-жылдары кыйлоңжыяң кыргыздарынаң Ву Фучаң деген кыргыз жигит жапонго окушка барып, жогору окуу жайында окуган. Бирок бүтүрбөй жатып кырсыкка кабылып мертинген. Ал кыйлоңжыяңдык кыргыздар ичинен тунгуч жогорку окуу жайында окуган окуучу болуп эсептелет.

2000-жылкы маалыматта толуксуз ортоўку окуган 530 киши, толук ортоўку окуган 189 киши, жогорку окуу жайынын ариалуу кесип бүткөн 44 киши, толук курс бүткөнү 23 киши, алым шакирттикте окуган 7 киши болгон (караңыз, Ву Жанжу кыргыз түзгөн «Ныңжыяң жайлосуудагы кыргыздар» аттуу китептин 6-бетине).

Кыйлоңжыяңдык кыргыздардын азыркы жашап жаткан конуштарына жакынгадан бери жаңы улуттук маданият түсүн киргизүү жумушу да

иштелген. Вужазы кыргыз кыштагында кыргыздардын этнографиялык жаңы конушу салынып, анда кыргыздардын улуттук турмушу көрсөтүлген «кыргыз этинография сарайы» салынган. Ал эми кыргыздар отурукташкан Фуйу фирмасына «кыргыздардын чыгышка ооп келүү эстелик балбал ташы» коюлган.

Кыргыздардын Кыйлоңжыяңга баруу себеби. кыргыздар 1733- жылдан баштап, 1757- жылдар аралыгында эки жолу Кыйлоңжыяңга ооп келгени менен, ошондөн 200 жыл чамасы, коомчулукка ал кыргыздар жөнүндө маалымат берилген эмес. Кадиресе өздөрүн «кыргызбыз» деп айттууга чамалары келсе да, башка улуттар аларды ойроттор, монголдордун бир уруусу деп айтып жүрүшкөн (караңыз, «кыргыздардын коомдук тарыхын текшерүү» аттуу кытайча журналдын 1987-жылы «кшинжаң эл басмасынаң» чыккан нускасынын 99-бетине).

Ал эми кыйлоңжыяңдык кыргыздар жөнүндөгү алгачкы маалымат 1940-жылы жапондар чыгыш түндүк архив мекемесин зэлеген, ошондогу маалыматтарга таянган «Инген дубанындағы 4 оодандын жер маселеси» аттуу баянында Кыйлоңжыяң ооданында 8 түтүү, 49 жан кыргыз бар деген маалыматы болуп, бул маалымат эң алгач басма бетине жарыяланган кыйлоңжыяң кыргыздары жөнүндөгү кабар болуп эсептелинет. Андан кийин, 1943-жылы жапондук окумуштуулар Манжурыядагы монгол элини иликтеп жүрүп, Фуйу ооданы Вужазы

кыштагынан кыргыздарды кезиктиргенин «чычыкар гезити» аталган гезитке жарыялаган. 1944- жылы жапондук Ши Юанжың деген окумуштуу Фуйү ооданы Вужазы кыштагына барып, кыргыздарды иликтеп, «кыргыздарга айылчылап» аттуу макала жазып, «тундук, кашаа» деген маалыматтын 1945-жылдык 5-санына жарыялаган. Бул 40-жылдардагы маалыматтар ошол кездеги Манжурыяны эзлеген жапондар ичинде гана билинип кала берген түрү бар.

1952-жылы Нынжыяң аймагынын төрагаси Ю Йыфу текшерүү гурппасин уюштуруп, кадиресе озү кыйлоўжыяң кыргыздарынын Вужазы кыштагына барып коомдук текшерүү алып барган. Ал кыргыздар жонундо «Нынжыяң жайлоосундагы кыргыздар жана алардын мекен сүйөр өндүрүш плани» аттуу макаласын жазып чыккан. Анын ичинде, кыйлоңжыяңдык кыргыздардын коомдук түзүлүшү боюнча иликтөөсүндө, кыргыздардын алты уруусу бар экенин, алар: «табын, ичек, гапкан, сайнылы (сайын), болторы (бултур), кыргыс». Алар Кыйлоңжыяңдын ар кайсы айылдарында таркай жашарын баяндалған.

1958-жылкы бүткүл Кытай мамлекети боюнча аз улуттардын этнографиясын текшерүү зор кыймылы кыйлоңжыяңдык кыргыздарды жалпы текшерүүгө жакшы жагдай жараткан. Мында атайын алты кишиден куралган бир текшерүү гурппасы кыйлоңжыяңдык кыргыздар жайгашкан Фуйү ооданында бир айлык текшерип изилдөө алып барып,

«текшерүү баяндарасын» жазып чыгып, 1963-жылы ырасмий жарыялаган. Бул эмгек 1986-жылы «кыйлоңжыяң улуттар желелеш журналы» аттуу Кытайча журналда жарыяланган. Ошол эле нускасы 1987-жылы «Шинжаң эл басмасына» чыккан «кыргыздардын коомдук тарыхын текшерүү» аттуу Кытайча жыйнакка киргизилip жарыяланған. Бул 1958-жылдагы текшерүү материалы бүгүнкү күндө кыйлоңжыяңдык кыргыздарды жалпы жагынан билүүгө алып барган беделдүү баян болуп эсептелет.

Ал эми ушул жолку кыйлоңжыяң кыргыздарын текшерүү материалында 1. Тарыхы өзгөрүштөрү 2. Экономикаси 3. Заттык турмушу (маданияты) болуп уч чоң жагынан баяндалған. Бирок ошол кездин шартына жараша көбүнчө ал кыргыздардын колективдешүү, коперациялашуу жагын баяндоого көп орун берген, ал эми кыйлоңжыяңдык кыргыздар Шинжияндии Памир бийиктегинен келген деген жаңылыш тыянаккты көлтиргенине карбай, бул материал бир кыйла толук маалыматтары менен беделдүү текшерүү баяндарасы болуп калған.

1980-жылы борбордук улуттар университетинин профессору Ху Жынхуа кыйлоңжыяң кыргыздарынын тилин текшерип, алардын тилинин фонетикасы, лексикасы жана грамматикасы боюнча кейири маалымат берген. Андан кийин да Ху Жынхуа профессор көп жолу кыйлоңжыяң кыргыздарын көү-кесири текшерүүдө болду. Мисалы, 2002-жылы, кыргызстандык таанылуу түрколог Кадыралы Коцкобаевди, 2005-жылы Хакас

окумуштуусу В. Бутанаевди баштап келип, кыйлоңжыяң кыргыздарын тааныштырып, алардын көөнүн бул кыргыздарды изилдоого бурду. Бутанаев азыркы Хакастар менен кыйлоңжыяңдык кыргыздардын уруулук байланышы жана тил тутумдаштыгы бар экен деген баамын айткан. 1986-жылдан кийин кыйлоңжыяң кыргыздарынын тегиң териштируү изилдоосун тереңдешкен. 1986-жылы Жу Гошин аттуу окумуштуу (кыйлоңжыяң тарых изилдеө ордунун мурдагы бащчысы) «Фуйү ооданындагы кыргыздардын ооп келүү себеби, жылы жана келген жолу жонундо» деген макаласын «кыйлоңжыяң улуттар желелеш журналында» жарыялаган. 1990-жылы Йу Шөбиң окумуштуу (кыйлоңжыяң университети ажайыпканасынын изилдоочусу) Кыйлоңжыяң Вужазы кыргыз кыштагына текшерүү-изилдеө алып баруу аркылуу «чыгыш түндүк кыргыздарынын езгерүштерү жана жалчышы», «чыгыш түндүк кыргыздарынын балыкчылык, аңчылык өндүрүшү», «чыгыш түндүк кыргыздарынын дene тарбиясы жана элдик оюндары», «чыгыш түндүк кыргыздарынын ата-баба арбактарына сыйынуусу» сыйктуу 10 ичече барча макала жазып жарыялаган. 1991-жылы Жаң Тайшаң сыйктуу окумуштуулар (кыйлоңжыяң археология текшерүү ордунун изилдоочусу) «Энесай дайра боюнан келген кыйлоңжыяңдык кыргыздар» аттуу макаласын «кыйлоңжыяң улуттар желелеш журналында» жарыялаган. Булардан болок, кыйлоңжыяңдык кыргыздардын окумуштуусу жана

манисантары Ву Жанжу кыйлоңжыяңдык кыргыздар боюнча ондогон макалалар, уч китеп жазып тааныштырган (ал макалаларын караңыз, «Нынжаң жайлосундагы кыргыздар» аттуу китебине).

2001-жылы, кыйлоңжыяң кыргыздарынын теги боюнча изилдеөнүн жаңы ачылышы болгон. Ошол жылы Ву Юанфың аттуу манжу окумуштуу (мамлекеттик I-тарыхы архив мекемесинин манжу тил болумуну башчысы) «кыйлоңжыяң улуттар желелеш журналынын 2001-жылдык 1-санына «кыргыздардын чыгышка ооп Кыйлоңжыяң районуна келгендигин ырастоо» аттуу макаласы жарыяланын, ал макалада, кыйлоңжыяң кыргыздарынын чыгышка ооп келген убакты, келүү себеби, келген адам саны жөнүндө машку тили архивинде сакталып калган материалдарга негиз далилдегенге далалат жасайт. Бул макаланын майнабы кыйлоңжыяңдык кыргыздардын түбү-теги, байыркы конушу аныкталып, байыркы Энесайдагы кыргыздар менен бул кыргыздардын түбүн барып кошууга алып барат.

Архив окугап Ву Юанфыңдын маалыматы боюнча, Кытай мамлекеттик I-тарыхы архив мекемесинде Чың падышалыгы доорунан калган (Кытайда 290 жыл бийлик жүргүзгөн падышалык) 200 минце жакын манжу тилинде жазылган архив сакталуу экен. Ошонун ичинде кыйлоңжыяңдык кыргыздарга байланыштуу 26 архив окулган болуп, бул архивдерде азыркы кыйлоңжыяң кыргыздарынын бул жерге келүү убакты жана

сүрүлүп келүү себеби жазылган. Манжу тилиндеги 26 архивдеги маалыматта кыйлоңжыяңда азыр жашап жаткан кыргыздар биздин санактын 1733-жылы 28-апрель менен жоокерлеринин коштот айдал көчүрүүсү аркылуу, 28-август 1-туркүмдөгү 200 кыргыз 3 уч ай чамасы жол тартып, Кыйлоңжыяңдын Чычыкар шаарынын четине жеткирилип, жергиликтүү бийликке откөзүп берилген. Жергиликтүү бийлик аларды бештөн болуп таратып конуштанткан.

Ал экинчи тобу биздин санактын 1757-жылы 4-май 281 кыргыз уч топ кылышын, ар бир топту 30-40 тан монгол жоокери айдал 26-июн, уч ай жол тартып, Кыйлоңжыяңдын Колунбор деген жерине жеткирилген. Ал жерлик бийлик аларды да таратып жайгаштырган (караңыз, Кыйлоңжыяң жаңжүн бийлик башкаруу мекемесинин манжу тилиндеги архивдии 1733-2 – номуруна – Ву Юанпыш).

Архивдик материалды окуган манжу окумуштуу Ву Юанпыш ушул эки түркүм боюнча айдалып көчүрүлүп келген кыргыздардын көчүрүлүү себебин мындай чечмелеген:

1-туркүмдө кыргыздардын көчүрүлүү себеби, ез кезинде, Энесайдан түштүкке оогон кыргыздардын бир бөлүгү Эдил жайыгында малчылык менен жашап турушкан. Бирок ал кыргыздар барган сайшын батышка бет алып, Тес дайрасынын алабына жыла баштаганын ошол кезде ал кыргыздарды бийлеп турган Чың бийлигинин жергиликтүү мансаптары «кыргыздар дагы батышка

ооп кетчүдой, бизден алыстап бара жатат» деп Чың императоруна чагым жасайт. Император дароо коолу түшүрүп, ал кыргыздарды жер оодартып, чыгышка сүрүп келүү коолусун түшүрөт. Анда Бокой, Бадай саяктуу, кыргыз аксакалдары «өлтүрсөң да көчпөйбүз» деп бекем турушканда, бийлик черүү салып, аларды уч толко болуп, черүүнүн бекем кайтаруусу менен көчүргөн. Мында, биринчи түркүмдөгү кыргыздарды көчүрүүни себеби башка бийликке кошуулуп кетет деген ой менеп, езү башкарган чолкөмгө айдал барып тоздурган. Көчүрүп барган соң аларды таратып жайгаштырып, качырып жибербөө учун катуу козомолгө алып, атайын жоокерлер кайтарып жүрүшкөн.

Архивдик маалыматта, 1-туркүмдө айдалып көчүрүлген кыргыз 276 жаш киши болуп, алардан эрлер 51, ургаачылар 61, уул балдар 77, кыз бала 57. Мындан кулу 6, күц 12 болгон. Кул бала 9, күн кыз 3 болгон. (караңыз, Кыйлоңжыяң жаңжүн бийлик башкаруу мекемесинин манжу тилиндеги архивдии 1733-2 – номуруна – Ву Юанпыш). Бул кишилер Кыйлоңжыяңга айдал барылгандан кийин, Чычыкарга 116 кишини, Моргинге 72 кишини, Кыйлоңжыяңга (азыркы Фуй) 88 кишини болуп берген. Алар андан ары ар кайсы кыштактарга таратып конуштанткан. Ал тургай архивде кайсыл кыргызды кайсыл кыштакка, кимдин колуна болгөндүгү да ысмы боюнча жазылып калынган. Ал бул түркүмдөгү кыргыздар Эдил дайрасынын батыш жагындагы Тес дайрасынан айдалып, Эдил дайрасын

кечип отуп, Карка монгол жайлосун тепчий басып, андан соц бүгүнкү Кыйлоңжыяңга жеткирилген. Архивде айтылышиныча, – билүү түркүмдөгү кыргыздарды малы менен кошо айдаган түрү бар.

2-түркүмдө кыргыздардын кечүрүлүү себеби. 1757-жылы Чың бийлиги Жунгар Дабачынын козголоңун тыңчытып болгон эле. Бирок кийин Жунгардан Амурсана козголуп, Чың эмпириясынан белүнүп чыгуу козголоңун көтерөт. Аны тыңчыткан Чың бийлиги Жунгардагы кыргыздар да бир күнү «бет бурат», «алардын да ою белөө» деген чагым менен, ал жердеги ойрот монголдор менен кошо кыргыздарды да чыгышка сүрүү коолусун түшүргөн. Бул жолу кыргыздардын 181 киши сүргүндөлгөн. Алардын мал-дүйнөсү тартып алынып, үч ай убакыт ичинде Кыйлоңжыяңдын Колонбор деген жерине жеткирилген, ал жерден таратып жергилиттүү Солондорго кул кылып болуп берилгени жазылган.

Ушул жerde атайын эскерткип өто турган бир жагдай, кыргыздардын чыгышка сүрүлүүсү, 13-кылымда, Юан падышалыгынын тушунда (1293-жылдары) кыргыздардын Орусту (аз, азық) уруусун негиз кылган бир тобун Кубулай чыгышка сүрүп, Жавжу аймагына жана Корумду деген жерге эгинчиликке салганын юан тарыхы дегенге жазғаны бар. Мында, ойго келген нерсе, ошол 13-кылымда сүрүлүп барган кыргыздар менен баятан айткан 18-кылымдын башында сүргүндөлүп түрү барган кыргыздардын, кандай байланышы бар? Ал Кыйлоңжыяңга аралыктан 20 чакты жыл откон

экинчи түркүмдө барган кыргыздардын I-түркүмдө айдалган кыргыздар менен байланышы болгонбу? – деген суроонун жообун табуу изилдөөгө арзыйт экен.

## Алтын мөөрлүү Тарбагатай кыргыздары

Кытай кыргыздарынын бир болугу эсептелгөн Шинжандын түндүгүндөгү Тарбагатай дубанында кыргыздар бар. Алардын эң чоң өзгөчөлүгү - саны аз болгонуна карабай, мусулман дини жана кийин лама динине откөн эки динге ишенин турган кыргыздар болуп эсептелет.

Орду. Чыгыш узуудук  $82^{\circ}16' \sim 87^{\circ}21'$ , Түндүк кеңдик  $43^{\circ}25' \sim 47^{\circ}15'$ .

«Тарбагатай кыргыздары» деп айтылып жаткан бул түшүнүк Тарбагатай дубанында жашаган кыргыздарды корсетөт. Тарбагатай деп аталған бул чөлөм мурда Жуңгар ойпотундагы Эмил (моңголча - «ээр» деген сез экен) дайрасынын алабы болуп, ал жерге кийин бир шаар курулуп, атын Дөрбүлжүн шаары (чарчы шаар) деп көйт. 1764- жылы ал Эмил дайрасынын алабына Тарбагатай («суурлуу» деген сез) дубаны курулат. Ошол дубан курулуп жаткан чакта, кыргыздар ошондоң 30 жыл мурда, ошол Эмил (Дөрбүлжүн) шаарынын түндүк жагындагы Оркочорго (Кызылтоого) келип - конуштанып «Кыргыз элибиз, Кызылтоо (оркочор) жерибиз!» - дешип ураандашып жашап жүргөн экен. Айтмакчы, Тарбагатай деген ат коюлуудан мурда кыргыздардың ичине алган түрк зәдери ал жерди «Чойчок» деп

атап келгөп. Ал азыр да кээде ушул ат Тарбагатайдын дагы бир атальшы болуп айтылып жүрөт.  
Ал эми ошол Тарбагатай дубанында жашаган кыргыздардын жөн-жайын ушул күнгө чейин ар ким ар кандай баяндап келет. Ал мен да колдо бар материалга - 1958-жылы Кытай - илимдер академиясы жагынаң уюштуруп коомдук текшерүү алыш барган кездеги материал, аны 1987-жылы шинжаң эл басмасы ханзуча «Кыргыз улутунун коомдук тарыхын текшерүү» деген ат менен журналча кылып басмадан чыгарган (төмөндо «Журналча» деп аталат) жана «2002 күйтүн» басмасынаң жарық көргөн Кудайберген Кика уулунун «Тарбагатай кыргыздары» аттуу 77 беттүү китепчесиндеги баяндарга (төмөндо «Китепче» деп аталат) таянып, алтын мөөрлүү Тарбагатай кыргыздарынан окурманга кеп салып, кызыктуу таасирлерди, мындағы эң чоң таасир кыргыздар өз торкунчын ажыран калган жагдайда кантап күн коруп, кантап улутун сактап калғандыгынын мисалын Тарбагатайлык кыргыздардан көрсөтүүгө далалат жасал көрдүм. Мында өзгөчө белүп айта турган бир нерсе, Тарбагатайдагы Оркочорлук кыргыздарды бир алтын мөөр сактап калган. Мен ошону сап кармал, бир улуттун «мөөрлүү мөөрү жок» жашоодогу күнү кандай өткөнүн окурманын дилине «курч ийненин учундай» тыз тийгизип алууну ойладум.

Теги. Тарбагатайдагы кыргыздардын түпкү теги Кыргызстандын Ала-тоосунаң болгон. Алар

1730-жылдарда Ала-тоодон ооп келген. Жазма материалдарга таянганда, «Чанлууцун 30-жылдарынан (1766-жылдар) баштап Дорбүлжүнгө кыргыздар ооп келип конуштанды, алар ары-бери чачылып барып, 90 түтүн, 700дей жан адам болуп чогулгаңда, Мукуртай айланасында бир сум (кент) болуп «конуштаңган» (караңыз, «Дөрбүлжүн ооданы тарыхы материалыны 2-бөлүмүнө) деген маалыматты алабыз. Бул маалымат Оркочор кыргыздарынын жыйналып, көлөмдөшконун көрсөтөт. «Журналчада» Кыргыздар Оркочорго ооп келген кезде 40 түтүн, 400 жан киши зле деген маалыматты берген. Оркочор кыргыздарынан 1833-жылы «Бейжинге» (Пекин) барып алтын мөөр алган кездеги падышага жазган арызында «350 түтүн элбиз» деп айткан, кадиресе ошого карай, бир заңгиллик (кенттик) бийлик алган. 1945-жылы Оркочорлук кыргыздардан аскер алганда, 400 түтүн, 3500 жан Кыргыз эсебине карай аскер алган («китепчеде») деген маалымат бар. Азыр бүт Тарбагатай аймагында 2113 жан (2009-жылкы жан санакта) кыргыз жашайт.

Ал эми Оркочор Кыргыздарынын ооп келүү себебин 1958-жылкы текшерүүдөгү «Журналчада» мындай үч уламышты жазып алган: «уруулар ортосунда ат байге чыры чыгып, андан таарынгандар быякка кочуп баса берген; туугандар ортосундагы мүлк талашуу аразы менен таарыныч этип быякка кочуп кеткен; эки уруу ортосунда кудалык жаңжал чыгып, Садыр деген баатыр жигит өз жаатын алыш

быякка кочуп келген (караңыз, «журналчанын» 59-бетине).

Оркочор кыргыздары уруулук курам жагынан: 1. Сары багыш 2. Мундуз 3. Барың 4. Найман 5. Сарт 6. Кытай 7. Керей 8. Кара калпак («китепчеде») болуп айтылат.

Алтын мөөр. Каандай себеп менен келсе да Оркочорлук кыргыздар алғачында келгенде 350 үйлүүден кем эмес экени уруулук курамынан, келген соң жергеге жайгашуу колөмүнөн билинип турат. Дегинкиси, белгилүү колөмдү ээлеген әл экени алардын ушул күнгө дейре Кыргыз атын очүрбөй, ал тургай күн сайни өнүгүп-өсүп келгенинен да байкоого болот.

Оркочордогу кыргыздардын жашоосу кочуп келгендөн кийин зле ийгиликтүү болуп кетпеген. жазма маалыматтарга караганда, 1833-жылга чейин болгон 100 жыл аралыгында кыргыздар мыйзамдуу жергеге ээ боло албай, жайыт, конуштарды майлап мал багып, буруу элгө малай болуп күн еткөргөн. Өздөрүнүн тапканина өздөрү ээ боло алышпай кордолгон. Ал кордукка чыдабаган Манас каандуу кыргыздар илбээсниндин терилерин чогултуп, аны акчага айлантып «сүү кылып» алган соң, бул кыргыздардын ичинен чыккан Карабаатыр жашына иөөкөр алыш, азыркы Бейжинге Чың өкүметүнүн падышасына арызга барган экен. Арызында: «биз - Кыргыздар, 350 түтүн зл элек, Монголдордун заңгисинин (уруу аксакалынын) бийлигинде болуп калдык, падышам, өз улутубуздан бийлей турган

затги кооп, озүбүздү озүбүз башкарууну суранабыз» (карааыз, «Журналчанын» 60- бетине) деген экен. Анын арыгы кабылданып, 1833- жылы падышалык коолу чыгып, «бул эл ботөн эсептелбей, чөптүн чүйгүнүн жеп, суунун тунугуп ичүүгө абылуу» деген коолуну түшүрүп, бир эл катары жүрсүн деп колуна алтын мөөр берген болот. Ал алтын мөөрдүн бетине Манжучча, Монголчо, Уйгурча, Ханзучча (Кытайча) төрт жазууда кат ойдурган экен (карааыз, «Журналчанын» жогорку бетинде). Бирок ал мөөрдү алыш кайтаарда мындай бир күйүттүү уламыш окуясы болгонун 1958- жылы текшерүүдө дербүлжүндөгү эл ичинен жазып алган.

[Уламыш]: «Алар алтын тамганды алыш, Бейжиндин көчөсүнөн чыгып бара жатканда, бир төлгөчүгө түш болушат. Төлгөчүдөн биз бул жолку элге кайтуу сапарыбызда аман- эсеп жетиш аларыбызды? толго салып бериниз,- деген экен, тигил толгөчү,- жолдо бара жатканда, бир ак кийимчен, ак боз атчан, жетимди көөмп кете алсаң аман жетесин,-дейт. Аны уккан Каач баатыр аябай убайым жеп кыйналып турганда, иөөкору; «мен жетиммин, ак боз ат тапсаныз гана болду, мен ак кийим кийип, кыргыз элинин эгемендиги менен эркиндиги үчүн жанымды курмандык кылууга даярмын», - дейт. Ошону менен, Хыйлоңжыяидан (Манжурниядан) ак боз ат табышын келет да, жолдо ал жетим ат менен кошо жаның кыят. Ошондун соң Каачтын жолу байсалдуу болуп, аман- эсеп элине кайтып келип, элинин каастарлаган адамы болуп

калат. Алтын мөөр жеткен соң Кыргыздар өзүнчө кейт болуп, ошол кезде Дорбүлжүнди 9 кейт бар экен да Кыргыздардын бир кейти кошуулуп 10 кейт (затги) болуп эсептелген. Ал Каач Кыргыздардын биринчи затгиси болгон» (карааыз, «Журналчанын» 60- 61- беттерине).

Оркочор кыргыздары алтын мөөрлүү эгемендикке жетишкен соң, алар үчүн алтын мөөр өзүнчө ыйык иерсеге айланганын Кудайберген Кика уулупун «Китепчесинде» мындай эскерткени өзгөчө болгон: «көктөм майрамынын 1- күнү мөөрдөн бакыт тилеп, ага баш урмай, ал алтын мөөрдү алыш жүргөн кишини өзгөчө мартаба менен сыйламай адат болгон. Ал мөөрлүү затги келсе, балаа- казаа кетип, бакыт келет,- деген ишеним калыпташкан» (карааыз, «Китепченин» 24- бетине). Бул мөөрго сыйынуу жөн гана ишеним болбой, Оркочор кыргыздарынын эгемендикти, эркиндикти канчалык көксөп, аны ыйык билгенин корсөткөнү зле. Чын зле, ал алтын мөөрдү аралыкта буруу элдин колуна түшүрүп жиберин, анын бетиндеги жазууну өзгөртүп салган окуя да айттылат экен («Журналчада»). Алтын мөөр соңунда, эң акыркы Кыргыз затгисинин өз колу менен 1949- жылы жаңы окумөттүү архивине тапшырылган.

Оркочор Кыргыздары ата конуштун канчалык ыйык экенин өз жүрөктөрү менен сезингенин дагы бир таасирлүү мисалдан корсөтүүгө болот. Бир кезде жер талашы болуп, Оркочордун коломун кайра бекитээр болуп, тээ жогорудан жер тескеп болуучу

екүлдор келет. Бирок алар бийик чокуга чыгып, бут айлананы дурбү менен карап чеп болмей болот. Ал унаа чыга албаган тоо чокусуна өкүлдөрдүн чыгуусу кыйын болуп, өөндөн карап гана адилетсиз жер болуп салмай болгондо, Оркочорлук кыргыздар өз жерине күйүп, өкүлдөрдү кийизге олтургузуп, тоонун, чокусуна көтерүп чыккан окуяны Кудайберген Кика уулу «Китепчесинде» (32- бетинде) атаяны эскерткен. Айтмакчы, Оркочор кыргыздары жашоочу мекен, бут коёр жерди колго келтирүү үчүн «алтын мөөр алуу» окуясы, «өкүлдөрдү тоого көтерүп чыгуу» окуясы, андан кийинки эле кездерде Шинжандын бийликтөрине (мисалы, Жын шурунга чейин) канчалаган, арыздар менен талыкпай жер баскандык мисалдарын билгел киши болуп адалдардын жашоосундагы жигердүүлүктү байкап, ал жигердүүлүк «Кыргыз болуп калаль» деген максатка кызмат кылганын көрүү кыйын эмес, болбосо, башка элгө кошулуп кетүүнү кааласа, андай жер кайгысын тарттай эле кошулуп кетсе, башкалар дөле койнун ачып кошуп алмак.

Ошентип Оркочорлук кыргыздар 1833- жылы (100 жылдан кийин) алтын мөөргө жетишп, бириңчи жолу улуттук бийликтөө ээ болуп, коз, каранды жашоо менен кош айтышат. Ошондоң кийин өз салты, өз чарбасы менен жашоого жетишет. Кудайберген Кика уулунун «Китепчесинде» бир нече балбаңды, чеченди, кыргыз көнтингидеги 18 заңгипин, (уруу башылышын) аттарын, алардын жасаган иштерин сапактап айткан. Анда, биз эринбей, бул

Оркочордогу - кыргыздардын кадимки эле баба салтын - кандай улантып жүргөнүн байкаттуу максатында, ал кишинин китепчесинде айтылганадардан бир нечени окурманындарга кайра окута кетели.

**Тортай чечен.** Өз кезинде дорбулжундегү 10 көнтке башка элден укирдай (айыл башы) коюолуп, Жалынгайды аттуу монгол келээри менен, андагы уруу аксакалдарын чакырып жыйын курат. Анда элден:— менини укирдай болуп келгенимек кубанын жатасыңарбы? же ката болуп жатасыңарбы?— деп сураганда, бардыгы,— сиз сыйктуу билимдүү, онөрлүү адамдын келгенине кубанып жатабиз,—дешип колдоо көрсөткөн экен. Анда ошол айылдын (укирдайдын) катчысы болуп иштеп жаткан Тортай чечен:

«Башкалар кубандык дегени менен, мен байкушун, кала болуп жатам. Айткени ушул 8 көнт элдин ичинен сиздей бир адам чыкпай, сиздин айыл башы болуп келгенинизге ката болуп олтуррам»,— деген экен.

**Тогузбай чечен.** Тогузбайдын үйүндо куран жогору жагында, алтын мөөр томон жагында илинүү турганын көргөн бир буруу улуттун мансантары: — Токо, мына бул касиеттүү заттарың кандайынча коюолган? дегенде, — жогоруда турган касиеттүү куран — ал дүйнөнүн амалы, томондо турат дөлгөн алтын тамга — бул дүйнөнүн амалы — деген экен.

Дагы бир чеченцик сөздү келтирсек, бир киши Кыргыздын каллагын, чепкенин кийин, бөлөк

улуттун мансалтарынын алдына жумуш менен барса, тиги мансалтар заарканып аны эмне кийдиц деп суракка тартканда, тигил: – бул калпактын үч жакшылыгы, үч жамандыгы бар, – дейт.

– Эмде жакшылыгы, эмие жамандыгы бар экен? айтчы, дегенде, тигил:

– Жаанга, күнгө, өзүме жакшы, шамалга, итке, терогө жаман, – деп жооп берген экен (караңыз, «Китепченин» 26-бетине). Булардан көрүнгөнү, Оркочорлук кыргыздар дале бабанын чечендик салтын ала жүргөн экен.

**Көгөнбай балбан.** Көгөнбай балбан (сарбагын уруусунаң) Оркочор эле эмес, алыс-жакынга даңызы чыккан балбан экен. Анын балбандыгына бир жолку жүктүү төөнү аңдан тартып чыгарган окуяны «Китепчеде» мындай баяндаптыр: бир көчтүн төөсү жүгү менен кыядан аңга түшүп кетиптири, аны 10 чакты адам тартып чыгара албай шайы кетип турганда Көгөнбай баатыр үстүнөн чыгып калат да, дароо чапанын чечип ыргытып, жалгыз өзү төөнү жүгү менен аңдан тартып чыгарат. Ошондо маасынын тапандыгы ажырап кеткен экен дейт («Китепченин» 30 бети). Балбандык мына ошентип Оркочордогу кыргыздардын соөгүндө дале жүргөнүн көрсөтөт.

**Дининdegи болуңуш.** 1958-жылдагы Оркочорлук кыргыздардын коомдук тарыхын текшерүүде, ал Кыргыздар Ала-тоодон ооп келген 18-кылымдын баштарында бүт эле ислам дининде болгон экен. Ал ошол текшерген жылы Оркочордогу

кыргыздардын (оз кезинде, 5-райондун 7-айылындагы кыргыздарды текшерген) 80 пайзы лама динине, 20 пайзы мусулман динине ишенип калышкан деген маалыматты берген (караңыз, «Журналчанын» 60-бетинде). Бул маалымат азыркы тарбагатайда жашаган кыргыздардын абалына топ келет.

Оркочордогу Кыргыздардын ислам дининен лама (будда) динине өтүшүнүн себебин 1958-жылкы текшерүүде мындай уламыш менен айткан: «Монголдун заңгиси Кыргыздын заңгисин меймандылыкка чакырып барып, абдан мас кылып, алтын мөөрүңү мага көрсөтчү деп сураганда, тигил Кыргыз заңги мөөрүп алып берет. Ошону менен Кыргыздар алтын мөөрүп алдырып жиберип, бийлигинен дагы бир жолу айрылып калат. Ошондун көп отпой, Монгол ламасы 5 Кыргыз баланы будканасына окууга алат. Анын ичинен экөө качып кетип, үчөө окуп, лама дининин билимдерин өздөштүрөт» (караңыз, «Журналчанын» 61-бетине). Ал эми, Оркочорлук кыргыздардын дининин белүнүшүн Кудайберген Кика уulu «Китепчесинде» мындай баянды айткан: «Кыргыз эли эки динге белүнгөнү 1860-жылы бугу- кулжа айларында, Дөрбүлжүп ооданына караган «төмөнкү-керөдөн» башталыптыр. Беш-терек менен Кызыл-тамактын куйганиндагы Кок-түбөк деген конушка үч ак үй тигилип, ал кыдырма будкана болуптур. Аида жатар жери, тамак- аны белен экен. Лама динин үгүттөөчүлөрдөн 5 (монгул) лама келип «сиздерге

дин ала келдик» деген жарашыктуу үгүттөрүн айтып, жаздай туруп, 5 бала шакирт кабылдаган» (караңыз, «Китепченин» 57-бетине). Бул Оркочордогу кыргыздардын биринчи жолу лама динине кире баштаганы болуп эсептелет. Ал 1880-жылы монголдун коресүндө (будканасында) Чар унзт, Понск аттуу эки Кыргыз лама окуусун окуйт (унзт – «окуусу жетилген» деген мааниде экен). Чар унзт (kyргыз) будканада олтуруп барабан кагып жатканда, жанышда олтурган калмак келец (сопу) «көзүмдү чыгара чаба жаздадың – ит» деп соккон экен, тигил арданып, кыргыз айылына кайтып келет. «Кыргыздын эл башчылары андан наамыстасып, будкананы эл ичинде өз алдынча курууну чечим кылат. Ошону менен кыргыз жергесинде 1890-жылы тунгуч жолу «Кыргыз көрө» аталган лама будканасы Оркочордо курулуп, Чар унзт биринчи лама болуп чыга келген да ошондан баштап кыргыздын ламалары өзүнөн чыккан. 1938-жылдагы маалыматта, лама дин окуусун окуган келец (сопу), кечилдер 100 кишиге жеткен экен (алар бүт эле будканада отуруп, үй тутунуу, тиричилик оокатын иштөөден кечкендөр эсептелет экен).

«Кыргыз көрө» будканасынын курулуп, ага адамдардын тартылуусун Кудайберген Кика кеменгер «Китепчесинде» мындай турмуштук жагдайды айткан: «Манчың оқумоту тушунда, ламага 4 сер күмүш, эмчиге 3 сер, келенге 2 сер, кечилге 1 сер, манжиге жарым сер күмүш айлык берип турган. Минго тушунда, элден салык

жыйылып, «көрө» өздөрү тескөн турмушул камдаган. Ал диндик даража улам окуусу жогорулаган сайын көтөрүлүп турган» (караңыз, «Китепченин» 61-бетине). Будканада бекер олтуруп өз кезинин турмушуна толук жетерлик айлыкка жетишүүсү, кандай эле болбосун күн еткерүү, ал будда окуусун окугаңда мартабалуу болуу сыйктуу көр турмуштун ажатына лама динге тартылуу өз кезинин иш жүзүндөгүк жагдайы экенин жоромолдоого болот. Дагы бир себеп ошол кездеги Оркочорлуктардын жагдайынан алып айтканда, лама дин окуусун окубагандардын коомдук орду, кишилик катары кемситилген. Ал үчүн бир мисалды Кудайберген кеменгердин «Китепчесине» окуйлу: «...менин атам күнди болуп турган кезинде, Аитоф деген Кыргыз жоросу менен Мадан (калмак) укирдайдыкына (айыл башчыныкына) иш менен барат. Барган үй аларга жайпак табакка куймак менен чай коюптур, ошондо Аитоф табактагы куймактан сындырып ооз тийген экен. Дастроң жыйналарда, малайына «тигил кыргыздын кетип жеген куймагын өзүп салып бергиле», - деп катуу айтыптыр (караңыз, «Китепченин» 25-бетине). Мындай мисалдар көп болгон. Ошого өз кезинде, кээ бир кыргыздар монголдор арасында окуу (лама окуусу) аркылуу коомдук ордун көтөрүү максатын көздөп, «кыргыз коро» (будкан) кургандыгы билинет.

«Кыргыз коро» 1958-жылы тараган. Ал 1962-жылы Оркочордогу Кыргыздарды

Тарбагатайдын ар кайсы жерлерине көчүргөн. Ошону менен, Оркочордогу кыргыздардын дини эки болунуп, конушу өзүнчө жайлыштырылып жашоого туура келсе да «Кыргыз» деген бир сездү эч нерсеге алмаштыrbай, эч кимге кошпой бүгүнкү күнгө жеткиргени чоң жигердүүлүк, улуу улуттук рух болгон деп түшүнсө болот.

**Салт-санаасы.** Оркочордогу кыргыздар көчүп келгендөн эки динге болунгөнгө чейин бирдиктүү жалпы эле Кыргыз улутунун салтын карманган (1890-жылга дейре), лама динине өзгөргөп кыргыздар жана ислам дини боюнча калган кыргыздар кыйла бир мезгилге чейин бир эле корустөнгө ата-бабаларынын соөгүн коюшуп жүргөн. Кийинки бир мезгилде бир суунун ейүз-бейүзүнө көрүстөндү бөлүп коймой богон. Бирок. Оркочорлук кыргыздардын соөкту ага бейштке, бабалардын көрүстөнүнө коюу салты өзгөрбөй, Оркочордо Кыргыздардын бир нече коломдөшкон корустондору бар экен (Кыргыз корустондору «Китепчеде» кенен айтылат). Ислам дининдегилерден башкаларында, кийим-кечесинде да чоң өзгөрүш болуп, лама динине ылайыкташтырылган кийимдерди кийүү жагына ыктаганын 1958-жылы коомдук текшерүүдо байкалган. Ал тили да эки динге айрылган мезгилге чейин кыргыз тилин унтушишай, бир кенттин адамдары чогуу турган кездеринде кыргызча сүйлөшүп жүргөн. Кийин улам лама дининин, окуусунун таасири менен монгол тилин колдонуучулар көбөйгөн. Ал ислам дининде

калгандар казак тилин коомдук байланыш тили катары урунуп калышкан. Ушул күнде ханзу тилин оздөштүргөндөр арбыган. Бирок, Кудайберген Кика уulu эл ичинде кыргыз тилинин бир канча создору жашап турганын термелеп жазган (караңыз «Китепчеге»). Ал казак сездерүнөн бөлүнуп корунгөнү ал киши дайым байкал жүргөн. Ал тургай, кээ бир макал, ылакантар, кошоктор кыргыз тили боюнча унтуулбай айтылып көлгөнин «Китепчеде» кенен айткан.

Тарбагатай кыргыздары ушул күнде байыркы орду Оркочордо (Дөрбүлжүн ооданында) ири болугу жашабай (ал жерде ушул күнде 313 жаш киши гана калган), азыркы басым болугу Чейчек шаарына караштуу малчылык фирмаларында, атап айтканда, 1742 жаш кыргыз Чойчек шаарына тике караштуу Ой-жайлоо, Чагычы, Эки-суу, Калажыц сыйктуу фирмаларда мал багып жүрөт.

Макаланын оозун буур сөз: ушул күнде Тарбагатайдагы кыргыздар өздөрүнүн улуттук салт-санаасын, тилин, маданиятын калыбына келтирип жашоону көксөшөт. 2011-жылы бирдин айында «тарбагатай кыргыз маданият Борборун» куруп, баш кошуушул кыймыл өткөрүшкөн. Бирок кыргыз тилин, кыргыз кийимин, кыргыз ырларын издең жүрүшот. Биз – жалын кыргыздар колубуздан келишинче ал боордошторго кучак жайып боорго алып, алардын коксоосуно тилектеш болуп, «Кыргыз» деген атын очурбай келе жатканына «о деген тоого медер»

кылыш кетпесек, биздин эле тушубузда ал боордоштор...мүмкүн.

## Үркүп келип түрүктеп калган –

Боз-Дөң кыргыздары

Кытайлык кыргыздардан Кыргызстанга каттоо кылыш барса, ал жактагы боордоштордуң бириңи суроосу «үркүндө кеткенсизерби?» деген болот. «үркүн» атальмасына кулагы көнбөгөн кытайлык кыргыздарга, чынында, «үркүндүү» жон-жайын билгениче, бул суроо чыц келип жүрдү. Мен Кыргызстанга эң көп каттаган киши катары да 20 жылдан Кыргызстандагы туугандарга ушул суроосунун жандырмагын айтып, «биз жергиликтүү кыргыздарданбыз, үркүндүү билбейбиз» деп келем. Чынында, мен сыңары ушул күндө, Кытайдагы 200 миң кыргыздын көп сандуусу жергиликтүү кыргыздар болгондуктан, Кыргызстанда болгон 1916-жылкы «үркүндөн» толук маалыматтары жок. Эл ичинде, «кач- кач» болгон экеи, «кач- качтан келген кыргыздар» деген айтым калган.

Кыргызстан 1991- жылдан кийин басма сездердө «үркүн» боюнча маалыматтарды берип, 16-жылкы «как-кантан» (Уркүндөн) кытайлык кыргыздар да маалымат алды. Айдан мурда, үркүн боюнча жазылган чыгармаларды окуп, ошол чыгармаларда сүрөттөлгөн бактысыз кейипкерлерге жүрөк сыйдатып жүргөнү чын. Айдан да, Сагымбай Ороздбаков, Аалы Токомбаев, Мукай Элебаев сыйктуу атактуу адамдардын Кытайга келгенин, алардын

чыгармаларындагы айтылган жер-сүудан улам, омур баяндарынан улам кытайдагы кыргыздар, болуп да, Бедел ашуусуна чукул какшаал ероонундөгү эл бир кыйла айкын билип калышкан. Кадиресе, Аалы Токомбаевдин Үч-Турпан базарын сүрөттөгөн: «көчөдөгү көп эшек, көктү карай айкырат!.. Чар допу досторум, чай ичиш ал деп чакырат» деген базардың өз козу менен көргөн корүнүш салтарын жат айта алышат. Дегинкиси, кытайдагы кыргыздар 1916-жылдагы Кыргызстанда болгон «үркүндүн» таасирин ошол кездин озундө кытайга ири топ кишилердин келиши жана атактуу адамдардын келиши менен билишкен. Бул жерде өзгөчө белгилей турган нерсе, кытайдагы кыргыздардын бардыгы эле үркүндө келгендер деп санабоо, арийне үркүнден келип туруктал калган кыргыздар жок деп да эсептебөө керек. Чын эле, Кыргызстандагы 1916-жылдык «үркүндүн» Кытайда жашаган жергиліктүү кыргыздарга таасири оқшош болбогон: Кызылсуу, кыргыз автоном обласына караштуу Ак-Чий ооданына (Какшаал ереөнүнө) үркүн таасири бир чама айкын билинген. Ал эми, Улуу-Чат ооданы, Ак-Тоо ооданы жана Артыш шаарынын Карап-жүл, Тегирмети айылындағы кыргыздар «үркүндүн» таасирин, өз кезинде, өзгөчө сезишкен эмес. Ошол себептүүдүр, кытайдагы кыргыздарга «үркүнде» кеткенсизерби? деген суроо чоочун түүлгән.

Кыргызстанда «үркүн» жөнүндөгү маалыматтарда айтылышынча, үркөн эл, кобүнчө,

Бедел ашуудан ашышкан. Ал эми Бедел ашуунун Кытай жак бети да «Бедел ашуусу» аталац. Ал ашуудан Кытайга түшкөн адам Ш У А Рдын Ак-Суу аймагына караштуу Үч-Турпан ооданына түшет. Бул аймакта, көбүнчө, Уйгур улуту жана аздал Дүнгөн улуту жашашат. Үркүнден келген кыргызстандык боордоштор ошол кезде мына ушул улуттардын үстүнө келип түшкон. Ал эми Сагымбай Орозбаков сыйктуу эл таанып-жер таанып калган кишилер ошол эле Үч-Турпандын көкүрөк жагына жайгашкан, кыргыз району болгон Какшаал ереөнүн ердөп (Үч-Турпандан Какшаалга 200 чакырым алыста) ал жердеги жергиліктүү кыргыздарга барышкан. Ал эл-жер тааныбагандар Ак-Суу аймагынын жер-жерлерине чачырашып, ошол эле Мукай Элебаевдин романында сүрөттөлгөн «Ажардын» көргөн турмушу сыйктуу ошол жергиліктүү элдин улагасында жан сактап кетишкен. «үркүндө кытайга келген» деген кыргыздар тобунун жонунан айтылган географиялык жайгашуусу ушул Ш У А Рдын Ак-Суу аймагы болгон деп айтсак так болот. Биз төмөнде, ошол «үркүнде» үркүп келип, Кытайга туруктал калган Боз-Дөң кыргыздары жөнүндө баян айтмакпиз. Себеби, үркүнде келген кыргыздардын айылдык окумет даражасында туруктаган тобу, мисалы да ушул Боз-Дөң кыргыздары болуп эсептелет. Айтып коюуга тийиштүүсү, «үркүнде» келип башка жергелерге, атап айтканда, Текес, Монголкүре, Шаты Жаман-Суу кыргыз айылдарына аралаша турук таап калгандары да бар. Бирок алар толтук

бараңга жетпеген деп карадык.

Боз-Дөң кыргыздары 1916- жылкы Кыргыстандагы «үркүнде» келип, Ш У А Рдын Ак-Суу аймагына караштуу Үч-Турпан, Оңсуу, Байы сыйктуу оодандарына чачылган. Как эле, Аалы Токомбаевдин «Кандуу жылдар» романында, Касымалы Баялыновдун «Ажар» повестиnde, Жусуп Турусбековдун «Ажал ордунда», Мукай Элебаевдин «Узак жол» чыгармаларында баяндалгандай турмушка кабылып, кайра Кыргыстанга кеткендери 1918-жылдар аралыгында кетип, ал эми, кетүүгө өз кезинде чама-чаркы келбеген, кээ бирое жай таап калгандары ошол эле аталган райондордо туруктан калган. Туруктан калган кыргыздар Ак-Суу аймагына караштуу Үч-Турпан, Оңсуу, Байы сыйктуу оодандарына чачырап кеткен. 1937-жылы ошол чачыранды туруктан калган кыргыздарды Ак-Суу аймагына караштуу Оңсуу ооданынын «Вакый жер» деп аталган жерди өз кезинdegи Ак-Суу валы мекемесинен кыргыздарга ырасмий болдуруп «аны Боз-Дөң» атап, бирден- экиден жан сактап чачырап кеткен кыргыздарды чогулткан. Ал чачырап кеткен кыргыздарга 20 жылдан кийин ким жер болдуруп алыш, ээлик кылыш, ким чогулткан, алардын кийилки жагдайы кандай болгон? дегендерге токтолуу окурмандын билейин деген дитине баккандык болот го деп ойлодук. Анда сөз башынан келсип:

Сөз болуп жаткан Боз-Дөң кыргыздарына мей 1991-жылы жетинин айнын (октябрдин) 19-күнү

барып, алардын түбү-жайы менен таанышууга мүмкүнчүлүк болгон эле. Таалайга жараша, Боз-Дөңдүк кыргыздардын иш билгиси Мактыбай ажынын уулу Токтош Мактыбай уулuna (ошондо жашы 56 жашта эле) кезиктим. Ал киши ошол кезде Ак-Суу аймакында кызматта экен. Өзу Боз-Дөң кыргыздарына баштап барды. Боз-Дөң ошол кезде, «Боз-Дөң кыргыз айыты» деген аталыш менен айтылат экен. Мындай аталышы 1984-жылы Оңсуу ооданынын ичиндеги автономия алган кыргыз айылы болгондуктан ошондой аталыптыр. Бул айылда ошол кезде 4925 жан саны бар болуп, кыргыздардын жан саны 1875 киши экен. Бирок кыргыздарды «Боз-Дөң чоң кеңти» деген кыштакка чогуу жайгаштырыптыр. Ал жер айылдык өкүмөттөн дагы 30-40 чакырым тоо жакка таяна, Музарт ашуусун беттеп кетет экен.

Мен Боз-Дөң кыргыздарынын 1916-жылдагы үркүнде Бедел ашып келгендинин эстерине ала турган кишилерди издедим. Бирок ошол мен баргана, эц улуусу Ашыбай Чүрөнбай уулу 88 жаш, Боржаке Самтыр уулу 75 жаш, Мамыр Доколөң уулу 68 жашта экен, ошолор менен маектештим. Ал кишилер да бел ашып келген корунушту эстерине ала альшпады. Чамасы, баякка келгенде туулгандыктарынан, же жашы отө эле кичик болсо керек. Атап айтканда, 1991-жылы «үркүнде» бел ашып келгенди эснине ала алган адам жок болду. Бирок аталарап ошол үркүнде келгенин, Боз-Дөңгө кандай чогултулгандарын даана айтып

калтырышкандастырын айтып олтурушту. Үркүп келип, Ак-Суу аймагында чачырап туруктап калған кыргыздарды Сыдықбек Чекир ажы уулу чогулткан экен. Ал жоюндо Токтош Мактыбай уулу мындай баянды айттып берди: «Боз-Дөңгө кыргыздарды 1935-жылдан 1938-жылдар аралыгында, ошол кезде Ак-Суу аймактык сакчы мекемесин башкарып турған Сыдықбек Чекир ажы уулу деген киши чогулткан экен. Ал киши кыргызстандан келген киши экен. Басмачыларды кармоо отрядын баштап келип, ал милдети бүткөн соң, ошол эле аймакта калып калат. Корсо, Ак-Суу аймагынын кайсыл жерине барса да кой кайтарган чачыранды кыргыздарга кезигет. Ошондо, езу ошол кездин валисина (губернаторуна) етүнүч жазып, «Вакый жер» деген кыштакка кыргыздарды чогултуп отуруктاشтырып коюуну суранат. Ал суранычы кабылдапып, ырасмий кагаз менен (мен барганды, кагаз али сакталуу дешти) жер болуп берилген соң, бүт эле Такиламакан чолонун кылаасына чачырап кеткен кыргыздардын ар бир үй-бүлөсүп чейин кыдырып барып, бир жергө чогулуп жашоо керектигин айтат. Бирок ал чачыраган кыргыздар «жаш сактап калдык» деген менен, чогулууга моюндары жар бербейт. Ошондо Сыдықбек күчко салып, «байып калдым» дегендердин малын зале союп талатып, үйлорун орттотуп, «мал карик болуп калыпсыңар, келгендө эки колуңар менен келдицер зле, эми ушунчалык жаш сактоого мал табылыптыр, мал-дүйнө дале

табылат, бирок мынабул тилди (тилин чыгарып озү колу менен карман туруп) кайдан табасыңар?!» деп кыйкырганда, аны көрүп-уккандар акырын кочуп келип ушул Боз-Дөңгө чогулган экен. Эң алгачында чогулганда, 300 түтүн киши кочуп келиптири», - деди.

Ошол баяндан кийин, Сыдықбек Чекир ажы уулу ким? дегениди коп жылдан бери иликтеп жүрчүмүн. 2010-жылы «Кызылсуу кыргыз басмасына» «Ак-Суу кыргыз саяжырасы» аттуу китеп басмадан чыгыптыр. Анын түзүүчүсү кытайлык кыргыздарга белгилүү жазуучу, акын, коомдук ишмер, Ак-Суу аймагы Уч-Турпан ооданында жетекчилик кызматта болгон Нурдун Жунус уулу экен. Ал кителтеги баянында Сыдықбек Чекир ажы уулун мындай айттыптыр:

«Сыдықбек 1916-жылы атасы менен кошо Кытайга келген. Ак-Суу аймагынын Бай ооданына караштуу тоо арасына туруктап турушкан. Аралыкта айылдаштары менен болгон чырдан улам, ошол Бай райондук абактыга камалган. Ал абактыдан качып чыгып, Кыргызстанга кетип калат. Тигил жакка баргандан кийин да колхоздо жакшы иштеп, айылдын сакчыканасына (коргоочулугуна) жумушка орундашат. Кызматы корунуктүү болот.

Сыдықбек кийин, Советтик кыргызстандын аскердик кошуунуна кирет. 1935-жылы «тортуңчулор» аталган отряд менен Кытайга келет. Айдан Ак-Суу аймактык сакчы мекемесине башчы болуп иштейт...» (караңыз, аталган китептин 45-бетине). Бул маалымат мурда мен 1991-жылы

алган маалыматты толуктап, Сыдыкбектин ким экенин айкындап берди. Көрсө, Боз-Дөң кыргыздарын бир жерге чогулткан Сыдыкбек өз кезинде Ак-Суу аймактык сакчыкананын башчысы болуп турған кези экен.

1991-жылы, мага Боз-Дөң кыргыздарынын аксакалы Мамыр Дөкөлөң (кезинде 68 жаш, уруусу доөлөс, таанылуу тарыхчы Аивар Байтурдун окутуучусу) Сыдыкбек жонунде мындай айтып берген: «Сыдыкбек 1937-жылы баш оона айында байдын Кара-Бак деген жеринде (Боз-Дөңден 30 чакырым аралыкта) кыргыз мектебин курдурған. Ага эң алгачы болуп Мусуралы мектеп башчысы болгон. Мугалимдери Момун апенди, Усонбек дегендер зле. Ал Боз-Дөңгө мектепти 1940-жылы салдырган. Мугалимдери Мусуралы, Шабалы, Касымалы, Айтке, Абыш молдөлөр болгон».

Мындағы маалыматтарга караганда, Сыдыкбек Чекир ажы Боз-Дөңгө кыргыздарды чогултуп зле койбой, мектеп курдуруп, элди маданиятка жетелеген киши болуптур. Ошого Боз-Дөң кыргыздары Сыдыкбекти «Бакай» аташып кеткен дейт (караңыз, Нурдин Жунуска). Сыдыкбек Чекир ажы 1940-жылдардын баштарында Кыргызстанга кайра кеткен. Ал анын атасы Чекир ажы да бұлосу менен андан мурдарақ Кыргызстанга кайтып кеткен деген маалыматты айтышат.

«Бакай» аталған Сыдыкбек, чын зле, Боз-Дөң кыргыздарын маданиятка, өздөрүнүн тилин, салт-санасын сактал калууга баштаганын мен 1991-

жылы аларды аралаганда түйдүм. Демейде, жергиликтүү кытай кыргыздарында жаңыча мектеп куруу эң алгачылылары 30- жылдарда башталған болсо, кийин чогултулған Боз-Дөң (Карабак) кыргыздары да алардан калышпай, 1937-жылы кыргызча мектеп курууга жетишкен. Алар менен маскешүүдо жашагандардын көп сандуусу сабаттуу, ал тургай, кыргызстандын кирилл жазуусун биле турғандар бар экенин байкадым. Турмуш салтында кыргыздын баякы зле пейили менен жашоосу айкын корунуп турду. Тил өзгөчөлүгү сөз башында «и» тыбышын колдонбай турған сөздөрү көп экени, мисали: «ноопаз» эмес, «оопаз»; «намаз» эмес «амаз» сыйктуу. Андан «с» тыбышынын «з» тыбышына алмашуу кубулушу, мисалы, «тозуп алды, итти тоз» деген сыйктуу. Андан калса, шилтеме ат атоочторду «мобу мына бу» атай турған өзгөчөлүктөрү билишип турду.

Боз-Дөң кыргыздары өздөрүнүн кайсыл уруудан экенин жакшы билишет. 1991-жылы, Буржаке Самтыр уулу аксакал (ошондо 75 жашта, уруусу доөлөс) Боз-Дөңдө кыргыздардын мындай уруулары бар экенин айтып берди: «Боз-Дөңде жап саны көбүроөк уруу доөлөстөр болуп, доөлестүн булбул уулу, зумбул уулу, абышка уулу (чулумдан тараган) деген тукумдары бар; андан калса, саяк уруусу болуп, саяктын барак, чоң чарык, ала коз тукумдары бар; сары багыш, монолдордон бар; андан бир кыйла көбүрөөгү бугу уруусу болуп, кыдык, бапа, желден тукумдары бар» деген зле.

Боз-Дөң кыргыздарында комузчулук өнор үзүлбөгөн. Эн улуусу 88 жаштагы Ашыбай Чүрөнбай уулу экен. Ал киши комузду өзүнөн мурдагы устаты Жумабай Байтөлө уулунан үйрөнгөнүү айтты. Маек учурунда, өзүнүн комузу менен камбаркан, чоң толгоо, кер толгоо, сур толгоо күүлөрүн чертип берди. Бул күүлөрдүн баянын айтып чертет экен. «Кер толгоо» дегени «Керимбайдин сезү» деген мааниде деп айтты. Мамыр Дөкөлең аксакал да комузду жакшы чертет экен. Булардан кичүү комузчулары: Ташбай Чорем (70 жаш), Бейше Чорем (65 жаш), Жээналы Касым (50 жаш), Жөмөкбай Сурапчы (50 жаш), эң жашы долкун Мукас (18 жаш) сыйактуулар комуз чертип беришти. Сыдыкбек Чекир ажы жыйнап койгон эл мына ушинтип тилиң, уруусун, комузун унуптай, өзүнчө бир айылдык окумөт болуп жашап жатышат.

Боз-Дөң кыргыз айылында, кыргыздардын жансы 2000 киши гана болсо да, маданияты эрте ойгонгондуктан, ушул зэлे кыргыздар ичинен Осмон Ачакей бий, Мактыйбай шаңыя (айыл окумет башчысы) чыккан. Касым Бегали комузчу, Осмон Молдакун ырчы, Мусуралы Ыйман сыйктуу чыгармачыл адамдары еткои. Андан кийин, таанылуу тарыхчы Анвар Байтур уулу, Ш У А Рга таанылуу кино артиси, композитор Баякун Алимбек уулу, таанылуу куудул Исламжан Кудайберди уулу, геология илиминин доктору, профессор Муктар Мамбетказы уулу сыйктуу адамдар жетишпүү чыккан.

Ушул күнде, «Боз-Дөң кыргыз айылы»

1984-жылы өзүнчө автономия алған айылдық өкүметтің барлық жағдайларда жашашат. Айыл башчысы жана кыргыздар бар кеңтирийнин башчылары кыргыз улутунаң коюлат. Мектепте балдарды ез тили менен окутушат. Айылдың жалпы өнүгүүсү Ш.А.Рдың башка айыл-кыштактары менен төңтөпте өнүгүүтө, замандашуу шыбагасына жетишкен. Алар оздерүн «келгип» сезишипейт. Арийне башка жергиліктүү эл да аларды «кодулоо» жоругунда болбойт. Боз-Дөң кыргыздары ошол бир барча жердин кожоону болуп жашашат.

## КЫРГЫЗДАРДЫН ТЕГИ ЖАЗМА БУЛАКТАРДА

### Түрктөр<sup>32</sup> менен текстештігі

Кытайдын біздін саңактын<sup>14</sup> 4-кылымынан 7-кылым аралығындагы «Тұндук тарыхы» (北史) аттуу тарыхы китеби менен «Жов наама» (周书) аттуу тарых китептеринде Түрктөр менен Кыргыздардын теги боюнча мындаидай уламыштар жазылған:

«Сак элинде Абам бек аттуу адам болуп, анын 70 бир тууганы болгон имиш. Ошонун ичинде, Нышачор аттуу бирөө чыйрак экен да, озүично жөндөмдүү болуп, шамал айдал, жаан жаадыра ала турған жайчы экен. Ал жай атасынын (пиринин) жана кыш атасынын (пиринин) эки кызын алат. Ошонун ичинде, бирөө бир зле жолу бойкат болуп, төрт эм уул торойт. Ал төрт уулдун бирөө ак күү болуп учуп кетет; дагы бирөө, Абакан суусу менен Кем суусусун аралығына мамлекет куруп, кырғыз (契骨 «ki-i-kut») деп аталат; дагы бирөө, Чоң-Кем алабына мамлекет курат, дагы бирөө, Баш-Кем кеши тоосунун этегине байыр алган экен.

Ал тоодогусу, Нышачордун улуу уулу болуп, тоодогу Абам бек элин сууктан сактоого отун алып, от жагып, элине кайрымдуу чыгат. Ошол жакшы жумушуна карап, ал уулду кожо (байыркы кыргыз

тилинде башкаруучу) тутунушуп, аны «Түрк» атап көюшат. Ал кийинче, «торлок» болот. Кийин, мансап аталышы кошулуп «Нур Торлок Шад» аталај кеткен»- дейт.

Бул уламышта, Кыргыз Түрктөн чыккан эмес, Түрк Кыргыздан чыкканы, Түркту негизги уюштуруучу уруу кыргыз болгону айттылган.

### Төөлөстөр<sup>33</sup> менен текстештігі

Біздін саңактын 6-кылымынын соңунда жазылған кытай тарыхының бирөө болгон, «Сүй наама» (隋书), анын «төөлөстөр баянында» Кыргыздардын төөлөстөр (狄, 丁零) менен байланышы жөнүндө мындаидай уламыш жазылған:

«төөлөстөр 5-, 6- кылымда абдан кебейген эл болуп, уруусу 40 уруу эл болгон. Ошол 40 уруунун бирөө кыргыздар (结骨 «git-kut») болуп, кыргыздардын жайгашкан орду ошол кезде «Пацбайсан» аталған, азыркы Ала-Тоо (Тенир-Тоо) еңүүрлөрүндө жашаган 9 урууну бирөө» экенин айткан.

Төөлөстөр (狄, 丁零)) кытай тарыхы жазмаларындагы Сымба Чандын «Тарыхы эстеликтеринде», «Хан наамада» «Хондордун түндүгүндө Хуйну, Төөлөс, Кыргыздар» деген үч эл болгонун баяндаганы бар. Ушул баяндарга Караганда, кыргыздар Төөлөстөр менен тектикалык байланышы бар эл болгон.

<sup>32</sup> Кытай жазмасында «突厥» жазылған.

<sup>33</sup> Кытай жазмасында «突厥» жазылған. Төөлөстөрдүң изз бир тарыхын китептерде «Дилдер, Телелер» деп атагыны бар.

### Кацылар<sup>34</sup> менен тектештиги

Биздин санактын 6-кылымында жазылган кытайдын «Вий наама» (魏书) деген тарых китебинин «Кацылар баянында» (高车传) «Кацылардын түпкү теги Теөлестөр (丁零) болуп, азыркы Кацылар алты урууга бөлүнөт: Теөлестөр, Уйгурлар, Күлгү, Капыш, Кыргыз (护骨 «ku-kut»), Эчкин деген уруулары бар. Алардын башын кошуп турган бирдиктүү бийлиги жок, ар кайсысы өз бийлиги менен башкарылат» деген маалыматты берет. Бул «Кацылар баяны» «Огуз наамадагы «Канкы» деген элдин атынын коюлушун эске салат. Кыргыздар огуздуң неберелери болгондуктан, Кацылар менен туугандык байланышы болгон.

### Асык<sup>35</sup> эли менен байланышы

14-кылымдаты «Юан тарыхы» (元史) аттуу китепте, Кыргыздын теги женундо мындай уламыш жазылып калган:

«ортот түздүктөн алып барылган 40 кыз, Эне-Сай ерөенүндөгү Асык (乌斯) элине үйлөнүп, андан теролген тукуму, кийин, Кыргыз аталаң кеткен имиши» деген уламыш жазылып калган. Бул уламыштагы Эне-Сайда жашаган, Кем дайрасынын алабында Асык эли (кээ бир тарыхы маалыматтарда, бул элди «Аз эли, Орусту эли» деген аталаштар менен да куюруп келет. Кытай тарыхый жазмаларда Асык эли көп көзигет.

<sup>34</sup> Кытай жазмасында «高车» жазылган.

<sup>35</sup> Кытай жазмасында «乌斯» жазылган.

### Хондор<sup>36</sup> менен байланышы

Кыргыз элиниң аты дайыма Хондор менен юшо, кытай тарыхы баяндарда чыгат. Эң мурунку, санактан 200 жыл мурда, Сыма Чинандын «Тарыхы эстеликтеринде» Хондор баянын айтып, Кыргыздарды тунгуч жолу атаган. Андан кийинки, кээ бир тарыхый жазмаларда, кыргыздарды Жондор менен тага-жээндик байланышта жазганин окугаңбыз. Кандай болгон күнди да, Кыргыздар Хондордоң чыккан эмес, тарыхта Хондор менен тен ата болуп келгендиги отө айкын.

### Кыргыздардын Ли Лың<sup>37</sup> саңгун менен байланышы

Ли Лың саңгун биздин санактан мурдагы 74-жылы Кытайдын азыркы Гансу првициациянын Тяньшүй ооданында төрөлгөн. Ал Батыш Хан падышалыгыныш (санактан мурдагы 206-жылдан, санактан кийинки 25-жылга чейин) аталақ кол башчысы Ли Гуандып небиреси. Ли Лың эр жетип, бабаларынын жолун жолдоп, атка маш, жоокерликке кондүм болуп, хан падышалыгынын таанылуу черүү кол башчысы болгон.

Оболу, Хондорго карай аттуу чалгынчылыктын кол башчысы болуп, Хондорго болгон чалгындоону ийгиликтүү бүтүргөндүктөн даражасы котөрүлгөн. Санактан мурдагы 99-жылдагы Хондор менен болгон Хан падышалыгынын чоң согушунда аркасынаң келген такоол кошууну жок, канча эрдик

<sup>36</sup> Кытай жазмасында «匈奴» жазылган.

<sup>37</sup> Кытай жазмасында «李陵».

көрсөткөн менен натыйжасыз Хондордун аттуу кошуунун курчоосунда калып, аларга багынып берген.

Хон тениркуту Ли Лиц сангун багынганы менен, анын жоокерликке маш баатыр экенини билип, аны кадырлап, ага өзүнүн кызын берип, күйөө бала кылып алат. Ли Линдин кабары Хан падышасына жетип, ал тургай, Ли Лиц Хондорго хан падышалыгынын жоокерлик өнөрүн үйротуп, Хан падышалыгына кайра каршы кол топтоң жатыштыр деген калпыс маалыматты угуп, Ли Линдин бүт үйбүлөсүн (энесин кошуп) өлтүрттөт. Ошондой эле, кытай тарыхынын атасы болгон Сымба Чанды да Ли Линди актадың деп абактыга алганы жазылган.

Хан падышалыгынын кийинки окумдары Ли Линдин чыныгы жагдайын билип, аргасыздан экенини түшүнгөн соң, көп жолу адам жиберип, Ли Линди Хан падышалыгына алып келүү аракетин жасаган. А Бирок Ли Лиц: «эр жигит экинчи жолу кордолсо болбойт» деген жооп менен кайра Хан падышалыгына кетпей койгон.

Хон тениркуту Ли Линди өзүнүн карамагындагы мамлекет Кыргыздарга мансап менен жөнөткөн. Ошону менен, Ли Лиц биротоло кыргыз болуп кеткен. Анын кийинки тукумдары мурдагы кыргыздардан айырмаланып, каректери, чачы кара кыргыздар болуп, кыргыздын түсү мурдагы козу жашыл, еңү кызыл беттуүлөргө, кийинки кареги каралар Ли Линдин кошулган деген айтый жазмаларда баяндалып келет.

Бул окуя «Манас» жомогундагы Алмамбет жана анын уулу Гүлчоронун кыргыз болуп кеткен окуясын эске салат деген айтылыштар ушул күнде сакталып, жоромолдонуп жүрөт.

Бирок айтпай болбойт, ушул күндөгү кээ бир басма сөздөрдө «Кыргыздар Ли Линдин тукумдары» деген макалалар жарыяланып, Кыргызга Ли Линдин кошулганын тетири жоруп, бүт бир улутту анын тукуму кылып, оозуна алы жетпей сүйлөгөндөр болуп жатат. Ачык айттар нерсе, Кыргыздардын теги Ли Линдин чыккан эмес, Ли Лиц кыргыздардын катарына кошулган дегендии өзүн айтуу да тарыхий жазмалар негизинде болушту талап кылат. Себеби, тарыхта жазылбай Кытай падышасы менен Кыргыз каганы жазышкан каттарда «тектешпиз» деген гана негиз болуп келет. Мында ойлой турган нерсе, бир адамдын кошуулусу менен бүт бир улуттун түсү өзгрөн дегенге, анын үстүнө, анын тукуму кыргызда эмес, Хондордо болушу мүмкүн. Себеби ал бириинчи Хондорго күйө болгон. Ал Ли Лиц баруудан мурда Кыргыздар өз мамлекети менен жашап, жазмаларда жазылуу турса, аиан кандай кийин кошулган кишинин тукуму болмок эле!

Ли Линдин кыргыздарга кошулганын 648-жылы Кыргыз мамлекетинен Таң падышалыгынын ордосуна мамлекетник иш сапары менен келген Кыргыз ажосу Элтебер Ишбара ажо Таң падышасынын сый дасторконунда олтурганды, ажо сый дасторкондо кепен сүйлөп: «Кыргыздардын бир тайпасы байыркы Ли Лиц сангундун тукумдарынан

боловуз» деген сөздү айткан. Бул Кытай падышасы үчүн күтүлбөгөн сүйүнчү болуп: «Теги- түбүбүз бир экен», - деген сөздү айтып, ажону абдан урматтаган. Падыша 800 жыл алдындагы Ли Лиц окуясын укканды күтүлбөгөн сүйүнүчкө батканын жашыра албаган. Ошону менен, Кыргыздар менен Ли Лиц сангундун байланышын биринчи жолу кыргыз ажосу ашкерелген.

Дегинкиси, Ли Лиц кыргыздын арасына эрте кошулган, кыргыздын улуттук курамына сиңген деген айтылыштарды «каттардан» эмес, тарыктан караш керек.

### Кыргыздар «Дивани лугатит түркто»<sup>38</sup>

«Кыргыз – бир түрк уруусу болгою» (1- том 426-бет).

«...Румдан күн чыгышка көздөй кеткен мусулмандарды жана башкаларды айттым. Румга жакын биринчи уруу Беченек, анан соң Кыфчак, Огуз, Йемек, Башкырт, Басмыл, андан ары Кай, андан Ябаку, андан Татар, андан Кыргыз келет. Кыргыздар Чындын жапында. Бул уруулардын бардыгы урумдун жапынаң күн чыгышты көздөй созулган».

(«Дивани лугатит түрк» 1- том 64-бет)

<sup>38</sup> Отбек ССР илимдер академиясы бағызынан чыккан. Ташкент. 1960- жыл.

Кыргыздар «Түрк тарыхы» аттуу китепте<sup>39</sup> «Хыжарыя 114-жылга таандык болгон «китабен түркйеде» (Түрктөр жөнүндө китепте) бардык Огуз уруулары «отуз огуз» деп баян кылышат да, анда Кыргыздар да айтылат. Каңкыл, жана Калачтар Кыпчакка жайгашкан болуп, Тогуз огуздардын бир болугүн кураган. Алар Кыргыздардын курамында бирер аймак абалда болуп, соңунда, Огузхандардан бөлүнгөн мезгилинде, алар да (Каңкыл жана Калачтар – түзүүчү) өз аттары менен чыга келген зле ...

...Түрктөрдүн байыркы уламыштары жана аңгемелери отө сонун жана мактагыдай злесте берилет. Байыркы абалдарды, көчүү эстеликтерди заманыбызга чейин сактап келген. Кадиресе, ал аңгемелерде көчкөн коомдор менен уруулардын аттары да белгилүү. Мисалы, Кыргыз-Казак деген аттын, бири, «кезүүчү» (кезип-көчүп жүрүүчү), дагы бири, «коом- жана топтон айрылган» деген эки сөздөн куралган. Топтон-коомдон айрылып кезип кеткендерди «Кыргыз», арийне уруудан обочолонуп кеткендерди «казак» деген. Кыргыздар мына ошол себептен «Кыргыз-Казак» деген атка көнгөн. Бүгүнкү күндө, улуу жүз, орто жүз, кичи жүздөрдү кураган аймактар Кыпчак, Каңкыл, Уйгур, Кырайтка окошош коомдордо залалы тийин; жерлерин аңгырап калган чоң коомдордун аты жана «онгун» менен бийлик жүргүзгөн даражаларын гана билүп жүрушот

<sup>39</sup> Нежін Асым. Истанбул. 1316- жыл (хижаријес)

(хыжарыя 1-кылымга таандык «Кошо Чайдам – Kocho-tsidam» жазма мурастарда айтылган бир нече Кыргыз аймактарынан «Ша Кыргыз, Батмы огузы» деп аталған. «бу Кыргыздар Огзы, Батмы аймагынан» – Радлов. 2-том 35-бет)  
«Түрк тарыхы» 41-47-беттер)

«... Биздин санактын 112- жылы (хыжарийеден 523 жыл мурда) Чыўдыктар түндүк жакты басып отуп, сыр дайранын суусу куюла турған жери – «Или» оровун ээледи. Биздин санактын 108- жылы (хыжарийеден 527 жыл мурда), түштүк четтеги Хамы (Комул) жана Турпанды ээлеген зле. Алар жоокерлерин жайгаштырып отурған жерлердеги уруулар чогуу отурукташып, «Уйгур» арийне «моюн сунуучу жана өздөшкөн» делип аталған. Батышка түз кеткендер «кыргыз-казак», арийне «дейди – моюн сунбастар» деп аттыккан. (Кыргыз-казак – биздин санактын 8-кылымында, так айтканда, 731-жылдан баштап, Кыргыз деген сөз бир уруу маанисінде эмес, бир коом (улут) маанисінде колдонула баштаган. Бул жонундо Монголия маданий мурастарында: «Тибеттер, Кыргыздар, Уч Корыкан, Отуз Татар, Хытайлар...Тогуз Огуз, Кыргыз, Ша Кыргыз...Карлук, Басмыл, Хытай, Татабы...» деген терминдер менен угулуп келгсі).

«Түрк тарыхы» 42- жана 105-беттер)

«Огуз – Гуз сөзү байыркы түркү тилинде «чоң дайра» маанисии түюнткан «огуз» (Euguz) сөзүнөн өзгөргөн болушу мүмкүн. Андай болгондо, «Кыргыз» деген сөз «кыр огуз → кыр гоз → кыр гуз» болуп өзгөрүп натыйжасынан айтылған болот. «кыр огуздун» мааниси «кыр дайра» кадиресе «талаа дайрасы» болот. Мындан Кыргыздар байыркы убакта жашаган жергеси – Эне-Сай жана Аикара Муран (Ангара) дайраларынын кең жайык түздүгүнде экенин түюнткан сын атооч аныктап айтылғаны билинет. Андай болушу, байыркы кездерде, көптөгөн урук- уруулар өздөрү жашаган жерлердин аты менеп аталған. Кээ бир жорумаларга караганда, «гуз» сөзү да «огуз» сөзүнөн өзгөргөнү айтылат.

«Түрктер чоң дайраларды «өгүз» дейт. Юнандыктар аны «оксос» (oxus) түрүнө өзгөрткөн. Байыркы түркү тарыхында зарыл жер атынын эсси болгон «огуздуң» дайрага салыштырылышы жана демейде «огуз- гуз» сөздөрүнүн андан алышыны абдан мүмкүн. Ал тургай, «Шахнамадагы» торандардын баш кишиси, бийлеөчүсү кылып корсөтүлген «ефрасяб» кош сөз – «дайранын өйүзкү бою» деген мааниде келгендей, Юнандыктардын жана Европалыктардын Tranoxian, Арабтардын «маоан алнхр» деген сөздөрү да ошол мааниде келет. Мындаидай далилдер бизге...Азияда Түрктердүн жашаган жерлерине салыштырма катары алганда, «огуз, гуз» аты менен аталғанын көрсөтүп турат».

«Түрк тарыхы» 120- бет)

«Хон» сезү «Орхон» дайрасына берилген аттардын бирөө болгон. Түрк уруулары оздөрү жердеген тоо- токойлордун жана дерелердин (дайралар болушу мүмкүн- макелек) аттары менен аталган экен».

(«Түрк тарыхы» 70- бет)

«Билгэ хаган эстелигинде «Кокмөндүн тигил жағында Кыргыз мамлекетине чейин жортуул жасады», - деп айтылган. Бул жерде айтылган «Кокмөн – Кыргыздар жердеген токойлуу бир тоо кыркасынын аты. Анын маңдай жагы – удулу Түрк мамлекети. Кыргыздардын мамлекетине бармак үчүн, Түрк мамлекетине өтүү керек. Бул тоонун «Таңы» тоо кыркасы экендигин талкууга алгандай, «Саян» тоолору же ал экоөпүн ортосундагы болок бир тоо кыркасы болушу мүмкүндүгү да талкууга алынат. Арийне «Кокмөн» сезүнүн курамындагы «кок» деген уңгу сез боюнча, бул тоо Чыўдыктардын «Чыңшан» – мавы тоосу (көк тоо) дегениниң отө төп келет. Кыргыздардын баш кишиси ошол жакта турат зле – Томсен. Орхон эстеликтери».

(«Түрк тарыхы» 90- бет)

#### Кыргыздар «Шежире- и- түрк» китебинде<sup>40</sup>

«...Огуз хагандын алты уулунан болөк, жаш катышдарынан болгон төрт уулу болгон. Алардын да

бир- канча балдары болуптур. Алардын аттары мындай: Кине, Коне, Торбатлы, Кирайли, Султанлы, Оклы, Кокли, Сожлы, Хырасанлы, Йортчы, Жамчы, Торомчы, Комы, Соркы (ал кезде изди «серхи» деген), Корчук, Сорачок, Каракоч, Казгурт, Кыргыз...

...Огуз хандын кыргыз аттуу бир небереси болгон. Кыргыздар ошонун насилиниен болгон экен. Бирок ошол кезде, Кыргыз насилиниен киши аз экен; Мойгол, Татар жана башка элдерден мал оторлотуп кыргыз жерине барып олтуруп, Кыргыз атына көчкөн. Алар өздөрүнүн кайсыл элден экенин билет. Кыргыз жана Кем-Кемжит деген эки аймак болуп, бир-бирине жакын; бир тарабы Силингр, экинчи тарабы Анкара- Муран деген улуу агындуу суулары бар. Ыбыр, Сыбыр деген эки эл бар. Кыргыз жери ошолорго жакын. Кыргыз зли төрөсүн инал дейт экен. Монгол жана Тажик падыша деген сыйктуу».

(«Шежире- и- түрк» 18- 28- беттер)

«Абылгазы Ислингэ же Силингр деп баян кылган дайра азыркы кезде Орустар жагынан Селенга аталган дайра экенинде күмөн жок. Бул дайра Монголуядагы Хангай тоосунан түшкөн «Эдир» менен «Чылото» дайраларынан пайда болгон болуп, кийин оц жагынан Орхон дайрасын алып, уламдан- улам батышка ыктап Байкал колуне куюлат... бирок Анкара Муран дайрасынын азыркы кезде кайсы дайра экени жөнүндө тарыхчылар арасында кылла зле келишпестиктер бар. Ошондон

<sup>40</sup> Абылгазы баҳадурхан. Хижарийинин 1074- жылы жазылган. 1891- жылы. Казан басмасы.

улам, Кыргыздардын байыркы орундарын анык айтуу бир кыйла мүшкүл болуп тур. Анкара Муранды Фишер мырза Чындын Хуац Хы дайрасы бекен деп, Кыргыздардын мурдагы орундары Силингө менен Хуац Хы дайралары арасында болгон дегиси бар (сибирская история, Фишер, стр. 28). ...Миллер болсо, Анкара Мурандын азыркы Амор дайрасы экенини далилдейт (Опис. Сибир. Царст. Г. Ф. Миллер.сти). Ал: «Кыргыздар мына ошол эки дайра – Силингө менен Анкара Муран арасында жердегендиктен, Абылгазы Силингө дайрасын Анкара Мурандан алыс эсептебеген. Ошондой экен, Абылгазы айткан дайра Амордан башка эмес», - дейт. Бирок, менини билишимче, Анкара Муран дайрасы азыркы кезде Орустар Ангара атаган дайра болушу керек. «муран» моңголчо «дайра» деген мааниде болгоңдуктан, Анкара Муран дегени «анкара дайрасы» дегени болмок (агып жаткан чоң сууну түркү тилде «сай» дейт. Ал тажик кичигин «дур», чонун «дорхане» - дейт».

(«Шежере- и- түрк» 3- бет)

«Кыргыздардын эң мурда жашаган жерлери Жаңы-Сай (Эне-Сай) жана Кем-Кемжот деген эки аймак болуп, бир- бирине жакын; бир тарабы Силингир жана экинчи тарбы Анкара Муран деген улуу суулар болуп эсептелет. Ыбыр, сыйыр деген эки жүрт бар; Кыргыз жергеси ошого жакын болгон»

(«Шежере- и-түрк» 28- бет)

#### Кыргыздар «Телғыкул эхбар» китебинде<sup>41</sup>

...Кыргыздар тегинде, Огуз хан урпактарынан болгон, Турк урууларынын чоң уруусу, калиресс Огуз хандын жакындары жана жан кишилеринин тукумунан экен. «гуз» сезү «огуз» созүнүн кыскарышы болуп, «гуздар» хыжарийенүн 5-кылымынан мурда, ислам жерине барган. Ислам дининдегилер менен Гуздар арасында көптөгөн окуялар болуп еткон экен. Огуздар мусулмандар жагынан «гуз, гузийе» деп аталып наам чыгарган. Түрк сездүгүндө (тилинде) «курук – Талаа» маанинин бере турган «кыргузы», арийне «кыр (талаа) гуздары» жер мааниси менен айтканда, «гуз кыры» (гуз талаасы) деген маанилер менен аталат. Мындаи болгондо, «кыргыз» деген атала ма «курук – чөл», кыр-талаада жүрө турган гуздарга энчилүү ат болуп калган. Мейли каңдай болгону менен, «Кыргуздардын» (кырдагы гуздардын) ата мекени Орустар жана башка Европалыктарга чейин атактуу болуп келген «Ала-Тоо» кыркалары эсептелет. Бул тоону «Ала- Тоо» аташтын себеби, аталаа тоо дайыма кар менен канталып, жаз саратан күндөрүндө, кээ бир болугүнүн кары эрип ала- була көрүнгөндүктөн «Ала-Too» деп аталған. «Алтай» сезү «Ала- Тоо» сезүнүн өзгөртүлмөсү болгон...»

(«Телғыкул Эхбар» 1-том 256-бет)

<sup>41</sup> Мырад Ремзи. Орунборг. 1892- жылдык басылышы. 1- том.

**Эске сала турғаны: Нежип Асым Радловдун**  
пикирин накыл кылыш: «Алтай – түркү тилинде  
токой маанисии түюнта турған «тайга» сөзүн «ала»  
сөзүнүн кошулуусунан жараплан «ала тайга»  
аталмасы ооздон оошуп жүрүп «алатай»→ «алтай»  
булуп кеткен- дейт. – Түзүүчүден.

### Кыргыздар «Камусул иелам» китебинде<sup>42</sup>

«кыргыз түрк көмүндагы чоң бир көрүнүктүү  
эл...батыш жагындагылар «Кыргыз- Казак», ал эми  
Чыу чек арасындагылары «кара кыргыз» деп аталат.  
Кыргыз деген ат «кыр (талаа) сөздөрүнөн куралган  
булуп, «кыр адамы», арийне көрүнүктүү дегени  
зле...».

(«Камусул иелам» 5- том, 3797- бет)

«Кыргыздардын байыркы кездерде жашаган  
орундары Алтай, Хангай тоолору жана Эне- Сай  
өрөөнү болушу мүмкүн. Кыргыз элиниң ооз эки  
жомогу – «манаста» – баян – кылынганында,  
Кыргыздардын ата мекени «Ала-Тоо» – деп  
корсатулғон.

Сыбырыянын түштүк чек арасында бул ат  
менен аталған үч тоо бар: бириңчиси, Сыбырыя  
менен Чыу арасында чеп сыйыгын белгилей турған  
«Алтын-Тоо» кыркаларынан бир айрык болуп  
белүнүп, «Об» дайрасы айрыгынан «Том»  
дайрасынын сайы менен «Жаңы-Сай» (Эне-Сай)

дайрасы сайынын ортолугунда батыш түндүккө  
карай туурасынан созулуп турат; экинчиши, алдан  
ого бетер чоң жана бийик болуп, Орус жуңгарыясы  
менен Чыу жуңгарыясы ортолугунда түндүккө карай  
узата созулуп турат; үчүнчүсү, «Ысык- Көл» деген  
көлдүн түндүк жагында 43°менен 44°түндүк  
көндиктиң арасында чыгыштан батышка карай  
созулуп турат...»

(«Камусул иелам» 1- том 281- бет)

«Кыргыздар узакка чейин Монголдор менен  
барды-келди кылгандыктан, алардын турумдары  
кобуроок Монголдорго окшоп калган».

(«Камусул иелам» 5- том, 3798- бет)

### Кыргыздар «Түрк жана Татар тарыхы» китебинде<sup>43</sup>

«...байыркы түрктөрдө, бир жерге уюшуп,  
шаарлар куруп тиричилик кылгандарды «Үйгүр» деп  
атаган; эгер, түрдүү көмөрдөр ичинен белгилүү  
себептер менен качып кеткен жана эч ханга, хаганга  
моюн сунбай жүргөн уруулар «качак = казак –  
кыргыз» – деп – аталған...уруулар жашаган  
орундарынын, жагдайынын өзгөрүүсү менен  
Үйгүрлар Казак, Казактар Үйгүр, Кыпчактар Булгар,  
Булгарлар Кыпчак айтылып кетет. Мындаи абалга  
тушукканда, чет элдиктерге, паланы уруу бар зле,  
алар мүнкүрөдү, түгөдү дегендөй көрүнөт. Анын

<sup>42</sup> III. Сайы. Истамбул. 1896- жыл. 5- том.

<sup>43</sup> Атавлаган китептин авторун жазбай кеткен.

андай болуусу, жамааттари аттарын гана алмаштырган болот...»

(«Түрк жана Татар тарыхы» 12- 13- беттер)

«...мамлекетти бир жерине бут коюп жыйналбаган кеп уруулар, согуш кездеринде, ордун алдырган түрктөр, адамдарынын турмушун жакшылай турган бир хаган корбей, башы кайыган жакка Казак-Кыргыз болуп чыгып кеткен...»

(«Түрк жана Татар тарыхы» 41- бет)

#### Кыргыздар «Можмул булдан» китебинде<sup>44</sup>

«хыжарийенин 626- жылы, Шахабидин Иеби Абдулла Якут Ибини Абдулла – Хемеви өзүнүн «Можмул булдан» деген жуграфиялык Энциклопедиясында, 3- кылымдын биринчи жарымында Букарадан ойдө Чынга чейин саякат кылган Иеби Долфтун саякатнаамасынан накыл алыш: «Хырхыздар» – «Тогуз- Гуз» уруусу менен «Харлук» уруусунун ортосунда жашай турганы баян кылышкан.

«...Тогуз Гуздардын жергеси Чыў жана Тибет, Харлук, Кимак менен Гуз, Жефр, Беченек, Бозкеш, Хефишак (Кыпчак), Кыргыздар менен чек аралаш келет».

(«Можмул булдан» 2- том 378- бет)

<sup>44</sup> Яхут Амиби. Салет басмасы. 5- том. Мисир. 1323- жылы (хижарийе)

«Тогуз Гуз уруусунаң өтүп, Хырхыза келдик... бул уруудан өтүп Харлык уруусуна келдик...».

(«Можмул булдан» 4- том 411- бет)

Кыргыздар «Сыбыр тарыхы» китебинде<sup>45</sup>, «түштүк сыйырыяны ээлоөчү түркү злдеринин эң атактуусу, эң күмөн жок, Кыргыздар болгон...кыргыздар хыжарийенин 3400 жыл мурда пайда болгон Огуз хандын ибересинин тукумуна болгондугу алардын эң байыркы улут экенин көрсөттөт. Байыркы откон замандарда, кыргыздардын «Kian-kip»<sup>46</sup> болуп аталған өз алдынча падышалык болгондугун бизге тарыхчылар көрсөткөн. Бирок алар биздин санактан 1- 2 кылым мурда, Хондор жагынан коз каранды кылымып, аларга моюн сунууга туура келгендиктен, Хон мамлекетинин батыш жагын курап турган. Кыргыздар Хондордун колунда турган заманда, азыркы Эне-Сай аймагынын түштүгүндө турган Мочтол тукумуңдагы злдер менен байланышта болгон. Ошол байланыштарынын натыйжасында, уламдан-улам алардын «Kian-kip» аталышы такталып, алар «кыргыз» атала баштаган. Бул «Kian-kip» деген аларга тек Чыўдыктар атаган ат болуп, алар эзлөтен эле кыргыз аты менен журген болуш керек....6- Кылымдын сонунда, Кыргыздар ето күчтүү өкүмөт куруп, анын чеби чыгышта Байкал колуню чейин, түштүкто Шипжацга чейин

<sup>45</sup> Ады Атлас. Үмүт басмасы. Орунборг. 1911- жыл басылышы.

<sup>46</sup> Кытайча «汗国» болуп жазылган.

кеңейген. Кыргыз аты эң мурда, ошол кылымдардан тартып эле айтыла баштаган.... Жогоруда баян кылганыбыздан көрүнгөнү, бу Кыргыз аты тээ ошол замандарда эле саякатчыларга белгилүү болуп, андан мурда, Кыргыздар ез арасында колдонбогон деген маани чыгууга тийиши эмес. 757-жылы, Кыргыз падышалыгы Уйгурлар жагынан ойрондолуп, ошондун кийин, бир аз убакытка чейин кабарсыз болуп калат. 836-жылы, 841-жылдарда, Уйгур бийлиги алсыздандын кийин, кыргыздар оздорун из алдынча саңай баштаган.... Ошол кезде, Кыргыздардын турған жергеси Эне-Сай дайрасынын кекүрөк жагы болгои. 873-жылдан тартып, Кыргыздар жөнүндө Кытайча маалыматтар үзүлүп калган...»

(«Сыбыр тарыхы» 20-, 25-, 26- беттер)

#### Кыргыздар «Тарыхы аминийе» китебинде<sup>47</sup>

«...Нохтун уулу Япестен 11 уул болгон...экинчи уулу Түрк экен. Бардык Түрк, Могул, Кыргыз, Кыпчактардын теги ошого жатат...»<sup>48</sup>

(«Тарыхы аминийе» 8- бет)

<sup>47</sup> Молла Муса Молла Эйса оглы. Хижарије 1321- жыл кол жазма кочурмосу.

<sup>48</sup> Бул макаладагы Араб, Фарс жана Түркү тархчыларынан көлтирилген накылдар бут Кыргыз тарыхын жазу материалын чогултуп журғон ШУАРдын атактуу адамы Эмин Турсундин 1961-жылы жазган кол жазмасынан алынды, аталган кол жазма менен сакталуу түрт.

Кытай архивинде сакталып жаткан кыргыз китеби

Кыргыз тарыхы, болуп да кыргыздардын бийлик-мамлекеттүүлүк тарыхы кытай жазмаларында отө ишенимдүү сакталып калган. Кыргыздар 7-кылымдын башында эле күчтүү мамлекет (кытай жазмаларында жана Билге каган таш эстелиги сыйктуу түрк кагандарынын эстеликтеринде ушундай атаган) катары эл арага таанылып, дипломатиялык барды-келдиде болгону кытай архивдеринде айкын жазылган. Биз көргөн кытай архивинде, биздин санактын 843- жылдан баштап кытай императорунун кыргыз каганына жазган каттары кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхын билүүдөгү абдан ишенимдүү материал болуп берет деп эсептейбиз. Каттардын мазмунунда Кытай менен барды-келди качантан башталгандыгы, Кыргыздардын 9-кылымда улуу кагандык куруп, бүткүл эле Гоби аталган түндүктөгү улуттарды бийлеп турғандыгын, Кыргыз каганынын оорагын (сыймыгын) император биздин санактын 843- жылы чын курандын 15-күнү жазган катында мындан баяндаган: «Каган сиздин кесөмдүгүнүз башкача, ақылмандыгыңыз ашыкча, ары баатыр, ары иш билги экенсиз. Ошондуктан ез чебинизден болек, бүткүл эле чоң чөлдүктүү (гобини) тынч кармап

жатасыз. Даңқызыз түз эле биздин ордоғо угулуп турат. Сиздин (коомго) еткөргөн кызматыныз жана кол жеткирген ийгиликтерицизді ойлосом, өзүнчө теренден терең сагышынта болом» (караңыз, Ли Дайу макалалар жынағынын кыргыз каганына жазған каттарына). Бул баяндан, кыргыз каганынын ошол кездеги оорагы «Манас» жомогунда айтылып жеткеси Манас бабаини злесин көзге тартат. Ал эми тарых жагынан карасак, катта айтылган сүйлемдерден Кыргыздын улуу мамлекеттүүлүгүн билдирип турат.

Кытай архивиндеи баяндарга караганда, Кытай менен Кыргыздын мамлекет даражадағы дипломатиялык катышы биздин саңактын 632-жылдан башталған болуп, оз кезиндеи Кытайдын Таң падышалыгынын падышасы Таң Тайзүң өзүнүн Ваң Йиху аттуу вазирии Кыргыз кагандыгына жөноткөн. Андан соң, Кыргыздын ажосу Ишбара ажо өзү 647- жылы Таң падышалыгынын ордосу Чаң Аңга келген. Бул эки мамлекеттин алакасына тарыхта корұлбәген жакындыкты байланыштыра алғаны айқын жазылған. Таң падышасы Кыргыз ажосун өзгөчө күтүп, чоң атактарды берип сыйлаган. Ошондон баштап 756- жылга чейин, чамасы жұз жыл ичинде, Кытай менен Кыргыз мамлекеттинин барды-келдиси үзүлбөген (караңыз, императордун катына). Бул баяндан 7- 8- кылымдарда кыргыздар оз алдынча бийлик жүргүзүп турғанын билүүгө болот. Араптың кыргыздар башка улуттарга көз каранды болуп калып, Кытай менен оз алдынча каттоо биздин

саңактын 840-жылына чейин үзүлүп калғаны жазылған. Ал кыргыздар 840- жылы улуу Кыргыз каганатын кургандаш кийин, Кытай менен мамлекеттик байланышты тыгыз алыш барган. Архивдик материалдарда, 840- жылдан 847- жылга чейин болгон 7 жыл ичинде, Кыргыз каганатынан Тапказ сангун, Жоокусол, Онкор, Дадас Ынанчор сыйктуу сангундар Кытайдын Таң падышалыгына элчиликке барган.. Ал Кытайдан падышанын вазирлери Жа Дан, Жав Фан, Лу Шу, Вий Зоңчын, Ли Йе, Жиң Су сыйктуулар Кыргыз кагандыгына элчиликке келген.

Ушул 7 жылдык Кытай менен болгон дипломатиялык барды-келдинин ичинде көптөгөн маанилүү окуялар чечилген. Ошолордун ичинде, Кыргыздын тарыхы, маданиятына түз байланышы бар бир улуу жумуш – кыргыздар боюнча сүрөттүү китеп жазылыш калған. Биздин бул макала ошол китептин чоо-жайы боюнча сез кылыш, кыргыз тарыхы, этнографиясы боюнча ал I-кітепти кыргыз тарыхындагы табылгыс байлык деп, корсетүүнү ылайык корлу.

843- жылы, Кыргыз элчиси Жоокусол алла сангун 300 адам менен, бүт эле этнографиялык салттары: ит ағытын, күш салып; бүт улуттук кийим кийип; аргымактарды минип, коштоп, үч жыл жол басып Таң падышалыгына келген. Бул Кыргыздын элчилик тобунун корынушу Кытай падышасынын көөнүн бурган. Падыша өзүнүн такты мұрасчы ханзаадасы Вий Зоңчын, ордонун улук бүтүкчүсү Лу

Шу экооп кыргыз элчилиги түшкөн конок сарайына жиберип, кыргыздардын бүт салт-санаа, ошондо ордого алып келген белектери, кийим, кебете-туругу сыйктууларды жазып, бир китең кылуу буйругун берген. Канчалаган убакыт ичинде алар ото кылдаттык менен жазып бүтүп, китеңтин атын «кыргыздардын ордого келиши жана тартуу белектери, алар жеңүүде баян» атаган. Ал китең бүткөндөн кийин, ошол кездеги Таң падышалыгынын окумуштуу вазири Ли Дайыто тапшырат. Ал вазир жазылган китеңти окуп чыгып, ал китеңти ого бетер күчтүүлөтүү максатында, сүрөт сымса устатка, китеңте баяндалган окуяларга сымса сүрөт коштоткон. Андан соң ал китеңке вазир озу баш сез жазып, аны падышага тастыктоого жолдогон. Ошол баш сезүндө мындай санжыраны жазып коюу мурдагы падышалардан калган салт экенин атайын белгилеп, бул кыргыздар жеңүүде жазылган китеңтин чындыгын баса белгилеп мындай деген: «Вий Зоңчын, Лұ Шулар конок сарайына барышып, келген элчиликтегилер (кыргыздар) менен сүйлошуп, алардын биз менен окошо жана окошо эместикитерин байкашып, алардын жол азабын сурап билишкен. Мурдагы (кыргыздар жонундо) жазылгандарды толукташкан. Ал түгүл алар ашып келген тоолор, басып келген жолдоруна чейин баяндашкан. Бул китеңте айтылууга тийиштүү мазмундар толук баяндалган. Китең бир кыйла бышык болуптур, баяны да жатык тил менен берилип, түшүнүктүү чыгыптыр. Мен Вий Зоңчын,

Лұ Шулардын жазган нарктуу, кызыктуу окуяларына негиз, бирөөгө сүрөттөр сыйдырып чыктым. Бакырыңыз батылдуулук кылып, бул баш сездү жазып койдум. Мында сүрөт менен баян шай келишти. Баш сездү ошолордун алдына койдум» деген (караңыз, Ли Дайыту чыгармалар жынагына).

Китеңтин баш сезүндөгү бул баянға Караганда, 9- кылымдын башында жазылган бул китеңти кыргыздын маданияты, тарыхы, этнографиясы боюнча баяндалған тол башы китең десек болот. Ошол доордо жазылган бул китең кыргыздын тарыхынын узактыгын белгилеп гана калбай, кыргыз улуу кагандык курган, кадыресе башка элдерге да барктуу эл экенини биринчи иретте эле түшүндүрүп турганы менен сыймыкташбыз.

Китеңтин баш сезүн жазган падышанын окумуштуу вазири баш болуп, кыргыз таануу илимин баштаганы алардын китеңтеги баянышан ачык билинген. Эц оболу, «кыргыз» деген ары улуттун аты, ары мамлекеттин аты экенин айкындашкан. «кыргыз» сезүнүн маанисин кыргыздын оз оозунаи сурашып, аны так атоо жана тарыхтан берин жазылышып келген кытай жазмаларындагы «кыргыз» төзүн тыбышташ, аны кытай иероглиф менен бирдиктүү калыпташтырып жазуу жагын изилдеп-такташкан. Ал тургай, «кыргыз» сезүн туюнташкан кытайча иероглифти падышага жолдоп, падышалык тастык менен кыргыз деген сездүн ошол улут айтымына жакын болушун коңулғо алып, «ke-kuet-sie»( 维 拾 斯 ), боюнча

тыбыштап, жазууну сунуштаган (Ли Дыйү), Соңунда, биздин санактын 843- жылы жалған куран айынын ортосунда, падыша езү окумуштуулар менен кенешүү аркылуу «кыргыз» улут атын кытай жазмаларында калыпташтырып, түндүктөгү улуттардын (жети кыраанын тилин билген) кытай окумуштуусу Жа Дан мурдагы чыгармаларында жазгац боюнча, «Get-ket-sie» («黠戛斯») болуп жазылсын деген коолуну падышалык буйрук деген наамда түшүргөн. Ал буйрукту толук окусак: «Кыргыз мамлекет атынын жазылышы мурда батыштагы улуттардын жазууларынан тыбыштап которулуп жазылыш келген. Ошол себептүү иероглифтик жазылышы окшош болбой жүргөн. (мындан ары) падышалык буйрук боюнча, алардын (Кыргыздардын) мамлекет башчысына наам бергенде, Жа Дан жайсаңдын «Чар таралтан баян» чыгармасында жазылганы боюнча «Get-ket-sie» (黠戛斯) деген үч иероглиф менен бул мамлекеттин аты тыбышталып жазылсын» деде.

Айтмакчы, Кытай архивинде сакталып турган кыргыздар жөнүндөгү бул китептин баасы, оболу, ушул күнгө дейре «кыргыз» сезүн ар кандай жоруп сүйлеөнү ачып бергенинен көрүндү. Өкүнүчтүүсү, бул китептин ушул күндө баш сезү гана колго тийип, аны кыргызчага которуп, ушунчалык маалымат алганыбыз менен, китептин толук мазмуну менен али тааныша злекпиз. Китептин толук мазмуну колго түшсө, байыркы кыргыздын ону-түсү, кийими, бардык эле этнографиясы менен таанышууга жетер

злек. Өзгөчө белгилөөчү нерсе, китең Кытай архивинде жатканына 1300 жыл болуптур, барактаган, барктаган киши ушул күнгө чейин табыла злек. Кыргыз тарыхына болгон кайдыгер мамиленин мисалы ушул китеңке кызыкпаганыбыздан көрүнүп келет. Бул китеңтин баш сезү бар, ичиндеги сүрөттөрүнөн көрдүк, ушуга таянып «Кытай архивинде сакталып жаткан кыргыз китеби», - деп атоого ақылуу болуп турабыз. Бирок бул китеңти ким табат? Кыргызга керекпи? деген максат менен бул макала талкууга түшкөнүп атайдын айтууга туура келди.

Ильин басыма

Илимий басылма

## **Макелек Омурбай**

## Кыргыздын мамлекеттүүлүгү жазма булактарда

Редактору Ж.Кадыров  
Корректору М. Качкыналиев  
Дизайнери А.Усек уулу

Басууга 08.11.2016 кол коюлду.  
Кагаздын форматы 60x84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Көлемү 16,25 б.т. Нускасы 2000.

“Улуу тоолор” басмасы

